

С. Өмүралиева, Р. Эгембердиев,  
А. Сапарбаев, В. Мусаева

# КЫРГЫЗ ТИЛИ



10

УДК 373.162.1  
ББК 81. 2Ки Я721  
Ө 97

5-басылышы 2007-жылы жарык көргөн.

**Өмүралиева С., Сапарбаев А., Эгембердиев Р.,  
Мусаева В.**

**Ө 97** Кыргыз тили: 10-кл. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби. – Онд.толукт. 6-бас. – Б.: «Полиграфбумресурссы», 2013. – 232 б.

ISBN 978-9967-452-90-9

Окуу китебиндеги материалдар темендегүдөй бөлүштүрүлүп иштелди:

**Сүйүмкан Өмүралиева** – ф.и.д., профессор. Байланыштуу кеп: иш кагаздары, көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль. Лексика. Ономастика.

**Раимжан Эгембердиев** – ф.и.к., доцент. Фонетика, орфография, орфоэпия жана кеп маданияты. Орфография жана орфоэпия.

**Асанкан Сапарбаев** – Морфология: этиштин татаал формалары, алардын түрлөрү § 33, 43, § 54.

Венера Мусаева – п.и.к. Кыргыз билим берүү академиясынын жетектөөчү илимий кызметкери. Фонема жөнүндө түшүнүк. Морфология: этиштин татаал формаларынын жасалышы, алардын түрлөрү. Этиштин өзгөчө формалары. Синтаксис: Сүйлөмдүн баш мүчелерүнүн зэрчишүүсү § 44, 53, 58. Окуучулар үчүн тест.

К 4306020200-13

УДК 373.167.1

ББК 81. 2Ки я721

ISBN 978-9967-452-90-9

© Өмүралиева С., Сапарбаев А.,  
Эгембердиев Р., Мусаева В. 2007.  
© КР Билим берүү жана  
илим министрлігі, 2007.  
© «Полиграфбумресурссы», 2013.

## БАШ СӨЗ

Кыргыз тили – кыргыз элинин мамлекеттик тили жана ошондой эле улуттук маданияттын эң жогорку формасы катары саналат. Кыргыз тилин эне тил катары мектептердин жогорку класстарында окутуу тилдик, көптик жана маданий компетенттүцүлгөрдү калыптандыруу максатын көздөйт.

Бул 10-класстын «Кыргыз тили» окуу китебинин экинчи басылышы 1993-жылы жарык көргөн. Андан кийин оңдолуп, толукталып кыргыз тили боюнча билим берүүнүн Мамлекеттик стандартына жана кыргыз тилинин окуу программасына (5-11-кл.) ылайыкташтырылып 2003-жылы чынчы жолу, «Жер-жерлердеги мектептерде окуу китечтери жетишпейт» деген мугалимдердин суро-талаатарынан улам, «Кыргыз тилинин программасынын такталган ақыркы вариантынын негизинде толукталып 2004-жылы төртчүч, ал эми 2007-жылы бешинчи ирет басылышы чыккан. 6-басылышы КР Өкмөтүнүн «Билим берүү жөнүндө», «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзамдарын жана 2012-жылкы «Түрүктүүлүк жана бакубат жашоо» Программаларын эске алуу менен (10-клас – жумасына 2 saat, жыл бою 68 saat) кайрадан иштелип чыкты.

Тил илиминин фонетика, орфография, лексика, орфоэпия, морфология, синтаксис, байланыштуу кеп сыйактуу негизги бөлүмдөрү бешинчи класстан баштап, тогузунчуклук класска чейин системалуу курс катары жөнөкөйдөн татаалга, жеңилден оорго карата деген дидактикалык принциптин негизинде окутуулуп келген. Эми 10-класста ал тилдик материалдар андан ары дагы бир кыйла тереңдетилген, көсөнтилген түрүндө, буга чейин алган билимдерин системалаштырууда бышыктоо, бекемдөө максатында окутуулмакчы.

Атап айтканда, 10-класста «Байланыштуу кеп», «Фонетика, орфография, орфоэпия жана кеп маданиятты», «Орфография жана орфоэпия», «Лексика, кеп маданиятты», «Морфология жана кеп маданиятты», «Синтаксис жана кеп маданиятты»,

КЫРГЫЗСТАН  
БИЛДИРГИ ОШ ОБЛУСУ  
МИНИСТЕРИСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
БИЛДИРГИ БЕРГЕТУУ ЖАНА ОЛИМ

АДЫГАРЫЛЫС  
МОДАНИЯТЫ  
МЕКТЕП

МУДАНАЛЫК  
МОРФОЛОГИЯ  
СИНТАКСИС  
ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

СОЛОНДЫРЫЛЫС  
ОЛЫКАЛ ОБЛАСТЬ АЛАНСКИЙ РАЙОН  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЖОТОЛОМАНА

№ 3371

«10-класста өтүлгөн материалдарды бекемдөө жана бышыктоо» деген бөлцмөр боюнча билим, ыкма, билгичтиктери жалпылаштырылып, жыйынтыктоочу курс катарында цирөтүлмөкчү.

Буга чейинки окуучулардын алган илимий-теориялык билимдери бир кыйла тереңдетилип, кай бир темаларга өз алдынча ой жүргүртө билүү жөндөмдүлүгүн арттыруу, көркөм тил каражаттарынын таасирдүлүгүн, эмоционалдуу образдуулугун терең өздөвшилүрүцө максатын көздөгөн практикалык машыгуу, көнүгүлөрөгө взгөчө көңүл бөлүндү. Буларга кошумча дагы балдар буга чейинки класстарда ээ болуп келген билимдерин иш жүзүндө турмушта колдоно билүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, дааналап айтканда, билгичтик, ыкма, машыгууларын калыптандыруу эне тилин практикалык-коммуникативдик багытта цирөтүцө максатында «Байланыштуу кеп» бөлүмүнө бөтөнчө орун берилди. Мында «Текст боюнча машыгуу иштери», «Кептин стилдери», «Иш кагаздары», «Расмий эмес иш кагаздары», «Публицистикалык стиль», «Илимий стиль», «Стилдер жана байланыштуу кеп боюнча жалпы көнүгүлөр» аттуу темалар орун алып, кептин функционалдык-маанилилук түрлөрүцө, стилдери, тексттер менен иштөө, аларга карата тил каражаттарын түүра тандоо боюнча түшүнүктөр, ар кыл типтеги көнүгүлөрдү. баяндама, дилбаяндарды аткаруу жана аларды талдоо иштери сунуш кылымды. Грамматикалык темаларга ылайыгына жараша окутуп-тарбиялоочулук максаттагы тексттер көнүгүцө, машыгуу үчүн сунушталды.

Кыргыз адабий тилиндеги сөздөрдү, терминдерди түура, так, көркүтүц, логикалуу ачык-айкын, таза, орундуу колдоно билүүгө, сүйлөө маданиятына, кеп адебине, сөзмөрлүккө, чечендикке (риторикага), ораторлукка, кепкорлук, күйма кулактыкка багытталган өз алдыларынча иштөө үчүн оозеки, жазуу жумуштарына да жетишэрлик дарајада көңүл бөлүндү.

Окуу китебин жазууда бүгүнкүң чейинки жалпы тил илиминдеги, эне тилибиздеги илимий жетишкендиктер, методикалык адабияттар колдонулуп, педагогиканын, дидактиканын бардык принциптери сакталды жана инсанга багыттап окутуу менен тилдик, кептик жана маданий компетенттилүктөрдү калыптандырууга взгөчө көңүл бөлүндү. Китептин мазмундук-структуралык жагдайы түуралуу кошумча ой-пикирлерди билдирсөнзөдер кабыл алабыз. Авторлор.

---

## § 1. ТИЛДИН ЧЫГЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

Тил кандайча пайда болгон? Биздин күнгө чейин кандай процесстерди башынан өткөргөн? Анын есүп-өнүгүү, баюу жолу кандай? Бул өндүү суроолорду чечмелөө үчүн адам баласынын басып өткөн жолуна кайрылууга туура келет.

Эмгектенүүнүн натыйжасында адам жекече күн өткөрбестөн биргелешип, алгачкы эң жөнөкөй эмгек каражаттарын ойлоп табууда, коркунучтуу жаныбарлардын таасиринен коргонууда, биргелешип аң уулоого чыкканда өз ара пикир алышуунун элементтери пайда боло баштаган. Тиешелүү даражада бирин бири түшүнүүгө аракеттер жасалган. Ымдоо, жандоо, сүрөт тартуу аркылуу түшүнүшүп отуруп, бара-бара татаалданган, бир муундуу сөздөрдөн куралган жөнөкөй сөздөрдөн баштап, заманбап пикир алышуунун каражатына, улуттук, мамлекеттик, эл аралык милдет аткаруучу кызматка айланды.

Тилдин пайда болушун Ф. Энгельс эмгектин на-тыйжасында келип чыккан деп карайт. Чындыгында, адамзаттын ар кандай түйшүгү да, ойлоосу да, ар кандай чыгармачылыгы да эмгек менен байланышкан. Ар бир ишти жасоодон, аткаруудан мурда ичибизден ойлонуп, биреөлөр менен кеңешип көрүп, анан ишке ашырабыз. Демек, ичибизденби, же сыртыбызданбы, баары бир сүйлөө менен оюбуз жүзөгө ашырылат. Айталы, силер жазуу учүн колдонулган калем азыркы абалына жеткенче кыйла өзгөрүүнү, өнүгүүнү башынан кечирди. Жазуунун алгачкы башатында күштүн канатынын калемчесин пайдаланса, кийин атайын жасалган калемге уч кийгизип пайдаланышкан. Андан соң

сыяны дайыма көтөрүп жүрбөө үчүн, поршендүү ка-лемди ойлоп табышкан, бара-бара аны өркүндөтүүнүн натыйжасында учунда шариги бар калемди ойлоп чыгарышты. Мына, көрдүңөрбү, женөкөй эле калемдин биздин күнгө чейинки тарыхында өнүгүп, өркүндөөнүн натыйжасында канча ойлонууну, эмгектенүүнү талап кылган. Мындан кандай жыйынтык чыгарууга болот? Калемдин улам жаңы түрүн чыгаруу учүн, аны жасап жаткан адамдар өз ара пикир алышуулары керек эле. Эгерде бири-бири менен түшүнүшүү, ошондой эле коомдук өнүгүү зарылчылыгы болбосо, анда калемдин мынчалаган улам жаңы түрлерү жасалмак эмес. Ошентип, адам баласынын жашоосундагы негизги шарт, пикир алышуу зарылчылыгы келип чыккан. Анын натыйжасында тилдин өнүгүүсү пайда болуп олтурат.

Тилдин чыгышын окумуштуулар кандай негизде карашат? Маселен, айрым көз караштарды карап көрсөк, тил үн тууроонун негизинде пайда болгон деген пикир бар. Алардын ою боюнча, жаныбарлардын үнүн тууроонун негизинде пайда болгон.

Мындаи пикир алгылыктуу эмес. Анткени бизди курчап турган бардык эле заттар үн чыгара бербейт. Үн чыкса да, дүйнөдөгү окшош заттардан бирдей эле үн чыкмак да, дүйнө тилдеринде улуттук тилге ажырабастан, бирдей аталып калмак. Үн тууроо теориясынын жактоочуларынын айтымы боюнча жылкы – кишенеме, уй – мөөрөмө, жылан – ышкырма ж. б. болуп калмак.

Мындан тышкaryы сырдык сөз теориясы деген топтогу окумуштуулардын пикири боюнча корккондон, чо-чугандан, кубангандан, кайгыргандан тил пайда болгон дешет. Бул пикир толук алгылыктуу эмес. Айрым бир эмоциялуу сезимдер үн чыгарууга түрткү берип, таасир этсе эткendir, бирок тил жалаң эле сырдык сөздөрдөн турбасы белгилүү.

Тил – коомдук көрүнүш, ал коом пайда болгондо келип чыккан. Коомдун өнүгүшүү менен тил да өнүгүүгө, өзгөрүүгө дуушар болуп отурат. Эмгектенүү учурунда тил адам баласынын оюн тиешелүү деңгээлде андан ары өнүктүрүп, болгон бардык иш-тажрыйбаларын тил

аркылуу бир элден экинчи элге, бир муундан экинчи муунга өткөрүп турат. Тил коомдук әмгекти уюштурууда, аны андан ары өнүктүрүүдө, илим менен техникины өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Коомдук өнүгүштүн тиешелүү деңгээлге жетишине, маданият менен адабияттын өнүгүшүнө тилдин түздөн-түз таасири бар. Коомдук, күндөлүк жашоо-турмуштагы өнүгүштү тил аркылуу калыптандырып, өнүрүштүк тажрыйбаларды топтол, әмгек каражаттарын өнүктүрүүнү камсыз кылыш, ошону менен жашоонун материалдык негизин, деңгээлин жогорулатууга түрткү берет. Башка тилде сүйлөгөн адамдар менен катыш-байланыш түзүп, алардын иш-тажрыйбаларын өзүнүн чейресүнө жайылтат. Демек, тил – адам коомуунүн өнүгүшүнүн негизин түзөт.

Дүйнө жүзүндө жашаган элдер, улуттар, мамлекеттер өз алдынча улуттук тилге, аң-сезимге ээ. Айрым бир элдин тили аймактык кеңеиүүгө ээ болуу менен диалектилерге белүнөт. Кээ бир улуттук тилдер ажырап отуруп, жакын текстеш тилдерге айланып кетиши да мүмкүн. Андай аймактык ажыроо бара-бара жакын жана алыс текстеш тилдерге белүнөрү дүйнө тилдеринин практикасында белгилүү. Бирок мындай көрүнүш кылымдаган убакытты талап кылуучу кубулуш.

Биздин кыргыз тили түрк тилдеринин катарына кирет. Ал узак жолду басып өткөндүктөн, текстеш жана текстеш эмес тилдердин арасында өнүгүп, биздин күнгө жетип отурат. Кыргыз элинин тарыхын карап чыгуу менен Орхон-Енисей доорунан баштап, Борбор Азияда жашаган мезгилге чейинки жашоо турмушунда алыс жана жакын текстеш элдер менен саясий, экономикалык, географиялык жактан өз ара катышта болгондугун тилдик жана адабий мурастар далилдейт. Кыргыз тили айрыкча эгемендүүлүккө ээ болгондон бери мурункудай тилдик карым-катыштар орус тили аркылуу журбөстөн, ар бир мамлекет менен тикеден-тике байланышта болуунун натыйжасында ар кандай сөздөр кабыл алынуу менен тилдик өнүгүүгө дуушар болууда.

### § 2. КЕПТИН СТИЛДЕРИ БОЮНЧА БИЛИМДЕРИН СИСТЕМАЛАШТЫРУУ ЖАНА ЖАЛПЫЛАШТЫРУУ

Тил – адам баласынын байланыш куралы экендин гин билебиз. Байланыш түзүүнүн ар кандай жолдору бар. Бирде оозеки түрүндө сүйлөшсөк, кээде жазуу түрүндө пикир алышабыз. Ошондуктан оозеки жана жазма түрү пикир алышуунун эки жактуулугун пайдалат. Пикир алышуудан башка коомдо алака мамиле түзүүчү жагдайлар бар. Мына ушундай коомдогу кызматына карата тилдин стилдик кызматы келип чыгат.

Стиль – ыкма дегенди билдириет. Ал түшүнүк бир эле тил илиминде колдонулбай, анын мааниси кең. Түшүндүрүү стили, кийим стили, көркөм сүрөттөгү стиль ж. б.

Тил коомдо пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө карата бир канча ыкмада же стилде колдонулат. Алар көркөм чыгарманын стили, расмий жана расмий эмес иш кагаздарынын стили, илимий-техникалык стиль, публицистикалык стиль болуп белүнет. Ар бир стилдин колдонулуш өзгөчөлүгү, тил каражаттарынын катышы, окуучулардын, пайдалануучулардын түшүнүү жана пайдалана билүү мүмкүнчүлүгү да ар кыл. Мисалы, көркөм чыгарманын стили бардык курактагы адамдар учун түшүнүктүү, илимий стиль илим жаатында эмгектенгендер учун терец түшүнүктүү болсо, башка бир илимдин тармагындағылар учун терец түшүнүксүз бойдан калат. Анткени физика илиминде иштеген адамдарга физикалык терминдер түшүнүктүү болгону менен, тарыхчылар учун аны түшүнүүнүн зарылчылыгы бол-

бойт. Химиялык аныктамалар, терминдер химия или минин стилдик өзгөчөлүгүн түзсө, адабиятчылар үчүн адабий каарман, пейзаждык сүрөттөө, кульминация ж. б. түшүнүктөр адабият илимине тиешелүү стилди пайда кылат. Мамлекеттик иш кагазды жүргүзүүчү тил кат, программа, устав ж. б. стилдик жактан бир жактуу, штамптуулугу менен айырмаланат. Алар түшүндүрүү, элге маалымат берүү кызматынан мурда адам менен мекемени, мекеме менен мекемени, мамлекет менен мамлекетти ж. б. байланыштыруучу кызмат аткарат.

Ошентип, тилибиздеги сөздөрдүн кеп түзүү өзгөчөлүгүнө карата бир башкача түргө бөлүнө тургандыгы мындан мурдагы класстардан белгилүү. 10-класста стилдин түрлөрү боюнча алган билимдер машыгуу аркылуу системалаштырылат.

### § 3. КӨРКӨМ СТИЛДИН КЕПТИН ТҮРЛӨРҮ МЕНЕН КАРЫМ-КАТНАШЫ

Көркөм стиль башка түрлөрдөн айырмаланып, универсалдуу стиль деп аталат. Ал бардык курактагы, ар кандай кесиптеги адамдарга түшүнүктүү. Көркөм чыгарманын жааралышынын негизги максаты – адамдарга эстетикалык-нравалык тарбия берүү менен бирге руханий дүйнөсүн, таанып-билиүсүн, дүйнөгө болгон көз карашын калыптастыруу.

Көркөм стиль башкалардан айырмаланып, тилдик каражаттарды колдонууда эне тилдеги бай материалдардын бардык түрлөрүн, б. а., синонимдердин, өтмө маанидеги сөздөрдүн, антонимдердин көркөм ыкмада колдонулушун, фразеологизмдерди ж. б. пайдалануу менен окурмандын көңүлүн өзүнө бурат, чыгарманын көркөм сез кудурети артат, стилдик өзгөчөлүгү пайда болот.

Көркөм текст пайда болордон мурда автор тара拜ынан иштелип чыккан план боюнча системаланып, окуяны бир ыраатта берүү үчүн кырдаалды баяндоо, жаратылышты же көрүнүштү сүрөттөө, кыялышындағы нерсени ой жүгүртүү аркылуу берүү ыкмалары ишке ашат.

Ошентип, тексттеги сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү ыкмалары келип чыгат. Булар тексттин түзүлүшүн пайда кылыш туруу менен бирге ар биригин өзгөчөлүгү көрүнүп турат.

Сүрөттөөнүн түрлөрүнө жаратылышты, адамдын тышкы келбетин, ички мунөзүн, үй буюмдарын, алардын жайгашуусун ж. б. чагылдыруу кирет. Ар бириң сүрөттөө учун ар кыл сөз каражаттары тандалат.

1. Бул тексттен көркөм сөз каражаттарын таап, сүрөттөөнүн кайсы түрүн түзгөндүгүн аныктагыла.

Ким билбейт, жайдын толгон кезиндеи август түндерүн! Асмандагы жылдыздар алыста турганы менен, ар бири өңүнө чыгып, алаканга салгандай ар бири өзүнчө нур төгүп, чет-четинен бүлбүлдөгөн күмүш кырчоо чалып, асмандын тиги капитал, бу капиталына жайнаап, кири жок жадырап карашат.

...Капчыгайга сырттап келе берген сыйрым талаанын алда кайсы жеринен бүрдөгөн эрмендин кермек ачуу чаңын учуруп, аңызда шамалдан жаткан самандын билинер-билинбес конур жытын лепилдетип, жол катары шыралжын буруксуп, ушунун баары терге жибиген камыт-шлиянын кара май жытына аралашып, адамды эңги-денги мас кылгансыйт. Жол үстүнө үңүлгөн аскалар кыйгач көлөкө таштап, нары сайдагы бадалдын арасында Күркүрөө жаны тынбай алдастайт. Тээ артта калган темир жолдо поезддер көпүрөдө нары өтүп, бери откөн сайын жаңырык ээрчитип, гудокторду алыска-алыска со золонтот. (Ч. А.)

#### Өзүңөрдү текшергиле:

Жайдын толгон кези, жылдыздар өңүнө чыгып, алаканга салгандай нур төгүп, бүлбүлдөгөн күмүш кырчоо чалып, асмандын капиталы кири жок жадырап карашат, конур жытын лепилдетип, шыралжын буруксуп, эңги-денги мас кылгансыйт, жол үстүнө үңүлгөн аскалар, Күркүрөө жаны тынбай алдастайт, жаңырык ээрчитип, гудокторду созолонтот.

(Көркөм чыгарманын тутумунда сүрөттөө, сүрөттөөнүн ичинен жаратылыштык сүрөттөө.)

2. Тексттеги өтмө маанилүү сөздердү таап, алардын негизги мааниге карата болгон катышын аныктагыла. Сүрөттөөнүн кайсы түрүн түздү?

Биздин Шекер – эң чоң айыл, үч жүздөн ашык түтүн. Каттаган сайын тигинден-мындан жаңы үйдүн төбөсүн көрүп калам. Айылым өсүп баратат, чоңоюп баратат. Турган орду мал-жанга жайлуу, суу башында. Талаастын Жон-Арпа тоосунун этегинде, эзелтен Манас делип аталган кош чокулуу улуу тоонун так түбүндө. Кезинде Аккуласын алкынтып, ушул чокуга чыккан экен алп Манас, дагы кайдан жоо келип калбасын деп, түш-тарапка көз чаптырып турган экен ушул бийиктикте эр Манас. (Ч. А.)

#### Көңүл бургула:

Бул чакан тексттеги 2- жана 3-сүйлөмдөн башкасынын баяндоочу этиштөн эмес. Бул сүрөттөөнүн өзгөчөлүгү, силер белгилегендөн тышкары, оозеки кепке жакындыгында, акыркы сүйлөм кадимки оозеки сүйлөшүү кебинин үлгүсүндө түзүлгөн, ички эргүүнү (эмочияны) билдирип турат.

3. Күзгү жаратылышка көңүл буруу менен өзүңөр сүрөттөө түзгүлө. Көркөм сөз каражаттардын астын сызгыла. Текстти улап түзгүлө.

Күз. Айланадагы кооздук саргыч-жашыл тус менен алмаша баштаган. Асманда бозомук булуттар каалгып, кайдадыр белгисиз удургушат. Жер бетиндеги майда жандыктар да өз түйшүгү менен алек. Алп кумурска өзүнен чоң конузду сүйрөп, үйүнө карай кара терге түшүп жол тартууда.

4. Текстти көңүл буруп окуп, тил каражаттарын тапкыла. Ырды кара сөз түрүндө кайра түзүп көргүлө.

#### КУМДАГЫ ИЗДЕР

Көл жээгин кыйыр түздөдү,  
кыдырып конур күз келди.  
Кырданып жаткан кызыл күм  
кургаган балык түспөлдүү.

Кургаган балык түспөлдүү  
кубулуп, конур күз келди,

кебүрөөк байкай баштадым  
кел жактан кайткан издерди.

Жаныма жакын бул аймак  
жүрбөсөм дагы жыл-айлас.  
Жалтырап кумда из жатат  
жанаша баскан жыңайлак.

Ачылбай калган барактын –  
ал издин сырын жабат кум.  
Алтабы кайткан күн турат  
ашындай чычырканактын.

Көл калаар артта, кум калаар,  
ал кумга чөгүп ыр калаар...  
Кыйкуулап кайтып баратат  
катарын жазбай турналар. (A. P.)

#### Көңүл бургула:

Ыр саптарындагы тыныш белгилер кандай коюлган?  
Бул автордун атайын стилиби, же сүйлөм курулушуна  
ылайык коюлганбы? Эмне үчүн ар бир саптын башы баш  
тамга менен башталбайт?

Сүрөттөөнүн бир түрү – адамдын тышкы келбетин,  
ички мүнөзүн сүрөттөө. Мындай сүрөттөө көркөм чы-  
гармадагы каармандын текст ичиндеги абалын, адамдар  
арасындагы ордун, анын кулк-мүнөзүн чагылдырууга  
жардам берет. Ага шайкеш келүүчү сез каражаттары-  
нын тандалышы мүнөздү, келбетти ачып берүүчү куду-  
рет болуп саналат.

5. Тексттин үзүндүсүнөн Жамийланын келбетин берген  
көркөм сез каражаттарын белгилегиле.

Жамийла өзү шыңга бойлуураак, белдүү келин. Эки  
өрүмгө батпай, дуркүрөп есken калың чачын кысып ту-  
руп, бир байлам ак жоолукту маңдайына кыйгачтатып,  
шарт буунуп алса, кызыл торусунан келген, балкылда-  
ган төгөрөк жүзүнө ак жоолук эп келише калат. Жамий-  
ла күлгөндө, анын чымкый кара сүйрүрөөк көзүндө ден  
соолуктун, жаштыктын ашып-ташкан күчү ойт берип,

ал эмнегедир өзүнчө бой каранып, секетпайдын туздуусунан ырдап жиберет. Билбейм, балким, жаштайынан атасы менен бирге ой-kyрда жылкы айдашып, ат чапкылап жүрүп өктөм өскөнбү, анын устунө, жалгыз кыз бала экен, айтор, Жамиийланын жүруш-турушунда кандайдыр кайраттуулук, әрекекке таандык мүнөз бар. Ар бир ишке шамдагай киришип, башка келиндердей башым, белим дечү эмес. Аナン өзү да бирөөгө жемин жегизбеген, өжөр, айтышкан менен айтышып, тилдешкен менен тилдешип, ал тургай, бир-әки жолу келиндер менен тытышканы да бар...

Ал женүнде апам: «Келинибиз ошондой ачык-айрым, тайманбас... Адамдын ичи-койнуна ачыгы эле жакшы болот, сасыткылар кайра ошол тымпыгыйлардан чыгат», – дегени бар. (Ч. А.)

#### Көңүл бургула:

Бул кандай сүреттөө, портретти, мүнөзбү? Сүреттөө кимдин кеби аркылуу кетип жатат, автордукубу же каармандыкыбы?

6. Өзүңөрдүн жолдошунардын, курбунардын келбетин, мүнөзүн сүрөттөгүлө.

7. Бул сүреттөөнүн кайсы түрү? Эмнени сүреттөп жатат?

Бул – биздин үй. Биздин үй үч бөлмөлүү. Терезе тарапта чоң карапада гүл өстүрүлгөн – менин бөлмөм. Би-йик өскөн гүл менин бөлмөмө өзүнчө бир ажайып көрк бергендей сезилет. Андан бери жакта түстүү телевизор, катарында ун жазгыч. Терезенин сол жак тарабында менин жазуу столум. Столдун катарында китеп текчөм турат. Текчелердеги китептин саны эки миң беш жүздөн ашат. Аны ата-энем мен төрөлө электен бери жыйнаган экен. Он сегизге чыкканымда белекке беришкен.

Ар бир текчеде тематикага ылайык китептер бар: би-ринчи катарда жалаң сөздүктөр, б. а., энциклопедиялык, котормо, орфографиялык, түшүндүрмө ж. б. Андан ылдайкы катарда дүйнөлүк жана кыргыз жазуучуларынын чыгармалары. Алардын мукабалалары абдан ар түрдүү. Айрым бир авторлордун бир канча томдогон жыйнектары гана окшош түстө болбосо, калгандары ар кандай түстө

булуп, кооздук да берген сыйктуу көрүнөт. Окууга ылайык кызыктуу китечтер көп.

Керебеттин жанында чакан күзгү, каршысында жапыз, жумшак отургуч бар. Жерде чакан шырдак салынып жатат. Шырдак менен китечтин мукабалары түстөшүп, кооздук бергендей. Тамдын боорунда Ысык-Көлдүн колго тартылган чоң сүрөтү илинип турат.

### Көңүл бургула:

Сүрөттөөгө ылайык тандалган сөздөрдү белгилегилем.

8. Силердин мектептин кире беришин сүрөттөп жазыла. Анда єсүп турган гүлдөргө, отургучтарга, алардын жаңы, эскилигине, кандай абалда турганына, кийим чечкичтерге чейин көңүл буруу менен жазыла.

Көркөм чыгармаларды түзүүчү каражаттар катары сүрөттөөдөн башка автордук баяндоо деген тексттик категория бар. Баяндоо автордук же кейипкердик ыкмада ишке ашат да, окуянын жүрүшүн, кыймыл-аракеттик өнүгүүнү жазуу түрүндө бере алат. Баяндоо монолог түрүндө көркөм тексттин бир кылка, ырааттуу өнүгүп отурушуна шарт түзөт. Баяндоо көркөм тексттин маанилүү бөлүгүн түзөт, анткени сүрөттөө чыгармадагы жагдайды берүүчү кошумча каражат болсо, баяндоо автор тарабынан атайын маанини түзүүчү негизги маселе болуп саналат. Ошондуктан автордук баяндоо окуяны берүүчү автордук көз караш деп да аталат.

9. Тексттин кыскача белүгүндөгү баяндоого көңүл буруу менен эмне жөнүндө баяндалып жаткандыгын айткыла. Кандай тема койсоор ылайык келет? Бул жерде кандай окуялык маанилүү бөлүк бар?

...Түн ортосу эбак ооп кетсе да, ижарадан чыккан жарыктын көзү өчпөдү. Анын да жөнү бар. Эртең Ирсалат акыркы экзаменин бериш керек. Эртеңки экзамени «Элдик оозеки чыгармачылыктан». Ирсалатка бу сабак одой сезилет огеле, бирок бирдемке айтайын деп акыл салса оозунан сөзу качып, эчтеңки эсине келбейт. Билип эле турган өндөнөт, айта келсе эле Кудай акы, үн жок, сөз жок. Күйөсү жана эле Ирсалатка: «Ушу сабагынды заводдо иштесем да, көзүмдү жуумп тапшырып берем.

Опоцой экен. Өлөйүн эгер калп айтсам,— деп карганып да алган, — чын айтам. «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кожожаш», «Курманбек» дегендериңди окубай эле семичкедей чакса болот. Неден коркосун, неден? Биздин айылда көзү көр манасчы бар эле. «Манас» айтса барбы, таң аткыча оозу талыбайт. Колуна китең карматып койсоң болду, айта берет... Бир сапар эл чогулган жерде «Манас» айтыңыз десек, түк айтпай койду, кашайып. Ошондо бирөө: «Бу акемин колуна китең бербесеңдер, асти айтпайт. Китең бергиле — деди. Менин анатомия китебимди берген ошондо. Кызык деп ушуну айт! Угуп эле тургун келет эми. Таң аткыча айтты. Ошо көр манасчыны биздин айылдык шыргыйдай болгон узун жазуучу повесть кылыш жазыптыр. Билдинби? А сен болсо «Манасты» билбейм деп коркуп отурасың. Коркпо», — деп кабат-кабат кайрат айтып, Ирсалатка түзүк эле бакылдан алган. Азыр болсо кыргый алчу күштән бетер, столго отуруп, керебет үстүндө кыңқая жаткан Ирсалатка «Манасты» окуп жатат. Күйөөсүнүн кебетеси кудум эле өзү айткан манасчыдай түр салат. Дембе-дем чыйрала калып, кыраатын келтирип, «Манасты» окуп кирди:

Эбин чагын журт күтүп,  
Эл көрө элек экенбиз.  
Эргишип урушуп,  
Эр көрө элек экенбиз.  
Ала мөңгү тоо ашып,  
Тоо көрө элек экенбиз... (С. Р.)

10. Төмөнкү текстке тема койгула. Көркөм жанрды түзгөн көркөм боёкчолуу сөздөрдү көчүрүп, сөздүк түзгүлө.

Күн ылдыйлап, көлдүн төр жагына батканы калды. Ушул маалда Ак кеме көлдүн тиги кызгылт-сары нур эриген төрүнөн каалгып сүзүп чыкчу эле.

Бала дүрбүнү көлдүн төрүнө жиберди да, дем албай кадала тиктеди.

Тигине!

Бала баарын унутту, кайгысын да, коопсунганын да ошол замат унутту. Көлдүн тиги нур куюлган көк жээгинен бери карай Ак кеме кылайып чыгып келатат. Тигине! Ана! Катар созолонгон морлору бар, сыйналган узун, көл

бетин кескен кубаттуу, көздөн учкан кооз кеме келберсип келе жатыры! Бурулбастан, чайпалбастан көл толкунун үркүтпей сүзүп келе жатыры! Бала аптыгып, дүрбүнүн көздөрүн көйнөгүнүн этеги менен сүртүп алды да, ондоп кайра кармады. Кеменин элеси даана тартылды. Артында оргуштап калып жаткан көбүктүн изи эми көрүндү. Бала көзүн ирмебей, көңүлү толкуп карап жатты Ак кемени. Баланын эркинде болсо, кемени жакын кел деп чакырып алып, үстүндө түшүп бараткандарды көргүсү бар. Бирок кеме баланын бул оюн кайдан билсин. Кайдан келатканы белгисиз, кайда баратканы билинбей, Ак кеме келберсий сүзүп баратат. Кеме көз учунан өткүчө көп убакыт. Ал ортодо бала кыялыш менен кантип балык болуп, кемеге кантип сүзүп баарына дейре элестетип чыгат... (Ч. А.)

11. Тексттин темасын койгула, көркөм стиль экендигин түшүндүргүлө. Ырдын терец мазмунун айтып бергиле.

Өмүр өтөт, өтө берет билинбей,  
Сен өткөргөн өткөн күндүн бириндей.  
Толкуп кыял кәэде жокко урунуп,  
А да кетер сыйзып тоонун желиндей.

Өнөр, билим, эмгек менен гүлдөп ал,  
Күлгүн жаштар күчүң барда эринбей.  
Түбөлүккө ишиң калсын артында,  
Кайран өмүр бошко кеткен дедирбей. (Н. Ж.)

12. Текстти окуп, андагы диалогдук кеп менен монологдук кептин өз ара шайкештигин, автордук кепти белүп, анын диалог менен карым-катышын аныктагыла.

Канча жатканымы билбейм. Кулагыма кебез тыгып алгансып, алыстан акырын үндөр чыгат: «Кана, жарык кылчы!» Кайсы бир колдор башымы, ийними, кекүрөгүмү сыйпалап жатты. «Жаны бар, мас тур», – деди үн. Башка үн унчукту: «Жолду бошотуш керек».

– Кана, достум, кичине жылып отур, машинени жолдон чыгарып коёлу – деп, бир кол ийинимен акырын сүрө итерди.

Мен онтоп алыш баш көтөрдүм. Башым ылдый бетими жууп кан агып туруптур. Түзөнэ албайм, кекүрөгүмөн бирдеме мыкчып турат. Тиги киши ширенке ча-

гып, жұзумө карады. Ишенбей калғансып, дагы ширенке чагып, дагы карады...

— Сага әмне болгон, дос? Бу қылганың әмне? — деди ал караңғыда кейиштүү үн менен.

— Машине... катуу сыйныптырбы? — деп араң сурадым кан түкүруп.

— Анча әмес. Аскага тийип, жолго туураланып қалыптыр.

— Анда, коё бергиле, азыр жөнөйм! — Калтыраган колум менен ачкыч издең, стартерди бастып.

— Токтот! — деп алиги киши мени капшыра күчактады. — Жетишет бейбаштығың! Түш! Түнөп ал, эртең көре жатабыз...


Мени кабинадан сүйрөп чыгышты. (Ч. А.)

#### § 4. РАСМИЙ ИШ КАГАЗДАРЫ

Расмий иш кагаздары мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүлүүчү, сезсүз, аткарылуучу документтер болуп эсептелет. Буларга мамлекеттер ортосундагы иш кагаздардан тартып, мыйзам, указ, устав жана программалар кирет.

#### ПРОГРАММА

Адам жашоо-турмушунда бир жылдык, бир айлык, бир жумалык пландоо менен иш-аракеттерди жасайт. Силер да келечекке карата иштей турган иштерицерди белгилеп койгонсунар. Буларды күнүгө жазып, пландабасаңдар да өз оюндарда белгиленген. Ошол сыңары ар бир мамлекеттик документ сыйктуу ишканалардын, министрликтердин, мамлекеттин ж. б. программалары болот. Программа өз ичине бир топ жылдык иш-чараларды камтып, алардын аткарылуучу менен белгилейт, андан келип чыгуучу натыйжалар аныкталат. Программадан улам жылдык жана айлык пландар түзүлдөт. Бардык иштердин аткарылышы боюнча отчеттор тиенелүү жерлерге тапшырылат. Ошентип, түзүлген программанын аткарылышы жөнүндө жиһизниң 291215183 чыгарылыш, улам кийинки жылыштар бекемделет, иштeliүүчү даты андан аркы багыттар аныкталат.



№ 3371

## УСТАВ

Устав азыркы учурда көбүнчө ишкер, иш алып ба-  
руучу ишканалардан учурайт. Анын негизги максаты –  
иш алып баруунун негизги багыттарын баяндоо менен,  
кандай, кайсы акча каражаттарына байланыштуу иш  
алып бара тургандыгын санап берет. Кимдер тарабынан  
көзөмөлдөнөт, кимдерге отчёт берет, иш-аракеттери-  
ниин кирешеси жана чыгымы боюнча милдеттүү түрдө  
билдирип турулушу уставда камтылат. Эгер силердин  
ата-энендердин ишканасы болсо, алардын уставдары ме-  
нен таанышсаң болот. Силер бүгүнкү күнгө чейинки  
тааныш болуп келе жаткан расмий эмес иш кагазда-  
ры мамлекеттик уюмдарды эл менен байланыштыруучу  
кызмат аткарса, расмий иш кагаздары милдеттүү түрдө  
аткарылуучу максат көздөгөнүн көрүп турасыңдар.  
Ошондуктан расмий деп аталарын эсиерге түйүп кою-  
шуңдар керек.

Окуп жаткан сабактарыңдар да күн мурунтан иште-  
лип чыккан программанын негизинде түзүлүп, ошого  
жараша окууга ылайык темасы, saatы, чейреги ж. б.  
белгиленүү менен ишке ашат. Программа алдын-ала  
иштелүүчү иштердин чарапары, мөөнөтү ж. б. белги-  
ленсе, уставда иштелүүчү иш-чарапарынын негизги  
жол-жоболору белгиленет, каралат.

Мыйзам программадан жана уставдан айырмалуу.  
Ал эл тарабынан шайланган Жогорку Кеңештин мый-  
зам чыгаруучу органы тарабынан бекитилген болот.  
Бекитилерден мурун элдин талап-мүдөөсүн эске алуу  
менен, мамлекеттик түзүлүштүн бардык иш-чарапарын  
жүргүзүү үчүн иштелип чыгуу керек. Мыйзам бардык  
адамдар үчүн бирдей таасирлүү болуп саналат,  
б. а., жаштардан карыларга чейин, жөнөкөй жумуш-  
чулардан мамлекет башкаруучуларга чейинки атуулдар  
үчүн кызмат аткарат. Ошондуктан мыйзам жалпы эл  
тарабынан сунуш этилген, аткаруучулар үчүн ийкемдүү  
түрдө түзүлүп, ар бир беренеси (статьясы) кыргыз улу-  
тундагылар үчүн толук түшүнүктүү, башка улуттагы-  
лар үчүн орус тилинде түшүнүктүү болуу керек.

Указ мамлекет башчысы тарабынан чыгарылат, ал  
тарабынан белгилүү деп эсептелген жалпы жоболор,

белгилүү даталар белгиленет, мамлекеттик кызматкерлер дайындалат. Расмий иш кагаздарынын указдан башка түрү талкууга алышып, эл тарабынан кайра карап чыгуусу мүмкүн болсо, указ талкууланбайт, президенттин жеке чечими боюнча ишке ашат, Указ чыккан шаар, датасы жана президенттин колу коюлат.

**13.** Мугалимдин жардамы менен «Кыргыз тили» же «Кыргыз адабияты» боюнча түзүлгөн программа менен таанышып, чейрек боюнча план түзүп көргүлө. Чейрек аяктаганда аткарған ишицер, окуган темацар боюнча отчет түзгүлө.

**14.** Мектебиндердин көрунөө жеринде мектептин Уставы, Программасы илинип турган болуу керек. Ошону менен таанышып, программа менен Уставдын айырмасын карап, диптиринерге эскертме жазгыла.

**15.** Кийинки чыккан Указдар менен таанышып, алардын өзгөчөлүгүн белгилегиле.

Расмий да, расмий эмес да иш кагаздарынын стилине мүнөздүү болгон негизги өзгөчөлүк катары буларды белгилөөгө болот:

- тышкы түзүлүшү боюнча, б. а., формасынын өзгөчөлүгү (штампы, колу, ырастоочу белгилери болушу керек);
- сөз каражаттарынын ар бирине тиешелүүлүгү, б. а., көркөм сөз каражаттары дээрлик колдонулбайт (өтмө маани, фразеологизмдер);
- айтыла турган ой ачык, так, анык туюндурулушу керек;
- сүйлем курулушу, сөз айкаштары иш кагаздарынын мүнөзүнө ылайык колдонулат, б. а., чагылдырылып жаткан мазмунга шайкеш келген терминдер, айрым учурда иш кагаздарынын мүнөзүнө жараша сүйлөмдөгү сөздөр орун алмашып түштөт ж. б.

## § 5. ИЛИМИЙ СТИЛДЕГИ ПРАКТИКАЛЫК ИШТЕР

Илимий иштердин аткарылышы коомдук башка кызмат аткарған жазуу жумуштардан айырмаланат. Анткени илимий иштердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Илимий иштерге окуу китептери, илимий изилдеөлөрдүн аткарылышы, рефераттар, илимий монографиялар, курсук, дипломдук иштер ж. б. кирет. Ар бир илимдин тармагына байланыштуу терминдердин колдонулушу, жазылуу өзгөчөлүгү башкалардан айырмалайт. Ойдун тактыгы, баяндоо ыкмасы менен аткарылышы, түзүлүшү боюнча киришүүдөн, негизги иликтөөдөн, корутундудан турушу, пайдаланылган адабияттардан цитатанын камтылышы жеке айырмачылыгын айгинелейт. Бул – илимий стилдин сырткы өзгөчөлүгү.

Силер окуп жаткан учурларыңарда күнүгө илимий чыгармалар менен иштеп келе жаткандыгыңарды байкасаңар керек. Анткени тигил же бул сабактарга далярданган учуруңарда сабагыңардын мүнөзүнө жараша терминдер, формуласалар, аныктамалар (эрежелер), теоремалар ж. б. менен кезигишип келесиңер. Андагы терминдер кадимки биз пикир алышып келген сөздөрдөн айырмаланат, мисалы, сез негизги атоо маанисинен тышкары көркөм ыкма катары өтмө маанинеге ээ, ал бир канча семантикама ажыроо аркылуу контексттеги колдонулушу кенен. Ал эми термин болсо, илимдин ошол тармагына тиешелүү гана түшүнүктүү билдирип, чектелген семантикалуулугу менен айырмаланат.

Физикадагы сүрүлүү термини заттын тегиздиктеги кыймыл менен бирге болгон түшүнүктүү белгилөө үчүн колдонулса, пикир алышшуу куралы катары сүрүлүү артка жылуу, жылмышшуу, өтмө маанисинде коомдон, элден чыгып калуу абалындагы бир канча маанини билдириет.

### РЕФЕРАТ

**Р е ф е р а т** – кандайдыр бир тема боюнча жазылган кыска илимий эмгек. Илимий стилди калыптоодо чоң маанинеге ээ, тактыгы, маалыматтарынын арбындыгы, тилинин жеткиликтүүлүгү менен айырмаланууга

тийиш. Рефератта илимий маалымат гана берилбестен, референттин (реферат жазган автордун) жазып жаткан материалга карата мамилеси, баасы чагылдырылат. Ал монографиялык (бир чыгармага же жеке авторго арналган) же обзордук (бир топ чыгарманы жалпылаштырып камтыган) формада болот. Реферат референттин өз сезүнөн турат, анда айрым зарыл деп эсептелген учурларга гана цитаталар колдонулат жана ал кайдан алышганы (китеттин автору, аты, чыккан жылы, бети) көрсөтүлөт. Илимий иштин бул жөнөкөй түрүн ар кандай композициялык планда түзсө болот. Адатта реферат теменкүдөй тартипте түзүлөт:

1. Кириш белүмү – рефераттын темасы болгон чыгарманын, илимий эмгектин автору жөнүндө кыска маалымат, сөз болуп жаткан чыгарманын жазылыш тарыхы ж. б.;

2. Рефераттын негизги бөлүгү – тема боюнча кыскача, бирок жеткиликтүү илимий маалымат берүү;

3. Баяндалган маалыматтарга карата, анын мааниси тууралуу жыйынтыктар, жалпылоолор.

Рефератта адабий талдоо берүүгө, сын макалалардан, мемуарлардан, тарыхый-биографиялык башка булактардан пайдаланууга көбүрөөк аракеттенүү керек, ошондой эле алгачкы илимий изилдөөнүн усулу болууга тийиш.

Реферат – илимий стилге мүнөздүү. Атайын бир темага арналган маселеге байланыштуу адабияттарды изилдеп окуп чыгуу менен ой маселе жөнүндө кецири түшүнүк берүү, рефератты аткаруудан мурда керектүү адабияттар боюнча кыскача конспект түзүп, анын авторун, чыккан жылын, шаарын биротоло кагазга түшүрүп коюу максаттуу. Андан соң рефераттын планын түзүп, ар бир белүмгө тиешелүү маалыматтарды түшүргөн оң. Өзүңөр жазып жаткан оюнарды бекемдөө учун силер күн мурун окуп алган илимий адабияттарга шилтеме жасап, цитата бересицер. Рефераттын аягында корутунду болуу керек, ал силердин ишинердин, оюнардын, иштеп чыккан маселелер боюнча аз болсо да жеке көз карашыңардын бир жыйынтыкка келгендигине далил болот. Андан кийин силер окуп чыккан адабияттардын тизмеси берилет.

## Реферат түзүүнүн үлгүсү:

Эгерде география сабагы боюнча «Кыргызстандын суу байлыктары» деген темада реферат жазуу керек болсо, көрсөтүлгөн адабияттардан тышкары окуу китебинен материал аласыңар. Планын болжолдуу мындай түзсө болот:

**Киришүү:** (Суу байлыктары боюнча кыскача маалымат берүү менен тандап алган темаңардын иликтөө зарылчылыгын көрсөтөсүңөр).

**I. Мөңгүлөр.** (Мында мөңгүлөр, көп жылдык тоң кыртыштар жөнүндө жазасыңар. Алар кантип жаратат, эришинин себептери, көп эрип кетсе эмне болот, андан кантип сактанууга болот ж. б.).

**II. Суулар.** (Мында теманы ачуу үчүн «Агын суулар. Көлдөр. Суу сактагычтар. Жер алдындагы суулар» деп бөлүп алуу зарыл).

**Корутунду.**

Пайдаланылган адабияттардын тизмеси.

**Шилтеме берүүнүн үлгүсү:**

Силер жазып жаткан оюндардын чын, анык экендин, илимий так маалыматка кайрылуу зарылчылыгы келген учурда бүтүндөй сүйлөмдү, абзацты өзгөрүүсүз киргиздиңер дейли. Анда өзүңдердүн оюндардын арасына тырмакча («») аркылуу берип, андан соң силер таянган адабияттын маалымдамасын бересиңер. Көңүл бургула:

«Кыргызстандын аймагында аянты  $0,1 \text{ км}^2$  ден жогору болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын ээлеп турган аянты  $8047,8 \text{ км}^2$ , б. а., республиканын жалпы аянтынын 4% ин ээлейт. Эгерде бардык мөңгүлөрдү (аянты  $0,1 \text{ км}^2$  ден төмөн) эсептесек, алардын саны 7638ге жетет жана аянты  $8107,7 \text{ км}^2$  ге барат». (Бакиров Н. Б., Исаев А. И., Осмонов А. О. Кыргыз Республикасынын географиясы. – Б., 1998, 59-б.)

Силер кээ бир сабактардан реферат жазып журесүңөр. Реферат тигил же бул тармак боюнча жазылган илимий эмгектердин негизинде изилдөө иштеприн жүргүзүү менен аткарылган монографиянын кыскача такталган, аныкталган мазмуну болуп саналат. Ал изилдөөнүн негизин, кыскача маңызын берүүдө автордун өз стили болушу мүмкүн. Экинчи бир түрү

илимдер тармактарындағы жаңылыктарды окуучуларға жеткирүү максатында атайын журналдарда атайын басылма катары ишке ашышы мүмкүн. Ал эми силер түзүп жүргөн рефераттар белгилүү бир темага арналып, ал боюнча жазылган илимий эмгектерди окуп чыгуу менен тема боюнча өзүңөрдүн ой жыйынтыктарыңа, көз караштарыңа топтолгон болот. Оюңардын туура-лыгын аныктоо үчүн окумуштуулардын илимий пикирлерине таянып, цитата бересицер. Цитата менен катар автору, илимий эмгектин аты, чыккан шаары, жылы, эмгектин бети кошо көрсөтүлөт.

## КОНСПЕКТ

**Конспект** – окулган же угулган тексттин кыскача мазмунун негизги ойду кагазга түшүрүү. Текстти адегенде көңүл коуп окуп чыгып, анан план түзүп, ар бир бөлүмдөгү эң негизги ойду белгилеп алып, кагазга кыскача баяндоо керек. Сөздөрдү, сүйлөмдөрдү кыскартып жазууну, шарттуу белгилер менен берүүнү үйрөнүү кажет. Тексттин негизги маанисин сактоодо тезис жазуу талап кылышат. **Тезис** – тексттин кыскартылган формасы, ар кандай тезис узартып сүйлөөгө ылайыкталган болуш керек. Тезисте өзүңөр кошо турган фактылар менен ойлор айтылбайт, аны кийин конспектиге кошосуңар. Конспектини кыска жазса да, текстке жакын узун жазса да болот, эң негизгиси ошол конспект кийин өзүңөргө кецири жана системалуу сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк ачууга тийиш. Демек, конспектинин негизи – тезис.

Конспектинин жазылыш формаларын да үйрөнгүлө. Тексттин планын түзсөөр болот, аны кийин майда темаларга айлантып сүйлөп берүүгө да мүмкүн. Цитаталарды, айрым цифраларды дароо көзгө чагылсын учун башка түстөгү (кызыл, жашыл) сыя менен жазууга болот, өтө керектүү маанилүү жерлеринин астын сыйып же ар бир ойду он абзацка бөлүп койгон да ыңгайлую.

Конспектинин баш жагына ошол конспектителенип жаткан текст кайсыл чыгармадан экенин толук жазып чыккан маалыматтарын берүү керек. Конспектинердин

бир четине актай бош орун калтыргыла, кокус жаңы ойлор, толуктоолор болсо ошол жерге жазасыңар.

Конспектилөөнүн өзгөчө түрү – жогорку класстарда мугалимдин дарсын кагазга түшүрүү. Лекторлор ар түрдүү болот, бирөө жай айтат, атыйын жазып алсын үчүн айрым учурларды бөлүп, кайталап сүйлөйт, кээ биреөлөр өтө тез, шашып окыйт. Ошондуктан ар кандай окулган дарсты конспектилеп үйрөнүү керек. Мугалимдин оозунан чыккандын баарын эле кагазга түшүрүүгө аракеттенбеш керек, маанилүүлөрүн бөлүп алганга үлгүрүп, башкы ойдун өнүгүшүн ээрчиp отуруу зарыл. Өз конспектинди башкалардыкы менен салыштырып көрүп, толуктап, ашыкча жазылган жерлерин байкоо керек. Мектепте конспектилөөнү үйрөнүп алуу менен окуу жайында кыйналбай биреөнүн кебин жакшы угууга жана негизги нерселерди түя билүүгө, сезимтал жана зирек болууга көнүгесүң.

Конспект рефераттан айырмалуу болот. Конспект окуган адамдын өзүнүн жекече кызыкчылыгы, көз карашы үчүн маанилүү. Ошондуктан илимий эмгек болобу, көркөм чыгарма болобу, унтууп калбаш үчүн кыскача, маанилүү жерлерин өзүнө эскерткич катары жазып алуу конспектинин бир түрүн билдирет. Айрым учурда сүйлөй турган сөздөрдүн конспектисин түзүп алуу учурайт. Мындай түрүнө официалдуу жерлерде чыгып сүйлөгөн учурда цифралык маалыматтарды, саясий жол-жоболорду, кынтыксыз ишке ашырылуучу мамлекеттик маанилүү маселелерди ойдон чыгарбаш үчүн күн мурунтан түзүлгөн конспект аркылуу берет. Анын негизинде күнделүк массалык маалымат каражаттарына таралат.

### ЦИТАТА

Илимий иштерде эске алынуучу маанилүү таяныч цитата болуп эсептелет. Цитатаны көцири карасак, биреөнүн оюн өз оюнду бекемдөө үчүн колдонуу деп караса болот. Андай учурда макал-лакаптарды, философ ойчулдардын учкул сөздөрүн да цитата деп айтууга болот. Мындайда элде баландай деп айтылат, ушундай макал бар эмеспи, баланча айткандай ж. б. кеп каражаттары аркылуу өз оюндуун тууралыгын бекемдейсиц.

М.: Калыгул олуя «Ысык-Көл жер соорусу» дегендей, кыргыз элимдин касиеттүү көлү ак калпактуу тоонун ортосунда, кышы анча суук эмес, жайы анча мээ кайнаткан ысык эмес, жер-жемиштери төгүлгөн, эгин десен эгинге мол, мал десен мал киндиктүү жер экени жалганбы десен, анда Калыгул олюянын бул айткан жер соорусу деген оюн терендетип чечмелөө менен биргө, ал адамдын оюнун калети жок экенине да таянган болосуң.

Илиний чыгармалардагы цитата — өзгөчө. Эмгектерде берилиши да жогорудагы мисалдан айырмалуу. Илиний иштин аткарылышында окумуштуулардын ошол темага байланыштуу изилдөөлөрүнө таянуу менен өзүнүн (автордун) ою такталып, бекемделет. Андыктан илиний көз карашынын тууралыгын бекемдеш үчүн өз оюна окшош, автордун эмгегине шилтеме жасайт. Муну өзгөчелөнгөн белгилер менен жазууда ылайыкташтырат. Мисал келтирели:

«XIX кылымдын ортосунда табигый илимдердин өнүгүшү, анын метод-ыкмаларын, принциптерин тил илиминде колдонуу натуралисттик багыттын жаралышына, өнүгүшүнө өбөлгө болду. «Теория Дарвина и наука о языке» (1863), «Значение языка для естественной истории человека» (1865) ж. б. у. с. эмгектери А. Шлейхердин тил илимидеги натуралисттик багыттын негиздөөчусу катары лингвистиканын тарыхындағы ордун белгиледи». (Мусаев С. Жалпы тил илими. – Б., 1998.)

Бул жерде С. Мусаев өз оюнун бекемдигин далилдеш үчүн А. Шлейхердин эмгектерин көрсөтүү менен, тилдик багыттын өнүгүшүнө токтолду.

Цитата да, бирөөнүн өздөштурүлгөн сезү да бетөн сез катары текст ичинде өзгөчө белгилер менен берилет. Цитата айрым учурда өздөштурүлгөн абалында өз сезү катары берилгени менен, шилтеме белгиси коюлуп белгиленет.

Мисалы, ономастика термини грек тилинен ат берүү искуствосу деген түшүнүктүү берүү менен энчилүү аттар жөнүндөгү илим экендигин туюндурат. (Бондалетова В. Д. Русская ономастика. – М., «Проповедование», 1983, З-б.)

Жогоруда өзүңөр көргөндөй цитатанын илимий берилиши тактыкты, атайын шарттуу белгилердин дал өзүндөй камтылышын талап кылат. Илимий эмгектин чыккан шаары, басманын аты, жылы жана китептин бети көрсөтүлөт. Бул илимий этиканы туюндурат.

16. Төмөнкү илимий эмгектеги түз цитатаны жана ездештүрүлгөн цитатаны байкап, алардын тыныш белгилерине көңүл бургула. Илимий стилге мунәздуу белгилерин аныктагыла.

Топонимика термини XX кылымдын 20-жылдарынан тартып колдонула баштайды. Изилдөөчүлөрдүн бири С. Б. Веселовский «Топонимика – топономастика термининин кыскартылган колдонулушу». (*Веселовский С. Б. Топонимика на службе у истории. Исторические записки, вып. 17, 1945, 24-б.*)

Географиялык объектинин чоң же кичинелигине каратай макротопонимдер жана микротопонимдер деп экиге бөлүп кароо да орун алып жүрөт. Бул гректердин «макро» – чоң жана «микро» – кичине деген сөздөрүнөн келип чыккан. Кээ бир окумуштуулар тарабынан макротопонимдерге Азия, Африка, Европа, Атлантика, Индия, Борбордук Азия, Сибирь, Тян-Шань сыйктуу континенттерди, океандарды, өлкөлөрдү географиялык планда жалпылаштырып, чектеп көрсөтүлгөн белгилүү бир зор территориянын аттары кириүгө тийиш деген пикирлер айтылат. (*Микротопонимия. – М., 1967, 35 – 36-б.*) Ошону менен бирге микротопонимдердин баарын, макротопонимдер деп өзүнчө бөлүп карабастан эле жалпысынан топонимдер деп аттай берүү учурлары кездешет. Латыш топонимдерин изилдеген эмгектерде макротопонимдерге жана микротопонимдерге бөлүп кароо жок. (*Микротопонимия. – М., 1967, 159-б.*)

Дарыялардын, өзөндөрдүн, ар кандай агын суулардын, булактардын, суу бассейндеринин аттары жалпысынан гидронимдер, көлдөрдүн аттары – лимонимдер, саздардын аттары – геланимдер, өзөндүн аттары – патонимдер, тоолордун аттары – оронимдер, кыштактардын аттары – комонимдер, шаарлардын аттары – полисонимдер, аянтардын, көчө, көпүрөлөрдүн аттары – урбонимдер деп аталат. (*Исаев Д. Жер-суу аттарынын сырты. – Ф., «Мектеп», 1977.*)

17. Төмөнкү тексттен цитата берүү ыкмасын, техникалык берилишин, тыныш белгилерин карагыла. Илимий стилге мунәздүү өзгөчөлүктөрүн белгилегиле. Ушул тексттен кийин Ч. Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романын окуп, конспект түзгүлө.

Чыңгыз Айтматов өз чыгармачылык жолунда бириңчи жолу фантастикалык сюжетке кайрылып, өзүнүн бүгүнкү күндүн турмуш чындыгы жөнүндөгү ойлорун, байкоолорун космологиялык окуялардын метафорасында интерпретациялоого аракеттенгендигин көрөбүз. Чыгармада сүрөттөлгөн ошол фантастикалык сюжеттин көркем-философиялык түйүнү да жер адамынын өмүр-тагдырына уюп турат.

«Кылым карытар бир күн» романы туурасында бүгүнкү күнгө дейре бизде жана чет өлкөлөрдө бир катар макалалар жазылды. Аларда чыгарманын негизги идеясы, көтөргөн проблемасы, ал идеяны, проблеманы алыш жургөн көркем образдардын идеялык-көркемдүк мазмуну жөнүндө бир кыйла олуттуу ойлор айтылды. (Караңыз: Асаналиев К. Дела земные. – Сов. Киргизия, 1981, 8 января; Абдумомунов Т. Живет в Буренном человек. – Сов. Киргизия, 1981, 8 февраля; Дудин М. На дальнем разъезде. – Сов. Киргизия, 1981, 16 января; Потапов Н. Мир человека и человек в мире. – Правда, 1981, 22 мая; Григорьева Н. И Дольше века длится день. Путь Ильича, 1981, 7 июля; Какеев А. Адамдыкты даңазалаған роман. – Кыргызстан маданияты, 1981, 26-март; Касымбеков Т. Гуманизмдин түүсүн көтөргөн. – Кыргызстан маданияты, 1981, 13-март.) Негизинен ал макалаларда азыркы учурдун курч саясий, идеологиялык, нравылык-философиялык маселелерин камтыгандыгы белгиленип, ал эми башкы каарман Эдигей биздин учурдун нагыз белгилерин өзүнө сицирген каарман катары эң жогору бааланды.

Ч. Айтматовдун жазуучу, ойчул катары башка калемдештеринен айырмалап турган бир өзгөчөлүгү ал өзүнүн көркем изилдөөсүнүн негизги кредитосун, ага карата автордук мамилесин окуучуларынан жаап-жашыrbай, ачык айтып, алардын ой-кыялдарын өз учурунда туура багыттай билүүсүндө турат. Аябагандай полемиканын айдыңы болгон «Ак кеме» повестинин идеялык-эстети-

калык; көркөм-философиялык катмарын таасын андап-билиүүде да реалист-автор өзү окуучуларына жардамга келип, «Литературная газетага» «Айласыздан болгон толуктоолор» («Литературная газета», 1970, 29 июля) аттуу макаласын жазган эле.

«Кылым карытар бир күн» романында мындай милдетти алдын-ала эле «Автордон» деген кичинекей макаласында абдан компакттуу жана терец мазмунда аткарып койгондугуна күбө болобуз. Ал эми романга байланыштуу кийинчөрөк берген интервьюларында (*Айтматов Ч. Коомдун идеяларына кызмат* өтөө. – Ленинчил жаш, 1981, 12-сентябрь; Понять и воспеть современника. – Ленинское знамя, 1981, 22 марта.) Чыңгыз Айтматов романы боюнча өз ой жыйынтыктарын дагы да чечмелеп толуктады. Албетте, мына ушул жагдайлар жазуучунун жаңы перзенти туурасында кандайдыр бир өзгөчөлүкту башкаларга үндөшпөгөн пикир айтуу кыйынчылык туудурагы өзүнөн өзү түшүнүктүү. Бирок ошондой болсо дагы, «Кылым карытар бир күн» романына кайрылган ар бир адабиятчы, сынчы өзүн бөтөнчө кызыктырган көз каштан чыгарманы аңдап, окуган адамдын жан-сезимин козгоп, жаңы идеялык-нравалык бийиктиктөргө умтүлткан анын көп кырдуу, көп сырдуу поэтикасынын табышмагын мезгилдин арымын улай жандыра беришери табигый иш. (Укубаева Л. Адам дүйнөсү көркөм образда. – Б., 1994, 14 – 15-б.)

18. Текстти окуп чыгып, конспект түзүүгө өбелгө болуучу кыскача ой натыйжа жазгыла.

19. Тарых сабагына карата «Үркүн» темасына ылайыктуу реферат жазгыла. План түзүүде мугалимицер менен биргелешип, жардамдашуусун етүнгүлө. Буга 1993-жылы чыккан «Үркүн» аттуу тарыхый-даректүү очерктердин жыйнагын пайдалангыла.

20. Төмөнкү илимий эмгекти окуп, анын конспектисин түзгүлө. Илимий жанрга тиешелүү белгилерди аныктагыла.

**Жаңы кыргыз тили.** Болжол менен XVI кылымдан башталган жаңы кыргыз тилинин тарыхы негизинен тянь-шандык доорду өз ичине камтып, кыргыз диалектilerinin өнүгүш өзгөчөлүктөрүнө жараша үч мезгилге бөлүнөт:

а) моголстандык-жунгардык мезгил (XVI – XVIII кылымдар);

б) XVIII кылымдан революцияга чейинки мезгил;

в) советтик мезгил.

а) Моголстандык-жунгардык мезгилде кыргыз уруулары Чыгыш Түркстандан, кийинчөрөк Борбордук Тян-Шандан байыр алыш, ал жерлердеги элдер алгачкы кездерде көбүнчө уйгур диалектилери менен ар түрдүү байланышта жашайт. Ошондуктан Моголстандагы кыргыз диалектилери уйгур тили менен тыгыз байланышта болуп, бир бирине өз ара таасир тийгизип, биринчи кезекте лексикалык кабыл алуулар башталат. Азыркы кыргыз диалектилери менен уйгур тилиндеги жалпылыктар, асыресе кыргыз тилине уйгур диалектилери аркылуу иран-араб сөздөрүнүң өтө башташы ошол мезгилге туура келет деп болжолдоого болот.

Борбор Азиядагы жунгарлар (кийин аларды түрк элдери «калмактар» деп аташкан) улам барган сайын чоң күчкө айланып, Чыгыш Түркстандагы жана Борбор Азиядагы элдерге катуу чабуул жасап турат. Ал элдердин чыгыш тарабындагы кыргыз уруулары жунгарлардын үстөккө-босток соккуларынын натыйжасында улам түштүк-батыш тарапка жылууга мажбур болот. Кыргыз урууларынын алды улам сүрүлүп отуруп, Кара тегин, Кысар өрөөндөрүнө (б. а., Памир тоолоруна чейин), арты Анжиян, Алай тоолоруна чейин жетет. Бул мезгилде (XVII кылымдан XVIII кылымдын ортосуна чейин) кыргыздар көбүнчө уйгур, өзбек, тажик, казак элдери менен саясий жана экономикалык байланышта болот, ошондуктан ал тилдерден негизинен соодага, дыйканчылыкка же ислам динине байланышкан көп иран-араб сөздөрү кабыл алынат.

б) XVIII кылымдын орто ченинде азиялык элдердин каардуу душманы – жунгарлар жецилет, кыргыз уруулары өзүнүн мурунку жерлеринен душманды кууп чыгып, кайта ээлешет. Ысык-Көл, Чүй, Талас өрөөндөрүнө, Нарын дарыясынын салааларына түндүк кыргыз уруулары, Түркстанга, Фергана өрөөнүн түштүк жана батыш тарабындагы тоолордун этектерине ичкилик урууларынын өкулдөрү Памир тоолору тараптан кайта көчүп келишет. Мына ушул жер которуудан кийин диалектилердин та-

рыхында маанилүү өзгөчөлүктөр башталат. Түндүк говорлор менен түштүк говорлор ортосундагы мурункудай байланыш болбой калат. Нечен-нечен улуу тоолор аркылуу карым-катыш жасап туруу азаят, саясий жактан биридик болбой, феодалдык бытырандылык күчейт. Башкача айтканда, түндүк жана түштүк диалектилер ар бири өзүнчө башка-башка шарттарда өнүгө баштайт: түштүк кыргыздар мурунку эле коңшулар – өзбек, уйгур, тажик элдери менен алакада болсо, түндүк кыргыздар көбүнчө казактар менен тыгыз саясий мамиледе болот. Азыркы түштүк диалектилерде өтө активдүү колдонулган, бирок түндүк диалектилерде учурабаган иран-араб лексикасы бүт дәэрлик жаңы кыргыз тилинин экинчи мезгилиниде уйгур, өзбек, тажик тилдеринен түштүк кыргыз диалектилерине кирген. Кабыл алынган сөздөр менен кошо түштүк кыргыз диалектилери ошол тилдерден айрым тыбыштарды жана айрым грамматикалык элементтерди да аз-аздал өздөштүргөн. XIX кылымдын экинчи жарымында кыргыз элинин Россияга ыктыярдуу кошулушунан байланыштуу кыргыз диалектилерине, көбүнчө түндүк говорлорго орус сөздөрү кире баштады. Ошентип, революцияга чейин түштүк жана түндүк диалектилердин ортосунда лексикалык жана грамматикалык айырмалар улам күчөй берген.

Диалектилік өзгөчөлүктөр жазма эстеликтерде да байкалат, анткени ал убактагы, мисалы, XIX кылымда жазма адабият, негизинен, диалектилік тилде өнүккөн. XIX кылымдын биринчи жарымында жаза баштаган Молдо Нияздын санат ырларынын тили, анын лексикалык, фонетикалык жана морфологиялык өзгөчөлүктөрү ички-лил диалектисинин ушул күнгө чейин сакталып келген өзгөчөлүктөрүн толук чагылдырат деп айттууга болот.

в) Жаңы кыргыз тилинин үчүнчү советтик мезгили бардык башка доорлордон принципиалдуу түрдө айырмаланат. (Юнусалиев Б. М. Тандалган эмгектер.)

## § 6. ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК СТИЛДЕГИ ПРАКТИКАЛЫК ИШТЕР

Публицистикалык стиль же коомдук публицистикалык стиль деп аталган жанр коом менен адам баласын, адам менен мамлекеттик кызыкчылыкты, же анын тескерисинче, мамлекеттик кызыкчылык менен адамдардын кызыкчылыгын байланыштыруу учун кызмат кылат. Ал массалык маалымат каражаттарында кызмат аткаралат. Күндөлүк турмуштагы маанилүү мамлекеттик маселелерди радио, телевидение, газета-журналдар аркылуу алыш чыгыш, кайрадан элдин ал маселеге карата болгон мамилелерин чагылдырат.

Силер күнүгө телевидениеден көрүп, радиодон угуп жүргөндөй, маанилүү деген иштер боюнча элдин пикири топтолот. Керегине жараша журналист ой натыйжаларын топтойт. Элдин пикирин топтоочу негизги каражаттарга интервью жана репортаж кирет. Булар бири бирине оқшош, бирок интервьюда көпчүлүк учурда суроого жооп берип жаткан адамдын чындыкка болгон көз карашы басымдуулук кылса, репортажда жыйналган материалдар боюнча журналисттин жөндөмүнө жараша жыйналган ой, жыйынтык басымдуулук кылат.

Жол баяндамасы, илим менен байланышкан, бирок элге тааныштыруу максатында жөнекейлөтүп, билим, тааныш-билимчүлүк максатта жазылган илимий-публицистикалык материалдар, тарбия-таалимге, адептүүлүкке үндөгөн макалалар да публицистикалык стилде болот. Ошондуктан публика – эл деген маанисine шайкеш келүү аркылуу элди үндеөгө, тарбиялоого арналган иштер жөнекейлөтүп жазылуу менен маанилүү негизге, илимий маалыматка таянат.

21. Текстти окуп чыгып, анын илимий жана публицистикалык негизин тузуп турган мүнөзүн белгилегиле. Текст аралык, стиль аралык байланышын аныктагыла.

Кыргыз эли жөнүндөгү маалыматтар биздин доорго чейинки мезгилдерде эле тарыхта белгилүү болгон. Ошол байыркы мезгилдерде уйгурлар хаягас деген атты жанылыш түрдө хакнұсы деп бурマルап, өз тилиндеги «кызыл жүздүү» эл деген мааниде айтышкан деген ма-

лымат бар. Ушул пикирди окумуштуу Шлегель толук кубаттайт. Ал да кыргыз деген сөзү кырыг жүз - кызыл жүз деген маанидеги сөз деп табат. Окумуштуунун ою боюнча, кызыл деген маанидеги кырыг сөзүнө жүз деген сөз биригип кетишинен кыргыз деген сөз келип чыгат.

XI кылымда жазылган «Кутадгу билик» («Кут алчу билим») дастанында кыргу энин деген тизмекте кыргу сөзү кызыл деген маанини туюндурат. Мына ушундай далилге таянып, байыркы уйгурлардын жана Шлегелдин пикирин бир аз толукташып, К. И. Петров, Н. А. Баскаков кырыг // кыргу сөзү кызыл деген маанидеги сөз экенин, ал эми -ыз болсо көптүк маанидеги мүчө экенин аныктап, жалпысынан кыргыз деген сөз кызылдар деген маанидеги сөз деп далилдеди...

Бирок кыргыз деген сөз байыркы орхон-енисей жазма эстеликтеринде жана Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө кыргыз түрүндө эле жолугат. Демек, кыргыз дегени эң баштапкы формасы экени бышык, сөздүн ортосундагы к тыбышы г тыбышына өзгөрүп кеткен. Азыркы тилибизде жалкы жана эки деген сөздөр бар. Бирок ушул сөздөргө -ыз мүчесү жалганганда жалкы, экиз болбостон, жалгыз, эгиз болуп, к жумшарып кетет. Ошентип, -ыз мүчесү көптүк санды жасоочу, б. а., сан атоочтон сын атооч жасоочу мүчө болуп, кырктар деген маанидеги сөз келип чыгат. Элибиздеги кырк чоро, кырк кыз түшүнүктөрү ушундан калган болуу керек (К. С.)

## РЕПОРТАЖ

Репортаж - публицистикалык жанрда жаралуучу, журналисттин жеке чыгармачылыгы менен байланышкан чыгармачылык процесс, коомдук маанилүү маселелерди, жагдайларды иш кайнап турган жеринен, окуя болуп жаткан убакыттан айырбастан берет. Интервью болсо эки же үч адамдын маектешүүсү менен тексттин темасын ачып берүү аракетинде болот, ал эми репортаж коомдук маселелердин болуп жаткан жагдайын дал ошол учур менен байланыштырат, маселени чечип берүүдө журналисттин жеке көз карашы биринчи орунга чыга келет.

Репортаж окуяны чагылдыруучу ыкма болуп са-

налат. Аны жаратууда журналист иш журуп жаткан жерден баяндайт. Анда жаратылыш, аба ырайы, окуяга карата элдин маанайы жана башка каражаттар чагылдырылат. Биз радиодон, телевидениеден мындай репортажды күнгө эле кезиктирип келе жатабыз, мисалы, спорттук берүүлөрдөгү, талаа жумушун берүүдөгү, майрамдык атайын көрсөтүүдөгү, уктуруулардагы ж. б. публицистикалык чыгармалар репортаждык жанрга кирет.

Мисалы, «Мээрим» эл аралык кайрымдуулук фондунун «Алтын балалык» аттуу ыр-бий конкурсанун өткөрүлүшү женүндө Ысык-Көлдүн жээгиндеги телерепортажга көңүл бурсак, анда телеоператордун жардамы менен бардыгы көрүнүп турат. Айтуучу журналист баяндоо ыкмасы менен ар бир катышуучунун маанайын, кийген кийиминин түсүн, кайсы мамлекеттен келгенин ж. б. айтып, конкурстун жүрүшүн көрсөтөт. Ал эми газетадагы же радиодогу репортаж телерепортаждан айырмаланат. Анткени окурман да, угарман да өзү көрүп тургандай маалымат берүү максатында бардыгын айтып жана жазып берүү керек. Байкап көргүлө:

Кымбаттуу радио угуучулар, сиздердин көңүлүңүздөрдүң көгүлтүр көлдүн жээгиндеги «Алтын балалык» аттуу эл аралык конкурстун жүрүшүнө бурабыз. Бул конкурсе «Мээрим» эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан бир канча жылдан бери таланттууларды тандоо максатында, аларды эл арасына тааныштыруу үчүн уюштурулуп келе жаткандыгын билебиз. Эмесе, бул жолку конкурстун жүрүшүн Ысык-Көлдүн жээгинде өткөрүлө тургандыгын сиздерге айта кетүү менен андан мезгилдүц репортажга көңүлүңүздөрдүң бурабызы.

Эртең менен кызғылтый күндүн нуру айлананы тегиз кептап, көлдүн түсүнө чагылыша асман менен көл бирдей түскө боёлгондой көрүндү. Көл жээктей учуп-конуп үн алышкан ак чардактар балык төрип жеш үчүн көлгө коно калып, кайра учуп, айттор, көгүлтүр жээкти өзгөчө кооздукка бөлөйт. Конкурска келген таланттуу балдар жана кыздар өзүнчө бир маанай менен болуучу конкурста аткара турган ыр болобу, бий болобу кайра-кайра кайталап, өзүнчө сын-

дат, толкунданууда. Күн ысык болчудай. Ошондуктан конкурсstu уюштуруучулар кечки маалга ылайыктап, конкурс өтүүчүч ачык асман астындағы театрды иретке келтиришищүү менен алек.

Конкурсантар түшүп келүүчүч тепкичтерге төшөвлөн килем-жолчолор, андан ылдый сахна деп ылайыкташтырылган аянтта бирдей түстөгүү килемдер, аны тегерете коюлган отургучтар өзүнчө эле ажайып кооздукту берет. Нарыда атырылган фонтандан суунун салкын илеби келет.

Күн эңкейип, айланага жайы серциндүк келе баштады. Мына, азыр бир аздан соң орундуктарга толгон элдин кол чабуусу менен конкурсантар ирети менен келе баштасты. Эмесе, түз эфирди конкурстун жүрүшүнө бурабыз. (Мындан ары окуянын өзү берилет.)

22. Төмөндөгү репортажды окуп чыгып, ойдун бутундугун бузуп турган белүктөрдү (... коюлган жерлерди) толуктагыла. Репортаж эгемендүүлүк күнүн белгилөөгө арналган салтанатты чагылдыра тургандыгына ой кошуп, тушунгүнөрдү бекемдегиле.

Жайдын ақыркы атабынын илеби сынып калганы байкалат. Бирок ошондой болсо да, айлананы ысык дем басып турат. Өкмөттүк аянтта шаңдын элесин берген ар кандай жазуулары бар чакырыктар, илинген байрактар... ордо калааны көркүне чыгарып тургансыйт.

Көчөдөгү элдин маанайы... жаш балдардын... өзүнчө бир салтанаттан кабар берет. Мамлекеттик желектин алдында турган аскер кийимчен жигиттер бир караганда эгиздердөй көрүнөт. Алардын кыймылсыз катып калган көз ирмемдей элеси бизге... ой калтырат.

Аянттагы адамдардын айрымдары кайдадыр алдастап шашып, майрамдын уюшулушун жоопкерчилик түүлүк менен улам бир нерсеге алаксышат. Кээ бирлери жөн гана ар бир кыймылды, көрүнүштү сыйыргыга салгандай..., көпчүлүгү жай гана өз иштери менен, же тек гана майрамдык салтанаттын ақыркы даярдыгына маашырлана...

Мына, майрамдык салтанаттын башталышына саналу мүнөттөр калды. Сиздердин көңүлүнүздердү майрамдык демонстрация болуучу аянтка бурабыз.

(Мындан ары ойду өзүнөр улап жазгыла. Телерепортаж түзсөңөр да болот.)

**23.** Мектеп турмушуна байланыштуу репортаж түзүп көртүлө. Класста репортаж конкурсун уюштуруп, мыктысын дубал газетаңарга жарыялагыла.

**24.** Телевизордан көргөн спорттук берүүнү байкап, ал жөнүндө өзүңөр репортаж түзүп көргүлө. Интервью менен болгон айырмасын аныктагыла.

## ИНТЕРВЬЮ

**Интервью** – публицистикалык стилге жатуучу ыкма. Ал журналист менен маалымат берүүчү адамдын ортосунда ишке ашат. Белгилүү бир маселени эл алдына алыш чыгууда журналист тешелүү адамдын ой-пиккири, турмуштук чындыкка болгон көз карашын чагылдырат. Тактап айтканда, интервью пикирлешүүчү адамдын ою дегендикти билдирет. Силер телевизордон, радиодон, газеталардан белгилүү адамдар, коомдук абал, жалпы жагдай, экономикалык маселелер жөнүнде көп эле пикирлерди көзиктирисицер. Бул сыйктуу ыкма журналисттин жана пикирлешүүчүнүн бир темага болгон жалпылаштырылган көз карашын билдирет.

**Мисалы:** Ч. Айтматовдун «Тутумдашуу түйүнү» (адабиятчы В. Левченко менен болгон маек) деген интервьюсунун кыскартылган мазмунуна көңүл буралы: Аナン силер калган белүктөрүн, б. а., интервьюну толук окуп, маанисин айтып бергиле. Бул интервьюну «Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат» аттуу жыйнактан табасыңар.

**В. Л.** – Улуу Ата Мекендиң согуштун бүткөнциңө кийла жылдар өтсө да азыркы жазуучулардын китептеринде ошол согуштун катаал салгылаштарынын жаңырыгы дала дүңгүрөп, канонадалардын үндөрүц дала басаңдабай келе жатат. Сиздин «Эрте жаздагы турналар» аттуу соңку повестиңиз да ушул темага арналыптыр. Айтыңызычы, бул темага кайрадан кайрылышыңызга эмне себеп болду? Мында, мүмкүн, бүгүнкү күндүн маселелеринин да таасири бардыр?

**Ч. А.** – Эгер сиз айткан менин чакан повестимди ушундай көз караштан карай турган болсок, анда аны адам жана согуш деген темадагы чыгармалар менен бир катарга көюуга болот. Бул теманы: адам

согушта, тылда, душман тылышында, партизандык отрядда деген сыйактуу ар түрдүү аспектилерде кароого боло тургандыгы түшүнүктүү. Кийинки мезгилдерде айрыкча чалғынчыны душман чөйрөсүндө көрсөтүү мөдага айланды.

Өз повестимде мен адамды согуш менен түздөн-түз кагылышууда эмес (бул жагдай менсиз да көп жазылган), «Саманчы жолундагыдай» жандатылган, кыйыр кагылышууда көрсөтүүнүң максат кылгам. Кандайдыр алыс жакта башталганына карабастан согуш Толгонайдын тагдырына эгин талаасында аралашил отурат.

«Жамийлада» да ушундай. Сүйүү жөнүндөгү повесть болгонуна карабастан, согуштун каншаары абсолют курч. «Согушка жөнөп бараткан элдин артында кайгулуу издер калып жатты» деген сүйлөм эле көп нерсени айттып турат.

Анык согуш «Бетме-бет» повестинде да жирөт. Сөз эмне жөнүндө болорун билбесек да, сүмдөй түптиз теректер жалбырактарын күбүгөндүгүн билдириген алгачкы фразаларды окуганды эле өзүбүздү кандайдыр когалуу жагдайда даярдай баштайбыз.

Өз чыгармам туурасында айтайын. Менде адамдын, жаш өспүрүмдүн согуш менен кандайча кагылыш-кандыгын айттуу талабы болгон. Ал коомдун бир бөвлүкчөсү, демек, согуштун капшабы анын үлчүшүнө да таандык, анын тагдырына да сөзсүз аралашат. Бул, биринчиден. Экинчиден, менин алдымда согуш канчалык кыйраткыч, бүлдүргүч болбосун, ал адамды адамдык касиетинен тайдыра албай тургандыгын көрсөтүү милдети болгон. Согуш турмуштун көндүм ыргагын бузат, багытын, түрүн, адамдардын өз ара мамилелерин өзгөртөт, материалдык пландагы жоготууларды, ачкачылыкты, жирөк каарыган ызгаарды алып келет. Адамдарды катаал, ырайымсыз, жанкечти кылып, өз жаны үчүн күрөшүцүгө мажбур кылышы да мүмкүн. Эгер ушундай кырдаал пайда болсо, анда катаалдык терс түргө өтөт. Бирок так мына ушул учурда согуштун табиятына карама-каршы, анын кыйраткыч күчү менен эрэгишке чыккандаи адам руханы бүр ачат, ал жамандыктын изин кайтаруу, алсыздантуу үчүн өзүнүн коргонуу күчтөрүн ишке кийирет.

Өзүмдүн Султандуратымды башкача түрдө, мисалы, ал кандайча адилеттикти орноткондугун, ат уурдоочулардын жазасын кандайча бергендигин же вза алар тарабынан кандайча жырткычтык менен жазалангандыгын, кордолгондугун асемдүц, жаркырак боёктөр менен көрсөтө алар элем. Бирок менде башка максат - адамды нормалдуу, чыныгы табигый турпатында көрсөтө турган сапаттарды ачуу максаты болгон. Ак менен каранын, жакшилык менен жамандыктын турмушундагы күрөшүн көрсөтүү - бул, албетте, жеңил иш эмес.

В. Л. - Чыңгыз Төрөкулович, «Эрте жаздагы турналар» согушка арналган деп биз шарттуу түрдө айтып жатабыз, чындыгында бул чыгармада согуш жылдарындаагы, сиздин өспүрүм кездеги көңүлдө калган таасирлер чагылтылган деп айттуу туура болор эле. Чыгармачылык үчүн балалык жана өспүрүм кездин таасирлери өзгөчө маанилүү эмеспи, ушуга байланыштуу сиз азыр дүйнөнүн жарымына жакыннын кыдырып көргөндөн кийин да жандүйнөңцүз боюнча туулуп өскөн Шекер айылында калып, бир кездерде так мына ушул жерде баштан кечирген таасирлер жөнүндө жаза берцигө сизди мажбурлап жаткан жокпу деп сурагым келет.

Ч. А. - Балалык жана өспүрүм кездин таасирлери жазуучунун чыгармачылык турмушу үчүн чынында да маанилүү фактор. Бул - ойлорду, картиналарды адамдардын образдарын сен ар дайым сузуп алып турган ыйык башат же кудук сыйктуу. Жаштык жана балалык кез дүйнөнүн сулуулугун таза кабылдоочу, аны ошол калыбында көңүлгө бекем түйүп калуучу эң дилгир күнөөсүз жана кристаллдай тунук курак.

Бул жагдайда түрк ақыны Фазыл Хүснү Даглараждын «Ачык үй» деген, менимче, эң сонун ыры бар. Анын:

Балалык - үй сыйктуу  
ар дайым эшиги ачык,  
батат ага топурашып  
тайлактар да, кулундар да,  
мышыктар да, булуттар да,  
кымгуут түшкөн баш-аяксыз  
калаалар да батат ага,-

деген саптары эсимде.

**В. Л.** – Мен да бул ырды билем, анын автору менен да жакшы таанышмын. Аны эске салганыңыз абсолют жагымдуу. Балалыктын дүйнөсүнө бүтүндөй шарлар кирери ырас. Бирок шаардагы балалык табият менен коюн-колтук өттөйт, табият кереметин, анын чырайын сезүгө, жайбаракат санааркоолорго баттууга убактысы болбайт. Чындыгында балалык кезде адам өзү менен өзү көбүрөөк болгону жакши.

Мен «Эрте жаздагы турналарды», «Ак кемени» жана «Жамийланы» окуп жатканда да көптөгөн тасирилцүү, турмуштук деталдарга кез келип: буларды ойдан чыгарып жазуу мүмкүн эмес, жазуучу ушунун баарын өзүнүн «ыйык булагынан» алып жаткан болуу керек деген ойго көп токтолдум.

**Ч. А.** – Мен отуруп алыш өзүмдүү Киркүрөө суусунан сүзүп бараткандаа сезген «Эр таш» азыр да турат. Албетте, турмуштук реалдуу, көнцүмци эле көрүнүштөрдү сезим кыйла чоңойтуп, экилентип элестетээри бышык, бирок мен аларды кийин жаңырган, өзгөргөн түрүндө пайдаландым. Мындан башка дагы далай деталдар да ошол балалыктын дүйнөсүнөн алышын жатышы ыктымал.

Балалык кездин таасирлери жазуучу цүн канчалык маанилүү экендиги туурасында көп эле жазылды, биз муну айттуу менен жаңылык ача албайбыз. Мен бала кезимден көрсөм деп эңсеген ажайып жерлерде, алыскы өлкөлөрдө – Африкада, Индияда болуп, көп нерселерди көрүгө жана байкоого аракеттендим. Азыркы күндө алар жөнүндө айттуу ыкласы болгондо көргөндөрүмдүү толук элестетүгө, эстегилерди жандандырууга чымырканып киришем. Эгер ушул жетилген курагымда көргөн дүйнө мени балалык кездөн бери курчаган болсо, азыр өз жеримдей ысык, жакын сезилиши, башкача айтканда, Ата Журт сыйкытанып калышы толук мүмкүн эле.

25. Жаңы окуу жылышын башталыш салтанатына арналган репортаж уюштургула. Өзүңөр уюштурган репортаждагы сүрөттөө жана баяндоо ыкмаларын бөлүп көрсөтүүгө аракеттенгиле.

26. «Эгерде сиз Билим берүү министри болсоңуз...» деген темада интервью уюштургула. Маекке айрым мугалимдерди, окуу бөлүмүнүн башчысын, же теңтүштариңарды чакыргыла.

27. Телевизордогу маектешүүнү карап, анын башталышын, жүрүшүн, журналисттин жыйынтыгын байкоо менен аны репортажга айландырып көргүлө.

28. Төмөнкү тексттин жанрдык, стилдик өзгөчөлүгүнө көңүл бургула. Стилдин кайсы түрүне кире тургандыгын аныктап, илимий жана көркөм негизин, тицдик каражаттарын айтып бергиле. Энциклопедиядан, газета-журналдардан Памир кыргыздары жөнүндө маалымат топтогула, ал жөнүндө оозеки аңгеме-дүкөн уюштургула.

Илгери-илгери бир жылдарда, болжолдуу, 200 – 300 жыл чамасы мурун, элди жалпы улуу тумоо оорулары каптап, мында бир кырылган. Ал оору кийин дагы бир каптап, алда канча адамдардын өмүрүн алыш кеткен. Чамасы 100 жыл илгери жут болду, мында көрбөгөндү көрүшкөн (бул жөнүндө саякатчылардын жазган китеpterinde айтылган). Кыйла кагылыштар, чабышуулар, топ-тобу менен тентип кетүүлөр болгон.

Жыргал кийин келди. Ошондо да кээ бир каатчылык баштан ётту. 1941 – 1945-жылдарда курсак бөксөрдү. Эл не бир түркүн чөптөрдү тамак катары пайдаланышты. Өзгөчө мадил, замоорук, чайыр, рогын, чүкүрү ж. б. өсүмдүктөр кадимкидей тамакка жараган. Эчен бир адамдар ак шишик болуп айыгышкан. Бирок элдин кайраты, үмүтү, күрөшү ал кыйынчылыктарды жецип чыккан.

1949-жылдары дагы бир сыноо болду. Жергетал районунун Хаит деген жеринде «отуз эки чайкана элди» бир жутту. Ал мындай болуптур: жайында бир күнү таңга маал жер бир аз солкулдайт. Эл эч капары жок, күндөлүк оокатына киришет. Бири мал кайтарып, бири чөпкө чыгат, бири эгин орот, бири жер-жемиш үзөт, бири үйде, бири жолдо болот, айтор, күндөгү өмүр, күндөгү турмуш кызыйт. Ал аңгыча, күн улуу шашке ченде эки тоо кагыша түшүп, чаң уюлгуйт да калат. Эми эле кызып жаткан өмүрдү жер соруп, дүйнө алай-дулөй түшөт. Түз жер too болуп, суу бөгөлүп, жер жарыгына тириү адамдар, ал гана эмес ат-маты менен, топ-тобу менен кирип кеткендөр болот. Заңгыраган үйлөр, бак-дарактар, мал-сал, короо-жай көмүлөт. Ошондо бир кыз чоң дарактын ачасына илинип, жана бир чал кандайдыр бир тоо башында жүрүп, кула-бай калган зоока таштын түбүндө аман калат.

Бул алааматтын изин кийин мен 1951 – 53-жылдарда, анан 1969-жылдары да көрдүм. 1951 – 53-жылдарда жер күнүнө 3 – 4 жолудай чайкалып өтөр эле. Ал кезде аттын туягы кирип кеткүйдөй жер жаракалары көп болуучу. Чополуу тоолордун беттери суудай агып жылып кетчү... Азыр так Хайттин оозунда, 5 – 6 метр бийиктиктөөк ак мрамордан кайгы тарткан, бирок кайраты бар, келечекке үмүт менен караган эненин эстелиги орнотулган. Болжол менен он бешミニгэ жакын адамдын өмүрүнө арналган бул эненин эстелиги, бир жагынан апаат болгон адамдарды түбөлүккө эскерүү болсо, экинчи жагынан тириүү адамдарга ыраазы болууну эске салат. Эне – өмүрдүн символу, эне бар, демек, өмүр улана бермекчи. (Ж. М.)

## § 7. КЕПТИН ОЙ ЖҮГҮРТҮҮ ТҮРҮНДӨ ДИЛБАЯН ЖАЗУУГА ҮЙРӨНҮҮ ЖАНА МАШЫГУУ

Силер ушул учурга чейин дилбаяндын ар кандай түрлөрүн билесинер. Булардын ичинен ой жүгүртүү дилбаяны таяныч болуучу кайсы бир окуяга, көрүнүшкө, кубулушка, фактыга ж. б. негизделип жарагат.

Дилбаян – силердин алгачкы чакан чыгармаңаң, ошондуктан чыгарма жазуудан мурда жеткиликтүү фактылар, чыгармачылык эргүүлөр болуу керек. Чыгарма сүпсак, кайталама сөздөрдөн турбасы учун, синонимдердин, фразеологизмдердин, антонимдердин сөздүгүн пайдаланууну унутпашыңар зарыл. Алды менен эмне жөнүндө жазуунун планын ойлонуштуруп, тактап алсаңар, оюңар ырааттуу баяндалат, мазмун менен байланышын үзбөйт.

Белгилүү темага карата өзүңөрдүн мүдөө-талабыңар, сунушуңар, айтуучу оюңар факты аркылуу чылдырылыпты абзел.

**29. Факт топтоо менен «Карылар үйү керекпи?» деген темада дилбаян жазгыла. Таяныч материалдарды пайдаланыла.**

30. «Менин замандашымдын коомдогу орду» деген темада (бул шарттуу атальш, теманын атын өзүңөр тандап койсоңор да болот) мектептин дубал газетасына макала жазбыла. Көркөм публицистикалык стилде аткарылган макалаңардын ажарын ачкан сөз каражаттарын белгилегиле.

31. «Ата Журтту коргоо – ар бирибиздин ыйык милдетибиз», «Кыргызстан – эгемендүү мамлекет» деген темаларга дилбаян же публицистикалык макала жазбыла.

# ФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ, ОРФОЭПИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

## ФОНЕМА ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Фонема – тилдин бөлүктөргө ажырабай турган, сөздөрдү, морфемаларды, сүйлөмдердү түзүүгө катышып, аларды бири-биринен айырмaloого жардам берүүчү эң жөнекей элементи – тыбыштары. Кыргыз тилиндеги тыбыштардын баары фонемалык касиетке ээ. Тилдеги тыбыштардын баары эле фонема боло бербейт. Бирок ар бир фонема ез алдынча тыбыш. Ошондуктан фонемага караганда тилде тыбыштар сан жагынан көп. Фонема морфеманды, сөзду грамматикалык формаларды маани жактан айырмaloочу касиетке ээ. Ал эми тыбышта мындай касиет жок. Фонема менен тыбышты так айырмалай билүү өтө маанилүү.

### § 8. ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН ЖАСАЛУУ ОРДУНА КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштардын жасалуу орду анын айтылышында өпкөдөн келе жаткан абанын кайсы жерде тоскоолдукка учурал, ага активдүү кептик аппараттардын, атап айтканда, тил менен эриндин жана тиштин катышы канчалык даражада болгондугун на байланыштуу аныкталат.

Мына ошолорго байланыштуу үнсүз тыбыштар жасалуу ордuna карай төмөндөгүдөй болуп бөлүнет.

1. Уччулдар. Уччул үнсүздөр тилдин учу тиштерге же тандайтын алдыңкы бөлүгүнө тийип же жакындан абалда жасалат. Аларга төмөнкү үнсүздөр кирет: д, т, н, з, с, ш, л, р, ж, ј, ц, јц.

2. Орточулдар. Тилдин орто бөлүгү жогору көтөрүлүп, катуу тандайга тийишүүдөн же тандайга

карай кетерүлгөн абалында жасалган үнсүз тыбыштар орточулдар деп аталат. Аларга ч, ж (жоон үндүүлөр менен катар келген ж) тыбыштары кирет.

3. **Түпчүлдөр.** Түпчүл үнсүздөр тилдин арткы бөлүгү (түп жагы) жумшак таңдайга тийишүүдөн жасалат. Буга жоон үндүүлөр менен катар келүүчү к (к), г (г) тыбыштары кирет. Мисалы: *кыз, кара, кыш, кой, күш, коон, каар, күү* ж. у. с.

4. **Кош эринчилдер.** Астыңыз эриндин үстүнкү эринге тийишүүсү аркылуу пайда болгон үнсүздөр кош эринчилдер деп аталат. Аларга б, п, м тыбыштары кирет.

5. **Эрин-тишчилдер.** Үстүнкү тишке астыңыз эриндин тийишүүсүнөн пайда болгон үнсүз тыбыштар эрин-тишчилдер деп аталат. Ага в, ф тыбыштары кирет.

**Эскертуу:** Эрин-тишчил үнсүздөр кебүнчө чет тилдерден кирген сөздөрдө учурдайт. Мунун өзү бул тыбыштардын кыргыз тилинде кийинчөрөк өздештүрүлгөндүгүнөн кабар берет.

**М и с а л ы:** *ферма, кефир, Зульфия, фонарь, вагон, эвфемизм, Бавария, вольфрам.*

Ошондой эле фамилияларды туондуруу учун орус тилинин таасириnde пайда болгон -ов, -ова мүчөлөрү кошуплат: Эшматов, Ташматова ж. у. с.

32. Төмөнкү текстти окуп чыгып, андагы сөздөрдөгү үнсүз тыбыштарды жасалуу орду боюнча ажыратып көрсөткүлө.

### Үлгү:

Замандан деген сөздө з, м, н, д деген үнсүз тыбыштар бар. Жасалуу орду боюнча з – уччул, м – кош эринчил, н – уччул, д – уччул. (Андай бөлүштүрүцүн себебин жогорку эрежелерге негиздеп айтып берүү керек.)

Атам замандан бери эле кыргыз элинде өкүм сүрүп келаткан ат менен байланыштуу болгон: ат чабыш, жорго салдырыш, улак тартыш, эр эзиш ж. б. салтанаттуу улуттук оюндарынан башка да көптөгөн оюндуун түрлөрү бар.

Калкыбыздын көңүлүн өзүнө бурган кызыктуу оюндардын бири – күрөш болуп эсептелет. Ал элдик спорттук оюнда ат менен байланыштуу: айырмачылыгы беттешкен

еки балбан жөө күрөшкөн. Кыргыз элинин шаан-шөөкөттүү, спорттук мелдеш оюндары жөө күрөшсүз өтпөй турганын белгилеп кетүүгө туура келет. Ошондуктан, атам замандан бери келаткан кыргыз элинин жаштарды ар тараптан чыдамдуулукка тарбиялло маселесине бетөнчө маани берип келгендиги бекеринен эмес. Күчтүү, эр жүрөк жигиттер (жоокерлер) кармаштарда жана жортуулдарда каармандыкты, туруктуулукту көрсөтүү менен айырмала-нышкан. Мындай эр азаматтар элин душмандардан сактап, «эр жигиттер эл четинде, жоо бетинде» турушкан.

33. Берилген текстти окуп чыгып, андагы сөздөрдөн өзүңдер ондон сез тандап, беш топко бөлгүүлө. Ар бир топко ажыраткан сөзүңдердүү уччулдар, орточулдар, түпчүлдөр, кош эринчилдер, эрин-тишчилдер деп белгилеп, ошол топтогу сөздөрдүн жалаң гана аталган тематикага тиешелүү тыбыштардын астын сыйзып чыккыла.

### М и с а л ы:

**Кош эринчилдер:** Балам, көп окуп, билимиңди, болбогун, кийим, жооп, ойлонуп д. у. с.

**Уччулдар:** Балам, сабакты, билим, бол, азыр, дайыма, далилсиз, иш ж. у. с.

Балам, улук болсоң, чынчыл бол. Сабакты көп окуп, билимиңди өркүндөтүп, көп нерсени жатка билгидей бол. Эки жүздүү болбогун, дененди, кийимиңди таза тут. Ар бир маселеге ойлонуп жооп бергин. Бекерден бекер бирөөнү туурап иш кылбагын. Ишенимдүү адамдардын каты болмоюнча, ар кимдин айттырып жибергенине ишне бербе. Адамдардын далилсиз сөздөрүн укпа. Китең менен деңтерге аздектеп мамиле жаса. Туура сөзүү угууну кааласаң, адамдардын сөздөрүнө байкоо жүргүз.

Балам, адам болсоң тил безеген чечен бол, көп нерсени жатка бил. Адамдар менен сез талаашпастан, сүйлөр учурду күт. Сез кезеги келгенде чечен, чебер тил менен сүйлөгүн. Эл алдына чыкканында кийим-кечең, үстүбашың таза болсун. Жыйында, топ алдында кабагыңы салып үтүрөйбөстөн жайдары маанайда, маңыздуу кеп кур. Сүйлөө учурунда элге карап, кыймылда болуп тур. Эл алдында туруу адебин сактап, кекирейме текеберчиликтен оолак бол.

Эгерде көп окуп, билимиң артып, даанышмандык дарражага жетсөң, бийликтө көтөрүлсөң токтоо, чыдамкай болгун. Алысты ақылы менен көрө билген адам тагдырына кайдыгер карабагын. Адилет, калыс адамдар менен ақылдашып иш кыл. Алган билимиң, жеткен ақылың, колундагы бийлигиз ак ниет, момун адамдар үчүн кызмат кылбаса тез эле ооматың кетет. Ошон үчүн, сыйлуу болом десең элди сыйла, кадырлуу болгуң келсе калкты кадырла. («Кабус наама».)

## § 9. ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН ЖАСАЛУУ ЫГЫНА КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Үнсүз тыбыштар жасалуу ыгына карай **жарылма**, **жылчыкчыл**, **мурунчул**, **капталчыл** жана **дирилдеме** болуп бөлүнөт.

**1. Жарылмалар.** Бири-бирине жакындашып, тийишип турган сүйлөө органдарыбызды өпкөдөн келе жаткан абанын жарып өтүүсү аркылуу жасалган үнсүз тыбыштар жарылмалар деп аталат. Алар: б, п, д, т, г (кагаз), г (гүл), к (көл), к (кол).

**2. Жылчыкчыл** үнсүздөр. Сүйлөө органдарыбыздын бири-бирине тиер-тийбес болуп жакындашып турганда түзүлгөн жылчык аркылуу абанын сүрүлүп өтүшүнөн пайда болгон үнсүздөрдү **жылчыкчыл** үнсүздөр дейбиз. Буларга: з, с, ж, ш, й, г (ага), в, ф, х тыбыштары кирет.

**3. Мурунчул** үнсүздөр. Аларга: м, н, ң тыбыштары кирет. Булар өпкөдөн келаткан абанын айрым бөлүгү мурун көндөйүнө өтүү аркылуу жасалат.

**4. Капталчыл** үнсүз тыбышы. Буга д тыбышы кирет. Ал тыбыш тилдин учу үстүнкү тиштерге такалып, аба тилдин эки капталындагы ачыктар менен өткөндө жасалат.

**5. Дирилдеме** үнсүз. Р тыбышы дирилдеме деп аталат. Анткени бул үнсүз тыбыш өпкөдөн чыгып келе жаткан аба агымы тилибиздин учун бир нече ирет кыймылга келтирип, дирилдетүү менен жасалат.

**34.** Текстти окуп чыгып, кара тамга менен басылган сөздөрдү терип, көчүрүп жаңгыла. Андан соң андагы үнсүз тыбыштарга жасалуу ыгына карата оозеки талдоо жүргүзгүлө.

1870–1900-жылдары Испаниядагы Альтамира үнкүрү, Франциядагы Ля-Мут менен Пэр-нон-чер, кийинчөрөэк табылган Марсулай, Комбарель Фон де Гюль үнкүрлөрү, алардагы байыркы живопись дүйнөнү дүңгүрөтсө, биздин Саймалуу таш жалпы коомчулукка 1902 – 1904-жылдары орус окумуштуулары (топограф А. Хлудов) тарабынан белгилүү боло баштаган. Фергана тоо кыркасында, Көгарт суусунун башталышында, деңиз деңгээлиниен 3 миң метр бийиктике жайгашкан бул жер кимди гана дегдептей койбийт.

ОШМУнун доценти Л. Жусупахматовдун атуулдук демилгеси он жылдан бери эч ким тарабынан колдоого алынбашы, биздин элдин текстеш элдерден ар нерсени өз убагында чечпей, ыкшоолуктун кулу болуп калган өзгөчөлүгүбүздүн бир касиетин айгинелейт. Бүгүнкү күндөгү Саймалуу таштагы көркөм өнөрдү Москва, Санкт-Петербург, коңшу өзбек туугандардын алыш кетип жатышы көңүл оорутат. Кыргыз ташы кимге керек? Кыргыз тарыхы кимдин гана буйрусун кызытпайт? Көөнө мурастар эмнеге уурдалууда? Кайсы максатка?

Ал жакында Саймалуу ташта болуп кайтты. «Сүрөтчүлөрдөн бириңчи сени көрушүм. Археологдордон келип калабы дедим эле», – дептир Л. Жусупахматов. Ташиев Саймалуу ташка барган бириңчи кыргыз сүрөтчүсү гана эмес, ушул темада алпурушкан жалгыз кыл чебер. Ушундан-улам сүрөтчүгө мындай собол менен кайрылып калдык:

– Жумагул, Саймалуу ташка болгон кызыгууң качан башталды?

– Тарыхка абдан кызыгам. Саймалуу ташка арналган эмне болсо баарын окуп чыктым. Дүйнөнүн башка жерлериндеги үндөш байыркы эстеликтөргө тиешелүү адабияттарды куру калтырган жокмун. Мынчалык бийиктике кылымдарды карыткан мындай көөнө мурастар эч бир жерде жок. Мен үчүн Саймалуу таш ыйык. Ата-баба калтырган мурас ар бир кыргыздын өз энчиси болсо дейм.

(«Muras», № 5, 1991.)

**Үнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна жана  
жасалуу ыгына карата бөлүнүшүү боюнча таблица**

Жасалуу ыгына карай	Жасалуу ордуна карай					
	Кириллица	Орточулук	Латин	Кириллица	Латин	Эрганишилдин
Жарылмалар	Д, Т	Г (гүл) К (көл) К (кол)		К (кыш)	Б, П	
Жылчыкчылдар	З, С, Ч, Ш	Й, Ж		Г, Х		В, Ф
Мурунчулдар	Н			Ң	М	
Капталчылар	Л					
Дирилдеме	Р					

35. Талдоо үчүн 10 – 15 сөздү тандап алып, бир сапка бирден сез жазыла да, анын тушуна ошол сөздөрдөгү үнсүздөрдүн жасалуу ордун көрсөткүле.

Ошол эле жол менен үнсүздөрдү жасалуу ыгына карата да талдоо жүргүзгүлө.

## § 10. ҮНДӨШТҮК (СИНГАРМОНИЗМ) МЫЙЗАМЫ (ЗАКОНУ)

Биз сүйлөгөн учурда сөздөгү тыбыштар бири-биринен бөлүнүп айтылбастан, бири экинчисине айкалышып айтыват. Сөздөгү тыбыштардын мындайча айкалышуусу бири-бирине таасир этип, алардын ортосунда үндөштүктүп пайда кылат. Анын натыйжасында сөз ичиндеги үндүү тыбыштар өзүнөн мурунку муундагы тыбыштардын табиятына жараша (көп муундуу) уңгу сөздө алгачкы муундагы, туунду сездө мүчөдөн мурда келген муундагы тыбыштарга карата) кийинкилери жоон же ичке, эринчил же эринсиз, жумшак же каткалаң абалга өтүп, бир кылка ыргактуулукка ээ болот.

*Бир сөздөгү тыбыштардын бири-бирине таасир этип, бир кылка ыргакка ээ болушун үндөштүк мыйзамы дейбиз.*

**М и с а л ы:** *Берекелерим, жыйынтык, үйдөгүлөрө, энелери бизге, сүймөнчүктүц, тоолордо, китеңтерде, талаалардагы, көрүнгөндөргө, күлкүлүц, окуучу ж. у. с.*

**36. Ырды окуп,** кара тамга менен басылган сөздөрдү көчүрүп жазгыла. Ал сездердөгү үндөштүк мыйзамына байланыштуу окшошуу учурларын тандап, ага карата ээ оюндарды кенири баяндап бергиле.

### ОКУП КОЙ

Турмушту көрүп жаздым, үңүп жаздым,  
Тоолорго, жерге тизе бүгүп жаздым.  
Алкынган тулпар минбей, дуулап күлбей,  
Аксандап, кош таякчан жүрүп жаздым.

Олтурууп досторумдун канатына,  
Ой издең жүрдүм тоонун арасында.  
Ылымта издең барсам аскаларга,  
Ыр берди, ыйманыма жамап шыбаа.

Жүртүмдүн түнөп жүрдүм жүрөгүндө,  
Жол айтты үлбүр болуп түнөгүмө,

Суу бурдум уюткулуу ак мөңгүдөн,  
Сезимде аздыр-көптүр үрөнүмө.

Калкыман каран түндү жашырбадым,  
Кайгынын эрким менен ташын жардым.  
Бириңчи ыр жазганда олтургамын,  
Түбүндө бүчүр жарган жаш ыргайдын. (Ө. К.)

Үндүү тыбыштардын окшошуусу башка тилдерге караганда кыргыз тилинде күчтүү өнүккөн. Кыргыз тилинин төл сөздөрүнүн дээрлик бардыгы үндөштүк мыйзамына баш ийип турат.

Мисалы: *бадал, бадалдан, бадалдуу; акыл, акылман; жыгач, жыгачтарды; кымыз, кымыздан; нөшөр, нөшөрлөп, нөшөрлүц; ийин, ийинден; күкүк, күкүктөн; күч, күчтүц, күчтүцүрөөк ж. б.*

Үндүүлөрдүн үндөштүгү кыргыз тилинен башка тилдерде дайыма сактала бербейт. Муну кыргыз тилине башка тилдерден кабыл алынган сөздөрден байкоого болот.

Мисалы: *адеп, адабият, мугалим, алиппе, абиип, айнек, бетпак, каниет, даил, данек, табият, адилет, наасып, сармерден, шакирт, агент, авария, авторитет, бактерия, балет ж. б. у. с. сөздөр башка тилдерден кабыл алынган. Бирок ага уланган мүчө анын ақыркы мууну боюнча үндөштүк законуна баш иет.*

Кээ бир мүчөлөр үнгуга уланганда үндөштүк мыйзамына баш ийбестен өзгөрүүсүз калат. Алар: 1) башка тилдерден кирген мүчөлөр (-бей, -стан): *бейбаш, бейкүт, беймаал, Өзбекстан, Түркмөнстан*; 2) *туруктуу мүчөлөр* (-кер, -кор, -кеч): *жоокер, кызматкер, сүткор, арабакеч*; 3) *эркелеттүү же кичирейтүү маанисин билдириүүчү мүчөлөр* (-ке, -бай, -тай): *абаке, атаке, акебай, женетай*.

37. Төмөнкү текстти окуп, андагы үндөштүк мыйзамына байланыштуу өзгөргөн сөздөрдү таап, аларга мүнөздөмө бергиле. Ошондой эле андай өзгөрүүгө учурабаган сөздөргө токтолуп, анын себебин түшүндүргүлө.

Мен чоң окууга экзамен тапшырууга кетерде буудайга жаңы гана орок тийген эле, эми бүтө жаздал, жон-жондо ак саман чаңып, кызылы кырманга үйүлүп калыптыр.

Эски чемоданымды көтерүп, кылкылдан турган көк жүгөрүнү түптөй басып, бурчунда жалғыз түп тыты бар жалпак кызыл тамдын эшигине келе бергенимде, бери чыгып келе жаткан атам бетме-бет келе түштү. Мени көрүп, оозунан сөзү түшүп, аңкайып токтоң калды.

— Кел уулум?.. — деп күңк этти, тула боюмду бир тегерете тиктеп. Ичкертен апамын карбаластаган үнү чыкты:

— Асылбы? Карадым!

Экөө ортого алыш, өөп-жыттап, сылап-сыйпап, эн-аталык мәэrimгө бөлөдү. Апам көпөлектөй дилдиреп, башыма суу тегеретип чачып, үйгө киргизди.

— И... иш кандай? — деп сурады атам, жанына отургуп. Эмелеки шатман жылмаюу жүзүнөн жылан сыйпагандай жоголду да, анын ордун кооптонуу, оор зааркануу басты.

Мурдуму быш тартып, бутумун учун тиктедим:

— Отпей калдым... Тиги Мыкты деле өтпей калдым... Атам үн катпай, былк этпей тунжурай түштү. Бир оо-кумда апам:

— Ой... Эмне мынча үрпөйдүң, окубаса жүрөр! — деп жиберди. Бирок атамын уккусу келбеди. Табиятынан на-зик, бирок өз билгенин бербеген мунезү кармап, этек ка-гынып, күңкүлдөп эшикке чыгып кетти:

— Адам болот экен десе...

Апам улутунуп койду да, бешенемден сылады:

— Тегеренейин, азып кетипсиц. Бир жериц оорудубу, ья?.. — деди, — атаң дулдуңдай берет, адаты.

Апам чымчыктай үйруле түшүп, айланып, үйрүлүп астыма дасторкон жайып, нан, айран койду.

— Атаң өзү капа, — деди апам, — ишинен түшүрүп коюшуптур. Насип буйруп, үйдө болсоң, аки-чукүсүн угарсың.

Атам керели-кечке үн катпады. Кантсе да, ал эми ичинен күйпөлөктөгөнүн жашыра албай, баш ийкеп, мени жанына чакырып алды.

— ...Мына? — деди атам кайрадан буулугуп, — менин бел кыларым, таянарым ким? Сенби? Атадан бала, устадан шакирт өтүү керек. А сен... Сени адам болот экен деп...

Шүмүрөйүп турган жеримде туруп кала бердим...

...Анын көз алдынан айылдык кеңештин төрагасынын баласы Мыкты экөөнүн университетке экзамен тапшыруу үчүн даярданбай эле шаарга экспурсияга баргандай кыдырып жүргөндөрү чууруп өтүп жатты... (Т. К.)

## § 11. ҮНДӨШТҮК МЫЙЗАМЫНЫН ТҮРЛӨРҮ

Бир сөз ичиндеги тыбыштардын үндөшүүсү көбүнчө үндүү тыбыштарга мунөздүү. Кыргыз тилинде үндүүлөр боюнча үндөштүк мыйзамына ылайык экиге бөлүнөт: 1) үндүүлөрдүн тилдин күүсүне карата; 2) үндүүлөрдүн эриндин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүшү (окшошуусу).

1. Үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүшү (окшошуусу). Сөз ичиндеги үндүү тыбыштардын тил артына (жоон үндүүгө) жана тил алдына (ичке үндүүгө) карата үндөшүүсү үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата өзгөрүшү (окшошуусу) деп аталат.

Эгерде сөздүн ақыркы муунунда жоон үндүү болсо, ага уланган мүчөдөгү үндүү тыбыш да ичке үндүүгө өтүп өзгөрөт.

Мисалы:

Эгерде сөздүн аяккы муунунда ичке үндүү болсо, ага уланган мүчөдөгү үндүү тыбыш да ичке үндүүгө өтүп өзгөрөт.

Мисалы:

үй + лар = үйлөр

әсеп + чы = әсепчи

өтүк + чы = өтүкчү

сүз + ма = сүзмө

көңүл + сыз = көңүлсүз

сүт + луу = сүттүү

38. Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн кайсынында тил алды (ичке) жана тил арты (жоон) үндүүлөр боюнча үндөштүк мыйзамына ылайык өзгөрүүлөр болгондукун айтып бергиле.

1. Абийириди жашындан сакта. 2. Адам аласы – ичинде, мал аласы – сыртында. 3. Ашыц калса калсын, ишиц калбасын. 4. Илим алуу ийне менен кудук казган-

дай. 5. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. 6. Адамды сүйө албаган адам, Ата Мекенин да урматтай албайт. 7. Өз кемчилигин сезбөө – наадандык. 8. Адилет адамдын адилеттигине шек келтируү – кечирилбес күнөө. 9. Элге сүйгүнчүктүү болом десен, элиңди сүйө бил. 10. Чыныгы сүйүү – бардык кыйынчылыкты көтөрүүгө көмектөш болот.

Кыргыз тилинде үндүүлөрдүн тил күүсүнө карата үндөшүүсү өзүнчө бир ырааттуулукка ээ. Аны төмөн жакта келтирилген таблицадан байкоого болот.

	Сөздүн башкы же ақыркы муунунда келүүчү үндүү	Ошол үндүүгө окшошуп, анан кийинки муунда (муундарда) колдонулуучу үндүүлөр	Мисалдар
1	2	3	4
жоон үн- дүүлөр	а	а, ы, о, у	акыл, карагай, жаратылыш, чалғындоочулар
	ы	ы, а, о, у	кыймыл, жылан, сыноо, кыштоодогулар
	у	у, а, ы, о	бүйрук, булак, туррагы, бургулоочулар, сурамжыла
	о	о, у, а, ы	жорголоп, конок, конду, жогоркуларды ойлободу

1	2	3	4
и чеке үн- дүүлөр	э	э, и, ө, ү	энэ, мээрим, келишишмдүц, негиздөөчүц, ке- лишпөөчүлүк
	и	и, э, ү, ө	иийгиллик, шибер, ширелүц, ти- гүччүлөр
	ү	ү, ө	үкүц, күкүк, сүйц- нүч, күзөтчүлөр, түнөк, күркүрөш
	ө	ө, ү	көргөзмө, көчүр, өрүм, көтөрүлүш

## § 12. ҮНДҮҮЛӨРДҮН ЭРИН КҮҮСҮНӨ КАРАЙ, ҮНДӨШҮП ӨЗГӨРҮҮСҮ (ОКШОШУУСУ)

Сөздүн аяккы муунундагы үндүүнүн эринчил же эринчил эмес болушуна карата ага уланган мүчөдөгү үндүү тыбыштардын да эринчил же эринчил эмес болуп әэрчишип өзгөрүп кетишин үндүүлөрдүн эрин күүсүнө карата үндөшүп окшошуусу (өзгөрүүсү) деп айтабыз.

Эгерде сөздүн акыркы муунундагы үндүү эринчил болсо, ага уланган мүчөлөрдөгү үндүүлөр да эринчил болуп өзгөрөт:

ой + сыз = ойсуз  
тоо + лык = тоолук  
көр + ды = көрдү  
жазуу + чы = жазуучу  
кол + нын = колдун  
кол + ла = колдо  
бөлүн + ган = бөлүнгөн

нокто + ла = ноктоло  
ойно + ба = ойнобо  
кейнөк + чан = кейнөкчөн  
мөөнөт+сыз = мөөнөтсүз  
сүз + гүч = сүзгүч  
курө + ба = курөбо  
үй + лар = үйлөр

**Эскертуү:** Кыргыз тилиндеги а тыбышы менен келген бир катар мүчөлөр (-ла, -лар, -га, -ган, -да, -дан, -чан) эринчил у тыбышы менен аяктаган сөздөргө уланганда, алар эрин күүсүнө багынбастан өзгөрүүсүз кала берет:

<i>улуу + лар = улуулар</i>	<i>сүү + ла = сүула</i>
<i>оорук + чан = оорукчан</i>	<i>коюу + ла = коюула</i>
<i>жоолук + чан = жоолукчан</i>	<i>окуу + га = оккууга</i>
<i>туурул + ган = туурулган</i>	<i>түү + га = түүгэ</i>
<i>жуул + ган = жуулган</i>	<i>сүү + дан = сүудан</i>
<i>сүү + ган = сүуган</i>	<i>учур + да = учурда</i>

Төмөндөгү текстти окуп, белгиленген сөздөрдөгү үндүүлөрдүн үндөшүүсү бар же жок экендигин байкайлы. Алардын ичинен кайсылары тил артына, кайсылары тил алдына карата үндөшкөндүгүн бөлүп көрөлү.

✓ *Улгү: Кенже-си-мин.* Сөздүн уңгусунда тил алды же ичке үндүүлөр бар. Ага уланган -сы, -мын деген мүчөлөрдөгү тил арты же жоон үндүүлөр уңгудагы ичке үндүүлөрдүн таасири менен ичкерип, тил алдына карата өзгөрдү. ✓

#### Мисалы:

✓ *Мен эң кенжесимин.* Агам көбүнчө сүрөт тартып, мен гитарада ойной берчүмүн. Үйүбүздө пианино жок эле. Ошондуктан бөлөк бирөөлөрдүкүнө барып, суралып ойноп жүрдүм. Адегенде Харьковдогу музикалык мектепте окуп, анан жогорку типтеги музикалык окуу жайын бүтүрдүм. ✓

Атам 1935-жылы дүйнөдөн кайтты. Ошондуктан музикалык мектепке мугалим болуп иштөөгө туура келди. Мектептин директору мени жактырып, жаштыгыма карабастан фортепиано бөлүм башчылыгына дайындал койду. Бирок көпкө иштеп бере алганым жок. Харьков консерваториясына кирип, окуй баштадым. Төртүнчү курсу бүтө жаздал калганымда согуш чыкты. 1941-жылдын 21-ноябрь күнү Кыргызстанга эвакуацияланып келдим. Бул жердин жаратылышины да, адамдарын да дароо эле жактырдым. Кыйын учурда бир тууганча кучак жайып тосуп ала турган кыргыздай меймандос эл бар экенин мурда билген да эмес элем. Өзүм түш болгон ар түркүн адамдардын мамилелерине ыраазы болуп, бул элге жан аябай бир иштеп берейинчи деген ойго келдим. О, ал кезде иш чачтан көп болуучу. Адистер жетишпейт... (Э. М.)

## § 13. БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ҮНДҮҮЛӨРДҮН АЛГА КАРАЙ ЭЭРЧИП ҮНДӨШҮҮЛӨРҮ

Сөз жасоочу же сөз өзгөртүүчү мүчө сөзгө жалганганда анын үндүү тыбышы өзүнөн мурда (алдында) турган үндүүнү ээрчиш үндөшөт (өзгөрөт). Мынданай өзгөрүүлөр (окшошуулар) бир сөз ичинде үндүүлөрдүн алга карарай ээрчиш үндөшүүлөрү деп аталат.

*М и с а л ы:*

окуу + чы = окуучу  
тигүү + чы = тигүүчү  
сөз + сыз = сөзсүз  
үй + га = үйгө  
терме + ла = термелө  
көр + ды = көрдү  
жазуу + чы = жазуучу  
кол + нын = колдун  
өмүр + га = өмүргө  
бөлүн + ган = бөлүнгөн

кир + сыз = кирсиз  
кел + ба = келбе  
тон + чан = тончон  
тоо + лык = тоолук  
өс + ым + лык + лар =  
өсүмдүктөр  
көйнөк + чан = көйнөкчөн  
мөөнөт + сыз = мөөнөтсүз  
сүз + гыч = сүзгүч  
үй + дан = үйдөн  
үй = лар = үйлөр

39. Ырды окуп чыгып, тил жана эриндин күүсүнө карата үндөшүп турган сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла да аларга мүнөздөмө бергиле.

### КОМУЗ

Үч буроо, жалгыз тәэк, үч кыл комуз,  
Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз.  
Опоцой, көргөн көзгө жөпжөнекөй,  
Бирок да өнөрү бар айтып болгус.

Кылымдан кылым санап көксөй-көксөй,  
Жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй,  
Бул комуз, көп сууларды кечип келген,  
Эли да комузундай жөпжөнекөй. (A. O.)

40. «Жер катмарларынын түзүлүшү» деген тексттеги, кара тамга менен басылган сөздөрдү көңүл кооп окуп чыккыла. Ал сөздөрдүн унгу жана мүчөлөрүнүн ортосуна сыйыкча кооп

кечүрүп жазгыла. Сөздүн уңгу бөлүгү боюнча кыргыз тилине мүнөздүү болгон үндүүлөрдүн үндөштүк мыйзамы сакталбаган учурин таап, анын себебин айтып бергиле. Үндөштүк мыйзамы толук сакталган сөздөрдүн ичинен 8 – 10 сөздү тандап алыш, алардагы үндөштүктүү тил күүсү жана эрин күүсү боюнча ажыраткыла.

**Үлгү: 1. Физикалык.** Бул сөздүн уңгусунда кыргыз тилине мүнөздүү болгон үндөштүк мыйзамдын тил күүсү сакталбаган. Анткени ал – орус тили аркылуу башка тилден кирген сөз. Ал эми ага жалғанган мүчө сөздүн уңгусунун ақыркы муунундагы үндүү менен үндөшүп турат.

**2. Өс-үм-дүк-төр.** Бул сөздүн уңгусу – ёс, ё – тил алды, ичке үндүү. Ага уланган -ым, -лык, -лар мүчөлөрү уңгудагы тил алды ичке үндүүнүн таасири менен мүчөлөрдөгү тил арты жоон үндүү тыбыштар ага багынып, ичкерип, үндөшүп кетти. Ал эми эрин күүсү боюнча алганда ё эринчил үндүү тыбыш. Ага уланган мүчөлөрдөгү -ы, -ы, -а үндүү тыбыштар эринчил эмес. Бул сөздө -лар өзүнөн мурдагы эринчил үндүүнүн таасириnde өзгөрүп, эринчилдерге өтүп кеткен. Үндүүлөрдүн мындаи ээрчишүүсү эрин күүсүнө карата үндөшүп өзгөрүүсүнө кирет. Демек, бул сөздө тил күүсүнө карата да үндөштүктүн мыйзамда сакталган.

## ЖЕР КАТМАРЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

Жер шары атмосфера, гидросфера, биосфера, геосфера деген катмарлардан турат. Ар бир катмар физикалык абалы, түзүлүшү, өзгөчөлүгү, химиялык курамы жана геологиялык процесстеринин ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Жер шарынын эң устүнкү аба курчап турган бөлүгү – атмосфераны, океан-деңиздер, көлдер, муз-меңгүлөр ээлеп жаткан аянты – гидросфераны, жаныбарлар менен өсүмдүктөр тараган аймак – биосфераны, ал эми Жердин ички катмарлары – геосфераны түзөт.

Аба катмарынын түзүлүшүнө, алардын оордук күчү менен таралышына, аба массаларынын кыймыл-аракети-не жана Күндөн бөлүнгөн радиациянын тийгизген таасирине жараша атмосфера ёз ичинен бир топ кабаттарга бөлүнөт. Атмосферанын Жер бетине жакын орун алган кабатын тропосфера деп атайдыз.

Тропосферанын үстүнкү бөлүгү стратосфера деп аталац. Стратосферада температура көтөрүлүп, кычкылтек озонго өтүп кетет. Ошентип, күндөн келген нурларды жер бетине толук өткөрбөй турган озон экраны түзүлөт. Алар ар кандай зыяндуу нурлардан жер бетин сактай турган коргогуч калкан болуп саналат. Атмосферанын курамы 78,09% азоттон, 20,95% кычкылтектен, бир пайызга жакыны аргон, неон, криpton, ксенон сыйктуу инерттүү газдардан жана сүүткөн, озон, көмүр кычкыл газынан турат. Жер бетине жакын суу буулары, жанар тоолордон белүүп чыккан түтүндөр, күлдөр, газдар, шамал учурооп келген чаңдар, кыпсындар, космостук заттар кездешет.

Жер бетинде өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрү өтө көп. Ага жарааша жашпо шарттары, кыймыл-аракеттери, тамактануулары, өсүп-өнүгүү процесстерди да ар башка. Айрымдары узак убакытка чейин өмүр сүрөт, тоо тектеринин талкалануу процессине катышат. Кен байлыктарды, топурак кыртышын, ар кандай чекмөлөрдү пайда кылат. Чирүү, калыбына келүү, кычкылдануу, ажырап белүнүү процесстерине көмектөшөт. Организмдердин турмуш-тиричилигинен таш көмүр, графит, акиташ, чым, көң, нефть ж. б. кендердин мол заастары орун алган. («Жер – биздин планетабыз» деген китептен.)

#### § 14. ЭКИ СӨЗДҮН АРАЛЫГЫНДА ҮНДҮҮЛӨРДҮН ТУШУРУЛУП АЙТЫЛЫШЫ, АЛАРДЫН ЖАЗЫЛЫШЫ

Удаа айтылган эки сөздүн мурункусу үндүү тыбыш менен аяктап, кийинкиси үндүү менен башталса, ошол сөздөр биригип айтылып, ортосундагы катарлаш келген эки үндүүнүн бири сыйлыгышып түшүп калат. Жазууда ал үндүүлөр өз абалын сактап, ар бир сез өз алдынча жазылат:

41. Ырларды кечүрүп, сөздөрдү кашаадан чыгарып жазыла. Анда кайсы үндүү тыбыш эмне себептен түшүрүлүп айтылгандыгын көрсөткүле.

1.

Ак калпак кыргыз эл-журтум,  
Аман жүрсүн (дечүлең).  
Алты сан жыйын чогулса,  
Артыкча булбул (көркүлен).

Ағын суудай ташыган,  
Алтын сөздүн (кенчилен).  
Алыска наамың угулуп,  
Алайлык ырчы (делчүлен).      (Ж. Б.)

2.

Суу келатат,  
Суу келатат бир кулак,  
Момун сууну мактап алчу (жакшубак),  
Ураа достор! Арық толо аккан суу,  
Колхозчуга табылбаган кадыр-барк. (А. О.)

3.

Кечээ жаштык түтүн эле (жаналек),  
Жүзүм эле тамчы суусу (тамалек).  
Тагдыр кошуп жолдош кылган турмушка,  
Тамашалуу бир топ, бир топ (балалек). (А. О.)

4.

Экеене бирөө (баталбайт),  
Аттууга жөө (жеталбайт). (Т.)

5.

(Каройдун) суусу терең – деп,  
(Кечалбай) турдум элендеп. (Эл ыры.)

6.

(Алтай) иштеп тер төккөн,  
(Алалбадым) акымды. (Барпы.)

### § 15. БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ҮНСҮЗДӨРДҮН АЛГА КАРАЙ ОКШОШУП ӨЗГӨРҮҮСҮ

Эгерде удаа келген эки үнсүздүн кийинкиси өзүнөн мурдагы үнсүздүн таасири менен ага окшошуп (өзгөрүп) айтылса, андай кубулушту үнсүздөрдүн алга карай окшошуп (өзгөрүп) айтылыши дейбиз.

Мисалы: кат + нын = каттын, китеп + га = китепке, бас + ба = баспа.

Үнсүздөрдүн алга карай окшошуп (өзгөрүп) айтылышы жалпысынан алганда эки түрдүү жол менен ишке ашат:

1. Каткалаң үнсүз тыбыштардын таасиринде алга карай окшошуулар (өзгөрцүлөр).

2. Жумшак үнсүз тыбыштардын таасиринде алга карай окшошуулар.

**Каткалаң үнсүз тыбыштардын таасиринде алга карай окшошуулар (өзгөрүүлөр).**

Каткалаң үнсүз менен аяктаган сөзгө жумшак үнсүз тыбыш менен башталган мүчө жалғанганда, өзүнөн мурда келген каткалаң үнсүздүн таасири менен мүчөнүн башкы үнсүз тыбыши да каткаландашып, ага окшошуп (өзгөрүп) айтылат.

М и с а л ы: *топ + нын = топтун, намыс + луу = намыстуу, белек + га = белекке, бак + да = бакта, текек + дай = текектей, сызып + бы = сызыппы, кесип + лаш = кесиптеш.*

42. Текстти окуп, кайсы сездердө каткалаң тыбыштардын таасири менен үнсүздөрдүн окшошуп (өзгөрүп) кеткенин айтып бергиле. Андай учурларды түшүндүрүү учун, ал сездерду унгу, мүчөгө ажыратып, мүчөлөрдүн алгачкы варианты кийин өзгөргөнүн же каткалаң тыбыштын таасиринде ага окшошуп кеткенин көрсөткүлө.

Кыргыз элинин коомдук-саясий турмушунда XIX кылым менен XX кылымдын башы алааматтуу, етө таатал, кайгылуу заман болсо да, калайык-калк арасынан караңгыда жылт эткен жылдыз сынары жаркын таланттардын: төкмө ырчылар, залкар комузчулар, манасчылар, жазгыч акындар, тарыхка, санжыра-салтка күштарланган адамдардын болгону бизге белгилүү. Кээ бирлериинин мурасы, шоораты өз кезегинде элге жетип, журттун рухий казынасына кут болуп уюду. Айрымдарынын эмгектери убагында жарыяланып, а тургай китеби жарык көрсө да, өз көлөкесүнөн кабатыр болгон, кайдыгер заманда коомчулук көрмөксөн, укмаксан калган тейден, эч этибарга алынбады. Кайсы бир таланттар жеке адамдын зоболосуна жүгүнүүнүн кедергисинен элге жетпей, ак жеринен караланып, жазага кабылып, өмүру дарексиз, эмгеги барксыз болуп кала берди...

Кыргыз маданиятынын тарыхында чыгармачылык өмүрү мүлдө оозго алынбаган, алтымыш жылдан бери кол жазмасынын дареги элге жетпей, кара сандыкта беөдө катылып жаткан, коомчулуктун барк-баасынан өксүп келаткан алгачкы окумуштуу-агартуучунун бири – Белек Солтоноев.

...Мына, наисип буюрду, үстөл үстүндө жедеп саргарып, эскилиги жеткен, чети убалана баштаган, калем менен мизилдете эң этият жазылган, миң беттен ашуун кол жазмасынын асили нускасы жатат. Калың мукабаны ачканда барак бетинен мындай жазууну окуйсуз: «Кызыл кыргыз тарыхы. Жазуучу Белек Солтонкелди уулу Солтоноев. Насилим – кыргыз. 1895-жылдан баштап жыйып, 1934-жылы жамдадым».

Белек Солтоноев урпактарга «Кызыл кыргыз тарыхын», элдин оозеки чыгармачылыгы, салт-санжырасы, маданияты жөнүндө жыйнаган бай материалдарды жана адабий мурастарды калтырыптыр. Ушунчаны эриккенде же эрмек учун жазган эмес. Элге жетсе, урпактар окуур, окуса ойлонор, ойлонсо тарыхка көзү ачылар деп тилеген.

Б. Солтоноевдин кырк жыл жазып, чогулткан эмгегин үңүлүп окуудан мурда анын миз бакпаган өмүр-тагдырына, мээнет эмгегине суктана карап, «ушундай да аталарбыз жашаптыр, мунун баарын кантип чогултуп, жазды экен, эсил кайран киши...» деп ойго батып, ага астейдил таазим кылабыз. (К. Жус.)

43. Төмөнкү сөздөргө ылайыгына жараша -лаш, -луу, -дай, -лык, -гыч, -ла, -ныкы мүчөлөрүн жалгап, мүчөлөр жалганган сөздөрдүн ичинде үнсүздөрдүн алга карай окшопуп айтылышы болгондугун түшүндүрүп бергиле.

Китең, ат, ырыс, таш, күрүч, иш, saat, класс, чап, эшик, сүт, жаак, баш.

Үлгү:

*Сүт + дай = сүттөй, сүт + луу = сүттүү.*

Мында *сүт* деген сезгө -дай жана -луу мүчөлөр жалганды. Ал мүчөлөрдүн башкы жумшак тыбыштары (д, л) каткалаң үнсүз тыбыш менен аяктаган сезгө жалганганда, өзүнүн алдындагы тыбыштын таасири менен өзөрүүгө учурал д, л тыбыштары каткалаң т тыбышына өтүп кетти.

## Жумшак үнсүз тыбыштардың таасиринде алга карай окшошуулар (өзгөрүүлөр).

Жумшак үнсүздөр менен аяктаган сөздөргө мүчө жалганганда, анын таасири менен мүчөнүн башкы үнсүзу өзгөрүп айтылса, андай кубулуштарды жумшак үнсүздөрдүн алга карай окшошуп (өзгөрүп) айтылыши дейбиз.

Мисалы: *жай + нын = жайдын*, *тил + нын = тилдин*, *кооз + лык = кооздук*, *заман + лаш = замандаш*, *чоң + лар = чоңдор*, *тон + луу = тондуу*, *эл + лык = элдик*.

Жумшак үнсүздөрдүн алга карай өзгөрүүсү негизинен сөзгө жалганган мүчөлөрдүн башкы *л*, *и*, тибыштары д тыбышына өтүп айтылышинаң көрүнүп турат. Аны төмөнкүдөй схема аркылуу байкасак да болот.

л → д  
н → д

же

л  
н → д

Мисалы:

<i>түз + лаш = түздаш</i>	(л → д)
<i>коом + нын = коомдун</i>	(н → д)
<i>там + лар = тамдар</i>	(л → д)
<i>биз + ныкы = биздики</i>	(н → д)
<i>кал + лык = калдык</i>	(л → д)

Бир сөз ичинде жумшак үнсүздөр алга карай кандай өзгөрүп айтылса, жазууда да так ошондой жазылат.

44. Төмөнку фантастикалык аңгемени окуп, андагы кара тамга менен басылган сөздөрдү дептерицерге көчүруп жазыла да, аларды уңгу, мүчөгө ажыраттуу менен үнсүздөрдүн алга карай окшошуп айтыштарын тапкыла. Андай кубулуштарды далилдүү кылыш, түшүндүрүп бергиле.

## МАМОНТ КАНТИП ТИРИЛДИ?

Менин Сибирь жакта эң бир кысталыш жумушум чыгып, барып калдым. Сибирге барганда жеке эле ал жумушумдуң артынан түшпөй, башка дагы илим-изилдөө жагына кирише баштадым.

...Ошондой болгондуктан мамонттун муз доорунан калган калдыгын табууга кириштим. Мен кандайча мамонттун калдыгын табууга киришкендигимди сиздерге айтып бербесем, мамонтту издеңдигим туура да болуп чыкпас. Июль айынын бири дегенде бир тунгусту итке чана коштуруп, жолдош кылыш ээрчитип жөнөдүм. Ал чукугандай сөз тапкыч, шайыр экен. Баруучу жерибиз – Түндүк децизи.

...Ошентип Түндүк дециздин чет жагында чанабызды токtotуп, жүгүбүздү түшүрдүк да, өзүбүз мамонт калдыгын издеөгө кириштик. Бир маалда тоодой болуп сүзүп жүргөн муздуң арасынан эле жолдошум: «Таптым, таптым!» – деп кыйкырып калды. Экөөбүз төц кубанып, айлананы шаттык каптады. Тоодой муздуң төбөсүнө чыгып барып, муздуң арасын карасам, алдыңкы артылып чыккан тишинин бирөө муздан чыгып калган экен. Музду казып, тоңуп калган мамонтту ажыратып алдык...

Мамонтту жолдошумдуң үйүнө алыш келип, тышка отту чоң жактырып коюп, анын муздуу денесин эритүү учун, ар жак-бер жагын отко кактай бердим. Бир маалда дем алгансып, бир дабыш мамонтton пайда боло баштады. Бир аздан кийин ички мүчөлөрүнүн музу эригенде, чыны менен эле дем алыш, башын ары-бери кетөрүп, көзүн ачып-жума берди. Бир аздан кийин мамонт башын чулгуп турга баштады.

Мындан эчен кылым мурда тоңсо да, ички жана тышки организмдери бузулбаган экен. Ал менин тирилткеними билбестен чочуркап, «кайдан келдиң?» дегенсип, олурайып карап койду. Кийинчөрээк акырындал үйүр боло баштады. Мен ал мамонтко курсагын тойгузуу учун, түрдүү тамактарды да алыш келе бердим.

Бир канча убакыттан кийин артынан тезегин чыгара баштады. Мага анын тезегин текшерүүгө туура келди, себеби ошол мамонт музга катканда кандай чөптү жегенин билүү кызыктуу эле. Мамонттун тезегин текшерип отур-

сам, папоротник жана ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн бир тобу учуралы.

Мен ал мамонтту алып, үй жакка жол тартууга туура келди. Бир күнү жолдошум менен коштошуп, жан баштыгымды азыктарга ныктаап толтуруп, мамонтту миңип алып, үйдү көздөй жөнөдүм. (К. Э.)

45. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сөздөрдө үнсүздөрдүн алга карай зэрчишип өзгөрүүсүнүн кандай түрлөрү бар экендигин айтып бергиле.

...Мына ушинтип биз айылга кетип бара жаттык. Чиркин, ошол күнкү түн бөтөнчө жарагансып, эң эле көркүтүү болду.

Ким билбейт, жайдын толгон кезиндеи август түндерүн! Асмандағы жылдыздар алыста турганы менен, ар бири өңүнө чыгып, алаканга салгандай ар бири өзүнчө нур төгүп, чет-четинен бүлбүлдөгөн күмүш кыроо чалып, асмандын тиги капитал, бул капиталына жайнап, кири жок жадырап карашат.

Жылдыздар ушинтип толгондо, биз капчыгай арапал келе жатканбыз. Аттар салкынданып, үйдү көздөй көңүлдүү жортууда. Араба кычыр-кучур дүңгүрөп, ташка тийген такалардан учкун чагылат... Тәэ артта калган поезддер көпүрөдөн нары отуп, бери откөн сайын жаңырык зэрчитип, гудокторду алыска-алыска созолонтот.

Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы! Караңгыда термелген аттардын жондоруун карап отурсан, ушул түнкү дабыштарга кулак салып, ушул түнкү жыттарга мас болгон кандай жыргал!

Жамийла ошондо... тизгиндерди бош коё берип, эки жагына көз сала, акырын гана кыңылдаап ырдамыш болот. Биздин унчукпай, сүйлөбөй келе жатканыбыз анын көңүлүн басынтып жатты. Мен аны билип эле турдум. Чын эле ушундай түндө унчукпай коюш болобу? Адам деген тилдүү, жандуу болсо, анан табигаттын ушул көрүнүшүнө жооп бербейби?

Айткандай эле, Жамийла тынч отура алган жок, акыры үнүн көтөрүп, өрөөндү жаңыртып ырдап кирди. (Ч. А.)

## § 16. БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ҮНСҮЗДӨРДҮН (Н, З, Ч) АРТКА КАРАЙ ӨЗГӨРҮЛУП АЙТЫЛЫШЫ ЖАНА ЖАЗЫЛЫШЫ

Бир сөз ичинде же удаа айтылган эки сөздүн ортосундагы үнсүздөрдүн алгачкысы өзүнөн кийинки үнсүз тыбыштын таасири менен өзгөрүүгө учурап айтылышын үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышы дейбиз.

Үнсүздөрдүн мындайча өзгөрүп айтылышы оозеки кебибизде колдонулат, бирок жазууда өзүнүн алгачкы формасын сактайт. Башкача айтканда, үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышын берүүде орфоэпиялык жана орфографиялык принциптер колдонулат.

Үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышы и, з, ч тыбыштарынын өзүнөн кийинки үнсүздөрдүн таасири астында өзгөрүүсүнөн улам пайда болот. Алар төмөнкүчө жолдор менен ишке ашат.

### 1. Н ТЫБЫШЫНЫН АРТКА КАРАЙ ӨЗГӨРҮП АЙТЫЛЫШЫ

Н тыбышынын артка карай өзгөрүп айтылышы эки түргө ээ:

а) Сөздүн аягы н тыбыши менен аяктап, ага жалғанган мүчөлөр к, г тыбыштары менен башталса, н тыбыши өзгөрүп, ц болуп айтылат.

айтылышы:

күңгө  
сыңган  
салыңган  
жаңга  
качанға

жазылышы:

күңгө  
сыңган  
салыңган  
жанга  
качанга

б) Н тыбыши менен аяктаган сөзгө б, м тыбыши менен башталган мүчөлөр жалғанганда н тыбыши өзгөрүп, м болуп айтылат.

**айтылышы:**

көмбей  
кыйыктамбай  
жамамбы  
экембиз  
тымбай  
жакымын  
ишенмек  
тумма

**жазылышы:**

көнбей  
кыйыктанбай  
жаманбы  
экенбиз  
тынбай  
жакынмын  
ишенмек  
тунма

46. Төмөнкү сүйлөмдердөн сөздүн аягы и тыбышы менен аяктап, ага л, г, б, м тыбыштары менен башталган мүчөлөрдүн улануусунун натыйжасында үnsуз тыбыштардын артка карай өзөргөрүп айтылышын таап, аларга түшүндүрмө бергиле.

1. Ал согуш чыгардан мурунку жылы айылдык мектепте мугалим болуп иштеп, анан согуш чыгары менен аскерге алыныптыр.
2. Орбиталык станцияда уч айдан ашуун бирге болуп, ушу күнгө чейин жүктөлген функцияларын так аткарып келаткан эки киши кандайча капилеттен дайынсыз жоголуп кетишин, канаттуу кыял, учкул санаа элестете албай койду.
3. Анын баарын биз кийинки кабарыбызда же «Паритетке» кайтып барганыбызда айтып беребиз.
4. Согуш деген согуш, адам өмүрү бир атынга эле жарайт: же бир чабуулга аттанганга, же танк алдына граната байланып жатып бергенге.
5. Найман казактардын ата-баба арбагы жаткан уруу көрүстөн Эне-Бейитке чейинки жол бир далай.
6. Күнгө тотуккан Эдигей колун улам мандайына алып, бараткан багытын серепчилеп карап коёт да, чарчацкы абалы менен өзүнөн кийинкилерди карап коюп үnsуз баратты.
7. Баскан саяын батинкеси шпалдан шпалга шалактап, өзү менен өзү болуп баратты.
8. Жан чыдатпаган ысык кайта түштү да, саамдан кийин салкын тартып, дегинкиси түнкү уйку тынчыраак болуп калды.
9. Караптагы түн жарыла берип жол ачып, Зарипа туманга кирип көрүнбөй кетет.
10. Тентектер уктар замат, Зарипа китебин окуганга киришет.
11. Бирок бул үйдө башка турмуш — таза, жаракык, жанга жагымдуу.
12. Зарипа менен Эдигей купеленген вагонго түшүптур.
13. Деңиз кылаалап ырдаганга

не жетсин. 14. Эми алиги телеграммаларын салыш жатып Зарипанын суранганы, көптөн көп өтүнгөнү эле мурунку каттарды туугандары алышты бекен, жок бекен... деген бир суроо болчу. 15. Сары-Өзөккө байланган, жөн байланбай кан-жаны менен, дини-дили менен байланган Эдигейдин кыялышы жанагы ээ?.. (Ч. А.)

## 2. 3 тыбышынын артка карай өзгөрүп айтылышы

Сөздүн аягы з тыбышы менен аяктап, ага жалганган мүчөлөр с, ч тыбыштары менен башталса, жумшак з тыбышы каткалаң с тыбышына өтүп, өзгөрүп айтылат.

### айтылышы:

тоссо  
касса  
эссе  
киргысча  
комусчу

### жазылышы:

тозсо  
казса  
эзсе  
киргызча  
комузчу

## 3. Ч тыбышынын артка карай өзгөрүп айтылышы

Ч тыбышы менен аяктаган сезге с, ч, т тыбыштары менен башталган мүчөлөр жалганса, ч тыбышы ш болуп өзгөрүп айтылат.

### айтылышы:

жыгашсыз  
кашса  
өшсүн  
өштү  
ашты  
үштөн  
күштүү  
ушта

### жазылышы:

жыгачсыз  
качса  
өчсүн  
өчтү  
ачты  
үчтөн  
күчтүү  
учта

#### 4. И, з, ч тыбыштарынын эки сөздүн аралыгында артка карай өзгөрүп айтылышы

И, з, ч, тыбыштарынын артка карай өзгөрүп айтылышы бир эле сөздүн ичинде эмес, эки сөздүн аралыгында да кезигет.

Мисалы: *күмбою* (күн бою), *сөңкал* (сен кал), *цуккошуу* (үн кошуу), *көссал* (көз сал), *ассүйлө* (аз сүйлө), *түссура* (туз сура), *жессымал* (жез сымал), *чырыштер* (чырыч тер), *ууштолбойт* (ууч толбойт), *жыгашчелек* (жыгач челең), *үшсом* (үч сом), *кештурба* (кеч турба) д. у. с.

47. Жогоруда берилген сөздөрдүн айтылышына жана жазылышына бештен сүйлөм түзүп, тыбыштардын өзгөрүп айтылуу себебин түшүндүргүлө.

48. Төмөнкү сүйлемдөрдү окуп, андагы үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүлүп айтылгандарын таап, аларды айтылышы жана жазылышы боюнча эки тилкеге жазып көрсөткүлө.

Үлгү:

айтылышы:

көсчачырап  
ишен

жазылышы:

көз чачырап  
ичтен

1. Колдо өскөн жаныбар эртедир-кечтир үйүрүн из-деп келүүсү керек эле... 2. Ичтен күдүктөнүп кыйналбай, үмүт-тилектин баарынан айрылып бүткөн соң, калган жашоо түzsуз болуп, эчтемеге буйдалбай өлүмгө даяр туруп бермек. 3. Куржунду эки өркөчтүн ортосуна арта салып, Найман эне Желмаянга минди. 4. Ошол ичтен күйүп жок болуу процессине каршы күрөшкө эң мыкты күчтөр, илимий жана материалдык каражаттар аябагандай жумшалган. (Ч. А.) 5. Алайда кыш узак болот, кош кеч чыгат. (К. Ж.) 6. Күндөгүдей үйлөрүнө кеч чубап, талаалардан кайткан кез, кечки убак. (А. О.) 7. Деги тынччылыкпры, деминди басып, айтартыңды айтчы? 8. Эсиңдерде болсун, кимде ким менден уруксатсыз мунун колун чеччү болсо, эч кандай аёо болбойт. 9. Сизсиз биз кайда бармак элек. (Т. К.) 10. Ооба, апа, сөзсүз мени туура дээрсин.

(Ч. А.) 11. «Мага да мүмкүн бекен?» — деп, бети күнгө тотуккан, улгайыцкы аял чогулушту башкаруучудан сез сурады. (А. С.) 12. Кенди казса, сездү айтса чыгат, балам, аңгемең кызык экен, уланта бер. 13. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жалғызсызы? (А. Т.) 14. Ой, комузчу, комузчу, чертсең чертчи комузду. (Т. Ү.)

49. Төмөнкү текстти жазып, андагы каталарды ондогула. Окуу китебиндеги кетирилген каталардын себебин табууга аракеттенгиле, оюнардын тууралыгын мугалимицер менен тактагыла.

### ИСА КОНОЕВИЧ АХУНБАЕВ

Иса Ахунбаев Ысык-Көл районундагы Торайтыр айылында 1908-жылы төрөлгөн. Ал адам 1948-жылы медицина илиминин доктору, профессор, 1949-жылы СССР Медицина илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, 1954-жылы уюшулган Кыргыз илимдер академиясынын түнгүч президенти болгон.

Ахунбаев 1935-жылы Ташкенттеги Орто Азия Медицина институтун бүтүргөндөн кийин Кыргыз ССР саламаттык сактоо комиссарынын орун басары болуп иштеген. Кийин 1948 — 52-жылдары Кыргыз мамлекеттик медицина институтунун ректору, 1947-жылдын өмүрүнүн аягына чейин ошол институттун жалпы хирургия кафедрасынын башчысы болгон. Балдардын сокур ичегиси, бөгөк, эхинококкоз, шок, жүрек оорулары бөюнча илимий эмгектерди жараткан. Анын демилгеси менен борбор шаардагы республикалык ооруканада көкүрөк хирургиясы кафедрасы уюшулган.

Ахунбаев жөнүндөгү эң маанилүү факты — бул, ал бизде жүрөккө эң биринчи операция жасаган адам. Ал 1975-жылы дүйнөдөн кайткан.

Кайталоо үчүн суроолор:

1. Үнсүздөрдүн сез ичинде артка карай өзгөрүп айтылышы, негизинен, кандай тыбыштарга тиешелүү экен?
2. Үнсүздөрдүн артка карай өзгөрүп айтылышы менен жалылышынын ортосунда кандай айырма бар?

## § 17. К, П ТЫБЫШТАРЫНЫН БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ҮНДҮҮЛӨРДҮН ТААСИРИ МЕНЕН Г, Б ТЫБЫШТАРЫНА ӨТҮШҮ

Каткалаң к, и үнсүз тыбыштарынын жумшарып г, б болуп айтылышы төмөнкүдөй учурларда болот.

1. Сөздүн уңгусу (негизи) к, и үнсүз тыбыштары менен аяктап, ага үндүү тыбыштар менен башталган мүчөлөр жалганса к, и тыбыштары жумшарып г, б болуп өзгөрүп айтылат. Жазууда булардын ошол өзгөргөн түрү сакталат:

шак + гы = шагы	чөп + ын = чөбүн
ээк + ым = ээгим	сан + ы = сабы
ак + ар = агар	сен + уу = себүү
тик + уу = тигүү	топ + ы = тобу
кабак + ым = кабагым	азап + ы = азабы
жээк + ы = жээги	жап + уу = жабуу
көкүрөк + ың = көкүрөгүң	төк + ыл = төгүл
сан + ы = сабы	тарак + ым = тарагым

**Эскертуу:** к, и тыбыштары менен аяктаган уңгуу сөздөргө үндүү менен башталган -ылда (кээде -ылда + и) мүчөсү жалганса, тууранды же этиштик маани берүүчү сөздөрдө к, и тыбыштары өзгөрүүгө учурбайт.

Мисалы: бакылда, күпүлдө, шылылда, акылдан, шыкылдан, бакылдан ж. б. к, и тыбыштынын жумшарбай калышы айрым бир сөздөрдө да учурбайт.

Мисалы: бек + и = беки, кек + ен = кекен

50. Төмөнкү сөздөргө ылайыгына жараша мүчөлөрдү улап, каткалан к, и тыбыштарынын г, б тыбыштарына өтүп жумшарышын көрсөтүүчү сөздөрдү катыштырып бир нече сүйлем түзгүлө. Алардын кандай себептен жумшарып, өзгөрүп кеткендигин түшүндүргүлө.

Ак, бак, чөп, кабык, күрөк, ысык, шок, арык, көк, китең, мектеп, топ, сап, кеп, жарык, жук, жап.

Үлгү:

Сулуу кыздын ағынан эмес, кара кыздын багынан.  
Акыл оошот, билим жугушат.

51. Ырды окуп к, и тыбыштарынын г, б тыбыштарына кан-  
дайча өткөндүгүн мүнөздөп бергиле.

## АР НЕРСЕНИН ЧЕГИ БАР

Тилдей берсең жадатып,  
Тили чыгат дудуктун.  
Түгөнөт суусу көп алсаң...  
Түбү кургап кудуктун.

52. Үнсүз тыбыштардын өзгөрүшү, артка жана алга ка-  
рай оқшошуусуна өзүңөр бир канча мисалдарды келтиргиле.  
Оюндардын туура экендигин мугалимиңер менен текшергиле.

### § 18. ЭКИ СӨЗ АРАЛЫГЫНДАГЫ ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН АЛГА ЖЕ АРТКА ОҚШОШУП ӨЗГӨРҮҮСҮ ЖАНА АЛАРДЫН ЖАЗЫЛЫШЫ

Удаа айтылган эки сөздүн биринчisinин аягындагы же экинчи сөздүн башындагы үнсүз тыбыштар өзүнүн катарындагы тыбыштардын таасири менен өзгөрүп айттылса, аны эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын өзгөрүүсү деп атайдыз. Бирок алар жазууда өзгөргөн түрүндө эмес, өз алдынча кандай айттылса, ошол калыбында жазылат. М и с а л ы:

#### айтылышы:

агала  
боёгалдык  
агүй  
берегой  
жогеле  
кебук  
көккүл  
алыппар  
жазгелди

#### жазылышы:

ак ала  
бөёк алдык  
ак чүй  
бере кой  
жок эле  
кеп ук  
көк гүл  
алып бар  
жаз келди

53. Төмөнкү текстти окуп, анда эки сез аралыгында үнсүз тыбыштардың өзгөрүүсү кайсы сөздердүн аралыгында болорун жазып көрсөткүлө.

Элдик ырларды угуп отуруп, канчалык сеп алсам, кайрадан каалгып ойго батам... Бир топ ойлор биригин артынан бири келип, кекүрөгүмдү уйгу-туйгу кылат. Аナン менин көз алдым ақ сакалын жайкалткан атаптар, ақ элечегин кийген апалар чубап өтөт. Алар менин көзүмө элдик акындарбызы кекөлөтүп ырга кошкон нарктуу, салабаттуу кадырман кишилерибиздин элесин тартат. Көрсө, биз ошо жөн эле эмес, Ала-Тоодой бийик, таза, токтоо кишилердин жакшы тилек айткан үндөрүн угуп, бешикте жаткан экенбиз. Алар бизди терметип отурса да, жөн эле жаныбызда болсо да жакшы тилегин айтышып, асмандагы күштүн сыйып учуп жүргөнүндөй, көлдүн сыйырым желден жыбырап термелгениндей каада күтүшүп, бешик ырын ырдашып, биздин келечегибиз жөнүндө түйшөлүп отурушчу турат. Аナン алардын күткөн каадасын бузбай өркүндөтүү, карыялардын нуска сөздөрүн балдарга сицируу наристе түйшүгүн аркалаган апаларга жүктөлөт экен. Алардын бул вазипаны аткаруудагы эң башкы да, күндөлүк да, түбөлүк да иши бешик айланасында өтөт турат. Бул бешик ырынан башталышып, бешик ыры менен уланат. Бешик ырын ары мукамдуу, ары угумдуу, ары маанилүү чыгарып, ошол ыр аркылуу коштолуп, ар бир кыргыз перзентинин кулагынан кетпеген музага айланат. Анда музыка да, анда нуска да, анда тилек да, ишенич да жуурулушкан.

Ушул үн мурда ар бир наристелүү үйдөн сыйылып турчы. Ушундай күчтүү кереметке ээ болгон, сырдуу обон ар бир үйдө созолончу. Ал добуш – бейпил турмушка, эмгекке, эл-жерди сүйүүгө ар бир наристени үндөп ырдалчу. Ал ыр – кыргыз элинин бешик ыры эле.

Бүгүн бешик ырынын сейрек угулуп жатканы жүрөк ейүйт. Созолонгон угумдуу мукам үндөрдүн ордуна ызы-чууга, бакырыкка толгон чет элдик музыкалардын кулак жеп, үзгүлтүксүз чыгышы жаштарды ата-энесин, эли-жерин сүйүүгө, ақылдуулук менен сабырдуулукка үйрөтө алар бекен... Деги алар болсо деле, бешик ыры калбаса экен. («КМ»)

Эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын өзгөрүп айтылышы, ага таасир берген тыбыштын алга же артка карай өзгөрүп, окшошуп кетүүсүнө байланыштуу алар өз ара экиге бөлүнөт.

1. Эки сөз аралыгындагы тыбыштардын алга карай ээрчишип (окшошуп) өзгөрүүсү.

2. Эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын артка карай ээрчишип (окшошуп) өзгөрүүсү.

### § 19. ЭКИ СӨЗ АРАЛЫГЫНДАГЫ ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН АЛГА КАРАЙ ЭЭРЧИШИП (ОКШОШУП) ӨЗГӨРҮҮСҮ

А. Эгерде удаа келген эки сөздүн бириңчиси үндүү тыбыш менен аяктап, экиңчиси каткалаң к тыбышы менен башталса, кийинки сөздүн башкы тыбышы жумшарып г тыбышына өтүп айтылат, бирок жазууда ар бири өз алдынча турганда кандай болсо, ошол калыбында жазылат. М и с а л ы:

айтылышы:

алагарга  
берегой  
малагөк  
алағач  
беригел  
сүүгүй  
ботогөз  
өөдөгарма

жазылышы:

ала карга  
бере кой  
мала көк  
ала кач  
бери кел  
сүү күй  
бото көз  
өөдө карма

Б. Удаа келген эки сөздүн бириңчиси жумшак (з, р, л, м, н) үнсүз менен аяктап, кийинкиси к, п тыбыштары менен башталса, айтылганда өзүнөн мурда же кийин турган үнсүз тыбыштын таасири менен жумшарып же каткаландашып өзгөрүп айтылат. Бирок жазууда өз алдынча кандай турган болсо, эч өзгөрүүсүз ошол калыбында жазылат. М и с а л ы:

**айтылышы:**

жазгелди  
каргетти  
колгой  
таңгалды  
тааппер  
жолгайды  
алыппер  
тереңгөл

**жазылышы:**

жаз келди  
кар кетти  
кол кой  
таң калды  
таап бер  
жол кайда  
алып бер  
терен көл

54. Төмөнкү текстти окуп чыгып, анда унсуздөрдүн эки сөз аралыгындагы алга карай ээрчишип (окшошуп) өзгөрүүсү учуралган сөздөрдү көрсөтүп, анын айтылышы жана жазылышын чечмелеп айтып бергиле.

**АЛП МАНАСЧЫЛАРДЫН АКЫРКЫСЫ**

«О чиркин дүйнөнүн айкөлдүгүн карачы, айтууга аны тил кайда, ырдоого аны үн кайда...» — деп Ала-Тоонун арасында агып жаткан улуу дайра — манасчы Саякбай Карада уулунун керемет таланттын күүгө салыш кеткен акын Курбанбай Калдыбаевдин ушул саптары эсиме түшүп отурду. Дүйнөдөн эрте көчкөн таланттуу акындын Сакеме арналган поэтикалык саптарында биздин кылымдын улуу адамынын көркөм дүйнөсү кыйла таамай чагылдырылган.

Улуу «Манас» эпосунун тегерегинде канчадан бери кеп болуп келатат.

Демек, «Манас» аз-аздан суюлуп бараткан азганактай калктын муңун муңдал, эртеңкисине жол көрсөткүч кеменгери катары элдик пассионардык улуу күчүн ойготкон, алдыга баштап чыккан.

Саякбай Карада уулунун «Манасы» өзүнүн көркөмдүк бутүндүгү, таасир этүү күчү, окуяларынын жыйынтыктуулугу, образдардын кецири чечмелениши жагынан гана айырмаланбастан, бийик доошко ээ болгон трагедиялуулугу менен да айырмаланат.

Айтса, Сакендин «Манасын» шатырата төгүп жаткан жамғырга карабай угуп отургандардын кино экранда тартылып калган жүздерүне абай салыш караңызы. Бул дүйнөнүн кейгөйүн таптакыр унуп, Сакендин артынан

улуу эпостун керемет дүйнөсүнө жутулуп кеткен карапайым адамдарды көрүп туруп, кылымдардан кылымдарды карытып келген улуу сөздүн бир жерин кемитпей, океандай толкуп-ташып, үйөрлөнгөн толкун менен баатырдыктын драмасы жана трагедиясына, ташка тамга баскантай образдуу поэзиясына угуп отургандарды толук багындырып, төгүлүп-чачылып отурган манасчынын ички абалын жогоруда эскерген ырында К. Калдыбаев абдан таамай туюнтурган...

Анын сыйкырдуу саптарына катылган элдин өткөнү менен бүгүнкүсү ушу азыр да сөз кереметинин касиетин жоготпой, укканды таңгалдырып, окуганды ойго салбай койбийт. Элдин мына ушул көркөм таберигинде анын кайы-кубанычы, салт-санаасы, улуттук үрп-адаты аナン да, эң башкысы, улуу трагедиясы камтылган. Кыргыз кыргыз болгону мандай жарган кубанычы, маанайын түшүрген кайысы, ич ара ынтымакка келе албаган улуттук чектелүүчүлүгү эпосто таамай, ишенимдүү берилген.

Саякбай Карада уулунун эли үчүн жасап кеткен опол-тоодой эмгеги урпактары тарабынан касталанып, унутта калбашы керек. (Бект. Ш.)

## § 20. ЭКИ СӨЗ АРАЛЫГЫНДАГЫ ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН АРТКА КАРАЙ ЭЭРЧИШИП (ОКШОШУП) ӨЗГӨРҮҮСҮ (ЭЭРЧИШҮҮСҮ)

А. Жанаша турган эки сөздүн биринчиси к, п үнсүзү менен аяктап, кийинкиси үндүү тыбыштар менен башталса, эки сөздүн аралыгындагы үнсүздөр артка карай ээрчишип (жумшарып) өзгөрүп айтылат. Бирок жазууда алгачкы калыбындагыдай эч өзгөрүүсүз калат.

М и с а л ы:

айтылышы:

агала  
көбайтты  
кебукпайт  
боёгалдым

жазылышы:

ак ала  
көп айтты  
кеп укпайт  
боёк алдым

көгекен  
чаабал  
жогеле  
тобойноду

көк экен  
чаап ал  
жок эле  
топ ойноду

55. К, п тыбыштарынын эки сөз аралыгындагы өзүнөн мурда же кийинки келген тыбыштардың таасири менен өзгөрүп айтылышына далил болчу он сүйлөм түзгүлө. Өзгөрүүгө учурал айтылуучу сөздөрдүн жазылышы менен айтылышындагы айырмачылыктарды жана алардын алга же артка өзгөрүүсүн көрсөткүлө.

### Үлгү:

- Ашык аткан азат, топ ойногон тозот, көп окуган озот. (Макал.)
- Сатыбалды тоого барып отун алды, келе жатса жолунан көн чыкты, тарс эттирип аны да атып алды, ал олжосун койнуна катып алды. (Эл оозунан.)
- Ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт. (Макал.)
- Газетага жазылган сөз суу кечпей калды. («КР»)

айтылышы:	жазылышы:	кандай өзгөрдү?
ашыгаткан	ашык аткан	артка караң
тобойногон	топ ойногон	артка караң
көбокуган	көп окуган	артка караң
алагайды	ала койду	алга караң
сүүгечпейт	суу кечпейт	алга караң

56. Текстти окуп чыккыла да, андагы к, п тыбыштары г, б тыбыштарына еткөн учурларын таап, андай сөздөрдү дептерицерге көчүрүп жазып, аларга талдоо жүргүзгүлө.

Акыры Мыкы баатыр: «Анжыянга барабыз», – деп уч жүз үйлүү элди көчүрүп алыш жөнөйт экен.

Аларга: «Эмгектеген баланы, эңкейип калган карыны таштайлы, жер алыш, кийин алыш кетебиз», – деп ~ жарлык түшүрет. Эл көчкөндө: «Үч-Каркыра, Кек-Дөбө, эми бизге жок дәбө», – деп ыйлашып, көчүп жөнөйт.

Алардын ичинен бир жигердүү жигит карыган атасын таштагысы келбей, сандыкка салып, эч кимге көрсөтпөй жүктөп алат.

Кеч жүрүп отуруп, бир канча күн өткөндөн кийин бағы кары киши баласынан: «Оо, балам, эмне үчүн кәэ бир жерде жымжырт болуп каласыңар?» – деп суралтыр. Анда баласы: «Суу табылган жерде чуркурап, суу жок жерде суусаганда жымжырт болуп араң баратабыз», – дептир. Атасы баласына мындай деп кеңеш бериптири. «Балам, суу жок жерге баргана жұқ жүктөген өгүзүндү ағытып көй бергін». Бир күнү суу жок жерге түш болуп, эл өтө суусап өле турған болгондо, бағы бала өгүзүн көй берет. Ал өгүз нары-бери басып жүрүп, бир камыштуу жерди чапчып турған экен, баласы атасына муну айтканда, атасы: «Эмсес ошол жерди чукуп каз», – дептир. Бала казса аерден суу чыгып, эл жыргап суу ичиp, чаңкоолорун аябай кандырышыптыр. Андан ары эл көчуп-конуп отуруп, бир күнү дагы бир жерге келгенде талаадан күйгөн эки шам көрүнөт. Мыкы баатыр: «Шамды тапмайынча көчпейбүз», – деп буйрук кылат. Абышка баласынан: «Эл эмне үчүн көчпей жатат?» – деп сурайт. Баласы элини көчпей турғанынын себебин айтат. Абышка: «Балам, ал шам эмес, каухар таш. Ушул сайда дарак бар бекен?» – дейт. Баласы: «Бир гана жалғыз тал бар экен», – деп жооп берет. Абышка: «Ал каухар таш ошол жалғыз талдын чиригинин көндөйүн карасаң ошондон табасың, ал эки шаардын куну менен тең», – деген экен. (Эл жомогу.)

Б. Жанаша айтылган сөздөрдүн биринчиси жумшак з, л, р, м, н, ң тыбыштары менен аяктап, кийинки сөз каткалаң к тыбышынан башталса, көпчүлүк учурда ал жумшарып, г болуп айтылат. Бирок жазылганда өз-өзүнчө туруп, к тамгасы менен жазылат. Мындай көрүнүш үнсүз тыбыштардын алга карай окшошуп өзгөрүсүнө кирет. М и с а л ы:

айтылышы  
жазгелди  
каргетти  
колгой  
камгөрдү  
менгелем  
таңгалды

жазылышы:  
жаз келди  
кар кетти  
кол кой  
кам көрдү  
мен келем  
таң калды

Удаа айтылган эки сөздүн биринчисинин аягын-дагы үнсүз тыбыштын таасири менен кийинки сөздүн башындагы үнсүз өзгөрүп айтылган учурлар да болот. Мындан кубулуштар да үнсүздөрдүн алга карай өзгөрүп айтылышына кирет. Бирок алардын жазылышында орфографиялык принцип сакталып, ар бири өз алдынча тургандагы абалы менен жазылат.

57. Төмөнку ыр саптарын окуп чыгып, андагы кара тамга менен басылган сөздөрдүн ортосунда үнсүздөрдүн алга же артка карай өзгөрүп, же эч кандай өзгөрүүсүз айтылгандыгын айтып бергиле.

### ЖАРЫШ

Чу койдум жол каржымды бөктөрүнүп,  
Сабымда сууп бүткөн өңчөй күлүк.  
Жанымдан шуу деп өтөт, селт дей түшөм,  
Канымда кайнап барат жек көрүүлүк.

Диркиреп сезим канап, канат канап,  
Үмүттүн учкундары өчөт, жанат.  
Алдыда бара жаткан күлүк тобу  
Көзүнүн арты менен карап барат.

Жарышта аяп болбайт, сыйлоо болбайт,  
Жарышта чаңда калсаң ыйлоо болбайт.  
Түз-дөңбү, адыр-тообу, чытырманбы,  
Күлүктөр дайым жанын кыйноону ойлойт.

Бир күлүк түшүп барат башка жолго,  
Бир тобу самсып барат кашка жолдо.  
Бир күлүк жаны кейийт тер чача албай,  
Бир күлүк өзүн сабайт башка жонго. (К. К.)

58. Текстти окуп чыгып, андагы кара тамга менен басылган сөздөргө көңүл бургула. Ал сөздөрдүн айтылышы менен жазылышындагы айырмачылыктар болсо, эмне себептен экендигин түшүндүрүп бергиле. Андай өзгөчөлүктөр үнсүз тыбыштардын алга карай окшошуп өзгөрүүсүнө кирер-кирбесин аныктагыла.

## КАЙРАН ТОКОМ КОМУЗУ

Улуу акын Сибирден келгенден кийин да, Сибирге айдалганга чейин да, өмүрүнүн акыркы жылдарында да атактуу Беш-Таш ашуусун ашып, Талас жергесине эчен курдай келген. Таластын аягынан башына чейин нечен кыдырып, эл аралап көптөгөн тойлордо, жыйындарда болгондугун, кутмандуу Талас жергесинен көптөгөн көңүлүк жакын дос тапкандыгын, аны чоң, кичине дебей сый-урмат кылгандыгын карыялардан азыр да уга калып жүрөбүз. Сөзүбүз куру болбосун учун өзүбүз көрүп билип жүргөн фактылардын бирине кайрылалы. Убагында сөз кудуретин жогору баалап, сөз баккан карыялардан Током тууралуу уккандарыбызды кагаз бетине түшүре бербей, эми минтип улуу акын тууралуу билгенибизден биле зэлигиз көп болуп отурат. Ошентсе да тағдырга таберик дегендей, жакында Токтогулдун өзү чаап, өмүрүнүн акыркы жылдарына чейин урунган кыпкызыл өрүк комузу табылды. Муну ардагер, сарамжалдуу Наскара уулу Эсенкулдин үйүнөн көрдүк.

Сурай келгенде, бул комуздун баяны төмөндөгүчө экен. Эсенкулдин атасы Наскара өз мезгилиnde орто чарбалуу, оокат-ашы кенен, элге карамдуу да, алымдуу да анчалык төгүп ырдабаганы менен сөздүн кыябын келтире сүйлөй да, уга да, баалай да билген, анын куну менен кудуретин етө жогору баалаган уламалуу адам болгон экен.

Талас районунун Талдуу-Булак айылында Кулназар аттуу етө сезмөр, эски уламыш менен болмуштарды да бабына келтире кызыктуу кылып сүйлөй билген санжырачы, Токомдун Талас жерине ар бир келишинде күн-түн кошо жүрүп, кошо жатып дегендей, бирге болгон етө кадырман адам бар эле. Мына ошол Кулназар кары: «Токтогул ырдаган эле, Токтогул айткан эле», — деп Токомдун ырларынан далайды айта калып жургөнүн бала кезде уккан элем. Кайран кишинин сезүн убагында чогулткан, кунт кылган адам болбоду. Не бир сонун сез казыналары, Токомдун ал киши билген ырлары өзү менен кошо кете берди.

Мына ошол Кулназар чечен согуш мезгилиnde Намас уулу Наскарага (биз сез кылган Эсенкулдин атасы) келип, Токомдун комузун алыш кетип, көпкө өзүнде сак-

таган экен. Эсенкул 1946—47-жылдарда Кулназардан атайды барып кайра өзүнө алгандыгын кеп кылды. Кыясы, Кулназар сөзмөр Токомду самап-сагынып дегендей комузун эш тутуп, улуу акынга деген сагыныч-кумарын басандаткандай түрү байкалат. Мына ошондон ушул **күнгө** чейин бул комуз Эсенкул карыянын үйүндө ак даиге оролгон боюнча өтө ыйык буюм катары сакталып турат. Балким, бул комуз **бүл күндө** улуу Токомдон калган жападан-жалгыз өздүк буюмудур. («КМ»)

59. Текстти окуп, кара тамга менен басылган сездердүн кайсынысы туура жазылгандыгын жана кайсылары туура эмес, айтылыши боюнча жазылгандыгын белгилеп, тууралап жазыла.

Назар салып угуп ал! Даанышмандар уйкуну чакан өлүмгө тете дебайтышкан. Ошондуктан уктаган адам өлүггадам менен барабар. Бул экеенүн төц дүйнөдөн кабары жок жатарын ақылмандар **көбайтышкан**. Биринчиси – жандуу өлүгекен, экинчиси – жансыз дешкен.

**Көбүктоо** – өтө жаман адат. Тулку боюң талыкшып, жүзүндү сиркоого окшотуп койгонун **көбелө** байкагандырысъыңар. Уйкуга жендирсөң, ооруну өзүң таабаласың. Күндүз менен түн биригип 24 saat. Анын үчтөн бири – сегиз saat. Ошо сегиз saatтан **көбүктаба**. 24 saatтын үчтөн эки бөлүгү эмгек, окуу, курсантчылык менен өттүн. Ақылмандар: өмүрүндүн үштөмбир бөлүгүн укта да, эки бөлүгүн ойгоо жүрүп, жашабөт дебайтышыптыр, айтканда да **көбайтышыптыр**.

Бул сездердү ар дайым дилиндө сакта. Аны эртең менен турубатканда да, кечинде төшөгүңө жатыбатканда да унутпа.

Кабагачып, сергек жүргүң келсе, эртелеп ойгон. Эрте тургандын бир ырыссызы артык дебайтылганды чыгарба ойдон.

Уядагы жумуртка **жатыбалбайт** жумуртка бойдон. Ал ачылса күш болот, асманда учкан обологон. Балдарым, силер да жүрө бербейсицер ушул бойдон, бийикке чыгып, алыска учкуңар келсе, азыртан азыраагүктап, ақылмандар сезүн угуп, көбүрөөк ойлон... («Кабус нааме..»)

## ОРФОГРАФИЯ ЖАНА ОРФОЭПИЯ

Адабий тилдин жазууда колдонула турган бирдиктүү нормаларын туура сактап, сөздөрдү бир түрдүү жазыш учун, атайын иштелип чыккан эрежелердин системасы орфография деп аталат.

Сөздөрдү адабий тилдеги бирдиктүү норма боюнча айтууга жетектей турган жалпы эрежелердин жыйындысы орфоэпия деп аталат.

Тилдеги сөздөрдү белгилүү норма боюнча туура жазуу канчалык мааниге ээ болсо, аларды туура айтуунун да ошончолук мааниси бар. Аныз тил маданиятынын жогорулашы мүмкүн эмес.

Тилибиздеги сөздөрдүн баары эле айтылыши жана жазылышы боюнча бирдей эмес. Мисалы:

айтылыши:

көрүмбөйт  
кешти  
көссал  
таабал  
көрөлек  
кебук

жазылышы:

көрүнбөйт  
кечти  
көз сал  
таап ал  
көрө элек  
кеп ук

### § 21. КЫРГЫЗ ОРФОГРАФИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

Кыргыз тилиндеги уңгу сөздөрдүн жана сөз мүчөлөрүнүн жазылышы эки түрдүү орфографиялык принципке негизделген:

1. Морфологиялык принцип.
2. Фонетикалык принцип.

**1. Морфологиялык принцип.** Бул уңгу сөздөрдүн бир түрдүү жазылышын камсыз кылат. Башкача айтканда, уңгу сөздөрдүн ар кандай тыбыштык өзгөрүүгө учурап айтылышы боюнча эмес, алардын баштапкы түрүндөгү тыбыштык көрүнүшү сакталып жазылат.

**Мисалы:**

*комусчу эмес, комузчу  
кештурду эмес, кеч турду*

Сөздөрдүн айтылышы менен жазылышындагы мындай айырмачылыктар тууралуу буга чейин да айтылган.

**2. Фонетикалык принцип.** Кыргыз орфографиясында сөз мүчөлөрүнүн жазылышы фонетикалык принципке негизделген. Тактап айтканда, уңгуга уланган мүчө кандай өзгөрүүлөргө учурап айтылса, ошол тыбыштык түрү жазууда толук сакталат. Мисалы, илик жөндөмесүнүн -нын мүчөсү 12 вариантика ээ. Алар уңгу сөздөрдүн аяккы муунуна карата 12 түрдүү айтылат. Мынчалык көп вариантка ээ болгон мүчөлердү бир формага келтирип жазуу мүмкүн эмес. Ошондуктан кыргыз тилиндеги туунду сөздөрдү жазууда фонетикалык принцип колдонулат.

**Мисалы:** *ак куулар, тоолор, чйлөр, текчелер, тактар, жемиштер, оттор, чойчөктөр, каздар, колдор, көздөр, белдер.*

Мында -лар мүчөсүнүн калган варианттары фонетикалык принциптин негизинде ишке ашты.

## § 22. КЫРГЫЗ ОРФОГРАФИЯСЫНЫН ЖАЛПЫ ЭРЕЖЕЛЕР СИСТЕМАСЫ

Кыргыз орфографиясынын атайын иштелип чыккан эрежелеринин системасы негизинен төмөнкүдөй бөлүмдөрдөн турат:

1. Сөздөрдүн уңгусу жана сөз мүчөлөрүн жазуу эрежелери;
2. Сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу эрежелери;
3. Баш тамгаларды кооп жазуу эрежелери;
4. Сөздөрдү ташымалдан жазуу эрежелери.

## Сөздөрдүн уңгусун жана сөз мүчөлөрүн жазуу эрежелери

а) Кыргыз тилиндеги уңгу сөздөрдүн жана ага жалганган мүчөлөрдүн жазылышы морфологиялык жана фонетикалык принципке негизделген. Уңгу сөздөр морфологиялык принцип боюнча ар кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учурал айтылышы эсепке алынбастан, жазууда алардын уңгу түрүндөгү баштапкы тыбыштык көрүнүшү сакталат. Ал фонетикалык принцип боюнча ага уланган мүчөлөрдүн тыбыштык өзгөрүүгө учурал айтылышы (мүчөлөрдүн варианты) боюнча жазылат.

б) Оозеки кепте ар түрдүү вариантарда айтылышын жүргөн сөздөрдү жана диалектилик фактыларды бир калыпка түшүрүү үчүн, тактап айтканда, айтылышынын да, жазылышынын да бир вариантын алуу үчүн орфографиялык сөздүктөргө кайрылуу зарыл. Алсак:

### Оозеки жана диалектилик вариантындар:

жыңайлак  
жаңыз  
абан  
балкыч  
баки, паки  
быяз, мыяз

### Орфографиялык вариантындар:

жылаңаяк  
жалғыз  
обон  
балчык  
маки  
пияз

в) Кээде айрым сөздөргө мүчө уланганда морфологиялык принцип толук сакталбай, ага фонетикалык принцип үстөмдүк кылыш кеткен учурлар болот. Башкача айтканда, кээ бир уңгу сөздөр айрым мүчөлөрдүн таасири аркылуу тыбыштык курамын өзгөртүп айтылышын сактап калат:

эки + oo = экөө  
там + ып = таамп  
мен + га = мага

бала + лар = балдар  
орун + а = орду  
жумуш + а = жумаша

## Сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу зarezелери

а) Сөздөрдү бириктирибей, ар бирин айрым-айрым жазуу айтылып жаткан ойду так, туура түшүнүүгө, сүйлөмдөгү ар бир сөздүн чегин ажыратып таанууга толук мүмкүнчүлүк берет.

Оозеки кепте удаа айтылган сөздөрдүн көпчүлүгү бири-бирине кошуулуп айтылат. Бирок алар бири-бири-нен басым аркылуу айырмаланып турат. Андай жана-ша келип, дээрлик биригип айтылган сөздөр жазууда өз алдынча бөлөк-бөлөк жазылбаса, сөздүн мааниси түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн.

### Салыштырып көргүле:

карамай  
куралды  
малалат

кара май  
кур алды  
мал алат

б) Сөздөрдү бириктирип жазуу төмөнкүдөй учурларда болот. Тарыхый жагынан татаал, ал эми азыркы учурда жөнөкөй сөз катары колдонулуп жургөн сөздөр бирге жазылат: *бүгүн* (бул - күн), *унчук* (үн - чык), *токсон* (тогуз-он), *агайын* (ага-ини), *тайке* (тай - аке) ж. у. с.

Адамдарга, жаныбарларга коюлган энчилүү аттар бир нече сөздөрден турса, алар биригип жазылат: *Керимкул*, *Турдубай*, *Туратбек*, *Гүлбүбү* (булар - адам аттары); *Бөрүбасар*, *Аккула*, *Тайтору*, *Суречки* (булар - жаныбарлардын аттары).

Эскертуү: Өз аты менен катар же өз атынын ордун басып, ылакап катары колдонулуп кеткен аттар бөлөк-бөлөк жазылат: *Жаңыл мырза*, *Тоголок Молдо*, *Молдо Нияз*.

## Баш тамгаларды коюп жазуу зarezелери

Жазуу иштеринде баш тамгалар төмөнкү учурларда колдонулат:

- сүйлөмдүн башында;
- энчилүү аттарды жазганды;
- баш тамгасынан кыскартылган сөздөрдө.

## Сөздөрдү ташымалдаш жазуу эрежелери

Эгерде жазып келе жаткан сөз саптын аягына батпай калса, анын батпай калган бөлүгүн жаңы сапка ташып жазууга туура келет. Бирок сөздөрдү бир саптан экинчи сапка туш келди эле ташый берүүгө болбайт. Алар төмөнкүдей жолдор менен ишке ашат:

а) Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга ажыроо тартиби боюнча ташылат: *деп-тер, ка-ран-даш, ку-баттуу* ж. у. с.

б) Эгерде сөз бир гана муундан турса, андай сөздөрдү ташууга мүмкүн эмес: *топ, беш, жаак, суу*.

в) Эгерде муундар жалаң гана үндүүдөн турса, аларды мурдагы саптын ақырына бөлүп калтырууга же жаңы сапка ташууга жол берилбайт: *эне* (э-не), *ысык* (ы-сык), *өмүр* (е-мүр). Ошондой эле йоттошкон тамгаларды жалгыз бөлүп ташууга да болбайт: *я-щик, ю-мор, сы-я*.

г) Баш тамгаларынан кыскартылган сөздөрдү ташууга жол берилбайт. Мисалы:

*АКШ, БУУ (ООН), КМШ, ЖОЖ, КДК* ж. у. с.

## § 23. ОРФОЭПИЯНЫН НЕГИЗГИ ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Үнсүздөрдүн артка карай ээрчишүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган тыбыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат, бирок аларды орфографиянын эрежеси боюнча жазабыз.

айтылышы:

сөссүз  
тамба  
карыммай  
күштүү

жазылышы:

сөзсүз  
танба  
карын май  
күчтүү

2. Эки сөз ортосунда *к*, *п* тыбыштары жумшарып айтылат, бирок жазууда морфологиялык принцип сакталат.

**айтылышы:**

*агулак*  
*тагайт*  
*кебук*  
*таабал*

**жазылышы:**

*ак улак*  
*так айт*  
*кеп ук*  
*таап ал*

3. Жанаша айтылган эки сөздүн мурункусунуң менен аяктап, кийинкиси үндүү менен башталса, ал үндүүлөрдүн бирөө түшүрүлүп айтылат:

**айтылышы:**

*сарала*  
*көрелек*  
*туралбайт*

**жазылышы:**

*сары ала*  
*көрө элек*  
*тура албайт*

4. Адабий тилде и тыбышы сез башында туруктуу сакталып айтылат: **нарк**, **найза**, **нокто**, **нечен**, **ныпта** (*арк*, *айза*, *окто*, *эчен*, *ыпта* эмес).

5. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден киргиз сөздөрдүн аягындагы айрым жумшак үнсүз (б, в, г, д, ж, з) тыбыштар (п, ф, к, т, ш, с) болуп каткалаңдашып айтылат: **клуп** (клуб), **актил** (актив), **склат** (склад), **тираш** (тираж), **эскис** (эскиз) ж. у. с.

60. Тексттеги кара тамга менен басылган сөздөргө көңүл белүүп, алардын жазылышында кандай ката кетирилгенин таап, ондооп жазгыла. Аларды ондоодо кайсы эрежелерге таянганаңдарды айткыла. Кетирилген катта менен силер ондоо киргизген фактылардын ортосундагы орфографияга, орфоэпияга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү мүнөздөп бергиле.

### САРЫЧЕЛЕК КОРУГУ

**Борбор азияда жайгашкан өлкөлөрдүн ичинде кыргыз Республикасы – кооз көлдөргө бай. Анын көлдөрү бири-биринен чондугу, терендиги, суусунун көлөмү, **өңүтүсү** айланы-тегерегиндеги жаратылышы, абасы жана башка белгилери менен айырмаланат, анткени алар ар кандай бийиктикте жатат. **Күңгөй** менен тескей тооло-**

рунун аралыгындагы кецири өрөөндүн чүнкурлуу бөлүгүн ээлеп, 1609 метр бийиктике миң кубулуп кыялдана толкуган кыргыздын **ЫсыкКөлүн** кимдер гана билбейт. Деңиз деңгээлинең 3000–3500 м жогору көтөрүлгөн бийик тоолордун арасында созулган соңкөл жана чалкыган чатыркөл да баарыга белгилүү.

Ал эми **СарыЧелекчи!** Ал чаткал тоолорунун ат ойнокко тутумдашкан чыгыш белугундө жайгашкан. Жайкысын кайсыл убакта барбагын, кандай маалда көрбөгүн тереңгөлдүн көшүлгөнү көшүлгөн, суйкайганы суйкайган. Көл деңиз деңгээлинең 1858 метр бийиктике орун алган. Узундугу 6,5 чакырым. Туурасы өтө жазы келген, түштүк жагында 1,5 километрден ашык. **Сарычелек** **Ысыккөлдөн** кийинки эле тереңгөл. Анын эң терең жери – 244 м. Тоскоолду тең ортосунан белүп, көлдөн суу агып чыгат. **Сарычелек** көлүнүн айланасы укмуштуудай кооз. Ал аймакта өскөн өсүмдүктөрдүн жүздөгөн түрлөрү арча, кайың, карагай аралашкан токоюна көрк берип турат. Анын ичинде сейрек учуроочу айбанаттар, канаттуулар да кезигет. Ошолордун өсүп-өнүгүшүү учүн, сейрек кеziккен жаныбарлар да, өсүмдүктөр да атайын корукка алынган.

Өзүнүн укмуштуудай кереметтүү табияты, таңгаларлык кооздугу ар бир кишини кызыктырып, кучагына тартып, гөрөлек адам болсо, өзүнө чакырып турат. Ушундай өзгөчөлүгү менен кишини **таңгалдырган Сарычелек** коругу жалпыга маалым. («*Мурас*» журналы.)

## § 24. ОРФОЭПИЯЛЫК ЖАНА ОРФОГРАФИЯЛЫК ТАЛДОО

Орфоэпиялык жана орфографиялык талдоо жургүзүү учүн төмөнкүлөр көңүлдүн борборунда болууга тийиш:

1. Адабий тилдин нормаларын сактап сүйлөө жана аларды туура жазуу учүн кандай негиздерге таянышбыз керек?
2. Адабий тилдин жазууда колдоно турган бирдиктүү нормаларын туура сактап, сөздөрдү бир түрдүү

жазуу үчүн атайын иштелип чыккан эрежелердин системасын кандайча атайдыбыз?

3. Атайын иштелип чыккан ар бир тилдин жазуу эрежелери кандай принциптерге негизделет?

4. Орфоэпия жана анын негизги эрежелери жөнүндө эмнелерди билесиңдер?

5. Айтылышы менен жазылышы бирдей боло бербенгөн сөздөрдүн туура айтылышы кайсы эрежеге ылайык келет?

6. Сөздөрдү бөлөк, бирге жана алардын араларына дефис кооп жазууда кандай эрежелерге таянуу керек?

7. Ташымалдоонун кандай жолдору бар?

8. Баш тамгалардын, кыскартылган сөздөрдүн жазылуу эрежелерин эске салгыла.

Ушул эскертилгендерди эске түшүргөн соң, орфографиялык жана орфоэпиялык талдоолорду жүргүзүү мүмкүнчүлүгү ачылат.

61. Төмөнде келтирилген сөздөрдү дептериңерге туура жазылышы жана айтылышы боюнча эки тилкеге белүп чыккыла. Аларды орфоэпиялык, орфографиялык эрежеге ылайык экендигин көрсөткүлө.

Качты, кашты, таңгалды, экөө, таабалды, таап алды, өкөө, жообал, түңкү, клуб, клуп, куваныштуу, чебер, убада, чевер, кубаныштуу, портфель, партфел, увада, көп иште, жыгаччы, көбиште, жыгашчы, сен гимсин, сен кимсин, комузчу, комусчу.

Үлгү:  
орфографиялык  
эрежеге ылайык:

үзсүн

күчтүү

экөө

жооп ал

62. Энчилүү татаал аттардын жазылышы боюнча эрежелерге таянып, адам аттарына, жер-сүү аттарына, мекеме-уюмдардын, газета-журналдардын аттары катышкан 15–20 сүйлөм түзгүлө. Ал сүйлөмдөрдөгү энчилүү татаал аттардын жазылышында кетирилүүчү каталардын себептерине байланышкан оюндарды айтыйп, оз пикириңерди билдиргилем.

## Үлгү:

Молдокерим агай колундагы «Эркин-Тоо» газетасын көрсөтүп, Күмтөрдүн аймагында алтын кенинин кору мол экендигин геологдор изилдеп чыккандыгын айтып жатты.

Бул сүйлөмдө адамдын, газетанын, жердин атына байланышкан уч энчилүү татаал ат колдонулду. Эрежеге ылайык энчилүү татаал аттардын адамга коюлганы чогуу, газетага берилгени тырмакчага алышып, айрым-айрым, ал эми жерди билдирген атоонун ар бир сезү баш тамгалар менен жазылып, арасына сзызикча коюлду. Булардын баары орфография эрежелерине ылайык келет. Бул сүйлөмдү жазууда төмөнкүдөй каталар кетирилиши мүмкүн: а) адам аты Молдо Керим болуп эки бөлүнүп, б) жер аты Күмтөр болуп чогуу жазылып же тырмакчага алышып жазылышы. Мындай каталыктар, биринчиден, орфографиянын эрежелерин так билбекендиктен, экинчиден кийинки кезде басма сездердө айрым адамдардын же уюмдун сунуштарын мыйзамдаштыrbай туруп эле өз иштеринде колдонуп жаткандыктарынан болушу мүмкүн.

## Орфография эрежелерин кайталоо үчүн суроолор:

1. Э, е тамгаларынын кыргыз тилинин төл сездерүнде жазылышынын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Четтен кирген сездердү жазууда ал эреже сакталабы?
2. Баш тамгалар менен кандай учурларда жазабыз?
3. Кыскартылган сездердүн кандай түрлөрү бар жана алар кандайча жазылат?
4. Татаал сездердүн кандай түрлөрү биригип, кайсылары бөлөк-бөлөк өз алдынча жазылат?
5. Ташымалдал жазуунун кандай эрежелери бар?
6. Сөздөрдү бириктирибей, бөлөк-бөлөк жазуу кандай мааниге ээ (*малалат, мал алат; бат ат, батат; белен деди, белендейди д. у. с.*).

## **Кыргыз тилиндеги сөздөрдө басымдын колдонулушу**

**Б а с ы м** – сөздөгү бир муундун көтөрүңкү үн менен айтылышы. Сөздөгү басым эки түрдүү болот: динамикалык жана музыкалык. Эгерде басымдуу муун сөздүн тутумндагы башка муундардан үндүн жогорулашы менен бөлүнүп айтылса, ал динамикалык басым деп аталат. Эгерде басымдуу муун сөздүн тутумндагы башка муундардан тонунун өзгөрүшү менен бөлүнүп айтылса, музыкалуу басым деп аталат. Кыргыз тилиндеги басым – динамикалык басым. Муну менен катар кыргыз тилиндеги басымдуу муун сөздүн тутумндагы башка муундарда үн узундугунун узарышы менен да мунөздөлөт. Кептин тигил же бул элементин бөлүп айтуу сөздө да, сүйлөмдө да болот. Ушундан-улам **фразалык** жана **сөздүк** басым болуп, басымдын эки тиби ажыратылат. Фразалык басым сүйлөмдүн курамынын бир элементтин башка элементтерден, ал эми сөздөгү басым сөздүн бир элементтин башка элементтеринен айырмалоо аркылуу мунөздөлөт. Ушун учун басым түшүп айтылган муундуу **басымдыу** муун, басым түшпөгөн муун **басымсыз** муун деп аталат. Фонетикалык каражаттардын негизинде сөздөгү бир муунду башка муундардан күчтүү жана үндү бийик чыгарып, айырмалап айтуу аркылуу басымды билдирибиз. Демек, басым деген сөздүн тигил же бул элементтин баса бөлүп айтуу. Кыргыз тилинде эки жана андан көп курамдуу бардык сөздөрдүн бир мууну басым түшкөн муун болот. Кыргыз тилинде басым сөздүн негизги белгиси катарында колдонулат. Кыргыз тилинде басым төл сөздөрдө дайыма сөздүн эң акыркы муунуна түшөт.

### **Үйрөтүүчү жана текшерүүчү жазуу жумуштарына көнүгүүлөр**

**63.** Төмөнкү текстти окуп чыгып, андагы кара тамга менен басылган сөздөрдүн жазылышын байкап, катасы болсо аны орфографиянын эрежелерине ылайык ондоп көчүрүп жазгыла.

## ДОСТУКТАН ШИРЕЛГЕН ӨМҮР

20-жылдары жыламыш кыштагында жаңы мектеп ачылып, анда жарды-жалчылардын балдары окуй башташканын байманаптар **көралбастык** менен карашкан. Алар: «Жарды окуп кимди жарытмак эле», – дешип, келекелешкен. Бирок Аманкул мындай сөздөрдүн эченин укса да терикпеди. Эки жылдын ичинде эркин окуп, таза жазып калууга жетишти. Сабаты ачылган жаш жигит андан кийин кыска мөөнөттүү курсдан окуп, айылга мугалим болуп келди.

Күндердүн биринде Аманкул окуу куралдарын алуу үчүн шаарга гелди. Ошол учурда окуу жөнүндө **сөссүйлөгөн** жаш жигиттин сөзү анын көңүлүн өзүнө бурду. Анын бири:

– Обулустук эл агартуу мекемесинин алдында музыкалык **тийатр** койчу төгөрөк ачылыптыр. Окуу алтайга созулат экен, – деп калды.

...Бул күтүлбөгөн окуядан кийин, Аманкул **Прогресс** деген жумушчулар клубуна келди. Клуптун ичи жаштарга жык толгон...

Анда окууга ышкыбоздорду тандап алуу үчүн, Мацуцин жана Еленин дегендөр экзамен алыш жатышыптыр.

Алар адегенде эле:

– Фамилияң ким? – деп сурап калышты.

– Куту байдын уулумун. Атым Аманкул деди...

– Сен ырдаганды билесицби? Мынавул обонго салышырдал берчи, – деп рояль ойной баштады.

Бул обон мага тааныш болгондуктан, эркин ырдадым. Анан тиги киши жанындагысына кайрылып:

– Николай Николаевич, бул жигитти **сөссүз** окууга кабыл алуу керек, – деди.

... Н. Н. Еленин студиянын окуу программасын мурда **гөрөлек** жаштарга чын **бейили** менен үйрөтө берди. **Көбүвакыт** өтпөй эле, мени ал өзүнүн «Молдо Насирдин» аттуу уч көшөгөлүү комедиясындагы башкы ролго дайындады. Адегенде артистикке **гөналбай** жүрүп, анан тезеле колективке камыр-жумур болуп аралашып кеттим. Болочоктотуу кыргыз элинин көркөм енер чеберленин бири Аманкул Куттубаев менен Н. Н. Елениндик чыгармачыл байланышы, ширелген достугу **ошолгүндөн**

башталып, алардын өмүрүнүн аягына чейин уланган.  
(«Залкар таланттар» деген китептен.)

64. Бул аңгемедеги татаал географиялык аттардын кандай жазыларын айтып бергиле.

Сарычелек – Кыргызстандагы айтылуу көлдөрдүн бири. Анын узундугу сегиз жарым километр, айрым жерлеринде туурасы төрт жарым километрге чейин созулат. Көл дениз деңгээлинен 1925 метр бийиктиктө турат. Айрым жерлеринин терендиги 400 метрге чейин жетет.

Сарычелек тоо массивдеринин ортосуна жайгашкан. Оц жагында Упалуу тоосу бой соозсо, сол тарабында Атжайллоо тоосу керилет. Төр жагын Музтер деп коёт. Ал андан ары атактуу Атойнок тоосу менен чектешип кетет.

Сарычелектин айланасында Кыла, Чойчөккөл, Ийрикөл, Арманкөл деген дагы башка көлдөр бар. Мурда бул көлдөрдү жээктеп айыл отура турган. Сарычелек корукка айландырылғандан бери анда жайлоого тыюу салынган.

Бул көлдөргө 1960-жылы карп балыгынын чабактары коё берилген. Азыр карп балыктары эң сонун өөрчүп жатат. Кәэ бир балыктардын салмагы 15 килограммга чейин өсүп жеткен. («Кыргызстан маданияты» жума-лыгынан.)

65. X. Карасаевдин түзгөн орфографиялык сөздүктөрүнен пайдаланып, бул татаал сөздөрдүн ичинен кошмок сөздөрдү өзүнчө, кош сөздөрдү өзүнчө белүп көчүргүлө. Кош сөздөрдүн арасына дефис белгисин кооп жазгыла.

Аба ырайы, ала шалбырт, ала була, буюм терим, атамекен, өнөр жай, маңдай тескей, бет маңдай, бет алды (бет алды кете берүү) жалгыз жарым, жоро жолдош, үзөңгү жолдош, жан жөкөр, ит күш, тоту күш, ит мурун, эмгек куралы, курал жарак, баш макала, баш көз, бала чака, музоо баш, музоо торпок, кийим кече, эртели кеч, кара курт, кир кок, болор болбос, жаан чачын, бака жалбырак, ай балта, айлап жылдап, мелт калт.

66. Текстти окуп, кашаага алынган сөздөрдүн кайсынысы кош сөз, алардын кандай жазыларын айтып бергиле.

(Ой тоону) чулгаган калың кар. (Кез кез) асман тунап, (жер жүзүн) түгөл бүркөгүдөй булут каптап борошо

урат. Суукка каткан теректин, (кара жыгачтын) бутактары кычырап, жел журғөн сайын (аркы терки) термелет. (Бак дарактардын) бутагында жай учурундагыдай сайран куруп жүрушкөн келгин күштар азыр жок. Канаттарын далдайткан (ала каргалар) сагызгандар тооктон жем та-лашып, (короо короого) үйүр болгон таранчылар гана керүнөт.

Анткени менен шаардын көчөлөрүндөгү кыймыл баягыдай эле. Көчөлөрдөн машиналар (каршы терши) етүп турат. (Катар катар) тизилген вагондорун сүйрөп, жүк тарткан паровоздор шаардын (чет жакаларындагы) (темир жолдордо) зымырайт. (Эртең менен) эрте жумушчулар ( завод фабрикаларга) жөнөсө, окуучулар мектепке, кичинекей балдар (бала бакчага) бет алышат. Мына ошентип, (күнү бою) тынбаган кыймыл түнкүсүн гана (бир азга) тынчыйт да, эртеси кайрадан башталат. («Ала-Тоо» журналы.)

Бир тилдеги сөздөрдүн жалпы жыйындысы лексика деп аталат. Ал эми сөздөр жөнүндөгү окуу, илим лексикология болот. Деги эле сөз кандайча пайда болот деген суроо туулат.

Бизди курчап турган чейрөдөгү жандуу, жансыз нерселер, кубулуштар, окуялар ж. б. бардыгы атоого муктаж. Адам акылына, көзүнө, кулагына таасир эткен конкреттүү жана абстракттуу түшүнүктөр, адамдар ортосундагы мамилелер зат жөнүндөгү туюмдарды топтоштурат да, конкреттүү, абстракттуу маанидеги заттык атоолорду алыш келет. Заттардын түшүнүгүн билдириген сөздөр: *адам, тоо, суу, мөңгү, темир, жаан, жүрөк, акыл, сүйцү, кыял* ж. б.

Заттын өзүнө тиешелүү, мүнөздүү белгилери (сапаты, формасы, даамы ж. б.) атоо катары сын атоочту (чон, сүйрү, ачуу ж. б.), кыймыл-аракеттин мүнөзүн түюнтурган (тез, ылдам, жай ж. б.) тактоочту, санды түюнтурган сан атоочту, заттын кыймыл-аракеттик белгилерин, абалын түюнтурган этиш сөздөр пайда болот. Мына ошентип, биздин айланабыздагы туюмдар менен байланыштуу атоолор – сөздөр лексиканын корун түзөт.

Түшүнүктөр менен байланышкан атоолор сөздүк маанини түюнтурат, сөз маанилери жөнүндөгү илим семасиология деп аталат. Эми сөз маанилери кантин ажырайт, кандайча окшош болот деген суроо келип чыгат.

Заттар же кубулуштар өзүлөрү бирине бири окшош келет, ошондуктан атоодон мурун адам баласынын акылында типтештирилген окшоштук же кескин айрымачылыктар байкалат. Бири-бирине типтеш туюмдар бирдей аталып, жакын маанилеш сөздөрдү – полисемияны (көп маанилүүлүктү) түзүп, ага образдашкан окшош элестүү, көркөм боёкчолуу маанилерди

түзүп калат. Кокустуктан тыбыштык түзүлүшү бирдей келип калган сездөр омонимдик түгэйлөргө айланат, ар башка аталыштагы бир типте жата турган түшүнүктөгү сездөрдүн катары синонимди түзүп, таанып-билиү учурунда бирине бири көлөмдүк, сапаттык ж. б. белгилери боюнча карама-каршы келген сездөр антонимдер болот. Ошентип, сездөрдүн семантикалык маанилеринин түрлөрү келип чыгат.

### § 25. СӨЗДҮН КӨП МААНИЛҮҮЛҮГҮ (ПОЛИСЕМИЯ)

**П о л и с е м и я** – көп маани, көп маанилүүлүк жөнүндөгү илим. Сөздүн көп маанилүүлүгү кантип пайда болот?

Бизди курчап турган айлана-чейрөде окшош заттар, кубулуштар, окуялар болот. Алар бирин бири толук окшоштурбаса, айрым бир белгилери боюнча окшошот, дал келет. Улам жаңы заттарды ойлоп табышат. Ошентип бирин бири тууроочулук да келип чыгат. Мындай учурда окшош заттар, кубулуштар, окуялар бирдей түшүнүктүп пайда кылат да, алардын аталышында улам жаңы сез ойлоп таппастан, мурдагы эле сездөр менен атай салышат. Ошентип көп маанилүүлүк (полисемия) кубулушу пайда болот. Алар омонимдер менен окшош, бирок айырмалуу жактары маанилик өзгөчөлүктүп түзөт да, окшоштугу сырткы кейпинде гана учурдайт. Аны жогоруда көрдүңер.

Айырмачылыктын негизин полисемия менен омонимиянын пайда болуу булактарынан көрөбүз. Эгерде омонимия кокустуктан окшош атальп калган ар башка түшүнүктөн пайда болсо, полисемия заттардын, окуялардын, кубулуштардын окшоштугунун негизинде пайда болот. **М и с а л ы:**

**Түяк** – 1. Малдын шыйрагынын учундагы катуу мүйүзчө. 2. Отмө мааниде. Адамдын артында калган эркек баласы.

**Тырмак** – 1. Адамдын колунун, бутунун манжаларынын учундагы жумшак сөөкчө. 2. Тырмактын учундагы кесип салуучу белүүкчө (тырмагым ёсту).

**Табак** – 1. Тамак салынуучу, эт тартуучу идиш. 2. Тамак-аш (табакты кайсы дасторконго тарtabыз). 3. Тамак ичүүгө келген элдин саны (канча табак эл экен?).

(Полисемия пайда болуу ыгына карата метафоралык, метонимиялык, синекдохалык жолдор менен пайда болот)

**Метафоралык** жол менен пайда болгон көп маанилүүлүк заттардын, кубулуштардын, окуялардын тышкы окшоштугунун негизинде маанилер оошот. Тышкы жалпы окшоштуктар, белгилер метафоризацияланууга негиз түзөт, натыйжада текстең маанилердин бутагы келип чыгат.

**Мисалы: Ком** – 1. Төөгө жүк артуу үчүн өркөчүнө, белине орой таңылган кабат-кабат кийиз же башка калың нерселер, чом. *Төөлөргө жүк жүктөлбөйт ком болбосо* (*Барлы*). 2. Уйдун, төөнүн абдан семиргенде пайда болгон жон майы. Төө семирип ком алган, ком алганда тоң алган (*Тоголок Молдо*).

**Метонимиялык** жол заттардын маңыздык, мезгилдик, мейкиндик жалпылыгынын негизинде пайда болот, айрым учурда маңыз катары заттын эмнеден жасалгандыгынан да келип чыгат.

**Мисалы: Мейкиндикте алган орду боюнча пайда болгон метонимия:**

**Класс** – 1. Мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата топко бөлүнүшү (5-класс); 2. Ошол топтогу окуучулар үчүн арналып бөлүнгөн мектеп бөлмөсү.

**Мезгилдик** катышка карата пайда болгон метонимия:

**Ай** – 1. Планетанын бирөө. 2. Күндүн жана өзүнүн огуunda айлануунун негизинде пайда болгон он экиден бир бөлүгүн билдириүүчү мезгил.

**Маңыз,** көлөм, зат жайланаышкан орунду ж. б. билдириүүдөн пайда болгон метонимия:

**Чыны** – 1. Суюктук, чай куюу үчүн пайдаланылуучу идиш. 2. Чынынын ичиндеги тамак, суу (беш чыны ичтим).

**Жыгач** – 1. Көп жылдык дарак өсүмдүктөрүнүн жалпы аты. 2. Отун (жыгач суу болуп, от күйбөдү). 3. Жыгач эмерек, мебель (үйү толтура эле жыгач).

**Ч. Айтматов – 1. Жазуучу. 2. Айтматовдун чыгармаларынын жыйыны (Айтматов басмадан чыгыптыр; Айтматовду окудум).**

**Синекдохалык жол менен пайда болгон полисемия заттын тышкы белгилерине, көлөмүнө, б. а., бутунду бөлүк катары, бөлүктү бутун катары атоо менен пайда болот.**

**М и с а л ы:**

**Кол – 1. Адамдын эки ийининен баштап, манжаларынын учуна чейинки мүчөсү. 2. Малдын алдыңкы буту. 3. Беш манжа.**

**67. Төмөнкү полисемиялуу сез маанилеринин кайсы жол менен жасалганын аныктап, ар бир маанисine мисал келтиргиле.**

**Кыял – 1. Ойлогон ой; тилек кылган, эңсеген ой; фантазия. 2. Мүнэз. 3. Оюнун бир түрү.**

**Мұлтұлде – 1. Бир калыпта турбай кылтылдоо, ойноктоо. 2. Улам бирине жагынып, же өз пайдасына карат эки тараптын улам бирине ооп кылтылдоо, чыныгы жүзүн билдирибөөгө аракет кылуу.**

**Муун – 1. Адамдын жана жаныбарлардын сөөктөрүнүн же өлемчектеринин кыймылга келип тuruучу кошулган жери. 2. Каруу, күч, кубат. 3. Отме мааниде. Кәз бир өсүмдүктөрдүн бөлүк-бөлүк болуп турган жери, муунактары. 4. Ата-бабанын укум-тукуму; жашташ адамдар, курбулар. 5. Грамм. Сөздөгү бир ыргак менен айтылган бир же бир нече тыбыш.**

**Ички – 1. Ич жагын караган. 2. Ич жактагы, төр жактагы. 3. Ичтеги, жарыялана элек, көмүске. 4. Өз ич арасына гана таандык, башкаларга, бөтөн тарапка тиешеси жок.**

**68. Төмөнкү «Кез» деген сездүн маанилеринин ичинен метафоралык, метонимиялык, синекдохалык маанилерди ажыратыла. Ар бирине мисалдар келтиргиле.**

1. Адамдын, жан-жаныбарлардын көрүү мүчөсү.
2. Бир нерсенин тешиги, жылчығы, ачык бөлүгү, көзөнегү.
3. Куржундун бир жак бөлүгү.
4. Көбүнчө шакектин кичине асыл таш, мончок ж. б. орнотулган жери, бөлүгү.

5. Терезенин ачылууга ылайык бөлүгү.

6. Күндүн, айдын бети.

69. «Баш» жана «Тарт» деген сөздүн маанилерин сөздүктөн карап, жогоркудай талдагыла.

**Эскертуу:** Көп маанилүү сөздөр сөздүктөрдө араб цифрасы менен, ал эми омонимдер рим цифрасы менен берилерине көңүл бургула.

Көп маанилүү сөздөр туунду жана өтмө маанилердин негизинде пайда болот. Омонимдин ар бир мааниси түз маани катары колдонулат, андай болбой туунду, же өтмө маанини (мындай маани коннотациялык маани деп аталац) пайда кылса, анда ал көп маанилүүлүккө айланат.

**Мисалы:** Жык деген сөздүн омоним да, полисемия да экенин карагыла:

**Жыйнаштыр.** Этиш 1. Жыйнаштыруу, жыйнап, иреттеп коюу. 2. Токтолуп коюу, кандайдыр бир ишти андан ары улантпай, токтолуп таштоо.

**Жык I.** Этиш. 1. Тикесинен турган нерсени узунунан түшүрүү, жыгылган абалга келтириүү. 2. Женүү, женилүүгө аргасыз кылуу. 3. Буруу, бир жакка багыт алдыруу (сүү жөнүндө). 4. Дуушар кылуу, бир нерсеге милдеттүү кылуу, чыгымдатуу.

**Жык II.** Абдан толуу, абдан көп болуу.

Көңүл бурдуңарбы, жыйнаштыр сөзү көп маанилүүлүккө гана ээ, ал араб цифрасы менен гана белгиленді. Экинчи жык сөзү омоним I, II рим цифрасы менен, ал эми полисемиялык маанилер 1, 2, 3, 4 араб цифрасы менен берилди.

70. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнен бир канча полисемиялдуулуктарды таап, дептерицерге көчургүле.

71. Тексттен көп маанилүүлүккө, өтмө маанилүүлүккө ээ болгон сөздөрдү таап, түшүндүргүлө.

## МЕНИН МЕКЕНИМ

Ар бир адамдын өз мекени бар. «Мекен» деген сөз кыргызда – ата-бабанын жери, туулуп-өскөн жер дегенди билдириет. Ал, албетте, бут эле гүлбакча эмес. Мен азыркы дүйнө жөнүндө кецирәэк сөз кылардан мурда өзүмдүн

өмүр башатыма ой жүгүртөм. Абдан сагындырып, бир көрүүгө күштарланткан Талас жергемди, ак-карасы ара-лаш жаткан өз келбетинде көз алдымга элестетүүгө ара-кеттөнөм. Эгер мен аалам койнун аралаган космикалык саякката жүрүп, жер жөнүндө ойлончу болсом, сөзсүз, аны өз айлым Шекердин образы аркылуу элестетерим бышык. Анткени менин башатым ушул – Шекер. Ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде мен жарык дүйнөгө келип, турмуш тааныгам, өз таг-дырымды тапкам. Ата Журт деп аталган туулуп-өскөн жердин тирлик тартиби, салт-санаасы, ыр, жомогу, жа-ратылышы, абасы – бүткүл турпаты адамдын адам болуп калыптанышында жана өз тагдырына ээ болуусунда зор таасири бар экендигине бекем ишенемин.

Биздин айылдын абышкалары ар бир баладан: «Кана, жети атаңды айт!» – деп, катуу талап менен сурашар эле. Элдин акыл-эс мурасы да, муундардын байланышы да мына ушуга негизделген. Бул жөнүндө мен «Ак кеме» повестимде бала менен машина айдаган казак жигит экөөнүн аңгемелешүүсүндө айтууга аракеттенгем. Тур-мушта жети атасын билбей эле жашап жүргөн адамдар бар экендигине бала аябай таң калат:

– Жети атаңдын аттарын үйрөткөн жок беле акең?  
— деди бала.

– Ит билеби. Ага не тансык болдың? Жети атамы билбейм, бирак көрүп турасың гой, көп катары жасап журмии.

– Атам айтат, адамдар ата-тегин унутуп койсо, бузу-луп кетет дейт.

– Не ушин?

– Анда дейт, атам айтат, баары бир балдарым, балда-рымдын балдары билбей калат деп, адамдар арам иштен жийиркенбей, тартынбай калат дейт...

Бул жөнөкөй элдик философияны мен бала кезде уккан шекерлик абышкалардын наасат сөздөрүнөн алга-мын. (Ч. А.)

## § 26. ОМОНИМДЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ

Силер ушул учурга чейин билгендей, пикир алышуунун каражаты катары колдонулган сөздөрдүн жалпы жыйындысы лексикалык корду (составды) түзөт. Заттарды, түшүнүктөрдү атоо мумкунчүлүгүне карата ар башка сөздөрдөн турган жакын маанилеш синонимдерди, карама-каршы түшүнүктөрдөн турган антонимдерди, сөздөрдүн етмө, туунду, образдуу маанилеринен пайда болгон полисемияны, ар башка маанилүү, бирок бирдей айтылып, бирдей жазылган омонимдерди жакшы билесицер. Булар туюнтурган түшүнүктөрүнө, маанилик катышына жараша өз ара байырланат жана карым-катышта болот. Мына ошондой сырткы түзүлүшү боюнча бири-бирине окшош келген тилдин лексикалык бутактарынын бири о м о н и м и я жана п о л и с е м и я кубулушу болуп эсептелет.

Омонимия жана полисемия экөө төң эки же андан көп мааниден турат, айтылыши да, жазылыши да бирдей келет. Бирок алардын маанилик карым-катышы, пайда болуу булактары ар башка.

О м о н и м д е р – айтылыши жана жазылыши бирдей, бирок маанилери ар башка сөздөр. Сырткы түзүлүшү боюнча алар көп маанилүү сөздөргө окшош келет, анткени омоним да, полисемия да көп мааниге ээ болуп, тыбыштык түзүлүшү бирдей болот. Эгерде полисемия (көп маанилүүлүк) кубулуштун, заттардын атынын түпкү мааниси бирдей экендигине таянса, омоним сөздөрдүн мааниси бири-бирине окшошпойт. Аны төмөндөгү мисалдар менен далилдөөгө болот.

**Жай I зам** жаз айларынан кийин келүүчү мезгил, жаз менен күздүн ортосу.

**Жай II зам** орун, турак, мекен.

**Жай III тактооч** акырын, шашпай.

**Жай IV этиш** жазуу, төшөө, жайып коюу, таратуу, маалым кылуу, малды жайытка коё берүү.

Бул жердеги жай деген сөздүн төрт түрдүү омоним маанилери бири-бирине окшош эмес. Сөз түркүмдөрү боюнча да ар башка. Бул сыйктуу сөздүк маанилер омоним болуп саналат. Эми жай деген сөздүн башкача көрүнүшүнө токтолуп көрөлү.

1. Орун, турак, мекен. Көпүрө салууга жыгач жок, аттамчыкка жай көйлү деген акыл менен бир күнц майда балдардың үзүүлүп жиберип, Дүйшөн экөөбүз таш жыйнап, үстүнө чым коюп, ишке киришилик. (Ч. А.) Ой, жаныңды жеген Аленди, күдайды карап калп айтсаң боло, болуптур, атаңдын ошончолук узун укуругу бар болсо, аны кайсы жайга коюп жүрдү эжен? – дейт калпычы. (Жом.)

2. Төшөк, жата турган орун. Өзүңөр башыңарды жууп, анан жай салып, балкып үктеп жаткыла, – дейт жез кемпир. (Ж. М.)

3. Ал-абал, шарт. Жаман жайын айтам деп, баарын айтат. (Мак.)

4. Мекеме, ишкана, уюм. Агробиенөр жай комплекси айыл чарбасынын бардык тармактарын өзүңө камтыт. («СК»)

Омоним менен полисемиянын маанилик бутактасынын төмөндөгүдөй элестетүүгө болот.

#### Салыштырып көргүле:

Кабык I зат. Нерсенин сыртынан каптап турган бөлүгү, катмары.		Кабык II зат. Жууркан, төшөктүн же сырт кийимдердин кабылыш тигилиши.
--	--	---

Кагаз

Кагаз зат. 1. Жыгач, чүпүрек жана башка нерселерден даярдалып, жазууда, басмада колдонууга, бетине сүрөт тартууга арналган материал.
2. Жазылган ар кандай документ, кат ж. б. (Кагазга кол койдурал.)
3. Өтмө. Кагазга оролгон буюм. (Дүкөн-дөн эки кагаз чай, эки-чүк кагаз тамеки ала чүн көздөй жөнөдүц.)

Жогорку мисалдардан кандай жыйынтык чыгарууга болот? Бир эле сөз эки башка мааниге ээ. 1. Затты сыртынан каптап турган бөлүк. 2. Кийим тигүү ыкмасы. Экөө бири-бирине эч кандай байланышпай пайда

болжон сөздөр әкендиги даана байкалып турат. Ал эми кагаз сөзүнүн маанилери бири әкинчисин, үчүнчүсүн пайда кылганын билиш кыйынчылык туудурбайт. Ал турмак, үч маанинин заттык жасалышы бир гана буюмдан улам чыкканын көрсүңөр. Демек, көп маанилүү сөздөрдүн туюнтурган түшүнүк түйүнү бир булактан келет, ал эми омонимдер ар башка булактан кокусунан окшош айтылып калган сөздөрдүн жыйындысыны түзөт. Сөздөрден издеген учурда маани берип карасаңар, омонимдер рим цифрасы, көп маанилүү сөздөр араб цифрасы аркылуу ажыратылып берилет.

Кыргыз тилиндеги омонимдер төмөндөгүдей жолдор менен пайда болот:

I. Фонетикалык кокустуктан (тыбыштык дал келүүдөн);

II. Сөздөргө мүчө жалгануу менен пайда болгон омонимдер;

III. Сөздөрдүн маанилери алыштап кетүүнүн натыйжасында пайда болгон омонимдер;

IV. Башка тилдерден кабыл алуу учурunda тыбыштык окшоштуктардын натыйжасында пайда болгон омонимдер.

I. **Фонетикалык омонимдер.** Заттардын атын атоо учурunda ар башка заттар же түшүнүктөр кокустуктан бирдей аталышка ээ болуп калат. Андай омонимдердин кээ бирлери тилдин тарыхый өзгөрүшүнөн, өнүгүшүнөн улам тыбыштык өзгөрүүгө учураса, кай бирлери кокустуктан тыбыштык окшошууга дуушар болуунун натыйжасы.

М и с а л ы: байыркы кыргыз тилиндеги айрым со зулмалар кыскарып, окшош сөздөрдүн катарын түзгөн:

бар I этиш баруу

баар же бар II этиш бир нерсенин бар болушу

ат I зат жылкы

aad же at II зат адамдын ысмы

ат III этиш мылтыктан атуу ж. б.

кул I зат оттун күлү

кул II этиш күлү

кул III зат койдун терисиндеи оору

сыр I зат боёк

сыр II зат адамдын ички, купуя ою  
сыр III зат быштак.

П. Морфологиялык омонимдер. Үңгү сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөр жалгануу менен морфологиялык омонимдер жасалат. Мындай учурда омоним үңгуга мүчө жалганганда андан келип чыккан сөздүн мааниси окошошпостон, ар түркүн түшүнүктүү берет. Кээде үңгү сөзгө туунду сөздөр омонимдешет:

чалма I зат жылкы кармоочу курал

чалма II зат там салууга ылайыкталган баткак

чалма III зат баш кийим

тутуу I зат боз үйдүн кийизи

тутуу II этиши кармоо.

Омонимдик түгөйлөрдүн бири үңгү сөз тибинде, экинчиси туунду түрүндө болуу менен бирдей аталышка ээ болуп калганын көрөбүз:

бармак I зат колдун манжаларынын бири (баш бармак)

бармак II этиши кыймыл-аракеттин келер чагын билдирет

шыбак I зат талаадагы жыттуу ёсумдуктөрдүн түрү

шыбак II зат шыба этишинен жасалган, тамдын, дубалдын сүртүлгөн шыбагы

ачуу I зат каар, жини келгендиң, кыжырланган-дык

ачуу II сын даам, жагымсыз, ачуу, кычкыл

ачуу III кыймыл атооч, ач этиши сезүнөн жасалган (жабык нерсени ачык абалга келтирүү) ж. б.

III. Семантикалык омонимдер. Кеп маанилүү сөздөр бара-бара ажырап отуруп, кыйла мезгилдерден кийин, омонимдик түгөйдү пайда кылат:

жем I зат азык, тамак

жем II зат тегирмендин чанагынан тушуп жаткан данды кичинеден жана бир калыпта чубурта турган, чаңактын алдына орнотулган бөлүгү

шайман I зат бир нерсе жасоого, иштөөгө керек болгон жарак-жабдыктар, курал-жарактар

шайман II зат күч, кубат, ал-күч, дарман

чыр I зат чатак, жаңжал, чатак чыгарган наара-зылык

чыр II сын урушчаак, жаңжал чыгарганды жакшы көргөн адам.

IV. Омонимдер башка тилдерден кабыл алуу жолу менен да пайда болот. Кыргыз эли башка элдер менен такай карым-катнашта болгондуктан, алардын сөзү эне тилибизге аралашып турган. Кабыл алынган сөздөрдүн айрымдары кыргыз тилинин тыбыштык түзүлүшүнө карай фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал турмак, омонимдик түгөй өз сөз катары колдонулуп жүргөндөрү да жок эмес.

Мисалы:

ак I (кырг.) кардын, сүттүн өңүндөй түс

ак II (ар.) каргыш, балалыктан кечүү, терс бата берүү (*Кечтим сенин балалыгыңдан! Ак кылдым!*) (Т. К.)

ак III (ар.) Кудай, Тецир

ак IV (ар.) чын, чыныгы, чындык, таза

Орус тили жана ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынган сөздөр да кыргыз тилиндеги айрым сөздөргө окшошуп, омонимдерди пайда кылат:

билет I чыпта

билет II билүү, андоо

баян I зат жөн-жайды, ал-абалды билдириген кабар, маалымат

баян II зат татаал системадагы кыяк, гармонь, музикалык аспап

метрика I ыр түзүлүш закондорунун жыйындысы

метрика II баланын туулгандыгы түуралуу күбөлүк

Жогоруда силер омонимдердин пайда болуу булактары менен тааныш болдуцар. Эми теменкү класста окуган омонимдердин түрлөрүн эсинерге түшүргүлө:

**Омограф** – айтылышы айырмаланган, бирдей жазылган сөздөр; **карта** – жылкынын ички эти; **карта** – географиялык түшүнүк; **ток** – электр кубаты; **ток** – курсагы ток; **корк** – коркуу сезими; **Корк** – Англиядагы шаардын аты.

**Омофон** – айтылышы окшош, формалары да бирдей сөздөр (алар омоформалар деп да аталат): **тапта** – этиши табына келтирүү, шыктандыруу, демилге берип, үйрөтүп даярдоо; **тапта** – этиши тегиздөө, бырышын жазуу, ныктоо; **тапта** – этиши шилтеп, чаап, уруп

жиберүүгө камынган, обдулган абал; *кайыш* – зат ийленген, иштелген тери; *кайыш* – этиши ийилүү, майышуу, катуу азап чегүү жанга батып, кыйноо тартуу; *ага* – ага-ини, тууган; *ага* – ал ат атоочунун барыш жендемесү менен өзгөргөн түрү.

72. Төмөнкү сөздөрдүн омонимдик маанилерин карап, тыбыштык өзгөрүүсүн байкагыла. Кабыл алынган сөздөрдү сөздүк дептерицерге жазып, көп маанилүүлүгүнө көңүл бургула. Маанилерге өзүңөр сүйлөм түзгүлө. (Бул сөздөр, маанилер, чыгыш теги Х. Карасаевдин «Өздөштүрүлгөн сөздөр» аттуу сөздүгүнөн алынды.)

*Илеп I Илаб (ир.) 1) эрин. Абыл Бегайымдын көзчүнөн өбөйүн дегенде илебине ачуу жаш тийди. (К. Ж.) 2) өтмө кашат, жәэк. Буркулдаган чоң дайра, илебинен ашилтыр. («С»)*

*Илеп II (ир.) жалын, ысык, тап. Илебине наан бышып турган кези. (Ыл.)*

*Жам I (ар.) чогуу, жалпы, бардык. Жакын көрдүң байларды, Жам букара бирикти, Таба албассың айланы. (Т.)*

*Жам II (ар.) деңиз, дарыя, суу. Отко-жамга түшүп деген сез айкашында гана жолугат.*

*Жам III (ир.) 1) түштүк диалектиде кир жуугуч чылапчын; 2) чөйчөк, бокал. Сары алтындан жам кесе. («М»)*

*Маңги I Баңги (ир.) нашаа чегүүчү, нашаачы. Жети таз өзү маңги таз, Акылы жок аңги таз. (Т. М.)*

*Маңги II (ар.) диний, түбөлүк, баки, таптакыр. Шайтан маңги тозокто калган имиш.*

*Сооп I собоп (ар.) диний, жанга аралжы боло турган иш, тиги дүйнедө жанга аралжы болучу иш. Сообуңду өзүң ал, Султаным Чубак келатат. («М»)*

*Сооп II собоп (ар.) адилет, туура. Тајк жегениң сага сооп болуптур.*

73. Кыргыз тилинин омонимдер, түшүндүрмө сөздүк төрүнөн бута, жан, жөн, карк, кары, түндүк сөздөрүнүн омоним маанилерин дептерицерге көчүруп жазып, түрлөрүнө карата ажыратыла.

74. Тексттеги сөздөрдүн омоним түгэйлөрүн сөздүктөрдөн таап, өзүңөргө сөздүк түзгүлө (кара менен басылган унгы сөздөрдү карагыла).

Жар ташка сүйөнуп турға бериптирмін, шылкый-  
ып артқа тарттым. Жығылып жаткан оюнчук машинеге  
келдім. Дәңгелектөрү көктү карап, оодарылып жатат.  
Көзүмөн жаш чыгып кетти. Мына! Баары буттү! — деп,  
коң машинем менен мундашып, капотунаң сыладым. Мо-  
тордун ысық деми бетке урду. Уулум менен эң акыркы  
жолукканымдың жалғыз күбесү ушу жансыз машине да  
мага азыр жакын көрүндү... (Ч. А.)

75. Ыр саптарындагы белгиленген сездердүн етмө маа-  
нилүүлүгүн, образдуулугун айтып бергиле. Таш, жар сездерүнүн  
омонимдик маанилерин, түгейлөрүн белгилеп, мисал түзгүлө.

Ысык-Көл канча булак, канча өзөн  
куоп жатат, куюп жатат шаркырап.  
Ошондо да ашып-таштай мелтирең,  
уюп жатат ал чыдан!  
Мен — мөл булак, көл табалбай тызылдаң,  
жарга урунган, ташка урунган нук издең.  
Аттиң, сенин жүрөгүң  
Ошол көлдөй туруп берсе «Куюл» — деп. (Т. Мук.)

76. Төмөнкү сездердүн мааницин ажыраткыла. Сөздүн кан-  
дай маанилерин түзөт белгилегиле, мисал келтиргиле.

карта I	бак I
карта II	бак II
ток I	бак III
ток II	жәэк I
сөгүш I	жәэк II
сөгүш II	жәэк III
сөгүш III	так I
тик I	так II
тик II	так III
тик III	

## § 27. СИНОНИМ, АНЫН ТҮРЛӨРҮ, ПАЙДА БОЛУУ ЖОЛДОРУ

Бизди курчап турган чөйрөдөгү окшош, типтеш заттар, кубулуштар, окуялар, кыймыл-аракеттер бирдей же жакын маанилеш сөздөр менен аталат. Эгерде маанилеш, текстеш сөздөр **полисемия** деп аталса, айтылыши боюнча айырмаланган, жакын маанилеш сөздөр **синонимдер** деп аталат.

Мисалы: *жорук, кылых, жоро, жосун, жөндөм, ийкем, шык, эп, ык, талант*.

Синонимдер көркөм каражат катары стилдик максатта пайда болот. Анткени бирдей түшүнүктөрдү кайра-кайра бир эле сөз менен айта берсе, кептин мааниси супсак, жагымсыз туюлат, ошондуктан аларды улам башка бир сөз менен атап, пикир алышкан учурда ийкемдүү, коозураак сезилет. Ошондой болсо да синонимдердин алгачкы туюмду атоону берген түпкү маанилүү сөзү учуртайт, аны синонимдин **доминанты** дейбиз, т. а., басым кылуучу, башкы маани деген түшүнүктүү берет.

Мисалы: *каала сөзүн алсак, ал доминант болот да, каала, сама, тилем, күсө, эңсе, көксө деген синонимдер синонимдик уяны түзөт*.

Синонимдеш келген сөздөрдүн жалпы жыйындысы уя деп аталат, алардын ичиндеги өтө жакын маанилеш сөздөрдүн тобу **катар** деп аталат.

Көңүл буруп, карап көргүле: *курбу, курдаш, теңтуш, замандаш, куракташ, курбалдаш, тең, катар, жолдош, классташ* деген синонимдерди алсак, доминанты курбу, калган маанилеш сөздөр уяны, ал эми калгандарын синонимдердин ар кандай катарларына бөлсө болот. 1-катар: *курбу, курдаш, теңтуш, жолдош*; 2-катар: *теңтуш, курбалдаш, тең, катар*; 3-катар: *теңтуш, жолдош, классташ*.

Синонимдер маанилик катышына карай толук жана толук эмес, контексттик синонимдер болуп бөлүнөт. **Толук синонимдер** сүйлөмдүн катарында бирин бири менен алмаштырса, маанилик жактан эч өзгөрүү болбостон алмаштырууга мумкун: *Накыл, санат, насыят. Омкор, томкор, оодар*.

Толук эмес синонимдер сүйлөм тутумунда биринин ордун бири толук маанилик жактан алмаштыра албайт, бирде алмаштырса, экинчи бир учурда синоним дешпейт: *сулуу*, *кооз*, *көркөм*, *жакшинакай*, *жагымдуу*, *чырайлуу*, *жылдыздаруу* ж. б. десек, *сулуу – адамга*, *көркөм – чыгармачылык* менен бүткөн нерселерге (чыгарма, сүрөт, архитектура ж. б.), *жакшинакай – жалпы жагымдуу туюмга*, *чырайлуу жана жылдыздаруу – адамга карата колдонулат*. *Сулуу жана чырайлуу* толук синоним боло алат, *сулуу* менен *көркөм* синоним боло албайт, *сулуу* *кыз*, *сулуу* *байбиче* десек, *көркөм* *кыз*, *көркөм* *байбиче* дебестен, *көркөм* *сүрөт*, *көркөм* *фильм* дейбиз, *сулуу* *фильм* дебейбиз. Чырайлуу адам дейбиз, чырайлуу тоо дебейбиз. Ошентип, толук же толук эмес синонимдерди сүйлөм катарына коюп көрүү менен аныктайбыз.

Контексттик синонимдерди контексттеги маанилешүүсүнө карата аныктайбыз: Узун үстөлдүн башында райондун чоңу Асанакун Шамыратович отурат. Көкүрөк тушунда лук-лук урган *жүрөгүнүн түрсүлдөшү* тыйду.

Келтирилген мисалдарда *choq* – башчы деген сөзгө, *жүрөгүнүн түрсүлдөшү* – коркуу сезими деген түшүнүктөргө синонимдешет. *Чоңдун* синоними – зор, эбегейсиз, коркуунун синоними – сестенди, кооптонду деген сөздөрдү келтирсе болот. Бирок бул жерде контексте етмө мааниде туруу менен маанилеш сөздөр катары колдонулууда.

Синонимдерди пайда кылуучу булактарды ички жана тышкы таасирдин негизинен көрүүгө болот. Ички мүмкүнчүлүктүн таасириндеги пайда болгон синонимдерге кыргыз тилинин өзүнүн булактарын эсептейбиз. Ал эвфемизмдин, табунун, фразеологизмдердин, диалектизмдердин таасиринде өнүгөт.

### Табу жана эвфемизм

Табу деген түшүнүк элдин аң-сезими менен байланыштуу. Жаратылыштан, табияттан коркунуч алып келет деген сезимде түшүнүктөрдү башка сөздөр менен айырбаштайт, б. а., *тергөө сөздөр* деп да аталат: *Карышкыр* деген сөздү айтса, малды жеп, кырып кетет

деп, күдайдын ити, кашабаң, бөрү, көк серек деген синонимдер менен алмаштырышкан.

Тергөө, табу сөздөрдүн пайда болушуна социалдык, гносеологиялык жана психологиялык себептер өбөлгө түзгөн. Табу дайыма эле синонимди пайда кыла бербейт, көпчүлук учурда нагыз түшүнүктүн аты аталбай калат, т. а., тергелген нерсенин аты колдонулбастан, анын ордуна табу сөз гана колдонулуп, ал элге кецири тарап кетет. Табу көркөм чыгармаларда өтө аз учурайт. Себеби ал өтмө мааниде колдонулбайт, т. а., табу өзүнүн табияты боюнча түздөн-түз атоого жакын турат. Ал эми бул болсо анын эл үчүн коркунучтуу жана ыйык туулган нерселердин атын атагандыгы менен шартталат. Алсак, кыргыздар ыйык жандык катары эсептелген бугу деген түшүнүктүү берүүдө Ч. Айтматов *Мүйүздүү эне, Бугу эне, Умай эне* деген табуну колдонгон.

Табу сөздөр элдин коомдук-социалдык абалы менен тыгыз байланышта болгондуктан, көбүнчө ал оозеки чыгармаларда, эпостордо же кары адамдардын кептепринде учурайт. Адамдын аттарын тергеп айтуу да бүгүнкү күндө кездешет. Ошентип, табу сөздөр аркылуу кыргыз элинин өткөн доордогу жашоо турмушунан, урп-адат, көз караштарынан маалымат алабыз.

Э в ф е м и з м одоно, айтууга ыңгайсыз сөздөрдү башка жагымдуу сөздөр менен алмаштыруудан келип чыгат. Бул элдин маданияты менен байланышкан. Элдик жана тилдик маданияттуулук катары эсептелет. *Бооз* деген түшүнүк малга карата колдонулса, адамга карата *боюнда бар, кош бойлуу, кош кабат* деген сыйктуу синонимдер менен алмаштырылат.

Эвфемизмдер – синонимдердин бир түрү. Эвфемизмдер лексикалык курамда өтмө маанини пайда кылып, айрымдары адабий нормага айланат. Алар тилде синонимдуулукту жаратат. *М и с а л ы: кечигүү – кармалуу, толду – эттенди – семирди*. Эвфемизмдер коомдогу адамдардын жүрүш-турушуунан, этикалык нормадан, сылыхтыктан улам жааралып, көпчүлүгү нукура эвфемизмдер катары адабий тилибизден орун алса, айрымдары контексттик, индивидуалдык синонимдер катары белгилүү бир көркөм чыгармада гана жашап калат.

Эвфемизм – көркөм сөз каражаттарынын бири. Элдин жашоо турмушу, ички маданияты менен тыгыз байланышта. Эвфемизмдер тәэ алмустакта эле жаралған. «Манас» эпосунан көптөгөн эвфемизмдерди жолуктурабыз:

Казы байлас бол өзу  
Толгон экен шиши да.  
Күмга төөсү төлдөгөн  
Көп байлыгын жыйноого  
Кытайдын алы келбекен.  
Этегин эч ким ачпаган,  
Эчактан сыйлас көпчүлүк  
Ээнбаш сөздү айтпаган.

(«Манастан»)

Эвфемизмдер көркөм чыгармаларда түгөйлөр катары кенири учурайт. Эвфемизмдер структуралык жактан сөз түрүндө да, фразеологизм түрүндө да учурайт жана алардын мааниси контекст аркылуу аныкталат.

Фразеологизмдер өтмө мааниде туруу менен түз маанидеги сөздөргө маанилеш келет: *Жыш токой*, *эгин* дегендин ордуна чычкан мурду жөргөлөгүс деген фразеологизм колдонулат.

Фразеологизм – өтмө, образдуу маанини берүүчү ыкма.

Диалектизм же тилдин территориялык чектелген түшүнүгү болуу менен адабий тилде синонимди пайдалынат: *Дос, жолдош, ортоқ*.

Бул сыйктуу ыкмалар ички булактардан пайдалынган синонимдер деп аталат. Мындан тышкары башка тилден кирген сөздөр да эне тилибиздеги сөздөргө маанилеш келет, булар тышкы булактардын негизинен пайдалынган синонимдер болуп эсептелет: *колдоо, демөөр, спонсор, мелдеш, соревнование, мөөнөт, срок* ж. б.

77. а) Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү синонимдерди түрлөрүнө ажыратып, толук, толук эмес, контексттик экенин далилдегиле.

Апамдын деги кимге сүйлөп, ким менен жекелешип, урушуп жатканы белгисиз. Ошондон улам байкуш апамдын кара жини кармай кетти окшойт. Урушкан сайын атама айтып жүргөн дооматына өтүп кетти окшойт. Биз

бала болсок да апамдын бул дооматына өзгөчө бир чатак бардай карачубуз. Анткени башка эч бир жемеге чым этип койбогон атам ушул алтын сейкө дегенди укканда каны бир башкача бузулуп кетер эле... Көрсө, ошентип араздашкандардын аз-аздан ачуусу кетет тура. (К. А.)

б) Төмөнкү синонимдерге мисалдар түзүп, маанисинин алыс-жакыныңын аныктагыла.

Чөнтөк, калта, чонтой; Улгу, өрнөк, таалим, нуска, мисал; Кумар, мооку, ышкы; Жашы, жашоору, ыйламсыра, бошо; Акылсыз, бейакыл, наадан, эселек, эсер; Кекеч, сакоо, чүчүк.

78. Төмөнкү тексттен кара менен басылган сөздөрдү маанилешине карата ажыраткыла. Доминанттарын таап, салыштырыла.

Катты окуп бүткөнүмдө бир шүмшүк үстүмө жугунду куюп жибергендей эле болду. Өлчөсү курусун, эң жаман кат экен. Мынчалык ачuu сөздөрдү өмүрү угуп көргөн эмесмин. Калыстыгы жок бир бейадеп баарыбыздын бетибизге жок жерден көө сыйрап жибергенине чыдабай, адегендө аябай катуу жиндендим.

Аз-аздан кийин бой токтотуп, ойлоп көрсөм, маркүм апамды жашырганыбызга уч жылга аяк басыптыр. Айылдагы аталаш туугандарыбыз кышкысын атацарды шаарга алыш кеткиле, ошол жерден бир бойдок кемпир таап кошуп коёбуз дептир. Айылда башы бош кемпир деген калбай калса керек.

Нечен жылдар бою апам эмнегедир ал аял менен араздашып, үйлөрүбүз көчөмө-көче турса да киришкенинбиз жок. Айттору Мунабия тууралуу апам бир да жылуу сөз айтканы жок. Ал мастан бизге жакшылык санабайт. Ал шүмшүк биздин үйдүн кутун учурду. Ал жез кемпир дегендөн апам жадачу эмес.

Сени уул, кыркка чыккан киши дейт. Бул жакта жалгыз атацар бир мастанга апацардын ак шейшебин төбелетип, салтта жок жосунду жасап отурат. Бейиши болгон жеңем, көрүнде ала салыш аткандыр. Жайына кеткен кишинин керезин аткараруу керек. Көрдүңбү кичине бала, о дүйнө кеткен адамдын сөзүн угуу керек.

Бош керебетти үйдүн ортосуна чыгарып, сөөктүн бетин ачып, азага карата үн чыгарышып жатышты. (К. А.)

**79.** Ыр саптарындағы кара менен белгиленген сөздердүн синонимин ордуна коуп керуп, анын көркөм каражат катары колдонулғанын аныктагыла. Доминанттын, маанилеш жакындығын айтып бергиле.

Кечиккен соң зарығып,  
Уннұту деп таарынып,  
Коргоол менен **күн санаи**  
(төлгө таш жөнүндө айтып жатат),  
Жүргөндүрсүң камығып.

Түндө жатып уктабай,  
Күндүзүндө токтобой,  
Жолоочудан жол сурал,  
Тургандырсың Ала-Too!

Баламдан кабар укчы – деп,  
Санаймын эрте-кечти – деп,  
Кагылбаган жаш балам.  
Кандай жолго түштү – деп  
Зардал, ыйлас, үн салып,  
Башынан түшпей күү чалып.  
Дөңдөн түшпей эрте-кеч  
Тургандырсың Ала-Too!

Айлар-жылдар өттү – деп,  
Кабарсыз болуп кетти – деп,  
Катпаган балтыр баламды,  
Кимиси мерт этти – деп,  
Булаттан жоолук оронуп,  
Ак чачың музга боёлуп.  
Көз жашың менен сай-сайды  
Жуугандырсың Ала-Too! (К. Т.)

**80.** Бул эвфемизмдердин, табулардын колдонулуш себебин айтқыла. Доминанттын тапкыла. Ар бирине мисал берип, сүйлемдөр түзгүлө, катарын таап, ага да мисал келтирғиле.

Тередү, көзү өттү, оозунан ак ит кирип, кара ит чыкты, бети ачыла элек кыз, жаман оору, сылтып баскан адам, азиз киши.

**81.** Кара тамга менен басылған сөздерду мааниси жана пайда болушу боюнча кайсы түрдөгү синоним экенин аныктагыла.

Өзү да үшүгөн Инкамал апай өзүнөн бетер көк түмшүк болгон балдарга география сабагын өтүп жатат... Талаадан куурай оруп, өлүп-талбай, эки колду чөнтөкке салып, чыйт түкүрүп кооп жүрө берет экенсиз.

Эмнесин айтасың, ажайып укмуштун баары Цейлондо. Кардың ток, кайғың жок, жүрө бер кечөнү как жарып. Бир плантаторлор элдерди кулдай жумшап кулакка чаап иштетет экен... Фашист иштебей, кутурган арам тамактардан чыгат турбайбы.

Үшүп турган балдардын ичинен бирөө ыкшып жетөлсө, сөзүн токтото калып, өзу далысын күйшөп кооп, суук класста Инкамал апай сабак өтүп турат. Султанмурат Цейлондо төрөлбөй калганына ичи күйөт. Ал жакта жаныбарлар кандай төлдөйт экен, бир жылда канча жолу? Ана турмуш, ана жашоо деген деп санаасы алыста журсө да көз кыйыгы терезеде. Мугалимди тиктеп тургансып, бир байкатпай терезеге көз кыйыгын салып тура беруучу. Азыр сыртта кар кымкарлап, айнекке тийип бурч-бурчуна үйүлүп жатат. Цейлондо терезенин деле кереги жок го, а түгүл тамдын кереги не, эки талдын башын ийип, чөп алачык куруп ал да, жашай бер. (Ч. А.)

### *Көңүл бургула!*

Терезе деген сөздүн мааниси эшик менен үйдү бөлүп туруучу, көрүп туруучу мааниде, андан тышкары айнек маанисинде, эшик – көчө маанисинде колдонулуп жатат. *Терезени кара* – бул айнекти эмес, көчөдөгү болуп жаткан кыймыл-аракетти кароо. *Терезеге кар үйцүлүп жатат* десе – анда эшик менен үйдүн ичин белүүчү тамдын бир бөлүгү. Айнек бул контекстте алгачкы доминант маанисинде, б. а., кумдан жасалган химиялык элемент маанисинде пайдаланылган эмес. Көрдүңөрбү, синонимдер көркөм чыгармаларда атайын сөз каражаты катары катар колдонулуу менен бирге толук жана толук эмес, контексттик маанилери ачылып турат. Жогорудагы баса белгиленген сөздөрдү дал ушул сыйктуу түшүнүүгө, талдоого алууга аракет жасагыла. Өзүнөр мугалим менен бирдикте адабияттан өтүп жаткан чыгармалардан таап, сөз – каражат экенин байкагыла.

## § 28. АНТОНИМ, АНЫН ТҮРЛӨРУ ЖАНА ПАЙДА БОЛУУ ЖОЛДОРУ

Бизди курчап турган чөйрөнүн өзүндө бири экинчи-синен кичирээк, дагы бирөө үчүнчүсүнөн чоңураак, бири-биринен сапаты жагынан жакшыраак болгон заттардан, кубулуштардан турат. Аба ырайы бир күнү суук, бир күнү ысык, дагы бир күнү суугураак, ысыгыраак, суунун ағымы бирде катуу, бирде жай экенин күндө эле байкап жүрөсүцөр. Мына ушунун өзү тилибизде бири-не экинчисин карама-каршы коюу менен антонимдерди пайда кылат.

Антонимдерди көп маанилүүлүккө, синонимге салыштырмалуу карасаңар, ал таза тилдик көрүнүш эмес, ал табиятынан, жаратылышынан бири-биринен айырмалануунун негизинде келип чыкканын көрөсүңөр. Ошондуктан, карама-каршы маанидеги сөздөрдү өз ара антонимдештирбесек, анда ар биричинин атальышы өзүнчө эле түшүнүктөрдү атоо катары колдонулат. Мисалы, ак деген сөздү алсак, ал кардын, суттүн өңүндөй таза, кирсиз деген атоону берет. Ага карама-каршы кара деген түс көмүрдүн өңүндөй, актын каршысы деген гана атоону берет. Биз түс катары катар кооп салыштырсак, алардын карама-каршы антоним мааниси келип чыгат. Ошентип, антоним сөздөрдүн маанилик гана карама-каршылыгы деп карабастан, табиятынан болгон кескин айырмачылыктардын негизинде антоним келип чыгарын көрөбүз. Демек, антоним – мааниси боюнча карама-каршы сөздөр.

Антонимдерди жаратылышынан, табиятынан карама-каршы жана сапаты боюнча карама-каршы сөздөр деп бөлүүгө болот: чоң – кичине, ачуу – таттуу, чоң – майда, караңы – жарык, жакши – жаман, катуу – жумшак, кир – таза ж. б.

Антонимдер маанисine карай толук, толук эмес, контексттик болуп белүннет. Толук антонимдер синонимдер сыйктуу эле маанилери бирине бири толугу менен карама-каршылаша алат. Мындай антонимдерге келди – кетти, өйдө – төмөн, чоң – кичине, ак – кара сыйктуулар кирет. Б. а., маанилик жактан толугу менен бирине бири карама-каршылашат.

Толук эмес антонимдер дегенде бир түгөйү экинчи түгөйүнө толугу менен каршылаша албастан, бирде каршылашып, бирде каршылаша албайт. Мындай түрүнө ысык – жылуу, узун – орто бойлуу, жакши – начар (жаман эмес, бир аз начарыраак), чоң – кесек (майда эмес), таттуу – даамдуу (ачуу эмес) ж. б.

Контексттик антонимдер өз алдынча турганда карама-каршылаша албастан, контексте гана антонимдешет. Алардын бир түгөйү же экөө төң өтмө мааниде туруп, көркөм сөз каражаты катары колдонулат: «Буга окшогон куу томаяк жетим эмес, нанды «нана» деп жүргөн эркелер да окубай жүрөт». Кандай укмуш ээ, бийиктigi канчалык! Досберген, бери карачы, тетиги эткете көгөргөн кайсы айыл? (Ч. А.)

Антонимдердин ичинен омонимге да, полисемияга окшошураак түрү – энантиосемия. Ал кыймыл-ара-кеттин, көрүнүштүн кайсы бир окшоштугу боюнча полисемияга, ар башка маани бериши боюнча омонимге, маанилеринин карама-каршылыгы боюнча антоним болуп, тилдик каражаттардын, контексттин жардамы менен айкындалат. Тактап айтканда, бир эле сездүн карама-каршы мааниси болуп эсептелет.

Мисалы: көөлө деген сездү алсак, казанды көөлөсө, казан тазаланат, кийим көөлөнсө булганат. Чыгуу деген сездү алсак, уйғе чыгуу жана үйдөн чыгуу маанисинде чыгыш жана барыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү антонимдештире.

Антонимдердин көркөм каражат катары колдонулучу түрү – оксюморон. Ал карама-каршы маанидеги сездердөн турган атайын стилдик фигура болуп саналат:

Ушусөм ысык үйдө суук сездөн,  
жүрөгүм жылып кетти кышкы түндөн. (Ф. А.)

Тилдүү дудук: көздүү сокур, колдогу күш ж. б.

Антонимдер морфологиялык жол менен -луу жана -сыз (-бей префикс) мүчөлөрү аркылуу жасалат: ыймандуу – ыймансыз, кийимдүү – кийимсиз, туура – на-туура ж. б.

82. Бул антонимдердин толук же толук эмес маанилеш экендигин аныкташ үчүн мисалдар түзгүлө. Кайсы сөз түркүмдерүнөн экендигин айткыла.

Байыртан – азыртан, акылуу – бекер, бакыт – балакет, сараң – берешен, сараң – март, соо – оору, соо – қызымтал, мас, төмөн – жогору, төр – иреге, төр – жака, теоретик – практик, кургак – ным, кургак – сыз.

83. Темөнкү тексттеги антонимдердин маанилик катышын, түрлөрүн тапкыла. Антонимдердин көркөм сез каражат экенин далилдегиле.

### АРА

(Т. Кожомбердиевдин поэмасынан үзүндү)

Түзсуз жеген сыйктандык тамакты,  
Караңгылык уялады кабакты,  
Апам кетип, от ажырап табынан,  
Жетим кылды чайнек, чыны, табакты.

Бийиктердин жапыздады барааны...  
Жүруп калды мүңкүрөөнүн арааны.  
Апам кетип, казан түбү муз болуп,  
Жетим кылды тулга менен чараны.

Дәңгөлөнүп, өмүр барат **өрүндө**.  
Урмат менен сый көрмөкпү **көрүндө**?  
Эмне болмок сени менен бир барып,  
Конок болсо досторундун **төрүндө**.

Мұрзөң тымтырс. Кесе тиштейм бармакты.  
Сезем жондо качыраган салмакты.  
Обөр элем, өзүң әмес, апаке,  
Өңү сага кебетелеш арбакты.

Жашап келем кечти көрүп, таң көрүп,  
Элесинди маңдайымда шам көрүп.  
Эне гана ушинталмак жадабай,  
Әртели-кеч баласына кам көрүп.

Алды жактан күндөй жарык түн келет,  
Алды жактан шаңга толгон үн келет.  
Алды жактан «жетим» деген сөзү жок,  
Апа баарын жөнгө салчу күн келет.

84. Төмөнкү энантиосемияларга антоним маанисindеги мисалдарды көлтирип, карама-каршылыгын аныктагыла.

Түтөө (куйүү) – түтөө (жакшы күйбөө), тара (чачты тарап, иретке көлтириүү) – тара (окуудан туш-тарапка тароо), атты (мылтыктын огу денеге кириүү) – кан атты (жарраттан кан сыртка катуу агуу).

85. Төмөнкү оксюоморондорго өзүңөр мисалдар түзүп, антоним түгэйлөрдүн кайсынысы ётмө мааниде экендигин аныктагыла.

Тириүү өлүк, жарыксыз нур, күнөөсүз күнөөлүү, көрүнүп барып көрүнбөй, түгөнгөн сайын түтөө, эскиниң жаңысы, пайдалуу чатак, арбын туруп аз болуу.

86. Текст ичиндеги антонимдерди маанилерине карата бөлүштүргүлө, карама-каршылашуунун мунезүн аныктагыла.

Кызыраңдаган жигиттин сезү элге тарай электе жакшы да, жаман да айтып, бал тилге салып көрүшту. Ит кыял неме экен, сезгө көнбөдү. Басыкең муун жөн коёбу, эс-акылы түзүк немени мээсинде дарты бар деп колундагы адамдарга нечен-нечен тил кат жаздырбадыбы? Акыры ал чабан кой артында жүрүп, аскадан учуп өлгөндө да сыртынан каңырыгы түтөп, ичинен кудундап барбады беле бата кылганы, ошондо кайсы бир киши анын ак кепинде жаткан денесин ача койсо, кудай бетин салбасын, анын көзү тириүү жандыкынан бетер умачтай ачылып, жансыз болсо да чырактай жаныш турган экен го.

Сен жашайм деп кур үмүт кылбагыныц. Сенин күнөөң ошончолук көп, ошон учун өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаныш үзүлө албай кыйналасын. (С. Р.)

87. Төмөнкү тексттеги антонимдерди таап, аларды маанисine карай бөлүштүргүлө.

Тириүү болгон соң иштеш керек. Эмгек эч кимди өлтүрбөйт. «Иштеген киши өлбейбү?» – дейм чындан таңдана. «Өлбейт! – дейт, атам ишенимдүү. – Иштедиңби – өлбейсүн. Ошон учун иштейт да, болбосо...» Эмне дээрин таппай калат. Мен кээде ишенсем, кээде ишнечу эмесмин. Анын үстүнө иштесең эле болду, өлбейсүн деп какшап жаткан ушул эле атам көп ётпей: «Туулмак ак, өлмөк ак, – деп ойго чекчу. Туулдум дегениң, өлдүм дегениң. Туулган соң, эртеби-кеччи кетериң анык, дүй-

нөгө түркүк болчу эч ким жок». Мына ушуну да унут-поо керек!.. Мени карап сырдуу муңаат: – Өлүмдү ойлой жүргөн жакшы, балам... Бирок ошентсе деле: «Кишини өлтүрбөй коё ала турган эмгек деген эмне?» – деп баш катыра берчүмүн.

Эңкейсөң – эмгек, мына бүгүн иштедикпи, мунун өзү – эмгек, – дечу атам.

Анан мен эмгекти терге окшоштура берчүмүн. Бир күнү иштеп жатып атам экөөбүз тең көл-шал болуп тердедик. Анан мен тердеген колумду жалап көрдүм – ачуу э肯. Ишениген жокмун. Атамдын колун жаладым, аныкы да апачуу. Тер мындай болот деп уч уктасам, түшүмө кирген эмес. Коркуп кеттим: «Ата, ата, – дедим элэндеп. – Тер ачуу болот тура!» «Жок, балам, – деди атам. – Терден таттуу эч нерсе жок. Тер адамды баарынан – жамандыктан, жада калса оорудан да арылтат!» Кийин мен эсиме түшкөн сайын теримди жалачумун, бирок бир да жолу таттуу даамданбады, туз эле даамданып тура берчү. А атам айтканынан кайтчу эмес: «Бу сенин тилиң эмне, элдикинен бөлөкпү, – дечу күлүп. – Тер деген таптаттуу. – Өзүнүн колун жалап тамшана кетчү. – Атаңын көрү, карачы жарыктыкты, таптаттуу!..» Чуркап барып атамдын колун жалайм да, элейип туруп калам, баягыдай эле туз даамданат! Атам боору ээзилгенче каткырат: «Тердин даамын биле электигиц ушул, – дейт анан ойлуу. – Кийин билесиц...» Чын эле, бул айткандарынын төркүнүнө эми түшүнүп келе жатам. (Б. У.)

### **Көңүл бургула!**

Бул текстте өтмө мааниде колдонулган сөздөр бар. Аларды көп маанилүүлүккө, синонимге жата тургандарына карата да талдагыла. Контексттик антонимдердин өтмө мааниде тургандыгын байкагыла.

88. Төмөнкү антонимдерге мисал түзүп, маанилик катышын айткыла.

Келтир – кетир, кеменгер – кеңкелес, ме – келе, мун – кубаныч, нымдуу – нымсыз, адептүү – бейадеп, чыдамкай – жалакай, айрык – бүтүн, айлалуу – айласыз, да-йындуу – белгисиз, жылуу – салкын, кат – көрсөт.

## § 29. КЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНДАГЫ АКТИВДҮҮ ЖАНА ПАССИВДҮҮ СӨЗ КАТМАРЛАРЫ

Тилдеги сөздөр коом менен байланыштуу. Ал өзгөрсө, өркүндөсө, лексикадагы сөздөр да өзгөрүүгे учурал, кээси коомдук шартка туура келбекендиктен, колдонуудан чыгып турса, айрым бир жаңы заттар, кубулуштар менен бирге жаңы сөздөр келип толукталып олтурат. Ошондуктан тилдин лексикалык курамы кыймылдуу келип, өзгөрүп, өнүгүп турат.

Күнүмдүк жашоо-турмуштагы байма-бай колдонулуп туруучу буюмдардай, дайыма пикир алышуунун негизин түзүп турган сөздөр бар: *кел, кет, тур, суу, нан, жаша, айт, сүт, аба, тамак* ж. б. көптөгөн сөздөр дайыма биздин пикирлешүүбүз катары активдүү катмарга кирет.

Коомдун өнүгүшү менен айрым бир түшүнүктөр учурдун талабына жооп бербей калгандыктан, алар эскирип, кээ бирлери такыр колдонуудан чыгып калса, кээлеринин атальшы башка сөздөргө орун бошотот. Мындайлар кеенөргөн сөздөр деп аталаат да, пассивдүү катмарга кирет. Кеенөргөн сөздөрдү эки топко бөлүштүрүүгө болот, алар – архаизмдер, историзмдер.

Арханизмдер – колдонуудан биротоло чыгып калган түшүнүктөр болбостон, түшүнүгү бар, атальшы учурга жооп бербестен, башкача атальшака ээ болуп калган сөздөр: *буурусун* – соко, *буулум* – кымбат кездеме, *төңкөрүш* – революция, *комсомол уому* – жаштар кошуну, *аткаруу комитети* – акимчилик ж. б.

Историзмдер же тарыхый сөздөр деп аталган катар коомдук тарыхый шартка карата келип, колдонулуш чөйрөсү зарылчылыкты түзбөй калганда колдонуудан чыгып кете берет. Мындай сөздөрдүн катарын көпчүлүк учурда коомдук, саясий, административдик башкаруу ж. б. түшүнүктөрүн туюнтурган сөздөр түзөт. Алар колдонуудан биротоло чыгып, илимий изилдөөлөрдө, тарыхый чыгармаларда атайын каражат катары колдонулат: *удайчы* – хан ордосун кайтаруучу, *парванчы* – хандын жарлыгын жарыялоочу, *мударис* – медреседе сабак берүүчү, *дарс* – сабак, *каракелтек* – элден чо-

гулган жардамчы күч, ополчение, жаңгер – согушчул, жеңүүчү.

Лексиканын пассивдүү катмарын бир гана архаизмдер, тарыхый сөздөр түзбестен, терминдик кесиптик жана неологизм сөздөр да түзөт.

Терминдик жана кесиптик сөздөр илимдин же эл чарбачылыгынын тиешелүү тармагына гана түшүнүктүү болуу менен бирге ошол тармактарда гана колдонулгандыктан, жалпы элдик пикир алышуунун куралы боло албайт.

М и с а л ы: медицинадагы: *анастезиолог, операция, папаверин, но-шпа, вич ж. б.*, физикадагы: *масса, оордук, тартылуу күччү, ампер, вольтметр ж. б.*, жыгач устачылыктагы: *сүргүү, араа, мык, көк, керки* ж. б. ошол кесипчиликте, иш убактысында гана колдонулусу менен чектелген мүнөзгө ээ. Бул сөздөрдү бардык элдин сүйлөшүү куралы деп эсептей албайбыз, иш уюштуруу, же маалында жалпы иш кызыкчылыгына карата колдонулат деп билебиз.

89. Төмөнкү архаизмдерди, тарыхый сөздөрдү түшүнүү менен ар бирине ылайык чакан түшүндүрмө жазгыла. Түшүнүгүңөрдүн аныктыгын билүү учун сөздүктөргө кайрылгыла.

Хан, бек, нөөкөр, ордо, элүү башы, эмир, шах, султан, аталык, кыр көрсөтүү, кесипчилик уюм, дилде, от араба, кол араба, айдакчы.

90. Төмөнкү чакан тексттен алынган көөнөргөн сөздөр түшүндүрмөсү менен берилди. Бул Х. Карасаевдин «Камус нааме», «Манас» сөздүгү деп аталган чыгармаларынан алынды. Көөнөргөн сөздөрдү түр боюнча ажыратыла.

«Байла, Жакып чалды – деп,  
Басып калды жабылып.  
Бай Жакып шондо кеп айтат:  
«Балдарым токто» — деп айтат.  
Күнөөм болсо, балдарым,  
Күндөндү мага камдагын  
Шоктугум болсо, балдарым,  
Зоолунду мага камдагын.  
Дос кишини кам көрүп,  
Убалга бөөдө калбагын».

(«Манас» эпосунан)

«Күнде», «зоолу» деген фарсы сезү. Экөө төң эле кол-го, бутка салына турган кишен. «Күнде» – арабча кылмыш, «дос» – фарсыча тамыр, ынак.

«Ойлогула балбандар,  
Көк темирден туулга,  
Кимдер ыкшап кийбеген».

(«Семетей» эпосунан)

«Туулга» – байыркы түрк-монгол сезү, жоокерлердин баш кийими. Монголчо – «дуулга», калмакча – «дуулгх», өзбекче – «дабылга», казакча – «дулыға».

91. Х. Карасаевдин «Накыл сездер» сездүгүнен алынган тексттен көнөргөн сездердү таап, талдоого алғыла, сездүгүн түзгүле.

«Алышса минсе чарчабас,  
Кара байыр казанат».

(«Манастан»)

«Казанат минип ойноткон  
Калгандыр дүйнө кыйладан».

(Элдик ырлардан)

«Казанат» – эл адабиятында айтылуучу буудан, күлүк, чыдамкай аттардын сапаты.

Ушул күнгө чейин чыгып келген сездүктөрдүн биринде да, «казанат» деген сездүн теги ачыла элек. «Казанат» – эки сезден биригип калган. Иран тилдеринде «хане» – үй, «зад» – бала деген маанини туюндурат. Демек, «ханезад» – үйдө туулган жылкы.

«Кара байыр» – мыкты аттын сапаты. Биздин оюбузча, «кара» – мал, «байыр» – үйцүр деген мааниде, *казанат* // *каназат* синонимдер.

«Калем тарткан сыйдай,  
Кашынды бир пас ырдайын.  
Каз элечек жарапшкан,  
Башынды бир пас ырдайын».

(Элдик ырлардан)

«Каз элечек» – койкайто оролгон жакшы, апакай элечек. Кээ биреөлөр кадимки каз сыйктуу апакай жана койкайгон деп түшүндүрөт. Бул туура эмес.

«Каз» сезүнүн төркүнү – Өзбекстанда чыгарылган ак жибек кездемеге барып такалат. Аны көбүнчө селдеге, аялдардын баш кийимине колдонушкан. Кийин фабрикада токула баштагандан кийин бул кездеме колдон токулбай калган, ошол жибектин аты «каз» деп аталар эле. «Каз» кыргыз, өзбек тилдеринде «каса, хоса» делинип, каз элечек – жибектен оролгон элечек деген түшүнүктү берет.

## 92. Тексттеги көөнөргөн сөздөрдү ажыраттыла.

Азыр мектеп жашынданагы балдардын кечедө майда бизнес жасап жүргөндөрүн көрүп, өзүбүздүн бала кезибиз эске түшөт. Ыйырап кеткен СССР мамлекетинде ар бир жаш адамдын орду бар эле го. Октябрятка өтөбүз деп ак кейнөгүбүздүн жакасын камдап, Володянын сүрөтүн тагууга түнү бою уктабай чыгар элек, пионерге өтүү андан да салтанаттуу эле. Пионердик антты жаттап, «Дайым даяр» туруу үчүн боюбузду түздөйт элек. Ал эми комсомолго татыктуулар өтөт десе, жакшы окуп, жакшы иштеп, кары-картаңдарды шефке алуу деген бар эле.

Замандын оош-кыйышы бар дечи. Азыркы заманыбызда эгемендүүлүккө ээ болуу менен катар, моминтип жаштарыбыздын ичинде көп таланттуу өспүрүмдөр билимсиз калып жатканы өкүнүчтүү. («Кыргыз руху»)

## 93. Бул тексттөн пассивдүү катмардагы сөздөрдү таап, ал кайсы топко кире турганын аныктагыла.

Адам баласы геометриялык фигурандардын касиеттери жөнүндөгү алгачкы маалыматтарды курчап турган дүйнөнү байкап жана турмуштук иш-аракеттеринин натыйжасынан табышкан. Учурунда окумуштуулар, геометриялык фигурандардын кээ бир касиеттери башка касиеттеринен талкуу жүргүзүү жолу менен табыларын байкашкан. Ошентип, теорема жана далилдөө пайда болгон.

Геометриялык фигурандардын түздөн-түз тажрыйбайларынан алынган касиеттеринин санын мүмкүн болушунча кыскартуучу табигый каалоолор пайда болот. Касиеттери далилдөөсүз калган ырастоолор аксиома болуп калган.

Геометрия алгачкы мезгилде жогорку деңгээлде өзүнүн өзгөчө өнүгүүсүнө Египетте жетишкен. Биздин доорго чейинки биринчи миң жылдыкта геометриялык маалыматтар египеттиктерден гректерге өткөн. Биздин заманга чейинки VII кылымдан III кылымга чейин грек математиктери жеке эле геометрияны көптөгөн жацы теоремалар менен байытпастан, аны дагы так негиздөө үчүн маанилүү кадам жасашкан. (*Геометрия, 7—11-кл.*)

94. Төмөнкү текстти окуп, илимий негизди түзүп турган пассивдүү лексиканы тапкыла. Кайсы тармакка тиешелүү терминдер экенин аныктагыла.

Түзүлүшү менен функцияларынын өзгөчөлүктөрүн укумдан тукумга сактоочу же утур кийинкисине берүүчү организмдердеги бардык касиеттер тукум куучулук деп аталац.

Чочко жаңгагынан эмен өсүп чыгарын, күкүктүн жумурткасынан анын балапандары пайда болорун ар ким билет. Маданий өсүмдүктөрдүн белгилүү бир сортунун уругунан ошол эле сорттун өсүмдүктөрү өсүп чыгат. Үй жаныбарларынын породасынын касиети кийинки жумурткаларда сакталат.

Эмне үчүн укум-тукуму ата-энелерине окшош болот? Дарвиндиктүрүлгөнде түкүм куучулуктун себептери толук изилденген эмес. Азыркы убакта түкүм куучулуктун материалдык негизин хромосомаларда орун алган гендер түзөрү белгилүү. Ген — татаал органикалык зат, ДНК-нын молекуласынын бир участогу экендигин билесицер. Гендин таасири астында белгилер түзүлөт. Ар кайсы түрлөрдүн организмдеринин клеткаларында бирин-серин же ондогон хромосомалар, ошондой эле жуз миндеген гендер болот. Гендер жайгашкан хромосомалар жыныс клеткаларында да, дененин клеткаларында да болот. (*Жалпы биология, 9—10-кл.*)

## § 30. НЕОЛОГИЗМДЕР

Коомдук өзгөрүүлөргө, илимдин, техникинанын, эл чарбачылыгынын, соода экономикасынын ж. б. өнүгүшү менен катар жаңы түшүнүктөр, анын атын атаган сөздөр лексикалык курамга кирип отурат. Тилдеги мындай сөздөр **неологизмдер** деп аталат. Алар пасивдүү катмарга кирет, анткени андай сөздөр бардык элдер учун түшүнүктүү болуп, пикир алышуу каражаттары катары кызмат аткарса, алар неологизм касиетин жоготуп, активдүү катарды түзүп калат.

Неологизмдер лексикалык, грамматикалык, семантикалык жолдор менен пайда болот.

**Лексикалык неологизмдер** башка тилдерден атоо катары сөзмө-сөз кирип, сөздүк катарды көбейтөт: *алле, блейзер, бейсик, рейтинг, рокер, рэкет, социум, электорат* ж. б.; **грамматикалык неологизмдер** көпчүлүк учурда эне тилдин сөз жасоо жана сөз өзгөртүү категориясынын жардамы менен, которуюу жолу менен (жарым-жартылай которуюу, же толук которуюу): *мыйзамдык чек, социалдык фонд, чет өлкөлүк инвестициялар, нормативдик укук актысы* ж. б.; **семантикалык неологизмдер** башка тилдердеги түшүнүктөр эне тилдеги мүмкүнчүлүктөрдү аракетке келтирип, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн маанисин кеңейтет: *мамлекеттик катчы, келечек план, жаза (штраф), унаа (транспорт)* ж. б.

95. Тексттен неологизмдерди таап, манисин түшүндүргүлө.

1. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри соодадагы техникалык тоскоолдуктар боюнча макулдашуулардагы милдеттенмелерди жана Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун маалымат жана маалыматты жыйниоо, иштеп чыгуу жана берүү бөлүгү боюнча санитардык жана фитосанитардык чараларды ишке ашыруу максатында «Бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен техникалык регламенттерди, стандарттарды, санитардык жана фитосанитардык чараларды иштеп чыгуу, кабыл алуу жана колдонуу мааселери боюнча өз ара байланыштар боюнча маалымдама кызматын түзүү жөнүндө» токтомго кол койду.

2. 2-февралда «Манас» аэропортунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Түркиянын Өкмөтүнө гуманитардык жардам иретинде майыптар үчүн 100 колясканы жер тириөөдөн зиян чеккендөргө берди. («Эркин-Тоо» газетасы, 2000-жыл, 4-февраль.)

96. Тексттеги неологизмдердин мунезүн аныктагыла.

Формативдик баалоо деген эмне жана ал суммативдик баалоодон эмнеси менен айырмаланат? 1960-жылдары Майл Скривен тарабынан баалоонун эки түрү сунуш кылышкан: формативдик жана суммативдик. Билим берүүдөгү адистер баалоонун ушул баштапкы концепциясына таянуу менен баалоого тиешелүү төмөндөгү терминдерди киргизишкен. Алар мисалы: класстагы баалоо, ички баалоо, тышкы баалоо, окутуу процессиндеги баалоо, формалдык жана формалдык эмес баалоо ж.б.

Суммативдик баалоо – белгилүү бир убакыттын ичинде окуучулардын эмнени билерин жана эмнени жасай ала тургандыгын, эмнени билбесин жана жасай албай тургандыгын аныктоо максатында мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бул – окуучулардын белгилүү бир убакыт аралыгында билимди өздөштурүүсүн жана компетенциясынын калыптанышынын деңгээлин аныктоо болуп саналат. Суммативдик баалоонун айрым түрлөрүнө: мамлекеттик сертификациялоо экзамандери, чейрек, жарым жылдык жана көчүруү экзамандери, теманы өткөнден кийинки текшерүү иштери кирет. Баалоонун кайсы түрүнүн маанилүү экендигине карабастан, ал билим берүү процессинин айрым жактарын гана баалоого жардам берет. Суммативдик баалоо формативдик баалоодон айырмаланып, окутуу процессине өзгөртүү, ондоо киргизүүгө ылайыксыз. Суммативдик баалоодон айырмаланып, формативдик баалоо окутуу процессинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Формативдик баалоонун стратегиясы ар түрдүү форматтарда байкалса да, анын суммативдик баалоо усулдарынан белгилүү бир деңгээлде айырмачылыктары бар. (*Окуучуларды баалоо. Жаңыча мамилелер жана усулдар: Альмова А., Буркитова А. Мугалимдер үчүн окуу-методикалык курал ж.б. – Б., 2010. 156 б.*)

97. Төмөнкү неологизмдерди сөздүктөрден карап, мааниси не түшүнүп, сүйлемдөр түзгүлө.

Фристайл, фуете, холдинг, чипсы, шарм, шоу, шейпинг, экю, дисплей, дискет, диаспора, килобайт, кондоминат.

### § 31. КЫРГЫЗ АДАБИЙ ТИЛИ ЖАНА АЛАРДЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДИАЛЕКТИЛЕР МЕНЕН КАРЫМ-КАТЫШЫ

Адабий тил жалпы элдик тилдин негизинде калыптанат. Ал бардык диалектилер үчүн түшүнүктүү болгон, тилдик нормаларга (фонетикалык, орфографиялык, грамматикалык ж. б.) баш ийген, мамлекеттик, коомдук иштерди жүргүзүүгө ийкемдүү болгон ортоқ тил болуп саналат. Ал эми диалектилерди адабий тилден айырмалап турган тилдик-территориялык белгилери боюнча аныктайбыз. Айрым бир аймакта жашаган эл тилдик өзгөчөлүккө ээ болуу менен адабий тилден ажырымда экендиги байкалат. Мындай айырмачылык жергилиткүү өзгөчөлүккө учуроо менен ал жерде жашаган адамдар учун байкала бербейт. Бирок коомдук иштерди аткаруу учурунда, жазуу иштеринде, окутууда кагаздарын толтурууда, массалык маалымат каражаттарында пайдаланууга ийкемсиз. Анткени коомдук иштер адабий тилдин нормасында аткарылуу менен, адабий норманын чегинде бардык элдер үчүн түшүнүктүү, ынанымдуу болууга тиши.

Жергилиткүү тилдик өзгөчөлүктөрдү диалектилер деп айтабыз. Кыргыз тилинде тундук жана түштүк диалекти деген эки чоң топ бар экендигин билесицер. Ал эми территориялык жактан анча чоң эмес аймактагы тилдик өзгөчөлүктөр говорлор деп аталат. Кыргыз тилинде Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын, Тогуз-Торо, Чаткал ж. б. говорлор бар.

Тилдик өзгөчөлүктөрдү адабий нормадан айырмалап турган фонетикалык, лексикалык, грамматикалык белгилери боюнча бөлөбүз. Эгерде адабий нормадан айрым бир тыбыштык жагынан гана өзгөчөлөнүп турса, ал фонетикалык диалектизм деп аталат: *Toо//тош, суу//сүш, келде//кэллэ, сызыгыч//чызыгыч, сагыз//чаккыч, кэм//кэм, маки//баки, пияз//мияз, үвөлцүк//увалик, галош//кэлиш, баар//бапор, атлас//аллас, деп-кир//кэпкир, тарелка//далинке* ж. б.

Адабий нормадан түшүнүктүү атоо учурунда сөз катары айырмаланып калган болсо, анда лексикалык диалектизмдер деп аталат: *Балапан//жөжө//чыйбы; кур//белбоо; сөйкө//иймек//сырга; музоо//торпок; акча//пул; дөңгөлөк//кылдырек; чака//челек; таз//кәл, со-кур//көр* ж. б.

Адабий нормадан айрым бир грамматикалык категориялардын колдонулушу боюнча айырмачылыкка ээ болсо, ал грамматикалык диалектизмдер деп аталат: *ушул жерде//ушуэтте, бул жакта//буэтте, келет//келеттер, келе жатат//кеle жатыры, башынан//башыдан, куурдак//куурма, ачыма//ачкыл.*

Диалектилик сөздөр адабий тилдин ар тараптан өнүгүшүнө тиешелүү даражада түрткү болот, бир аймактагы жок түшүнүктөр – атоолор экинчи аймакка тароого, адабий тилдин базасын кеңейтүүгө шарт түзөт, тилде синонимдин катарларын пайда кылат.

Мисалы: чыны деген сөз менен катар пиала, эрин менен катар илеп, төмөн (адам) сөзу менен пас, сейкө менен бирге иймек, сулуу менен чырайлуу ж. б. сөздөр катар синонимди байытып келет. Түштүк аймактагы айрым өсүмдүктөрдүн аттары адабий нормада болбогондуктан алар адабий сөздөрдүн өзүнчө катарын түзүп калды: *бээ, алма, анар, пахта, инжир* ж. б.

Диалектизмдер көркөм адабий чыгармаларда окуя болуп жаткан доорду, кейипкерлер жашаган чейренүү, анын кулк-мунөзүн ж. б. чагылдырыш үчүн атайын ыкма катары пайдаланылат. Мисалга, өзүңөр окуп келген Т. Касымбековдун «Сынган кылыч» жана «Келкел» тарыхый романдарындагы диалектизмдер өзүнүн доору, аймагы менен шайкеш.

98. Төмөнкү диалектилик кепте жазылган сүйлөмдердөгү диалектизмдерди түрлөргө (фонетикалык, лексикалык, грамматикалык) ажыратыла. (Бул материал Б. М. Юнусалиевдин «Тандалган эмгектер», Фрунзе, 1985, 270-б. илимий монографиясынан алынды).

1. Ушайетте түшлүп, ушуетте кэттэ болгонууз, ич жакка барган эмеспиз. 2. Эми шалыны (күрүчтү) мына эки айдал, көң салдык, сушкамдадык, ылаймач (баткак) кылып септик. 3. Муну гэлэ гөш менен жэнчтик (гэл гөш (гэл – майда гөш – өгүз) майдалап, топурагын жанчтык

деген мааниде) 4. Чар-Таш, Ак-Сери эйлөш лөрдө мал баккамын. 5. Ол уубакта курулуш болгон эмес, талаада жатып, талаада багып, кечеси менен, күндүзү менен күтүп баккамбыз. 6. Аナン жэйлшмө-жэйлөш багып, дал шул өтөктөргө багып, Орто-Төбөдө келеиз. 7. Ак эмгек иштечи эдек да. 8. Ана шулорду багып кегеммин да.

99. Төмөнкү сөздөрдү диалектилк-тилдик өзгөчелүккө карай топторго белүштүргүлө. Адабий тилдеги синонимин, диалектизмийн коюп, сүйлемдөр түзгүлө, кайсы говорго тиешелүү экенин байкагыла.

Күйөш, баратыры, жайлош, (айланы-чайрө, квартал), аташ күрөк (кычкач) (кыпчыкей), шайлоо (сайлоо), зардек (сабиз), жүрүн, жакандос (жер төшөк), ише (шише), зия (сия), оногу (ал), моногу (мына бу), барыштылар, бадбод (чоң кесе), айза (найза), атасыга, атасыны, атасыда, атасыдан.

100. Төмөнкү тексттеги диалектизмдердин стилдик колдонулуш максатын байкагыла, синонимин коюп көргүлө.

– Ошого ичим күйөт да, кайсы күнү кызым ол эже-кейлердин үйүгө сув алыш келип бериптири. Мен шунча алаам кылып, ону жекирип койдум. Өзүмө жардам бербейт анан каяктагы...

Бардык аялдар Ажар эжени кетире койбой тегеректеп алышты.

– Жанындагы шеригичи?

– Нуржандыкы таңды-кеч тиктегени эле китең, кагаз. Ачкосун тагып алат көзүнө. Менин тилим да кевейт аспырантур беле, бир балаа деген окуу бар имиш, шондо окууга барат имиш.

– И-и, баса, ол эжекей өзүям раса күчтүү деп калышат, аа?

– Оо, келиндер,— деп бек улантты сезүн Ажар эже,— онон көрө, шол эки мейман эжекейди колдон келишинче сыйлап жүргөн дурус. Бирөвдүн элиде мусаапыр болуп жүрреттүр.

– Ырас, ыймандуу, акыл-эстүү кыздар, бовосо биздин шу тов-таштарыбыздын арасында иштегени келибатты эле, шартыга көнүп,— дешип жайма-жай сөздөр сүйлөнө баштады. (Б. С.)

101. Төмөнкү сүйлемдердөгү диалектизмдерди да өзгөчелүгүне карай талдагыла.

1. нич ким жок экен. 2. Ойагы жантакзар, буйагы чычырканакзар экен. 3. Бир жүзу алтымыш жыл өттү. 4. Онон нарагы калып каган. 5. Жигирмээ бешинчи жылдары кэн чыккан. 6. Ушу кәндін чыкканыга эллик жылдан ашты. 7. Мурда келип көшлөп кеткен дешет. 8. Жамғырдын сушуну толтуруп коюп, эгин сугарып, тиричилик кылган экен. 9. Бозунач әгиз (бийик) жерге чыгат. 10. Сары сәсил (есүмдүк) болот кәттә тошлордо дечү әделери, биз көрбөдүк. (Б. Ю.)

102. Өзүңөр жашаган аймакта адабий нормадан айырмаланған тиілдік өзгөчелүк барбы? Болсо аларды мугалимиңер менен бирдикте талдаң көргүлө, адабий тиіден әмнеси менен айырмаланаңын айтқыла.

### § 32. КЫРГЫЗ ОНОМАСТИКАСЫ ЖАНА АНЫН КОЛДОНУЛУШУ

Ономастика – әнчилүү аттар жөнүндөгү илим. Энчилүү аттар бир канча түргө бөлүнөрү силерге белгилүү. Адам аттары, жер-суулардын, жылдыздардын, мекемелердин, мамлекеттердин, басылмалардын ж. б. аттары атайын коюлуп, өзүнчө бир мааниге ээ. Ар бир аттын коюлушу белгилүү бир коомдук, тарыхый же дагы бир шартты туюндурат. Биздин күнгө чейин келип жеткен әнчилүү аттардын айрымдарынын сырсы бизге белгилүү болсо, айрымдарының белгисиз, чечмеленүүнү талап кылат. Адам аттарынын кәэ бирлери башка тиіден кирип, түшүнүксүз кала бергендери бар: *Жамал* – сулуу, ажарлуу, *Абды* – кул, *Азиз* – урматтуу, кымбат, *Аким* – күдүрети күчтүү, *Кадыр* – урмат, нарк, *Зуура* – Чолпон ж. б. аттар араб сездөрү болуп эсептелсе, кыргыз элинин жашоо-шартына карай: *Большевик*, *Колхозбек*, *Артебек*, *Шайлоо*, *Космосбек* ж. б. аттар пайда болгон. Орус тилинин таасири менен ал тиіден жана ал аркылуу башка тиілдерден да аттар келип кирген: *Спартак*, *Аида*, *Венера*, *Радмир*, *Альбина* ж. б.

Жер-суулардын аттары өзүнчө бир чечмелөөгө мұктаж. Байыртадан келе жаткан Ат-Башы, Нарын, Дербөлжүн, Жалал-Абад, Күрмөнтү, Долоноту, Ысык-Көл, Карап-Суу, Каракол ж. б. аттардын келип чыгышы кызыгууну туудурат. Айрымдары легендалар менен бай-

ланышса, кәэси илимий тактоонун натыйжасында чечмеленет.

Нарын жана Дөрбөлжүн кыргыз жана монгол тилдеринде бирдей кездешүү менен, *Нарын* – ичке, кууш дегенди билдирсе, *Дөрбөлжүн* – төрт чарчы дегенди туюндурат, *Кара* деген сөз монгол тилинде чоң, кол – монгол тилинде суу деген түшүнүктүү берет. Демек, *Кара-Суу* да, *Каракол* да синоним – Чоң суу деген туюмду билдирет. *Абад* – шаар (араб тилинде), *Жалал* – адам аты же таштак, демек, Таштуу шаар же Жалалдын шаары, -ты мүчөсү -луу менен синонимдеш. *Күрмөнүң* таштак менен синоним, *Долоноту* долонолуу менен синоним. Ысык-Көл жөнүндөгү ар кандай легендаларды негиз кылыш албасак, илимий жагынан *түздүү, тоңбогон* деген мааниге шайкеш келет.

Ошентип, ономастика жалпысынан энчилүү аттар жөнүндөгү илим болуу менен, бир канча тармакка бөлүнөт. Адам аттары – антропонимика, суу аттары – гидронимика, жер аттары – топонимика, жылдыздардын аттары – космонимика илимдери болуп аталат.

**103.** Төмөнкү аттар эмнеден улам келип чыккандыгын баамдап, айтып көргүлө.

Дүйшөмбү, Дүйшөкан, Шейшембек, Шейшекан, Шаршембай, Шаршекан, Бейшембек, Бейшегүл, Жумабай, Жумагүл, Ишембек, Ишенгүл, Жекшенбек, Жекшекан.

**104.** Өзүнөр жашаган жерлердин, суулардын аты эмне үчүн ушундай аталгандыгын айыл адамдарынан сурап тектагыла.

**105. Чолпон-Ата** деген жердин аты тууралуу легендага көнүл бургула. Бул сыйктуу легендалардын вариантыны чогултуп, класста талкуу, аңгеме-дүкөн кургула.

Азыркы Чолпон-Ата шаары турган жерде бир көдөй адам жашаган экен. Ал байдын малын багып оокат кылуучу дейт. Көпкө чейин балалуу болбой, жашы улгайып бара жатканда, бир кыздуу болот. Ал абдан сулуу, эстүү болуп бой тартат. Кызы чоююп келе жатканда, апасы дүйнедөн көзү өтөт. Абышка менен кызы катуу кайгырат, бирок айла жок, тириүчүлүк өтө берет, кызы Чолпон экөө эптеп күн өткөрүп, оокат кечирет.

Күндөрдүн бириnde ошол тегеректеги бай адам Чолпондун сулуулугуна, акылдуулугуна суктанып, бой тартып келе жаткан кызга куда түшет. Атасы да ага каршы болбайт. Кыязы, жетишпеген жашоодон өзү да кыйналса керек, кызым кыйналбаса деп ойлогон го. Кызы ары айтып, бери айтып, байга, анан калса, жашы етүп калган адамга барғысы келбекенин түшүндүрсө, атасы кешерүп болбой көёт. Ошентип, ата-баланын ортосу суүй түшет.

Күндөн күн етөт. Атасына түшүндүре албаган кыз бир күнү атасы мал артынан кеткенде, тоого чыгып, көз жашын көлдөй төгүп, бул жашоодон аша кечип, тоодон боюн таштамакчы болот. Эңкейип секире берер абалында ал ташка айланат да, калат.

Кечинде атасы үйгө келсе, кызынан дайын жок. Ана келет, мына келет менен кийла убакыт етөт. Айылдағылардан сураса, эртең менен тоого бет алганын айтышат. Атасы күйүгүп тоого чыкса, таш болуп катып калган Чолпон эңкейип турат. Картайганды көргөн кызынын абалын көргөн атасы сакалынан жаш ағызып ыйлап турат. Же кемпир болбосо, кызынан тириүүлэй ажыраса, айласы куруган чал да секирип өлгүсү келет. Ошол учурда жалгыз кызынан ажыраган абышка да ташка айланат.

Күн ачык турганда Чолпон-Ата шаарынын үстүндөгү тоонун кырында эңкейип турган кыз жана секирип келе жаткан сакалдуу адамдын элеси катып турат дейт. Мына ушул жерди айылдағылар Чолпон жана атасынын элесинен Чолпон-Ата деп атаган экен байыркы заманда. (Жомок.)

106. Бул үзүндүнүн окуп, семантикалык талдоо жүргүзгүлө (көп маанилүү, өтмө маанилүү, синонимдик, омонимдик, антидик маанилердин түгэйүн тапкыла), стилине ажыраткыла.

«Кечинде атасы келди. Ал балдарынын муңайым кейпинен улам, бир жосун болгонун билди. Ичинен сызып, үнделбөдү.

— Асылгүл кайда? Уктап калдыбы? Эрте жаткан го?  
— деди, өзүнүн мыжылганын билдирбекендей.

Баары үнсүз баш ийкеди. Атасынын үнүн угаары менен Асылгүл ордунан ыргып турду да, чуркап келип мойнуна асылып, солуктап ийди:

— Апамдын түркүгүн кыям деп... Апамдын түркүгү...  
— Ким? Качан?

Биреө да батынып жооп бере албады, бышактап ый-  
лай башташты.

Аялы албууттанып коё берди:

— Мен кыям дедим! Мына мен! Эмне, союп жейсиңби?  
Мына мен, уктуңбу? Мен кыям дедим! Апамдын түркү-  
гү деп коюшат, кастанлап коюшат! Өзүңөр жутуп алган  
апаңардын ордуна ушул чириген сөңгөк апа болуп бере-  
би? — Кичине тынып алды да, кайра екүрдү: — Апаңар  
өлгөн, аны әчак жуткансыңар! Ал келбайт! Өлгөн киши  
тирилмек беле! Түркүк деген отунга да жарабайт, чирип  
калыптыр. Апаңар өлгөн дейм, өлгөн...

...Атасы баягы каргашалуу күндөгүдөй, Асылгүлду  
бооруна кысып: «Эмне дейсис?» — деп бакырып алды.  
Дене-боюн калтырак басып, өзүн токтото албай калчыл-  
дал жатты. Аナン Асылгүлду боорунаң бошотту да, бир  
да жолу колу тийбеген, тиймек турсун өйдө карап ооз  
ачпаган аялын жулмалап кирди. Эч бир аяган жок, баш-  
ка-көзгө койгулай берди.

Жаңы апа кокуйлап өкүре баштады. Элдер чогулуп  
калышты, экеөнү араң ажыратышты. Жаңы апа, өгөй  
апа, дагы эле алкынып журет:

— Апаңарды жуткансыңар! Ал өлгөн!

Жаңы апаны алкынтып элдер ары алыш кетишти.  
Ал ошол бойдон кайрылып келбеди... Ошонун эртеси эле  
атам менен Асылгүл ноокастап, төшөккө жатып калган.  
Араң айыгышкан...» (Б. У.)

107. Текстти окуп, өтмө маанидеги сөздөрдүн маанисин ту-  
юндургула. Эңчилүү аттар жөнүндө айтып бергиле.

Жаратылыш Чыңгыз Айтматовдун калеминин сый-  
кырлуу күчү менен жанданып, таң калтырып, өзүнүн  
табигыйлыгы, башта байкалбаган жомоктогудай сыры  
менен, жаңылыгы менен адамды өзүнө тартып турат.  
Жазуучу өзүнө мунөздүү ийкемдик менен жара-  
тылыштын өзгөчө дүйнөсүнө сүңгүп кирип, анын улуулу-  
гун, көркөмүн, жандүйнөсүн кадимкидей түшүнүп, аны  
окуучусуна аңтарып ачып берет. Айталы, Чыңгыз Айт-  
матов бизге «теректердин бөтөнчө үндүү жандүйнөсүн»,  
жер адамынын кубаныч-кайгысын өзүнө батырган Жер  
эненин дүйнөсүн ачып көрсөттү. Гүлсарынын сезимтал  
дүйнөсүчү! Анын ар бир кыймылын автор художниктик

көрөгөчтүк менен тартып, «жандуйнесүнүн» абалы менен сырткы аракетин гармониялаштыруусучу? Мындайды элес алуу, байкоо жан-жаныбарларды чын дилден сүйгөн адамда гана болушу мүмкүн. Повесттеги Гүлсарыны үйрөтүү жана майрамдагы Аламан байгени сүрөттөгөн учурларды эле эске түшүрөлүчү... Бул өзүнчө эле бир чоң сүйүүгө жуурулган поэзия го! Ал эпизоддордо Гүлсарынын күлүктүк касиети бүтүндөй ачылып, анын ар бир кыймылы психологиясына шайкеш. Ал эми эң негизгиси — ошол сценалардан Гүлсарынын өзүнүн кожоюну Танабай менен болгон сезимди козгогон ынактыгынын чыга келүүсү. Автор эч кандай аша чабуусуз, жасалгалабай эле алардын өз ара түшүнүүлерүн, жан-биргеликттерин билгичтик менен чебер сүрөттейт. Танабайдын ички дүйненесүндө болуп жаткан уйгу-туйгу сезимдердин бардыгы анын атына өтүп турат. «Гүлсарыны минип баратканда Танабай эл көзүнө көйрөндөнүп коюудан тартынбады. Сымаптай чайкалган жоргонун үстүнде көйрөндөнбеске чара барбы? Аны Гүлсары да жакшы сезчү. Айрыкча жакага түшүп келатканда, эгин талаасында иштеп жургөн топ келин жолукса, аларды алыштан көре сала Танабай ээр үстүнде боюн түзөп, үзөңгүнү чирене тәэп, чалкалай олтурат да, тизгинди бошотот. Эсчинин кыймылын Гүлсары да сезе коёт, арымдап жоргосун күүлөп жиберет». (Л. У.)

108. Тексттеги кара тамга менен басылган сездердүн омоним, полисемия, синонимдерин тапкыла. Энчилүү аттар жөнүнде билгеницерди бышыктап айтып бергиле.

## САМЫНДЫН ТАРЫХЫ

Самын мындан 400 жыл мурда Байыркы Египет, Кытай, Вавилон, Ассирия элдеринде кир нерсени тазартуу үчүн пайдаланылып келген. Биздин заманга чейинки XVI кылымдагы байыркы Египетте самынды дары-дармек катары колдонгондугу белгилүү.

Мурдагы доорлордо бук карагайынын кулунө әчкинин, койдун, өгүздүн майын кошуп жасаган самынды өтө пайдалуу дары-дармек жана косметикалык май катары

баалап келишкен. Ошол эле учурда аны жууганга да колдонушкан.

Орто кылымда самын өндүрүү Франциянын Марсель шаарында пайда болгон. Самын Россияга Петр Iinin падышачылыгынын мезгилиинде келген. Самындын жакшысы менен жыттуусун бай, төбөл адамдар гана пайдаланышкан. Ал эми карапайым эл жыгачтын **кулүнө** ысык суу куюп, отко коюп аралаштырат да, андан пайда болгон коймолжун затты самын катары колдонушкан.

Кыргыз элине самынды соодагерлер Кытай тараптан алыш келип турушкан. Көбүнчө алабата чөбүн өрттөп, анын кулүн малдын майы менен аралаштырып кайнатып, самын жасап пайдаланышкан.

### § 33. ЭТИШТИН ТАТААЛ ФОРМАЛАРЫ

Этиштин татаал формалары эки же андан ашык этиш сөздердүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Бирок алардын тутумун түзүп турган бөлүктөрү берген маанилери боюнча бирдей даражада болбайт. Алардын бири кыймыл-аракеттик негизги маанини билгизет да, калгандары анын маанисин толуктайт, грамматикалык жактан ал маанини жыйынтыктайт.

Ушул өзгөчөлүгүнө байланыштуу алар өз ара и е ги зги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт: 1. *Көк майсаңдан жай алган чакан айылдан анча алыс эмес жердеги капчыгайдан салт атчан киши чыга келди.* 2. *Өзөндүн баш-аягынан агылып эл келе баштады.* (Ч. Н.)

Мында кыймыл-аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк чакчыл формасындагы алардын биринчи түгөйлөрү (*чыга, келе*) аркылуу берилди. Ал эми экинчи түгөйлөрү аларга кошумча маани киргизүү менен грамматикалык жактан жыйынтыкталды.

Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып келип, кецири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары деп аталат.

Негизги жана жардамчы этиштер өздөрүнүн лексикалык маанилери жагынан болсун, грамматикалык түзүлүшү жагынан болсун, бири-биринен айырмалуу.

Негизги этиштер лексикалык баштапкы маанилерин дайыма сактайды да, чакчылдын *-а// -е// -й* жана *-ып, -ганы* формаларында турушат. Мында чакчыл формалар, биринчиден, негизги жана жардамчы этиштерди өз ара байланыштырса, экинчиден,

этиштик татаал формаларды уюштурууда негизги каражат болуп эсептөлөт: 1. Эси эки болгон баатырың, оозун ачып түрүп калды. 2. Кайрадан эл тынчый түштүц. 3. Баатырлар ортого чыгышып, бет алышып тура калышты. (Ч. Н.)

Мисалдардагы баса белгиленген чакчыл формасыннадагы этиштердин алгачкы лексикалык маанилери сакталган жана сөз болуп жаткан окуядагы кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн билдирип турат. Ошондуктан, этиштин татаал формасынын тутумундагы мындай этиштер негизги этиштер деп аталаат.

Жардамчы этиштер өздөрүнүн баштапкы лексикалык маанилеринен, негизинен, алystаган болот да, негизги этиш билдирген түшүнүктүү маани жагынан толуктоо, жыйынтыктоо кызматын аткарат. Грамматикалык түзүлүшү жагынан жардамчы этиштер көбүнчө жак жана чак формалуу келишет. Тагыраак айтканда, негизги этиш тарабынан берилген кыймыл-аракеттин кайсыл жак тарабынан жана качан аткарылгандыгын да билдирет. Демек, жардамчы этиштер төмөнкүдөй белгилерге ээ: 1) баштапкы лексикалык маанисинен ажыраган болот да, абстракттуу мааниде колдонулат; 2) негизги этиш аркылуу берилген кыймыл-аракеттин кайсы жак тарабынан аткарылганын жана качан аткарылганын (кайсы чакта экенин) билдирет; 3) негизги этишке кошумча маани киргизет (негизги этиш аркылуу берилген кыймыл-аракеттин кандайча мүнөздө болуп өткөнүн, болуп жатканын, болорун); 1. Төпө баатыр тер баскан атын моюнга чапкылай, жай гана четке чыга берди. 2. Анын канталаган тумшугу жакындал келип калган душманга оро-пара келе түштүц. 3. Тобурчак четти көздөй ойт берип, жеңиштүц кишенеп жиберди. (Ч. Н.)

Мисалдардагы белгиленген жардамчы этиштер (*түштүц, берди, жиберди*) аттан түштүц, алма берди, чүгө жиберди деген сыйктуу өзүлөрүнүн баштапкы лексикалык маанилерин сактабастан, негизги этиш билдирген түшүнүктөрдүн кандай мүнөздө өтүшүн (күтүлбөгөн жерден тез аткарылганын) билдирип турат. Экинчиiden, кыймыл-аракеттин үчүнчү жактагы субъект тарабынан аткарылгандыгын, ошондой эле сөз

булуп жаткан учурдан алда канча мурда болуп өткөндүгүн көрсөттү. Демек, мындай этиштер жардамчы этиштер деп аталат.

Негизги этиштер канчалык лексикалык алгачкы маанисин сактаганына карабастан, этиштик татаал форманын тутумунда турганда, жардамчы этиш сыйктуу эле өз алдынча колдонула албайт. Анткени анын мааниси жардамчы этиштер аркылуу гана жыйынтыкталат, такталат. Ошондуктан алар өз ара ажырагыс болуп тутумдашат да, бир гана кыймыл-аракеттик татаал маанини туундурат. Ошондой эле экөө биригип, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат.

Этиштин татаал формалары көбүнчө эки сөздөн турса, айрым учурларда үч сөздөн да болушу мүмкүн. Мындай учурда, анын биринчи түгөй негизги этиш катары келет да, калган экөө жардамчы этиштин милдетин аткарат: 1. *Өр чакчып чыккан аттар антаңдал дем алып, кээде токтой калып жатты.* (И. М.) 2. *Экинчи балбаныбыз да жеңилип, биз кубана албай турабыз.* («ЛЖ»)

Мисалдардагы этиштик татаал формаларда негизги маани биринчи түгөйлөрү (*токтой, кубана*) аркылуу берилди да, калган түгөйлөрү (*калып, жатты, албай турабыз*) алардын маанисин толуктоо, тактоо үчүн жардамчы, кошумча маанилерде колдонулду.

Негизги жана жардамчы этиштердин өз ара орун алуу багыты да туруктуу, б. а., негизги этиш дайыма мурун, ал эми жардамчы этиш андан кийин орун алат.

**Эскертуү:** Чакчылдар менен жак формасындағы этиштердин айкашы (катар келиши) дайыма эле этиштин татаал формасын түзө бербейт: 1. *Жигит не дээрин билбей оңтойсуздана күлдү.* 2. *Жигит не дээрин билбей, оңтойсуздана баштады.*

Жогорку кара менен басылган этиштер бири экинчине карата бирдей эле каражат (чакчылдын -а формасы) аркылуу байланышканына карабастан, анын биринчисинде этиштердин (*оңтойсуздана күлдү*), ар бири өзүнүн лексикалык баштапкы манилерин сактап турат. Ошондуктан алар маанилик жактан бири экинчине көз каранды эмес. Сүйлөмдө жеке-жеке сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Ал эми экинчи учурда жак формасындағы этиш (*баштады*) өзүнүн лекси-

калых баштапкы маанисинен алыстап калган. Ошондуктан мындаи этиштер негизги этишке карата дайыма маанилик жактан көз карапты болот да, аны менен ажырагыс биримдикте колдонулуп, этиштин татаал формасын түзөт. Демек, мындаи түзүлүштөгү катар келген этиштерде алардын жак формасындагы түгэй-үнүн өз алдынча лексикалык мааниге ээ, же ээ эместиги чечүүчү ролду ойнойт.

Төмөнкү мисалдарга көңүл буралы: 1. *Кыз жетпей койду да, кыткылыктап күлдү.* 2. *Аял жылмайып үндейбөдү.* 3. *Кыз чуркан кетти.* 4. *Аял жылмайып койду.*

1–2-мисалдардагы этиштердин ар бири өз алдынча мааниге ээ болсо, 3–4-мисалдардагы этиштер татаал формалуу этиштер.

Негизги жана жардамчы этиштердин өз ара байланышуу жолдору да, жогоруда айтылгандай ар түрдүү. Аларды төмөнкүдөй схема аркылуу туюндурууга болот.

Негизги этиш



Жардамчы этиш

109. Текстти окуп, андан этиштин татаал формаларын ажыраткыла жана алардын мунөздүү белгилерин айтып бергиле:

- тутумундагы негизги жана жардамчы этиштерди ажыраткыла;
- негизги жана жардамчы этиштердин ар бирине кецири мунөздөмө бергиле.

- Кечкирип келе жаткан.
- Жоломан экөөбүз коюбүзду бөлүп алдык да, жон ылдый куюлтуп жөнөй бердик.
- Жер алай-дүлөй түшүп, кардуу бороон ышкырып турган.
- Бети-башыбызды тумчулап, араң жүрүп келебиз.
- Бир кезде мен артыма бурулуп карай калдым.
- Уч карышкыр булак этип, жонго чыга түштү да, так Жоломандын коюнун тушунан качырып сала берди.
- Мен көре кооп, чыйылдаган жапызын менен кийкырып калдым эле, бирөө жалт кайра тартты.
- Жоломан болсо көрбейт, тебетейин көзүнө баса кийип алыптыр, жерди

карап келет. 9. Мен чуркал жеткиче, эки карышкыр эки-үч койдун куйругун жулуп жиберип, бирден койду бөлүп алып, сайды карай зыркыратты. 10. Жоломан ошондо гана көрүп калды да, узап кеткен карышкырдын артынан кыйкыра жөнөдү. 11. Карышкырлар алактап, анда-санда жалт этип, артын карап коюп, койдун куйругун кызыл ала кылып, кыйратып кетип барат. 12. Жоломан терезе аркылуу асман тиреген алышкы кырка тоолорду телмирип карап баратты. 13. Өсүп-чоцойгон жери ошол тоолордун ары жагында, ыраакта калгансып жатты. 14. Ал өз сагыныч-кусалыгын ошол тоолорду карап тараткандай болду. 15. Бирге өсүп, бирге чоцойгон курбулары жакын эле жургендей сезилип кетти. 16. Тууган жердин жыты келе калды. 17. Ошого кубанып, өзүнөн өзү эреркей түштү. 18. Эми анын өмүру да дал ушул кырка тоолор болгон өрөөндөргө окшоп экиге бөлүнгөнсүп кетти. 19. Аял ушуга окшогон түркүн ойлордун кучагында термелип келет. 20. Бир кезде эмнегедир кыздын чыканактай далысын тиктеген калыбында ойлоно калды. 21. Менин кызым да ушундай болуп калгандыр.

— Эчедесиң, карагым? 22. Кыз ошол замат чочугандай артын жалт карап алды, бирок ошол эле замат аялдын мээримдүү ырайынан жалтана түштү.

— Он төрттөмүн,— нары карап кетти кыз.

— Кайда бара жатасың, калкам?

— Таласка.

«Кашка жерден тура!» — аялдын деми суүй түштү.

(Э. М.)

110. Көп чекиттин ордуна сүйлөмдүн маанисине ылайык келүүчү этиштин татаал формасынын тиешелүү түгөйүн койгула.

1. Экөө караңгыда темселеп жүрүп, куурап түшкөн чегедектерден бир далай чогултуп ... . 2. Булактын боюна жакын шамал тийбеген ыктоого от... салышты. 3. От алоолоп күйгүчөкту сууган аттарды суунун боюна тушап ... беришти. 4. От барган сайын алоолонуп, денеге жагымдуу бир аптап таратып ... . 5. Абага кетөрүлгөн түтүн көөдөй асманга житип көрүнбөй ... жатты. 6. Бекежан тилке-тилке болуп кесилген сан этти чегедектин үстүнө калап таштап ... . (И. М.) 7. Кош-беш айтышып жөнөгөнү ... алиги жигит. 8. Күлсүн да ордунан ... баштады.

(«КМ») 9. Профессор колун ... берди эле, спиртке ма-  
лынган марлини кармата ... . 10. Кыздын ақырғегинен  
тартып, киндигине чейин эки-үч жолу дыкаттап сұртуп  
... . 11. Менин денем болор-болбос ... түшту. 12. Хирург-  
дун колундагы скальпель жүректүн тушундагы кабыр-  
галардын ортосун жирип ... . 13. Профессор Ахунбаев  
бириңчи кимдин жүрөгүнө операция жасады экен деген  
ой бүт денемди аралап ... . 14. Буга байланыштуу бир  
көргөн элес көз ирмемдей бет алдымга ... калды. (M. C.)

### § 34. ЖАРДАМЧЫ ЭТИШТЕРДИН ТҮРЛӨРҮ

Татаал этиштин тутумунда турган жардамчы этиштердин колдонулушундагы кошумча маанилери бирдей эмес. Мына ушул өзгөчөлүктөрү боюнча алар кыймыл-аракеттин узакка созулушун, багытталышын жана толук иштелишин билдириүүчү жардамчы этиштер болуп үчкө белүнөт.

1. Кыймыл-аракеттин узакка созулушу жат, отур, тур, жүр жана бер деген жардамчы этиштер аркылуу ўюшулат да, анда кыймыл-аракеттин бутүшү же бүтүү чеги көрсөтүлбөйт: жүрүп отурду, бара жатты, окуп жүрдү.

2. Кыймыл-аракеттин багытталышында кел, кет, бар деген жардамчы этиштер чакчылдар формасындагы негизги этиштер менен айкалышып, кыймыл-аракеттин бир жакка багытталышын билдирет: кирип келди, жөнөп кетти, айта бар.

Бирок жогорку маанилерди билдириүүде негизги этишке жалғануучу чакчыл формалар менен жардамчы этиштердин өз ара айкалышуу мүнөзу кыргыз тилинде бир кылка эмес, өтө ар түрдүү. Демек, ал маанилерди билдириүүчү жардамчы этиштер жана алардын чакчыл формалар менен айкалышуу мүмкүнчүлүктөрүн схема аркылуу төмөнкүдөй чагылдырууга болот.

3. Кыймыл-аракеттин качандыр бир мезгилде же сез жүрүп жаткан учурда толук иштелип буткөндүгү татаал этиштин тутумундагы *ташта, сал, кой, жибер, кал, чык, бол, ал* деген жардамчы этиштер аркылуу

уюшулат: окуп чыктык, карай калды, ырдал жиберди, айтып салды.

Негизги этишке жалгануучу чакчыл формалар					Жардамчы этиштер жана алардын түрлөрү
-а	-й	-ып	-ганды	-мыш	Кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдириүүчү жардамчы этиштер
+	+	+	+	-	отур
+	+	+	+	-	тур
+	+	+	+	-	жат
+	-	+	-	-	жур
+	+	+	-	-	бер
					Кыймыл-аракеттин багытталышын билдириүүчү жардамчы этиштер
+	+	+	-	-	кел
+	+	+	-	-	кет
+	+	+	-	-	бар
					Кыймыл-аракеттин толук иштелгенин билдириүүчү жардамчы этиштер
+	+	+	-	-	сал
-	-	+	-	-	жибер (ий, ip)
-	-	+	-	-	чык
+	-	+	-	-	ташта
+	+	+	-	-	кой
-	-	+	+	-	кал
+	+	+	-	-	ал
-	-	+	+	+	бол

### Эскертуу:

Таблицада этиштин терс формасынан (-ба) кийин жалгануучу чакчылдын -й формасындагы негизги этиш менен жардамчы этиштин айкалышы берилген жок, анткени мындай учурда жардамчы этиштер кошумча мааниси боюнча кандайдыр бир бөтөнчөлөнгөн жаңы мааниге ээ боло албайт.

**111.** Тексттеги жардамчы этиштердин кандай маанилерде колдонулганын аныктагыла жана аларды маанилик түрлөрү боянча көчүргүлө.

1. Бала көзү ачык бойdon магдырап жата берди.
2. Анын көңүлүн айнытып албайын дегенсип, эне унчукпай калды.
3. Комуз черткен бала эмне кыларын билбей, ал да момоюоп отура берди.
4. Бир маалда Абдыракман башын көтере калды.

— Черт!

5. Баланын колундагы комуздун кылдары жүрөкту сайгылап, дирилдей баштады.

6. Бул убакта бириң-сериндең келген кишилер үйгө толуп кетти.

7. Бала черткен бул күү Талас өрөөнүндө белгилүү болуп бараткан.

8. Келгендөр күү аяктаганча, тынч угуп отурушту.

9. Күү аяктап калган. Аңгыча Султаналы кирип келди.

10. Үйдөгүлөр жапырт туруп калышты.

11. Зуура да шашканынан колундагы чынысын таштап жиберди.

12. Комузду кучактай кармаган Атай гана бейкапар керегеге сүйөнүп турду.

13. Ичине муң толгон Субан Султаналыга эреркедиби, жаш балача эчкирип ыйлап жиберди.

(К. К.)

**112.** Кал, жат, бер, кел, бол деген сөздөрдү жардамчы этиш катары пайдаланып, таблицадагы (140-б.) алар менен айкалышу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон бардык чакчыл формаларды маанисине ылайык келген негизги этиштерге жалгоо аркылуу адегенде этиштин татаал формаларын жасагыла, андан кийин аларды катыштырып, чакан аңгеме түзгүлө. Аңгемедеги ар бир жардамчы этиштин ар башка чакчыл формадагы негизги этиштер менен айкалышуусундагы маанилерине байкоо жүргүзгүлө. Эгерде алардын ортосунда маанилик айырма болсо, анын пайда болуу себептерин түшүндүргүлө.

Улгү:

Кал жардамчы этиш катары (таблицада көрсөтүлгөндей) темөнкүдөй чакчыл формалуу этиш менен айкашып, татаал формалуу этишти түзөт: *көрө калды, карай калды, карап калды, жеткени калды*.

## § 35. ЭТИШТИН ТАТААЛ ФОРМАЛАРЫНЫН ЖАСАЛЫШЫ

Этиштин татаал формалары негизги этиштерден жана жардамчы этиштерден жасалат.

**М и с а л ы:** *Вертолёт Аламөңгүнүн ак кар, көк муздуу ашуусун ашып, булуттан ары көрүнбөй, добушу угулбай кеткенден кийин деле бүткөн бою калчылдап, калыбына келе албай жатты. Аргасын түгөтүп келаткан коркунучтан Акбара улуп жиберди. Чоң боз бабырган жаңы талпынган балапандарын ээричи-тип, бирине бири чи салып, улам бир жерге конуп-учуп жүрүшөт.* (Ч. А.)

Бул сүйлөмдөрдөгү кара менен басылган чакчыл формасындагы этиш сөздөрдүн алгачкы лексикалык маанилери сакталган жана ошондой эле сөз болуп жаткан окуядагы кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн туюндуруп турат.

**М и с а л ы:** *Беккул болуп бир топ балдар жүрүп барып, көк шибердин арасында жайнап калган буудайды тоокто терип жеп жатышты. Чуркураган чаржайыт үндөр уламдан-улам күчвій берип, жаман үйдү көтөрүп кетиши. Бурмаке бөкчөңдөп, калтыраган кары колу менен кыдырып, ооруларга суу берип жүрөт.* (М. Э.)

Бул сүйлөмдөрдөгү жатышты, кетиши, жүрөт деген жардамчы этиштер керебетке жатышты, цүгө кетиши, тоодо жүрөт сыйктуу өзүлөрүнүн баштапкы лексикалык маанилериң сактабастан, негизги этиш билдириген түшүнүктөрдүн кандай мунездө өтүшүн туюндуруп турат. Ошондой эле кыймыл-аракеттин үчүнчү жак тарабынан аткарылгандыгын, сөз болуп жаткан учурдан мурда болуп өткөндүгүн билдирип турат.

Этиштин татаал формалары эки сөздөн гана эмес, үч сөздөн да жасалышы ыктымал. Мында биринчи сөзү негизги этиштен, ал эми калган экөө жардамчы этиштерден жасалат.

**М и с а л ы:** *Людмила Зыкина жаратылышинын берген талантты тынбаган эмгеги менен өргө тартып, өздөштүрүп жүрүп отурган. Ярославлда сүйцк-*

*түү ырчысын төрт saat бою пристанда эл жык-жыйма болуп кетпей, жаандын жааганына карабай күтүп турушкандыгы зле Людмила Георгиевнага болгон элдин сүйцүсү өчмөк тургай, кайра ого бетер тутанып жаткандыгын көрсөтүп турбайбы.* («КТ»)

Сүйлемдердөгү этиштик татаал формаларда негизги маани биринчи түгөйлөрү (өздөштүрүп, тутанып) аркылуу берилди да, калган сөздөр (жүрүп отурган, жаткандыгын көрсөтүп турбайбы) алардын маанисин толуктоо, тактоо максатында кошумча мааниде колдонулду.

Этиштин татаал формаларынын жасалышында негизги жана жардамчы этиштердин өз ара орун алуу багыты да туруктуу, тактап айтканда, негизги этиш дайыма мурун, ал эми жардамчы этиштер андан кийин жайгашат.

Чакчылдар менен жак формасындагы этиштердин айкашы же катар келиши дайыма эле этиштин татаал формасын жасай бербейт.

*Мисалы: Атасы уулунун суроосуна ыңгайсыздана жылмайды. Атасы уулунун суроосуна ыңгайсыздана түштү.*

Кара менен басылган этиш сөздөр бири экинчилине карата бирдей эле каражат (чакчылдын -а формасы) аркылуу байланышканына карабастан, анын биринчи синде этиштердин (ыңгайсыздана жылмайды) ар бири өзүнүн лексикалык баштапкы маанилерин сактап турат. Ошон үчүн алар маанилик жактан бири экинчилине көз каранды эмес. Сүйлемдө жеке-жеке сүйлем мүчөсүнүн милдетин аткарат. Ал эми экинчи вариантында жак формасындагы этиш (түштү) өзүнүн лексикалык алгачкы маанисинен алыштап калган. Ошондуктан мындай этиштер негизги этишке карата ар дайым маанилик жактан көз каранды болот да, аны менен ажырагыс биримдикте колдонулуп, этиштин татаал формасын жасайт. Демек, мындай түзүлүштөгү катар келген этиштерде алардын жак формасындагы түгөйүнүн өз алдынча лексикалык мааниге зэ, же зэ эместиги негизги милдетти аткарат.

*Мисалы: 1. Ит бейтааныш адамга карата айбаттуу үрдү. 2. Апасы кызынын билгичтүгигине ичинен кубанып жылмайды. 3. Ит бейтааныш адамга кара-*

та үрүп жатты. 4. Апасы кызынын билгичтигине кубанып турду. Мындагы алгачкы эки сүйлөмдөгү этиш сөздөрдүн ар бири (айбаттуу үрдү, кубанып жылмайды) ез алдынча турганда мааниге ээ, ал эми акыркы эки сүйлөмдөгү этиш сөздөр татаал формалуу этиштер болуп саналат.

113. Тексттердеги этиштин татаал формаларынын тутумундагы негизги жана жардамчы этиштерди белгилегиле. Негизги жана жардамчы этиштердин мүнөздүү белгилерин айтып бергиле. Эки жана үч сөздөн жасалган этиштин татаал формаларын ез-өзүнчө жазгыла.

## ЖЫЛКЫ

### I

Жуматай Көк-Түзде чачырап жүргөн жылкылардын четине келгенде асмандагы кара булуттар ого бетер оордоп, аба ным тарта баштаган эле. Ана, так төбөдөн чарт жарылып, күн күркүрөдү. Кандайдыр бир дөө шапалак менен булуттарды тилем-тилем чаап жаткансып, булут арасына көз уялткан тилимдер түштү...

Жылкылар кошкуруп, түяктар дүпүрөй баштады. Мына, кара айгыр айбаттуу кишенеди. Ал бээлерди бир жерге үйрүп аткандай. – А-а-а-у-у!.. Түнкүсүн, тоо арасында, карышкыр алыштан улуса да, бүт тоо жаңырыктап, карышкырдын кайдан улуп атканы билинбей калат. Жылкылар кайсы тараапка ағыларын билбей, Көк-Түздин орто ченинде дүпүрөп турганын сезди бала. Көөдөй түндөн алардын карааны көрүнбөйт, ажыратып болбөйт. – А-а-а-у-у!.. – Бүт тоо жаңырыктады.

Жылкылар дүпүрөп, төрдү көздөй салганын сезди бала. Ошондо ал шашкалактап атын теминип, жылкыларды тосмой болду. Бирок астындан аты улам мүдүрүлүп, көзгө сайса көрүнгүс түндөн сестенип, чуркачудай эмес. Ошондо ал жонундагы мылтыгын ала коюп, асманга каратып туруп атып жиберди. Ошо тапта, асманда курс-тарс этип, мылтыктын атылганын басып кетти. Чагылгандын көз уялткан нуру Көктүзду эки-үч курдай жайлап өттү. Бала жылкылар төрдүн оң тарабындан Көк-Жарды көздөй жапырылып баратканын көре койду. Жүрөгү шуу эте түштү. Анткени ал жер өтө бийик эле,

эгер андан жылкылар учса, бири да тируга калмак эмес. Жардын түбүндөгү коргулга түшүп, баарынын талпагы жайылмак.

— Ка-а-айт! Ка-а-айт! — Жуматай эки колун оозуна сурнай сыйктанта болгон кудурети менен кыйкырды. — Ка-а-айт! Баланын үнүн уктубу, Кара айтыр кишенеп жиберди. Анан түяктар дүпүрэй калып токтоп калышкансызы. — Ка-а-айт! — Бала болгон үнү менен дагы айкырды. Ана, түяктар кайра тилге кирди, дүбүрэй баштады. Жуматай жылкылардын дүбүртү жакындап келатканын сезди. Кубанганынан дагы айкырды: — По-по-по-о-о-о!

Дүбүрт өтө чукул кирип келгенси迪. Калың жылкынын селдей кантаган илеби билине баштады. Ошо тапта, алдындагы тору ат келаткан калың дүбүрттөн сестенип, кошкуруп, өзүнен өзү эле балага ээ кылбай, тизгинге баш ийбей, үстү жактагы этекти кездөй чыга берди. Тигине, миң сан дүбүрт, кошкурук-бышкырык жер дүңгүрөтүп кирип келди да, алиги бала турган жерден селдей кантап өтө берди...

## II

Жуматайдын торуга аябай ачуусу келип, аны камчы менен башка-көзгө койгулап, тилдеп атты. Бирок үркөн жылкылардын калың дүбүртүнөн анын үнү да, камчысынын чыпымдаганы да угулбады. Калың дүбүрт эми батыш тараптагы жыш карагайды кездөй бет алды.

— А-а-а-у-у-у-у! — Карышкырдын кайдан улуп атканы белгисиз, бүт тоо кайрадан жаңырды. Калың дүбүрт уламдан-улам алыстап баратты. Жуматай карышкыр жалгыз эмес экенин, алар дал ошол калың карагай тараптан улуп атканын сезген эле.

— Ка-а-айт! — Эми жаны чыга дагы кыйкырды. Бирок анын үнү калың дүбүрттөн жылкыларга угулмак эмес. Ошондо ал мылтыгына чапталуу кур дүрмөттөн дагы салып, жылкылар кетип бараткан тарапты каратып туруп атып жиберди да, соңунан: — Ка-а-айт! — деп бакырды. Дүбүрт улам акырындап, улам акырындап барып токтоп калгансызы. — Ка-а-айт! — Бала эки колун оозуна сурнайдай кыла коюп, дагы бакырды. Дүбүрт токтоп калгандыктан анын үнү эми жылкыларга шашпай жетти. Тигине,

Кара айгыр баланын кыйкырыгына жооп кыла кишенеп жиберди. Кийин дүбүрт кайра башталды. Ал эми кайра жакындай баштады. Түз эле баланы көздөй келатты. Ошол кезде асман чарт жарылып, жарк-журк күн күркүрөдү. Өзүн көздөй каптап келаткан калың жылкыны бала даана көрдү. Эми, кубандай дагы кыйкырды.

Тигине, калың дүбүрт чукулдай берген кезде тору ала качып, кайрадан четке чыга берди... Жылкылар шуу-шуу этип, баланын тушунан дагы өтө берди. Эми алар кайрадан Көк-Жарды көздөй бет алды. Баланын кыйкырыгы калың дүбүрттөн угулмак эмес, бирок ал жаналы калбай кыйкыра берди. Тизгинге ээ бербей алыш жүрүп кеткен торуну башы-көзүнө карабай камчыга алды. – А-а-у-у-у! – Тоолор кайрадан улуй баштады. Жылкылар ого бетер үркүп, дүбүрт күчөдү. Ал дүбүрт уламдан-улам алыстай баштады. (О. А.)

114. Төмөнкү тексттен этиштин татаал формаларын жана жөнекөй этиш сездердү тапкыла. Этиштин татаал формаларынын жасалышын аныктагыла.

... Асман кур-р, шар-р этип, кайрадан калайман түштү. Кара айгыр баштаган жылкылар калың тилке болуп удургуп баратканын көрдү. Эми бала алдындагы торуну сабалап, алардын артынан айкырып чаап жөнөдү. Көзгө сайса көрүнгүс боло түшкөн көөдөй түндө ат жакшы чуркай албады. Ошентсе да камчынын уусу өтүп кеткен жаныбар мұдурулгөнүне карабай чуркап баратты.

– Ка-а-айт! – Баланын үнү дагы угулбай калды. – Ка-а-айт! – деди дагы.

Жуматай эми чаап бараткан бойдон мылтыгын дүрмөттөп, асманга каратып бир койду. Артынан дагы кыйкырды.

Калың дүбүрт эми гана ақырындал: алды жактан Кара айгырдын жылкыдан бетөнчө кошкуругу угулду. Бала ушу көзгө сайса көрүнгүс түндө анын кошкургун жазбай тааныды. Ал мылтыкты чаап баратып кайра дүрмөттөп дагы атты, дагы кыйкырды. – Ка-а-айт!

Ушул ез үнү өчө электе ал жылкылардын бир капталауда иләшшип калды. Байкаса, жылкылар оц жагында дүпүрөп бараткан экен. – Ка-а-айт!

Кара айгыр дагы айбаттуу кишенеди да, жылкылардын алдын кайыра баштады. Дүбүрт ақырындей берип

уюлгуй түштү. Эми бала калың жылкынын арасында калды. Сүрдүгүү, жөөлөшүү, кошкурук, бышкырыктан баланын үнү угулар эмес. Тигине, Кара айгыр кишенеп, кайра алдыга түшүп, бутүндөй жылкы анын артынан селдей ағып, келген жолу менен кайра ағылды... Жылкылар өлөр-тирилерине карабай сыйып баратты. Устүндөгү баланы эчак унтууп калган тору ээлигип, эми туш келди урунуп-беринип, топ жылкыга кошуулуп жин ургандай сыйзы. (О. А.)

### § 36. ЭТИШТИК ТАТААЛ ФОРМАЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ

Чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин тутумунан турган этиштин татаал формалары өзүлөрүнүн берген маанилери боюнча ар түрдүү болушат: 1. *Бабам Манас колдо деп, күтурган тиги калмакты качырып сала бергени.* 2. *Ниязбек калтаарыган колдору менен терин аарчыды да, күлүмчүш болду.* 3. *Үйцр-чүйцр жылкылар, жайыт толо малдарды айдал кетип жатышты.* (Ч. Н.)

Мисалдардагы этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин маанисин биринчи учурда күтүлбөгөн жерден тезинен өткөндүгүн, экинчиде жасалма мүнөздө экендигин, үчүнчүдө анын созулушун билдирип турат.

Этиштик татаал формалардын мындан ар түрдүү мааниде колдонулушу аларды уюштуруучу каражаттардын мунөзүнө (негизги этишкө жалганган формаларга жана көмөкчү этиштин маанилик оттенкаларына) тыгыз байланыштуу болот. Демек, ушул өзгөчөлүктөрүнө карата этиштик татаал формалар төмөнкүдөй негизги маанилик топторго бөлүнөт.

## § 37. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН УЗАККА СОЗУЛУШУН БИЛДИРҮҮЧУ ЭТИШТИК ТААЛАЛ ФОРМАЛАР

Негизги этишке -а//, -е//, -й жана -ып чакчыл формалары жалганат да, ага *жат*, *отур*, *тур*, *жур*, *кел*, *бер* деген жардамчы этиштер айкашып, кыймыл-аракеттин узакка созулушун же кайталанышын билдириет: 1. *Жайллоонун салкын жели бир калыпта эбелектеп ойной берди*. 2. *Төрт үйдүн ортосунда акты-каралы быкылдаган көп кой жуушап жатты*. (М. Э.)

Мисалдардан көрүнүп тургандай, мындай этиштик татаал формалар аркылуу берилген кыймыл-аракет сез жүрүп жаткан учурда бүтпөйт, анда бүтүү чеги да көп көрсөтүлбөйт. Тек гана анын ошол сез жүрүп жаткан учурда болуп жаткандыгы жана андан ары да созулары көрсөтүлөт.

## § 38. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН ТЕЗДИК МЕНЕН КАПЫСТАН БОЛУП ӨТКӨНДҮГҮН БИЛДИРҮҮЧУ ЭТИШТИК ТААЛАЛ ФОРМАЛАР

Тездик менен капыстан болуп өтүүчү кыймыл-аракет чакчылдын -а//, -е//, -й формасындагы негизги этиш менен *түш*, *кал*, *кой* деген жардамчы этиштердин жана -ып формасындагы чакчыл этиш менен *жибер* жардамчы этишинин айкалышынан жасалат. 1. *Артык-ча сак, этияят келаткан Батийна сесте耶 калды*. 2. *Өкүнгөн, ардыккан Түргунбай жаш балача эчкирип, шолоктоп ыйлан жиберди*. (Т. С.) 3. *Бекежандын аты ийрелеңдеп барып, жээкке чыга калды*. (И. М.)

## § 39. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН АЗ ЖЕРДЕН ИШКЕ АШПАЙ КАЛГАНДЫГЫН БИЛДИРҮҮЧҮ ЭТИШТИК ТАТААЛ ФОРМАЛАР

Кыймыл-аракеттин башталып барып аягына чыкпай, же аз жерден ишке ашпай калышы дайыма уч сөздөн турган татаал формалар аркылуу берилет. Анын биринчиси негизги маани берүүчү бөлүк катары келет да, кийинки экөө аркылуу кошумча маани берилет. Грамматикалык түзүлүшү жагынан биринчи маани берүүчү негизги бөлүгү **-ыш**, экинчиси **-а//**, **-е** формасындагы чакчылдан, учунчусу жак формасындагы ташта, жазда деген маанилеш жардамчы этиштерден болот: 1. *Боз чаңгыл тартып албууттанган тоо суусу Гафуну ат-маты менен көмөлөтүп кооп кете жаздады.* 2. *Тиякка эрте жетели деп жатып, сени сууга агызып ала жаздадым.* (И. М.)

**Эскертуу:** Өтө аз санда болсо да кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калышы **-ыш** формасындагы негизги этиш менен кыймыл атоочтур **-мак** формасы жалганган **сал**, **кал**, **жибер** деген жардамчы этиштин тутуму аркылуу да уюшулат: *Сиз айтпаганда, атып салмакмын.* (И. М.)

## § 40. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН МАКСАТКА БАГЫТТАЛГАНДЫГЫН БИЛДИРҮҮЧҮ ЭТИШТИК ТАТААЛ ФОРМАЛАР

Негизги этишке чакчылдын **-ганы** формасы жалгантада, ага **бар**, **тур**, **кел**, **чык** деген сыйктуу жардамчы этиштер айкашуу аркылуу бир максатка багытталган кыймыл-аракет берилет: 1. *Алардын көпчүлүгү жайынча оюн-шоок көргөнцү келгендер болсо, айрымдары — атайын кыз көргөнцү, кыз жактырганы келгендер.* (Т. С.) 2. *Анан эмне, жайлогоо кымыз ичип, таза аба жутуп дегендей, эс алганы келбекенде...* (К. К.)

Мындан маанини билдируүчү этиштик татаал формалар аркылуу аткарылган кыймыл-аракет толук иштелип бүткөн болот.

## § 41. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН ИШКЕ АШУУГА ДАЯР ЭКЕНДИГИН БИЛДИРҮҮЧҮ ЭТИШТИК ТААЛАЛ ФОРМАЛАР

Кыймыл-аракеттин башталууга же ишке ашууга даяр экендиги чакчылдын -ганды формасы жалганган негизги этиш менен түр, кал деген сыйктуу жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. 1. Оттун алоолонгон жалыны кичине басаңдаса эле, карышкырлар кол салганы турат. (К. Б.) 2. Бир күнү Жоломан экөөбүз сүйлөшүп жатсак, койлорубуз кошулганы калыптыр. (М. Э.)

## § 42. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН ЖАСАЛМА МУНӨЗДӨ ЭКЕНДИГИН БИЛДИРҮҮЧҮ ЭТИШТИК ТААЛАЛ ФОРМАЛАР

Негизги этишке атоочтуктун -ганды жана кыймыл атоочтун -мыш мүчөсү жалгануу менен, ага бол, эт деген жардамчы этиштер айкашкан этиштик татаал формалар аркылуу жасалма мунөздөгү кыймыл-аракет уюшулат: 1. Ал ыйлаганын сездирибеске тырышип, көзүн жөнү менен басып, демин ичине алып олтуруп, күнүн тыңшамыш болду. (Т. К.) 2. Сатаров эмнегедир кыңкыстамыш этти. (К. А.)

## § 43. КЫЙМЫЛ-АРАКЕТТИН БУТКӨНҮН, ТОЛУК ИШКЕ АШКАНЫН БИЛДИРҮҮЧҮ ЭТИШТИК ТААЛАЛ ФОРМАЛАР

Кыймыл-аракеттин толук иштелиши, аякталышы чакчылдын -ып формасы жалганган негизги этиш менен сал, кой, чык, кал, бил, бут, кет, ташта деген жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет: 1. Кабыл айтканы жатса, кемпир анын сөзүн бүтүрбөй жуулуп кетти. (Ш. А.) 2. Мына, Бекежан иним, түнөй турган жерге да келип калдык,— деди Гафу. (И. М.)

**115.** Тексттен этиштин татаал формаларын таап, аларды маанилик түрлөргө ажыратыла жана ажыратуунун себептерин түшүндүргүлө.

1. Жунгар аскерлеринин ач кыйкырыгы кыргыз айылын уч көтерүп кеткендей болду. 2. Ниязбек баатыр болбосо, ойроттор кыргыз айылын тыйпил кылып чапканы турат. 3. Бирок алардын алы эмнеге жетмек. 4. Кечке чейин талашып олтуруп, ойроттун ханы акыры байгеден үлүшүн бөлдүруп алыш, конок болуп бербей, тоо таянып кетип калышты. 5. Кыргыздар болсо жай-жайына эс алганы тарады. 6. Арадан эки күн өттү. 7. Кыргыз айылында той дагы эле уланып жатты. 8. Аңгыча майдандын борборуна кула айгыр минген карыя чыга келди. 9. Эл тымтырс боло түштү. 10. Аксакал кула жоргону салдырып четке чыга берди. 11. Майдандын ортосуна эл коштогон үн менен бир кара тоголок баатыр чыга келди. 12. Кайрадан эл тынчый түштү. 13. Тиги тараптан сайышка денеси чулу бир жаш жигит чыкканы калган. 14. Аңгыча андан озунуп, бир узун жоокер майдандын ортосуна чаап чыкты. (Ч. Н.)

**116.** Тексттеги этиштин татаал формаларынын жасалыш жолдорун аныктап, ошого ылайык алардын кандай мааниде колдонулганын айтып бергиле. Ал маанилердин кандай каражаттар аркылуу уюшулганын түшүндүргүлө.

1. Мына! Кырдын жогорку мизи оттук тийгендей чачыла түшкөнсүдү. 2. Тоонун кырбуусун бирөө тиретип жаткандай, чачыраган оттуу нур өрөөнгө аба жарып төгүлүп түштү. 3. Күндүн нуруна адеп чайынган кыр-кырлар кызара бертүп күлүп жибергенсиди. 5. Заматта тоо арасына өмүр-жашоонун жылуу демин үйлөп кеткенсиди. (И. М.) 6. – Деле унута албай койдун, – деди эркек таарынгандай. 7. Аял эмне кылам дегендей улутунуп койду. 8. Экөө эмне жөнүндө сүйлөшүштү билбей турup калышты. 9. Сөздөрү ушуну менен бүтүп калгандай болду. 10. – Менин белөм бар эле. Тиш доктор болчу. Ошко кетип калыштыр, – өкүнүмүш болду. Аял үндөбөдү. 11. – Ушинтип эле кирип калдык, – деди эркек оңтойсуздана. 12. – Келип тургула, – деди аял баягысындай эле. 13. – Телефон аркылуу кабарлашып турсац. 14. Эркек башын ийкеди. Үндөшпөй калышты. Аял ордунан козголгону калды. Эркек алактап шашып кетти. 15. – Ку-

баттан сени сурап калсам: – Жүрөт, чоң болуп кеткен, –  
дейт. Аял жылмайган болду. (Б. У.)

117. Муну да жогоркудай иштегиле.

1. Кош тарабын арчалуу аска курчаган капчыгай бара-бара тээ ылдыйда чалкып жаткан Талас өрөөнүнө кошуулуп кетет. 2. Айткандай эле, Таласың жер соорусу турбайбы, – деп койду жолоочу өзүнчө. 3. Кош капиталы чер токой, бууракандап агат дайрасы, ал тараптан соккон салкын жел жолоочуну элиртип жиберди. 4. Жигит ажайып кооздукка дагы бир сыйра карап алды. 5. Жигит аттын башын түз эле ошол боз үйгө бура тартты. 6. Эшик алдында жаткан чоң сары тайган азууларын арсайта ырылдап коё берди. 7. Ордунан атып туруп, чындан эле качырганы калды. 8. Чукул кирип келген кашка айгыр жалт берди. 9. Байкоосуз келаткан жигит ат үстүнөн ооп кала жаздады. 10. Ал аңгыча үйдөн ак сакалын жайкалткан карыя чыга келди. 11. Сөөктүү кең дальсына чапанын желбек жамынып алыштыр. 12. Аргымагың туйлатып, Таласка келип калыпсың, баатыр. Байбиче, коноктун атын ал да, орун салып жибер. 13. Арадан уч күн өтүп калган. 14. Акыры той болор күн да келип жетти. 15. Өрөөндүн баш-аягынан ағылып эл келе баштады. 16. Айылдан алыс эмес жерде бир үйүр жылкы жайылып журдү. 17. Түшкө жуук кыргыздардын айылына калмактар келип түштү. Өздөрүнчө уй тигип, чардап жатып калышты. 18. Оюн-зоок болот деп жарчылар чууну салгана гана, алар кыргыздарга жандап барган болушту. 19. Ал аңгыча кең көкүрөк, бою пас айгыр минип, ортого окторулуп чыга келди калмактын баатыры. 20. Ниязбек баатыр токтоно албай атына ыргып мингенин өзү да сезбей калды. (Ч. Н.)

118. Этиштик татаал формалар канча сөздөн турганын аныктагыла, алардын негизги жана жардамчы түгөйлөрүн атап, кандай маанинде колдонулганын айтып бергиле. Ал маанилердин кандай каражаттар аркылуу уюшулганын түшүндүргүлө.

1. Ормон асманды карап койду. 2. Мына ошол карашиында көзүнө көпүрө менен келаткан аял уруна түштү. 3. Суусардын өзү. Ормондун картайып бараткан жүрөгү бир жолу туйлап алды. 4. Бул көрүнүш согуш жылдарында калып кеткен башка бир көрүнүштү элестетип

жиберди Ормонго. 5. – А-а, сенсицби, Суусар, – деди ал жылмаймыш болуп. (М. Га.) 6. Кечке иштеп чарчагандыктан жөн эле кыйшайсам, уйкуга жүрүп кеткени турам. (Н. Б.) 7. Көк мелжиген аскарлуу тоолор мунарыка сунгуп кетет. (Ч. Н.) 8. Бир нече жолу ишин таштап кетип кала жаздады. (И.М.) 9. Аңгыча жайытта жургөн бардык мал күтүрөп, короого да айдалып келип калды. (М. Э.) 10. Тайызга жакындаганда, Гафунун аты жәекке чыга качканы калган эле. (И.М.)

### КЕП МАДАНИЯТЫ

Айтуучу же жазуучу кандайдыр бир окуя, кубулуш жөнүндө сез кылганда, андагы айтылып жаткан ойдун кырдаалына жараша кыймыл-аракет ар кандай мүнөздө өтүшү мүмкүн. Айталы, капысынан, чукулунан, же узакка созулган, кәэде аз жерден ишке ашпай калган, же жасалма мүнөздө ж.б. кыймыл-аракет аркылуу берилүүчү мындай маанилер тилде, негизинен, этиштин татаал формалары аркылуу ишке ашырылат.

*Мисалы: эжем шаардан келди – эжем шаардан келип калыптыр – эжем шаардан келгени жатат.*

Биринчи мисалдагы жөнөкөй этиште кыймыл-аракеттин тек гана болуп өткөндүгү көрсөтүлсө, экинчи учурда анын этиштин татаал формасы аркылуу берилшинде капыстан, күтүлбөгөн жерден болуп өткөндүгү, ал эми учүнчүсүндө кыймыл-аракеттин ишке ашууга даяр экендиги жөнүндө маанилер берилди. Демек, этиштик татаал форманы колдонуу кыймыл-аракеттин кандайдыр бир өзгөчө түрдүк маанилерин берүү зарылдыгы менен тыгыз байланыштуу болот.

Этиштин татаал формаларынын маанилик жактан түрлөнүшү боюнча анын уюшулушунун, негизинен, төмөнкүдөй жолдорун белгилөөгө болот.

1. Жардамчы этиштердин негизги этиштерге карата болгон ошол учурдагы маанилерине (оттенокторуна) байланыштуу.

*Мисалы: жир, жат, тур деген жардамчы этиштер негизги этиштер менен айкашып, негизинен, узакка созулуучу, дайыма болуп тuruучу маанини бил-*

дирет: *келип жүрдү, окуп жүрөт, ойлоп жатты, келе жатат, күн жаап турат, карал турду ж.* б.

Ал эми *жибер* менен айкашкан негизги этиштер кыймыл-аракеттин тездик менен аткарылганын билдириет: *чаап жиберди, атып жиберди.*

**Жаздады** (таштады) жардамчы этиши негизги этиштеги берилген кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калганын туюндурат: *жыгылып кете жаздады, айтып көй жаздады* ж. б.

2. Негизги этишке жалгануучу чакчыл жана кыймыл атоочтук формалар да этиштин татаал формаларынын маанилик жактан түрлөнүшүнө таасир тийгизет:

Эркин отту

жазып салды,

жаза салды

Бириңчи учурдагы чакчылдын -ып формасы аркылуу уюшулган этиштик татаал формада кыймыл-аракеттин толук иштелиши жай мааниде берилсе, экинчи учурдагы анын -а формасы аркылуу уюшулушунда кыймыл-аракеттин капсыынан болгондугу, тездик менен иштелгендиги көрсөтүлдү.

Демек, этиштик татаал формаларды колдонуунун зарылдыгын, алардын маанилеринин түрлөнүшүн жана ал маанилерди берүүдөгү тилдик каражаттарды туура пайдалана билүүнүн жолдорун практикалык жактан өздөштүрүү учүн жогорку учурларды эске алуу талап кылышат.

119. Этиштик татаал формаларды жөнөкөй этиштерге айланыргыла жана алардын ортосундагы маанилик айырмачылыктарды түшүндүргүлө. Этиштик татаал форманы колдонуунун зарылдыгы эмнеде?

Үлгү:

*Канчык кызуусу менен мүйүздөн бошонуп чыкты.*  
*Канчык кызуусу менен мүйүздөн бошондун.*

1. Канчык кызуусу менен мүйүздөн бошонуп чыкты, дебеттүн артына жашынам деп баратып, өзүнөн өзү томолонуп кетти. 2. Жаратынын ооруганына чыдабай кыңшылап, капиталын тиштегилеп жиберди, турган ордунда уюл-

гуп, чарк айлана баштады. 3. Өзу менен өзү алек болуп калды, әмнегедир чайпала кетип да жатты. 4. Дебет ага карагысы келбеди. 5. Маралдын тамагынан куюла баштаган кандан көзү өтүп баратты. 6. Өзүнүн жараатын өзү тиштеп, ийиктей тегеренип кала берген канчыкка карап да койбоду. 7. Ысык кандын куйкум жытына мас болгон көнүлү аны ого бетер өжөрлөнтүп баратты. 8. Ашуунун алдына келгенде, Марал акактап журбөй калды, чубуруп ағып бараткан канынын токтобогонунан алсырап баратты. 9. Солуктап туруп калды. 10. Эми көк жал аларды мурдагыдай кез келди качырып сала бербеди. 11. Маралдын кансырап жыгыла турган учурун күттү. 12. Ак Бугу кебелбей жатып алган карышкырды бир нече ирет качырып сүрдүктүрдү. 13. Бирок ойт берип чыга берген көк жалга мүйүзү да жетпей жатты. 14. Барган сайын кансырай берген маралын алдына салып айдал алды. 15. Кыламык кар жааган бийик ашуунун боорунда уч караан ээрчишип бийиктей беришти. 16. Ак Бугу мындай өжөр карышкырды мурда көрбөгөн чыгар. (И. М.)

120. Тексттеги женекей этиштерди негизги этиш катары пайдаланып, анын маанисine ылайык келүүчү жардамчы этиштерди талкыла да, этиштик татаал форма түрүндө өзгөртүп түзгүлө. Экөөнүн ортосундагы маанилик өзгөчөлүктөрдү түшүндүргүлө.

Үлгү:

*Марал эң акыркы күчүн жыйнап обдулуп турду. –  
Марал эң акыркы күчүн жыйнап обдулуп тура калды.*

Биринчи учурда кыймыл-аракеттин тек гана аткарылышы берилсе, экинчи учурда анын аткарылышынын капыстан, тез арада болуп өткөндүгү жөнүндө маани берилди.

1. Марал эң акыркы күчүн жыйнап обдулуп турду.
2. Кар баскан ашууга кетүүчү чыйыр жолду карай жан талашты.
3. Көпкө чыдабады.
4. Казандай ташты аттап өтүүгө чамасы келбей, бек түшүп жыгылды.
5. Марал ыйлагандай көз жашын чубуртту.
6. Тумандай баштаган көзүнүн тушунан аны жыттап, энтигип турган Ак Бугунун жылуу демин сезди.
7. Айла канча, эң акыркы каны менен асыл жанынын кошо чыгышын күттү.
8. Ал күткөн мүнөт да келди.
9. Жашпоонун булагы какшыды.

10. Жана эле суналып бой керген кара көз марал заматта солуган сулп этке айланды. 11. Ак Бугу көргөн көзүнө ишебеди, төрт бутун сунуп кыймылсыз жаткан маралды түрткүлөп айланчыктады. 12. Кандын жытына чыдабай, жер чапчып өңгүрөдү, жанындагы таштарды туш келди ызалуу сүзгүлөдү. 13. Аナン ақмалап аңдып турган кек жалды дагы качырды. 14. Карышкыр каарына келген Ак Бугудан жаа бою дыргаяктап качты. (И. М.)

121. Этиштик татаал формалардын тутумундагы жардамчы этиштерди сүйлөмдүн жалпы мазмунун бузбастан, мүмкүн болгон башка жардамчы этиштер менен алмаштыргыла. Алардын тексттеги жана кийинки өзгөргөн вариантындағы маанилерин салыштыргыла. Эгер маанилик жактан өзгөрсө, анын себебин түшүндүргүлө.

Үлгү:

Күн көнектөп жаап

турат.  
жатат.  
кирди.  
келди.  
жиберди.

Биринчи эки учурда (*жаап турат, жаап жатат*) кыймыл-аракеттин эбактан башталып, дагы узакка созулары, экинчи эки учурда (*жаап кирди, жаап келди*) кыймыл-аракет жаңы гана башталгандыгы жөнүндө берилди. Ал эми үчүнчү учурда (*жаап жиберди*) кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгү көрсөтүлдү. Демек, жогорку этиштик татаал формалардын маанилик жактан өзгөрүшү андагы колдонулган жардамчы этиштердин мааниси менен байланыштуу каралат.

1. Күн көнектөп жаап турат. (К. Б.) 2. Ал онтоп, ыңкыстап, чалкасынан созулуп жата берди. (Т. С.) 3. Чотурдун башы маң, бир азга деңдаро боло түштүда, колундагы акты кагаздарын тытып салды. («КМ») 4. Андан ары жөн-жайды сураштыра кетти. (И. М.) 5. Алар тоодон айдалып келген малдарды бат эле санап коюшту. (М. Э.) 6. Чатырдан алыс әмес, шамал тийбеген ыктоого от жагып салышты. 7. От алоолоп күйгөнчөкү сууган аттарды суунун боюна тушап коюшту. (И. М.) 8. Баланын көзү комуздан өтүп баратты. (К. К.) 9. Ни-

язбек белестин кырына чыкканда, Талас өрөөнү ажайып көрүнө баштады. (Ч. Н.)

122. Айт, кел, күл, ойно, оку, укта деген сөздердүн ичинен учөөнү негизги этиш катары пайдаланыш, аларды мүмкүн болгон грамматикалык формалар аркылуу өзгөртүп, мүмкүн болгон жардамчы этиштердин айкашында сүйлөм түзгүлө. Алардын ар бир учурдагы маанилерине мунездөмө бергиле жана ал маанилердин келип чыгышындагы факторлорду түшүндүргүлө. Эгер, мүмкүн болсо, төмөнкүдөй схеманы пайдалансацар да болот.

Эшмат айылдагы досуна кат жаз —

- + а баштады.
- + а койду.
- + а салды.
- + ып койду.
- + ып таштады.
- + ып жиберди.
- + ып турат.
- + ганы жүрөт.

123. Этиштик татаал формалардын тутумундагы негизги этиштердин грамматикалык формаларын сүйлөмдүн мазмунун бузбастан, мүмкүн болгон башка формалар менен алмаштырыла. Аларды өз ара салыштыруу аркылуу андагы маанилик айырмачылыктарды айтып бергиле жана түшүндүргүлө.

Үлгү:

Жолоочу айланасын аяр — карап  
карай  
караганы калды.

Бириңчи учурда кыймыл-аракеттин ишке ашкандыгы, экинчисинде анын тез арада капыстан болуп өткөндүгү жана үчүнчүсүндө кыймыл-аракеттин ишке ашууга даяр экендиги жөнүндө маалыматтар берилди. Демек, этиштик татаал формалардын маанилик өзгөрүшү бул жерде негизги этиштерге жалганган чакчыл формалардын таасирине түздөн-түз байланыштуу.

1. Жолоочу узак жолдо чаалыккан аттын тизгинин тартып, белиндеги жебе салынган саадакты оңдоп койду да, айланасын аяр карап калды. (Ч. Н.) 2. Мени жан-дили менен аяган, жакшы көргөн асыл жеңем бир кезде дирилдеп, ачууланыш кетти. (Т. С.) 3. Жыбыттан чыккан Гафуну алиги экөө буруулуп карап калышты. (И. М.)

4. Көк майсаңдан жай алган чакан айылдан анча алыс эмес жердеги капчыгайдан салт атчан киши чыга келди. (Ч. Н.) 5. Ал жерде убакты-убакты менен же аркы беттен, же бу беттен трактордун фараларынын оттору көрүнүп калат. 6. Баланы дыргаяктатып барып, куйругун чычандатып токтоп калды өгүз. (М. Э.) 7. Аңғыча тиги өйүздөн сегиз канат даңкайган боз үйдүн карааны көрүнө калды. (Ч. Н.) 8. Өтө берип кайра кылчайсам, келин дагы жалт бурула карап калган экен. (М. Э.) 9. Бир убакта күүлдөгөн үндөр басылып, эл саамга дымый калды. (Ч. Н.) 10. Бириң-серин жүргүнчү каршы алдыбыздан кезигип калат. (Н. Б.) 11. Саркерлер дуу этип тура калышты. (Т. К.)

124. Окуп, этиштин татаал формаларын таап, анын тутумнадагы негизги этишти сүйлөмдүн маанисине (контекстке) ылайык мүмкүн болгон синонимдер менен алмаштыргыла. Алардын контекст учун мааниси бирдейби? Кайсынысынын мааниси контекстке ылайык келет, эгер келбесе, эмне учун экенин түшүндүргүлө.

#### Үлгү:

*Ошондон кийин экинчи ал айылга барбай калдым.* —  
*Ошондон кийин экинчи ал айылга каттабай калдым.* —  
*Ошондон кийин ал айылга экинчи жолобой калдым.*

1. Мараалдын музоосунун баркы ого бетер көтерүлүп калды. 2. Колго көнгөн неме анда-санда күтүлбөгөн эле жерден антаңдап чуркап калчу. 3. Ал бириңчи кар түшкөндөн баштап, айылга көп келбей калды. 4. Анын устунө чоочун иттер кубалай берип, үркүтүп да коюшту. (И. М.) 5. Иштин жайын билгенден кийин унчукпай калдым. («АТ») 6. Осмонбек ырчыны машинага чейин узатып барышты. (К. Б.) 7. Бириң-серин жүргүнчүлөр каршы астыбыздан кезигип калат. 8. Кезиккендердин баарысы таятама салам берип өтүшөт. 9. Биз дагы эле жол жүрүп бара жатабыз. 10. Бала кездеги кайдагы бир ыры эсine түшөбү, таятам анда-санда кыңылдап коёт. 11. Эмнегедир Тазабек байкем биздикине көп каттабай калган. 12. Кез-кез Тазабек байкем, аны менен ойного-num эсиме түшөт. (Н. Б.)

## § 44. ЭТИШТЕРДИН АЙКАШУУСУ АРКЫЛУУ ЖАСАЛГАН ТАТААЛ ФОРМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ

Татаал этиштин тутумунда турган жардамчы этиштердин кошумча маанилери бирдей эмес. Ошондуктан алар төмөнкүдөй үч түргө бөлүнөт:

1. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдириүүчү жардамчы этиштер;

2. Кыймыл-аракеттин багытталышын билдириүүчү жардамчы этиштер;

3. Кыймыл-аракеттин толук иштелишин билдириүүчү жардамчы этиштер.

Кыймыл-аракеттин узакка созулушун *бер*, *тур*, *жүр*, *отур* деген сыйктуу жардамчы этиштер уюштурат. Мында кыймыл-аракеттин бүтө турган чеги айтылбайт.

Мисалы: *берип жиберди*, *тура жөнөдүц*, *отура берди*, *жыруп отурду* ж. б.

Кыймыл-аракеттин багытталышын *бар*, *кел*, *кет* деген жардамчы этиштер чакчылдар формасындагы негизги этиштер менен айкалышып, кыймыл-аракеттин белгилүү бир жакка багытталгандыгын туюндурат: *барып келди*, *айта барды*, *келип кетти* ж. б.

Кыймыл-аракеттин ёткөн бир мезгилде же сез болуп жаткан учурда толук иштелип бүткөндүгү *бол*, *чык*, *кал*, *ал*, *жибер*, *кой*, *сал*, *ташта* деген сыйктуу жардамчы этиштер менен уюштурулат.

Мисалы: *карап чыктык*, *ыйлап жиберди*, *карай салды*, *болуп жатты*, *калып калды*, *алып салды* ж. б.

Мына ушундай маанилерди туюндурууда негизги этишке жалгануучу чакчыл формалар менен жардамчы этиштердин ич ара айкашуусу ар түрдүү келет.

Чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин тутумунан турган этиштин татаал формалары өзүлөрүнүн маанилери боюнча ар түрдүү келишет:

Мисалы: 1. *Меймандар көпкө күттүрбөй*, бат эле келип калышты. 2. «*Көп суур ийин казбайт, казса да терең казбайт*» дегендей алар эптеп эле жардам бе-

римиши болушту. З. Конференцияга чакырылгандардын айрымдары кечигип келип жатышты.

Биринчи мисалдагы этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин маанисин күтүлбөгөн жерден тезинен өткөндүгүн билдирип жатат.

Экинчи мисалдагы этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздө экендигин көрсөтүп турат.

Үчүнчү мисалдагы этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин узакка созулушун туюндуруп турат.

Этиштик татаал формалардын мындаи ар турдүү мааниде колдонулушу аларды уюштуруучу каражаттардын мүнөзүнө, тактап айтканда, негизги этишке жалганган формаларга жана жардамчы этиштин маанилик белгилерине тыгыз байланыштуу. Мына ушундай өзгөчөлүктөрүнө карата этиштик татаал формалар төмөнкүдөй түрлөргө же негизги маанилик топторго белуштүрүлөт:

1. Кыймыл-аракеттин башталышын, (өнүгүш баскычын, өтүү процессин жана аякталышын) билдириүүчү татаал формалар;

2. Кыймыл-аракеттин кандайча өтүшүн (жасалма мүнөздө экендигин, аз жерден ишке ашпай калгандыгын, максатка багытталгандыгын, чектелгендигин, созулушун, күчтөлүшүн, ишке ашууга даяр экендигин) сипаттап көрсөтүүчү татаал формалар;

3. Атооч сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган татаал формалар;

4. Этиш менен экен, эле, бекен, бейм деген сыйктуу жардамчы сөздөр аркылуу жасалган татаал формалар.

125. Текстти окуп чыкыла. Андагы жардамчы этиштердин кандай мааниде колдонулгандыгын аныктагыла. Аларды маанилик түрлөрүнө карата ажыраткыла.

## ДАРЫ СУУ

...Жылт-жулт эткен көк кашка булак күнгө чагылыша түштү. Адыл колун төмөн малып, тиш какшаткан суудан кочуштап иче баштады. Даамы башкача. Кандайдыр жагымдуу суу. Адыл суудан кыйлагана жутту да,

алиги таштарды ордуна коюп, сапарын улады. Тээ төмөн жакта табигый откөөл бар эле. Узун карагайды шамал тубу менен омкоруп, ал алиги чоң суунун үстүн баса жыгылып, тубу берки өйүздө, башы аркы өйүздө болуп, өзүнчө көпүрө болуп калган. Ал ошо жерден аркы өйүзгө отту. Аナン суу бойлоп кеткен жол менен сут фермасы жакка бет алды. Ага жетсе, сут ташыган машиналар менен айылга заматта кирип барат...

Мына кызык, ал аябай ачка боло баштады. Мындан бир saat мурда эле, ала келген бир жилик этин мүлжуп, ала келген жууратын нан менен жеп алган. Аябай тоюп кеткендиктен бир аз жууратты «чымчыктар ичин» деп, жалпак таштын үстүнө төккөн... А азыр эмне болуп атат? Ачка... Мына кызык... Алиги жөн суу эмес... Сут фермасына ал заматта келди. Ошол аралыкта ал өзөрүп калды. Фермадагылардан айран сурап, ага нан туурап жеди. Бирок аздан кийин кайрадан ачка болгонун сезди... Ооба, бул жөн суу эмес эле. Ал эртеси эле тоого, капкандарга кайра келди. Кетээринде болсо кур кетпей, алиги суудан айран куя келген идишине толтура куя кетти.

Адылдын байбичеси ошол кезде ашказанынан жабыр тартып, ичкен тамагын сицире албай, жакшылыктуу та-мак да иче албай, табы жок жүргөн эле. Ошол суудан ичип жүрүп оңолуп кетти. Адыл өзү да кийинчөрөк та-мактан кала баштагандай болгон. Анын да тамакка таби-ти тартып калды...

Кийинчөрөк ошол суудан бут айыл ташып иче тур-ган болду. Ал жүре-жүре «дары суу» атка конду. Ал «дары суудан» башка кыштактан да кишилер келип, алып кете баштапты. Акырындап, анын кабары узун эл-дин учуна, кыска элдин кыйырына тараи берди. Ал эми республиканын борборуна ал суу туурасындагы кабар эки жылда жетти. Атайын адистер келип, кышында тоңбогон бул суунун химиялык жагдайын текшергенде, ал — дүй-нө жүзүндөгү минералдык суулардын эң мыктысы болуп чыкты. Ага «Арашан» деген ат коюлду. Бөтөлкөлөргө куюлуп, элге сатыла баштады. Бөтөлкөнүн сыртында тоо булагы жана анын жанындагы суу ичип жаткан эки ма-малагы менен аюу тартылган... (О. А.)

126. Тур, жүр, кал, отур, кел, кет деген жардамчы этиштер аркылуу этиштин татаал формаларын жасагыла. Аларды каштырып, моралдык-этикалык темада чакан текст түзгүлө.

### § 45. КҮЙМЫЛ-АРАКЕТТИН БАШТАЛЫШЫН, ӨНҮГҮСҮН ЖАНА АЯКТАЛЫШЫН БИЛДИРҮҮЧУ ЭТИШТИК ТАТААЛ ФОРМАЛАР, АЛАРДЫН ЖАСАЛЫШЫ

Этиштик татаал формалардын тутумундагы негизги этиш менен жардамчы этиштер биригип келип, күймымл-аракеттин өнүгүшүнүн ар кыл баскычын, ар түрдүү кырдаалда өтүүсүн сыппаттаап, модалдык ыңгайлык маанилерди тюундуруп турат.

Татаал формалар негизги этиш аркылуу туюндурулган күймымл-аракеттин кандай өзгөчөлүктөрүн билдиргенине жараша үч тоңко белүнөт:

1. Күймымл-аракеттин өнүгүш баскычын (фазасын) билгизүүчү татаал формалар. Булар үч баскычты түшүндүрөт:

- а) күймымл-аракеттин башталышы;
- б) күймымл-аракеттин өтүү (булуу) процесси;
- в) күймымл-аракеттин аякталышы.

2. Күймымл-аракеттин өтүү сыпатын, (мүнөзүн) билгизүүчү татаал формалар. Булар күймымл-аракеттин темөнкүдөй өзгөчөлүктөрүн туюндурат:

- а) күймымл-аракеттин узакка созулушун, кайталаышын;
- б) тез, чукулунан же капысынан жасалышын;
- в) күймымл-аракеттин кандайдыр бир чекке жетейин деп максатка багытталгандыгын;
- г) аз жерден ишке аштай калгандыгын;
- д) ишке ашууга даяр экендигин;
- е) жасалма мүнөздө экендигин;
- ж) толук ишке ашкандыгын, бүткөндүгүн;
- з) дагы бир күймымл-аракетке уланыша жасаларын.

3. Модалдык маанилерди билдириүүчү татаал формалар. Булардан тышкары ыңгай категориясынын

төмөнкүдөй татаал формалары бар: -ган эле, -чу эле, -ар эле, -чу болбо, -а көр, -а көрбө, -тай эле, -са зекен, -ар эле, -т эле.

Кыймыл-аракеттин өнүгүш баскычын билдириген татаал формаларда кыймыл-аракеттин башталышын төмөнкү татаал формалар туюндуруп турат: -а башта.

Мисалы: *чогула башта, бара башта, сала башта; -ып коё бер.*

Мисалы: *алып коё бер, каткырып коё бер; -ып сала бер.*

Мисалы: *качырып сала бер, бастырып сала бер.*

Кыймыл-аракеттин өтүү, болуу процессин билдириген татаал формалар төмөнкүдөй жасалат; -ып жат.

Мисалы: *казып жатат, чачып жатат, барып жатат; -ып тур.*

Мисалы: *жазып тур, айтып тур, барып тур; -ып отур.*

Мисалы: *айтып отур, барып отур; -ып жүр.*

Мисалы: *барып жүр, басып жүр; -ып келе жатат.*

Мисалы: *билип келе жатат, көрүп келе жатат, басып келе жатат; -ып бара жатат.*

Мисалы: *басып бара жатат, качып бара жатат, көрүп бара жатат.*

Кыймыл-аракеттин аякталышын билдириүүчү этиштик татаал формалар төмөнкүдөй жол менен жасалат: -ып бүт.

Мисалы: *ташып бүт, алып бүт, көрүп бүт; -ып чык.*

Мисалы: *окуп чык, көрүп чык, кирип чык; -ып бол.*

Мисалы: *алып бол, алмашип бол, саламдашип бол; -ып кой.*

Мисалы: *алып кой, берип кой, көрүп кой; -ып ет.*

Мисалы: *айтып ет, көрүп ет, барып ет.*

127. Төмөнкү тексттен кыймыл-аракеттин ар кыл баскычын (башталышын, өтүү процессин, аякталышын) билдириген этиштик татаал формаларды белгилегиле.

## АК БУГУ

Тынч алган Ак Бугу маралга куйрук улаш жата кетти. Көзүн жумуп, алда немелерди эсине түшүрүп жаткансып жуушай баштады. Таңдын шооласы наркы кырдын артынан сегүлө баштады. Ак Бугу маралды бетегелүү ачыкка ээрчитип чыкты. Кыроо капитаган чөптүн ширесин чыгара чайнап, жерге жарык киргенге дейре бейрек торсойто тоюнуп алысты. Эми маралды ээрчитип төмөн коктуга түшө баштаганда, Ак Бугу берки секиде соксооп отурган канчык карышкырдын караанын көрө калды. Артына жалт берип бурулду. Аңгыча болбоду, жогору топ карагайдын булуунан дебөт карышкыр качырып сала берди. Ак Бугунун омуроосуна атырылып барып жармашты. Ач кенедей кадала түшкөн карышкырды Ак Бугунун курч мүйүзү челип ыргытты. Көк жал беш-алты кадам жерге ала салып оцолду. Ак Бугунун дебөт менен алек боло калганынан пайдаланып, канчык маралды та-мактан алды. Ак Бугу кайрыла калып, канчыкты асканын коңулуна жапшыра сүздү. Мүйүзүнүн уч-төрт айрысы канчыктын ичеги-боорун тешип өттү. Салмагы ка-быргасынан бир-экеөнү чорт-чорт сындырып салыптыр. Дебөт ийиктөй тегеренип жаткан канчыкка кылчайып карабады. Ал ашууну карай качып сала берген бугу ме-нен маралдын артынан сая түштү. (И. М.)

128. «Маданияттуулук деген эмне?» аттуу моралдык-эти-калык темада чакан текст түзгүлө. Анда кыймыл-аракеттин өнүгүшүнүн ар кыл баскычын (башталышын, өнүгүсүн, аяк-талышын) билдирген этиштин татаал формаларын колдонгула.

129. Кыймыл-аракеттин башталышын туюнтурган (-а башта, -ып коё бер, -ып сала бер), кыймыл-аракеттин өнүгүсүн билдирген (-ып жатат, -ып тур, -ып отур, -ып жур, -ып келе жатат, -ып бара жатат), кыймыл-аракеттин аякталышын туюнтурган (-ып чык, -ып бол, -ып кой, -ып өт) этиштин татаал формаларын катыштырып, өзүңөрдүн башыңдардан өткөргөн кызыктуу окуя тууралуу оозеки жана жазуу түрүндө кыскача аңгеме кургула. Аңгемецерге тема тандагыла жана планын түзгүлө.

130. Төмөнкү тексттен кыймыл-аракеттин өнүгүш баскычтарын билдирген этиштин татаал формаларын таап белги-лөгиле, алардын бири-биринен айырмасын аныктагыла.

... Мына, капитал жактан бир жылкы торуну омуроого уруп өттү. Бала камгактай учуп барып, аркы бээлердин үстүнө түштү, жанталашып миңе калууга үлгүрдү. Астындагыны кош колдоп жалынан алды. Ал жылкы үстүнө түшкөн балзэден үркүп, кайда үркөт, калың жылкы ичинде же онго, же солго бурула албай, же алдыга ашып, же артка кала албай кошкуругу күчөп, денеси диртилдеп, көп менен бирге агып баратты...

#### § 46. АТООЧ СӨЗДӨР МЕНЕН ЭТИШТЕРДИН АЙКАШУУСУ АРКЫЛУУ ЖАСАЛГАН ЭТИШТИК ТАААЛ ФОРМАЛАР

Этиштик татаал формалардын бул түрү атооч менен этиштин айкалышынан жасалат да, татаал формалары биригип келип бир маанини туюндурат. Этиштик татаал форманын семантикалык түзүлүшүнө атоочтук да, этиштик да маани катышат. Нерсе жөнүндөгү түшүнүк атоочтук форма аркылуу, анын кыймыл-аракети,abalы этиштик форма аркылуу берилет жана алар ошол эле калыбы боюнча этишке өтөт.

Айрым учурда татаал формалар бирге алынганда өз алдынча тургандагыга караганда, башкачараак маанини билдирип калган учурлары да кездешет.

Мисалы: *алдан тай — күч-кубаты кайтуу, күчсүз болуу* дегенди билдириет.

Атооч сөздөр менен айкашуусу бир кылка эмес. Алардын тутумундагы айрым этиштер лексикалык өз алдынчалыгын эрте эле жоготушкан. Кээ бирөөлөрү өзүнчө турганды маанинге ээ болсо, атоочтор менен биригип айтылганда маанилери бүдемүктөлүп, жардамчы этиштердин тобуна өтүп, этиштик татаал формаларды жасашат. Этиштин татаал формасынын тутумундагы жардамчы этиштер булар: *эт, де, бол, кыл*.

Мисалы: *зәңк этти, тарс этти, ар этти, жылт-жылт этип көрүнөт*.

Эт — бул этиш өз алдынча колдонулбайт. Атооч сөздөр менен айрыкча табыш, тууранды жана элестүү сөздөр менен бирге айтылат да, этиштик татаал формаларды жасоого активдүү катышат. Негизги өзгөчөлүгү

— өзүнөн мурунку атооч сөз менен уңгу формасында змес, дайыма грамматикалық маанидеги мүчөлөр жалғанып айкашат.

Де — бил этиштик татаал формаларды жасоодо анча деле активдүү роль ойнобойт. Тууранды жана сырдык сөздөрдөн этиш жасоого катышат. Эт менен бирге колдонулат.

Мисалы: *быш этлейт, быш дебейт, чұ де.*

Бол — бил этиш өз алдынча колдонулат, лексикалық мааниге да ээ. Өзүнчө туруп сүйлем мүчесү да боло алат.

Мисалы: *Бүгүн мектепте чогулуш болот. Үйдө канчага чейин болосуң?*

Атоочтук формалар бирге айкашып, этиштик татаал форманы жасоого катышат. Мындай учурда башка этиштер сыйктуу эле өзүнчө сүйлем мүчесүнүн милдетин аткарбайт. Бул касиетке ал өзүнүн алдын-дагы негизги компонент менен бирге алынганда гана жетишет. Ушул белги ар кандай этиш сөздөрдүн өз алдынчалыгын, же алар этиштик татаал формалардын тутумундагы жардамчы компонент экендигин аныктоочу чек болуп саналат.

Бол этиши атооч жөндөмөде турган сөздөр менен айкашат да, этиштик татаал формаларды жасоого катышат. Мындай этиштик татаал формалар грамматикалық жагынан пассивдүү, өтпес мааниде болушат, негизинен, ал-абалдык маанини билдириет. Мүче улоо аркылуу керектүү маанини алууга мүмкүн болбогон-дуктан, же жогорудагы атоочтук формалардан керектүү маанидеги этиш сөздөр жасалбагандыктан, атоочторго этиштерди кошуп айтуу зарылдыгы келип чыккан. Этиштик татаал формалардын жасалышы мына ушуну менен байланыштуу.

Атооч сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар жөндөмөлүк формаларына карата темөнкүдей бөлүнөт:

1. Барыш жөндөмөсү менен этиштин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар: *калыпка сал, четке как, кайгыга сал, сөзгө кел;*

2. Жатыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар: *бойго жет, бейпилде жат;*

3. Чыгыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган татаал формалар: *тилден кал, жандан кеч, анттан тай;*

4. Атооч жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар: *казан ас, байге сай, кырман бас, тамыр ал;*

5. Табыш жөндөмө менен этиштин айкалышынан жасалган этиштик татаал формалар: *сабатсыздыкты жой, жообумду бер.*

Этиштик татаал формалар -а, -е, -й, -ып формасыннадагы чакчылдарга жак мүчөсүнүн жалганчу этиштердин айкалышы аркылуу жасалат. Мындай айкалыштарда кыймыл-аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк чакчылдар формасыннадагы компонент аркылуу берилет да, экинчи-си ага кошумча маани киргизет же экөө биригип келип татаал кыймыл-аракетти билдирет. Бириңчи учурда жак мүчө жалгануучу компонент өзүнүн лексикалык мурунку маанисинен ажырайт да, грамматикалашкан элемент катары колдонулат. Мындай этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин өтүш өзгөчөлүгүн (кыймыл-аракеттин созулушун, кайталанышын, бутүшүн, багытын, чукулунан же капысынан болушун) туйгузуп турат. Айрым учурда этиштик татаал формалардын жак мүчөлөр менен өзгөрүүчү бөлүктөрүнүн маанилери сакталат жана алар чакчылдар формасыннадагы компоненттер менен биригип келип, этиштин семантикалык түзүлүшүн курат. Мына ушундай өзгөчөлүктөрүнө карата этиштик татаал формалар өз ара (мурунку параграфтарда окутулгандай) маанилик ар кыл топторго белүнөт.

131. Атооч сездер менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалардын алдын белгилегиле, атооч сездер кайсы жөндөмөлөрде турганын айткыла.

## КОШУНА

Кошунам начальник. Мен үстүнкү кабатта жашайм. Ал менин алдында турат. Бир абадан дем алыш, бир тутуктөн келген сууну ичебиз. Эртең менен мен папкемди колтуктап, аялдамага жөнейм. Кызматтык волгасына жалгыз түшүп, ал жанымдан өтүп кетет шуулдап. Ке-

чинде келем мен, ар ким менен түртүшүп жүрүп автобуска араң батып. Колумдагы папкеме кошуп картөшкө салган баштык көтөрүп. Кошунам келет волгасында жалгыз чалкалай оолжуп. Айтор, эртели-кеч бир волга ошол кошунамды, саан уйдай чайпалган сары автобус менен арабадай кылдыраган троллейбус калган кошуналарды ташыйт. Кошунам менен бет мандайлаша калганда ишарат кылып баш ийкешкен болобуз. Кээде бул турмуштун кейгөйү көөдөнүмө көк таштай тийгенде кошунамды келиширие бир сөгүп алам, дал төбөсүндө туруп полду тепкилеп. Бирок ал анымды билбейт. (Ы. К.)

132. Тексттен атооч сөздөр менен айкашып жасалган этиштик татаал формаларды тапкыла. Аңгеменин мазмунуу оозеки сүйлөгүлө.

## ЭНЕ

Кемпир ооруп калды. Эзели кандай кыйчалыш заман болсо да жетим-жесирин, карыптарды кароосуз калтырбаган, ээн таштабаган эл бул жолу да кемпирди көз жазымда калтырбады. Бири күлүн чыгарып, отун жаксса, экинчиси чайын кайнатып берип, кезектешип карап туршту. Дагы биреөлөрү уч жыл мурда окуйм деп Бишкекке кеткен бойдон дайын-дарегин билдирибекен жалгыз уулун издетип, атайын киши жөнөттү.

Издел барган киши кемпирдин уулун сурапштырып, Бишкектин булуң-бүйткасын бут аңтарып чыкты. Акыры автовокзалдын эле жанындағы аялдамада алдына 5—6 куту тамеки, кирдеген кичинекей баштыкка семичкени коюп, соода кылган кемпир-кесектердин катарында кылгырып кызуу отурган абалында тапты. Айылдашы ал-абалды айтып, анын кыйылганына карабай айылга алыш жөнөдү. Бул учурда кемпирдин бир жума тил-сезсүз жатып, узүлүп кеткенине бир аз эле убакыт болгон. Аттуу-баштуулары акылдашып кемпирди майрам сууга алууга жаңыдан камданып атышканда кирип келген уулун көрушкөн эл өзүлөрү эркек уулдуу болгондой сүйүнүштү.

— Карагым, тагдырдын буйругу экен, апаңдан ажырап калдык! — деп шарт эле угузду бир аксакал.

— Энеке! — деп бакырып алган уулу али жаткан ордунан алыш коюла элек энесине бой таштады. Дене-

си сууй баштап, суналып калган кемпирге жан кирди. Акырындан көзү ачылып, өңүндө жылмау пайда болду. Оозун кыбыратып, бир нерсе айтмакчы болду эле, алышетпеди. Обдулмакчы болуп, анысынан да майнап чыкпады. Уулун теше тиктеп, саамга созулуп жатты да тубелүк уйкуга кете берди. (Ы. К.)

#### § 47. ЭТИШ МЕНЕН ЭКЕН, ЭЛЕ, БЕЙМ, БЕКЕН ДЕГЕН СЫЯКТУУ ЖАРДАМЧЫ СӨЗДӨР АРКЫЛУУ ЖАСАЛГАН ЭТИШТИК ТАТААЛ ФОРМАЛАР

Этиштик татаал формалар этиш сезгө экен, эле, бейм, бекен деген жардамчы сездөрдүн биригүүсү менен да жасалат.

Тилек маанисингеги -са мүчөлүү этишке экен деген жардамчы этиш кошулуп, этиштик татаал форма жасалат.

Мисалы: *Тууган-туушкандарым, ата-энем аман-есен болушса экен. Уулум эстүү болуп чоюон, атасын тартса экен.*

Шарттуу ыңгайдын формасында экен деген жардамчы этиштер менен жана эле деген бөлүкчө менен айкашып да этиштик татаал формалар жасалат. Мында учурда жак мүчөнүн толук эмес түрү биринчи компонентке жалганат да, ар кандай модалдык кошумча маанилер туюндурулат.

Мисалы: *Мен быйыл жогорку окуу жайына окууга өтсөм экен* (тилек, каалоо). *Мен китепти алсам болду* (канааттангандыкты билдирет).

Тилек ыңгайдын грамматикалык формасы -тай жана ага жардамчы этиш эле кошулуп келип, этиштик татаал формалар жасалат. Мында кыймыл-аракеттин ишке ашышы тиленет.

Мисалы: *Мен айылга баргай элем. Сен айылга баргай элең. Ал айылга баргай эле.* Ушул эле этиштик татаал форма көптүк түрүндө да колдонулат: *баргай элек, баргай элеңер, баргай элеңиздер.*

Ниет ыңгайдын -мак, -макчы мүчөлөрүнө эле, экен деген жардамчы этиштердин айкалышуусу аркылуу да этиштик татаал формалар жасалат.

*Мисалы: Мен бармак элем. Ал келмек экен.*

Эле деген жардамчы сөз менен бирге айтылган учурда ниеттин иш жүзүнө аткарылган, аткарылбаганы сүйлөөчү учун белгисиз болот. Ошондуктан -мак, -макчы деген мүчөлөр жалганган этиштен кийин түшүндүрмөнүн кошулушу талап кылышат:

*Мисалы: Ал айылга келмек эле (келиптириби?).* Эгер айтылган сөз иш жүзүнө аткарылбай калса, анда түшүндүрмө сөз тескери формада колдонулат.

*Мисалы: Бүгүн борбор шаарыбызга кар жаамак эле, жаабаптыр.*

Ниет ыңгайдын -мак, -макчы формасына жардамчы этиш экен кошулганда иш жөнүндөгү маалымат башка биреөлөрдөн алынгандыгы жана өткөн чактык кошумча маани туюндурулат.

*Мисалы: Көрсө, Алмаздар да конокко барышмак экен.*

Етиштин -мак формасынын суроолуу түрү беле (-бы эле) аркылуу түзүлөт.

*Мисалы: Чогулуш залда өтмөк беле?* Кай бир учурда мындай сүйлөмдер интонацияга карата суроо иретинде эмес, жайынча гана айтылат да, субъективдүү мамилени билгизет.

Татаал баяндоочтук форма катары келүүчү экен деген жардамчы сөз адат жана белгисиз өткөн чак этиштерге айкалышат. Мындай тутумундагы баяндооч мүчөлөр ээ болуп турган сөздөрдүн каймана маанидеги адат, белгисиз өткөн чактарда болгон аракеттерин баяндайт.

*Мисалы: Аларды күтүп жатып, көзүм илинип кеткен экен. Атасы уулунун акылсыз, бейбаш чыкканына дайыма кайгырчу экен.*

Ал эми баяндооч сөздөр айкын өткөн чак, же учур чак этиштерден болсо, бул көмөкчү сөз (экен) өзүнчө туруп айкалыша албайт. Экен суроолуу -бы уландысы менен биригип кеткен учурларда гана, бекен түрүндө турганда гана баяндоочтук форма катары айкалыша алат. Бул сыйктуу этиштик татаал формалар ээ болуп келген сөздөрдүн ошол эле чактардагы каймана жана суроо маанисиндеги аракеттерин баяндайт.

*Мисалы: Анаралар макулдашты бекен? Айбек иштеп жатат бекен? Сен окууга өттүң бекен?*

Айрым учурларда мындай этиштик татаал формалар контекстке карай өткөн чак маанисинде да туруп калышы ыктымал.

*М и с а л ы: Ал күтүп отурат экен. Анын азабын башкалар тартат экен. Ал түштө тамакка келет экен.*

Толук маанилүү де деген этишке -бы суроолуу уландысы менен чакчыл -й, жак -м уландысынын ажырагыс түрдө тутумдашышина этиштик татаал формалар бейм, дейм деген катыштык сөздөр пайда болгон. Этиштик татаал форма бейм биротоло жардамчы сез категориясына өтүп кеткен. Ал азыркы шарты боюнча суроо маанисин да билдири албайт. Баяндооч мүчөлөрдүн ээ менен болгон жак байланышын да тейлей албайт. Мындай тутумдагы баяндоочтук комплекстердин ээ менен болгон байланышы чак этиштер аркылуу тейленет. Бул аналитикалык форма бейм белгисиз, айкын өткөн чак этиштерден болгон баяндоочторго айкалышат да бар болгону алардын каймана, болжол маанисинде турушун гана шарттай алат.

*М и с а л ы: Мен жолугушуудан кечигип калдым бейм. Алар кайра айнып калган бейм.*

Бирок булардын этиштик татаал формаларды түзүүдө өзгөчө эзлеген орду бар.

133. Жардамчы сөздөр аркылуу жасалган этиштик татаал формалар текстте барбы? Аңгемени күнт кооп окуп, мазмунун түшүнгүле.

### АКЫЛДУУ БАЛА

Бир карыя келе жатса, козу кайтарып жургөн бала жолугат. — Балам, кайсы айылдансыц? Кимдин баласысыц? Бул кимдин малы? — деп сурайт карыя.

— Өзүм сырты бүтүн, ичи түтүн айылданмын. Тууган энемдин өгөй баласымын, баккан малым жоонуку,— деп жооп берет бала.

— Жообуна түшүнбөдүм, уулум. Жакшылап айтчы,— дейт карыя.

— Айылымдын сырты бүтүн, ичи түтүн дегеним, биздин айылдагылар сырт көзгө ынтымактуу көрүнгөн

менен ич ара тутундөй быкшып, кырды-бычак болуп жашайт. Тууган энемдин өгөй баласымын дегеним, энем мени төрөгөнү менен өгөйдүн ишин кылышып, балалыктын кызыгын али мага көрсөтө элек. Ал эми бул жоонун малы дегеним, энем тың чыгып, атамды өз төркүндөрунө жетелеп келген экен. Таякелерим аны кулча жумшап, эмгегин жеп жүрөт. Жада калса: «Күйөө карыса жээн болот» — деп күйөө баланы сыйлаган эзелтеден берки ата-бабанын салтын да эстен чыгарышкан. Аナン бул мал жоонуку болбогондо менини болмок бекен,— дептир бала. Карыя баланын тирикарактыгына ыраазы болуп, ак батасын берген экен. (Элдик уламыш)

134. Акындардын ыр салтарынан жардамчы сөздөр менен жасалган этиштик татаал формаларды таап окугула. Аларды өз-өзүнчө бөлүп жазгыла, сiler да ушул сыйктуу ыр салтарын жазууга аракеттенгиле.

### БОЛОТ

Бак-дарактын бутагын алыш, ал аз келгесип,  
Балдардын оюнчугуна айланып? —

«Жоокердин колунда болсом душманга жаарар элем.  
Мында менин болоттукум бекер экен» — деген.

Айла жок, майда ишти кыласың,  
Өзүң айтчы, бошпу менин башым?  
Жок, мага уят эмес, мен эмнеден уялмак элем,  
Уят ошол адамга, менин эмнеге керек  
экеними билбеген. (Р. Ш.)

### КАЙДЫГЕРЛИК

Ээй,  
Эштек байке,  
эзели төрдө олтуруп,  
чер жазып күлдүң бекен өмүрүндө,  
Керзи өтүктөн башка дагы  
бут кийим  
кийдиц бекен өмүрүндө,  
дем алыш деген дагы күн болорун  
билдиц бекен өмүрүндө? (Ш. Д.)

## ЭКӨӨБҮЗ

Чырпык кезде чырмалыша бир ёсүп,  
Кырчын кезде кыналышып ансайын,  
азыр бирок айбалталап ургандай  
аралары ажыраган «кош» дарак —  
эскерме бейм экөөбүздүн чоо-жайга,  
эстелик бейм экөөбүздүн өксүккө.

Мага таандык ой-кыялдар алардын  
жалбырактуу шактарындай ийилип,  
сага таандык чекте дагы турчу эле.  
Сага таандык ой-кыялдар алардын  
жалбырактуу шактарындай ийилип,  
мага таандык чекте дагы турчу эле. (К. К.)

135. Экен, эле, бейм, бекен деген жардамчы сөздөрдү этиш сөздөр менен айкалыштырып, этиштик татаал формаларды жасагыла. Ал этиштик татаал формаларды катыштырып, моралдык-этикаллык каалаган темаарда ой жүгүртүп, текст даярдағыла.

136. Этиш сөздөр менен экен, эле, бекен, бейм деген жардамчы сөздөрдү айкалыштырып, этиштик татаал формаларды жасагыла. Ал этиштик татаал формаларды колдонуу менен чаңкан көлөмде жомок жазгыла. Жомогуцарга тема койгула, анын башкы оюн, идеясын аныктап, татаал планын түзгүлө.

137. Жомокту окуп чыккыла. Андагы жардамчы сөздөр менен этиштин айкалышынан турган этиштик татаал формаларды белгилегиле. Өзүнер да кызыктуу жомок ойлоп таап, жазууга аракеттенгиле.

## ЖЫЛАН МЕНЕН КИШИ

Илгери-илгери бир дыйкан болгон экен. Эгинин отоп жүрсө, жакын эле жерден ышкырган дабыш чыгат. «Эмне болду экен?» — деп карай салса, бет маңдайында эки-үч кадам аралыкта эгинден да бийигирээк болгон жылан күйругу менен тикесинен турат. Дыйкан апкаарып жыланды тиктеген боюнча туруп калат. Баягы жылан да кишиден көзүн албай, тостоё тигилет. Дыйкан да көзүн ирмебей көпкө чейин карап тура берет экен.

Бир топтон кийин дыйкан жылан менен арбашып калганын билип, бир аз эсин жыйнап, мындай учурда эмне кылуу керек экенин элден уккандары боюнча жа-соого аракет кылат. Жылан менен арбашып турганды ал кыймылдап, же бурулуп кетпей, жыландын атын табууга аракет кылып, ар кандай ысымдарды айта баштайт: «Мар», «Мокочо», «Кайыш», «Айнек», «Айнек көз», «Уу», «Заар», «Чаар». Бирок жылан эч кыймылдабай ти-кесинен катып турат. Дыйкан жыландын аты ушул болуп калбасын деп болжогон сөздөрүн жобурап улантат. Бирок таба албайт. Жылан анда-санда ышкырып кооп, тилин соймандотуп, дыйкандан көзүн албай кыймылсыз. Булардын арбашуусу узакка созулуп, бир топ убакыт ётөт.

Түш ченде дыйкандин кызы атасына тамак алыш келет. Келсе, атасы жылан менен тиктешип турат. Атасы кундуң ысыгына какталыш турал берип, бүткөн боюнан шорголоп тер кетип, деми кыстыгып, ичи көөп бара жаткан экен. Жыланды караса анын да ичи көөп, шайы кетип, көзү тостоюп чанагынан чыгарына аз калыштыр. Кыз жүрөгү түшүп, бир кадам жасай албай каккан казыктай туруп калат.

Кызынын келгенин билген дыйкан: «Топчумду чеч!» — деп айтууга арац кудурети жетет. Эмнегедир ошол замат баягы жыландын ичи тарс жарылып, сулап жатып калат. Көрсө, жыландын аты «Топчу» экен. Жыландын аты табылган соң, ичи жарылып кетиптири.

Жылан менен арбашкан адам, жыландын атын таба албаса ичи көөп, жарылып өлөт экен.

Ошентип, дыйкан жыланды жецип, бала-бакырасы менен аман-эсен оокатын кылып жатып калган экен. («Кыргыз эл жомогу»)

138. Бул кенүүгүнү да жогорудагыдай эле тартипте иштегиле.

### ТҮЛКУ МЕНЕН КОЁН

Элдин айтуусуна караганда мурда түлкүнүн куйругу жок экен. Карышкыр менен мамилеси жаман болуптур. Аナン куйругунун жоктугунан баскан изин жашыра албай, мунусу өзүнө чоң залалын тийгизчү экен.

Бир күнү түлкү калың токойго барып, дарактын түбүндө жаткан коёнду көрүп калат. Ал кезде коёндор-

дун күйругу узун болуп, ылдам жүрүшкө чоң тоскоолдук кылчу экен. Тұлқұ коёнду карман алат да, жемекчи болот. Ошондо коён: «Мени өлтүрбө, күйругумду бере-йин», — дейт. Буга тұлқұ макул болот. Экөө күйрукта-рын алмаштырат. Ошондон бери тұлқунұн күйругу узун, коёндуку қыска болуп калған экен. («Казак эл жомогу»)

## § 48. ЭТИШТИН ӨЗГӨЧӨ ФОРМАЛАРЫ

Атоочтуктар бир жагынан этишке, әкинчи жагынан сын атоочко окшошкон туунду формалар.

Атоочтуктардагы этиштик белгилер:

1. Башка этиштердей зең кыймыл-аракетти билди-рет.

Мисалы: *маараган* (кой), *мөөрөгөн* (уй), *үргөн* (ит).

2. Мамиле категориясынын маанисine әз болот. Алардын кайсы мамиледе экендиги өздөрүнүн жаса-лышина негиз болгондор кайсы мамиледе турғандыгы-на ылайык аныкталат.

Мисалы: *жаз* — негизги мамиледе, *катташ* — кош мамиледе. Алардан жасалған атоочтуктар да ошондой.

3. Өтмө жана өтпес болот: *катты окуган* (өтмө атоочтук) *жигит*, *акталған* (өтпес атоочтук) *үй*.

4. Чактық маанини берет: *окуп жаткан* (учур чак) *адам*, *окүй турған* (келер чак), *окуган* (өткөн чак) *адам*.

5. Оң жана терс формада айтылат: *айтылар* (он форма), *айтылбас* (терс форма).

Мисалы: *Билген үнчукпайт*, *билбекен тынчытпайт*.

6. Башка сөздөрдү өзүнө багындырып, алардын бел-гилүү жөндөмөдө түрушун талап кылат, башкарат: тактооч менен сын атоочту өзүнө ыкташтырат: *окууга барған кызы*. *Иштен келген киши*, *эрте* (тактооч) *бышкан өрүк*, *таза* (сын атооч) *жуулған кейнөк*.

Өзгөрмөлүү кыймыл-аракетти заттын белгиси ката-ры көрсетүп, сүйлөмдө көбүнчө аныктоочтук милдетти аткарған чак, мамиле категорияларынын маанилерин билгизип, он, терс формада айтылған сөздөр атоочтук-тар деп аталат.

Чакчылдар бир жагынан тактоочторго, экинчи жагынан этиштерге оқшошот.

### Чакчылдардың этиштик белгилери

Чакчылдар башка этиштердей эле кыймыл-аракеттик маанини билдирет. Бирок чакчылдар аркылуу туюндурулган кыймыл-аракет көбүнчө башка бир кыймыл-аракетти мунәззөө үчүн колдонулгандыктан, кошумча кыймыл-аракет катары санаат.

Мисалы: *Ишти ақылдашып иштеди* деген сүйлөмде эки кыймыл-аракет бар: *акылдашып* — кошумча кыймыл-аракет, *иштеди* — негизги кыймыл-аракет.

Атоочтуктардагы этиштик касиеттер чакчылдарга да тиешелүү.

Чакчылдар нагыз этиштерден тактоочко оқшошкондугу жана төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат:

Нагыз этиштер чак, жак категориялары менен өзгөрсө, чакчылдар ал касиетке ээ болбайт. Эгерде чакчыл мүчөлөр жалганган сөздөргө чак, жак мүчөлөрү жалганса, андай сөздөр нагыз этиштер катары карападат. Мындай учурда чакчыл мүчөлөр менен жак мүчөлөр этиштин чак категориясын уюштуруучу каражаттар катары кызмат кылат. Салыштыралык: *бар-а, кел-е, сана-й, кел-ип* (чакчылдар): *бара-мын, кел-е-мин, кел-ипсиң* (нагыз этиштер, ар түрдүү чактар).

Нагыз этиштер чак, жак категориялары боюнча өзгөргөндүктөн, жөнекей сүйлөмдүн да, татаал сүйлөмдүн да баяндоочунун милдетин аткара берет жана ээ менен ээрчишүү байланышы аркылуу тутумдашат.

Чакчылдар багыныцкы сүйлөмдүн тутумунда гана баяндооч катары колдонула алат. Бирок ээ менен маани жактан гана тутумдашат. Ошондуктан сүйлөмдүн ээси кайсы жакта турса да, чакчыл баяндооч аларды форма жактан ээрчип өзгөрбейт.

Мисалы: *Ал окуду, Айгүл кат жазды сыйктуу* сүйлөмдөрдө ал деген сөздүн ордуна мен, сен, сиз, биз дегендей сөздөрдү колдоно берсе болот. Андан баяндооч өзгөрбейт.

Кошумча кыймыл-аракетти негизги кыймыл-аракеттин ар кандай шарты катары көрсөткөн, жөнекей

сүйлөмдүн тутумунда мүнөздүү түрдө бышыктоочтук милдетти аткарған, чак, жак маанисин өзүнчө турганда билгизе албаган этиштик формалар чакчылдар деп аталат.

Кыймыл атоочтор зат атоочко жана нагыз этишке окшош.

### Кыймыл атоочтордун этиштик белгилери

1. Кыймыл атоочтордо кыймыл-аракеттик, алабалдык, өзгөрмөлүүлүк маани басымдуулук кылат. Салыштырсаң: *Суроо (зат) бер, аны кайра сураш//сурамай* (кыймыл атооч) жок. Азыр жазуубуз (зат атооч) бар, аны кайра жазыш (кыймыл атооч) керек.

2. Атоочтуктар, чакчылдар учун мүнөздүү болгон этиштик белгилердин көпчүлүгү кыймыл атоочторго да мүнөздүү.

Мисалы: *Акылдуу адам өз төчин табууга умтулат.* Мындағы кыймыл атооч (табууга) оң формада, негизги мамиледе, өтме мааниде туруп, төң деген сөзду табыш жөндөмөсүндө башкарды.

Кыймыл атоочтор зат атоочко окшошкондугу жана чак, жак категорияларынын мүчөлөрүн өзүнө кабыл албагандыгы менен да нагыз этиштерден айырмаланат. Бирок -мак мүчөсү уланган кыймыл атоочтор жак мүчөлөрү менен *бармак-мын, бармак-сың, бармак-сыз* деген сыйктуу өзгөрүп, нагыз кыймыл атоочтук мааниде эмес, ыңгай категориясынын маанисинде колдоулат.

Кыймыл атоочтогу этиштик белгилер канчалык азайган сайын, ал сөздүн зат атоочтук касиети ошончолук айкын сезилет. Ал акыры зат атоочко толугу менен өтүп да кетет.

Мисалы: *Китең окууну жакши көрбөгөндөрдүн ой жүгүрттүсү да начар болот. Аз ойлоп, көп жазуу — бул акылмандардын иши. Окуу жакында башталаат. Жазуу — бул эң баалуу байлыгыбыз.* Алгачкы эки сүйлөмдөгү окуу, жазуу — кыймыл атоочтор. Алар кыймыл-аракеттин, иш процессинин (кыймылдуу) аттарын билдирип турат. Аларга көбүнчө эмне кылуу? кээде эмне? деген суроо берилет. Учунчү жана төртүнчү

мисалдардагы окуу, жазуу заттык түшүнүктүн (кыймылсыз) атальшын билгизет. Алар толугу менен зат атоочко өтүп кеткендиктен, мүнөздүү түрдө эмне? деген суроо берилет.

Кыймыл-аракеттин атын билгизип, белгилүү даржада жөндөмө, таандык, көптүк мүчөлөр менен өзгөргөн, этиштик белгилерге да ээ болуп көбүнчө ээлик, толуктоочтук милдетти аткарган өзгөчө формалар кыймыл атоочтор деп аталаат.

139. Макал-лакаптарды көнүл кооп окуп чыккыла, жатка билгиле. Макал-лакаптардагы атоочтуктардын этиштик белгилерин аныктагыла.

### МАКАЛ-ЛАКАПТАР

Кулактан кирген суук сөз,  
Жүрөккө жетип муз болот.

Билимдүү билгенин иштейт,  
Билбеген бармагын тиштейт.

Жоголгон байлыктын орду толсо да,  
Жоголгон убакыттын орду толбос.

Кези келсе кетмен чап.  
Кайрылбаган — кайрылсын,  
ийилбеген — ийилсин.

Эгиндин жайын эккен билер,  
Арабанын жайын чеккен билер.

Айтылган сөз акыл болсо,  
Уккан кулак макул болот.

Жакшы кошунац — бөксөрбөгөн казынац.

Жалгыздын колунан келбegen,  
Жаамы журттун колунан келет.

Көп жашагандан сураба,  
Көпту көргөндөн сурा.

Ойлобой туруп баштаба,  
Баштаган ишти таштаба.

Ойлоп сүйлөгөн алкыш алар,  
Ойлобой сүйлөгөн карғышка калар.

Күндө келген коноктун кадыры жок.

Өнөр ағып жаткан булак,  
Илим жанып турган чырак.

Сабырдын түбү — сары алтын.

Чакырылган жүз конок үчүн — бар.  
Чакырылбаган бир конок үчүн — жок.

**140.** Тексттеги чакчылдардын этиштик белгилерин мүнөздөгүлө, чакчылдар аркылуу кыймыл-аракет кандайча туюндурулуп жатат?

### ЖАЙСАЦ КОМУЗЧУ

Жайсац комузчу өзүнүн шакирти Каражигит менен эл аралап, күү чертишип, айылдан айылга аласасы бардай шашып келет. Азыр да кеч калбайллы дегендей, алдындағы карагерин үстөккө-босток камчыланып, туу белди эңкейишти. Тәэ алыстан көл көрүндү мелтире... Жайтолугунда айлана кандай кооз...

Күн чыгышты беттеп жүрүшкөндүктөн жүздөрүнде жаңы чыгып келаткан күндүн нуру ойноп, көздөрүн уялта тиктейт. Аттардын таноолору бырылдан, тердик алды булоолоп, сааркы шүүдүрүмдө буу асманга көтөрүлүп, алтын нурга көгүш-жашыл болуп чагылышат... Жылгадан ағып түшкөн сууларды шимирип жаткан көлгө жел жүргөн сайын нурлар сынып, жәэктеги узун шырыктай камыштардын көлөкесүнө жашынып көрүнбөй калат.

Жайсац комузчу көлдү көрүп, эргип да алды... Шакирти устаты менен анчалық иши болбогондой теребел шоокумун ичинен белгисиз күүнүн кайрыктарына кайрып кыңылдан келет. Каражигит демекчи анын аты — Таабалды. Өнүнө карап, асан чакырып коюлган аты унуттулуп, Каражигит аталашп кеткен. Жайсац комузчу элүүлөрдү чамалап калса да жаш жигиттей илберицки.

Көздөрү ойноктоп жандуу. Ал комуз чертип жатып, ата-ын күү укканы келген келин-кыздарды көргөн сайын жоготконун издегендей, болгон ажары менен телмире тиктеп, бетме-бет олтурган ургаачы затынын көздөрун тайгылтып, жамалына кан дүргүтөт...

Эртеси эл арасында Жайсаң элине кайтыптыр, Каражигитке күү таштап кетиптир деген сөз жел менен кошо элге тарады. (А. К.)

141. Кыймыл атоочторду катыштырып, моралдык-этикалык каалаган темаарда чакан байланыштуу текст түзгүле. Андагы кыймыл атоочтордун этиштик белгилерин көрсөткүлө. Текстинерге тема тандап, планын түзүп, башкы оюн жана идеясын аныктагыла.

142. Тексттин мазмуну менен тааныштып чыккыла. Атоочтуктарды, чакчылларды жана кыймыл атоочторду таап, алардын этиштик белгилерин айткыла.

### ЖЕНИШ

Эки жылдан кийин биз күткөн улуу Жециш да келди. Ошондо сүйүнгөнүбүздү айтпа. Согушка кеткендердин баары келет имиш. Мектептеги балдар өздөрүнчө эле кеткендерди түгөлдөп жатышты. Бирок биздин атабыз келбейт да. Ал согуштан мурун өлгөн. Атамды көрүстөнгө койгону жөнөшкөндө, агам менен кошо мени да алыш барышкан. Менин колума ак топурак уучтатыштып, куректүн бетине салдырыштып, тиги атам жаткан жайга алыш кетишкен. Мен ыйлабай койгондо таякем: атаң эми келбейт. Чыкпай турган кылыш кеөмп койдук деп ыйлаткан. Ошондо апамды кучактап алыш, солуктаганча ыйлагам. Атам келбейт. Мен мектепте жүрүп ошону ойлонуп жаттым. Жецишти уккан Рысбек тимеле атасы тирилип келгендей сүйүнүп алыштыр. Анын көңүлүн сууткум келген жок. Кантсе да Жециш жециш эмеспи. Ага атам келбейт дегим келген жок.

Апам кәэде мени: «Өзүмчүлсүн, туура эмес болсо да, айтканыңды коё бербейсин», — деп тилдеп калуучу. Чын эле ошондоймунбу? Өзүмдү өзүм жемелеп, агамдын сүйүнүчүнө орткотош болуп, апама жеткизгенче үйгө шаштык. Мурун эле укса керек. Апам да сүйүнгөнүнө чыдабай, балбалактап ыйлап алыштыр.

— Токчулук болот. Курсагыңар тоюнат эми.

Апам мени күчкітап алыш көпкө солуктап ыйлады. Апамын ыйлаганын буга чейин жалаң таарыныңтан, биздин турмуштун жетишсиздигинен го дечүмүн. Эми эмнеге ыйлайт?..

Баса, ушул жециш айынан эки ай өтпөй жай толугунда Самтыр жамакчы эски кеселинен кайтыш болду. Аны да ылдыйкы айылдан чүкө ойногону барып мен угуп, апама жеткизгенче шаштым.

Апам өңү бир аз кызара түшкөндөй:

— Ракматы болсун, пас киши эле, өлүп жаны тынгана турла,— деп бош унчукту. Андан башка эч нерсе айткан жок. (О. А.)

**143.** Этиштин өзгөчө формаларын катыштырып, өзүңөр күбө болгон же чондордон уккандарыңар боюнча кандайдыр окуя тууралуу баяндап, аңгеме кургула.

**144.** Жазуу жумуштарында (жат жазуу, баяндама, дилбаян) этиштин өзгөчө формаларын тил каражаты катары стилдик максатта орундуу колдоно билгиле, оозеки кебицерде да орундуу пайдалангыла.

### § 49. БАШ МУЧӨЛӨРДҮН (ЭЭ МЕНЕН БАЯНДООЧТУН) ОРТОСУНА СЫЗЫКЧАНЫН КОЮЛУШУ

Ээ 3-жакта туруп, баяндоочтун милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атоочтор же заттык маанидеги башка атоочтор аткарса, аларга баяндоочтук белги болгон жак мүчөлөр уланбайт. Мынданай учурда баяндоочтун ээден кийин алган соңчул орун тартиби баяндоочтук белгиси катары келет.

Мисалы: *Ал — жазуучу. Эмгек — бакым.*

Оозеки кепте бил түзүлүштөгү сүйлөмдөрдүн ээ, баяндоочунун ортосунда кыска тыным болот. Ал эми жазууда ал тыным болгон жерге, ээ менен атоочтук баяндоочтун ортосуна сыйыкча коюлат. Сыйыкча андай сез тизмектеринин сүйлөмдүк касиетке ээ болушуна жардамдашып турат.

Ээ менен баяндоочтун ортосуна төмөнкү учурларда сыйыкча коюлат:

1. Ээ менен баяндоочтун милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атоочтор аткарса, эгерде баяндоочко тиешелүү айкындооч мүчөлөрү болсо, сыйыкча ошол айкындооч мүчөлөрдөн мурда коюлат.

Мисалы: *Акыл — рухий байлык. Мугалим — мөмөлүц дарап.*

2. Ээнин милдетин шилтеме ат атоочтор аткарып, баяндоочу атооч жөндөмөдөгү зат атоочтордон болсо коюлат.

Мисалы: *Бул — менин апам. Ал — Мараттын үйц. Ал — өз кесибинин устасы.*

3. Ээнин милдетин заттык маанидеги атоочтук аткарып, баяндоочу атооч жөндөмөдөгү зат атоочтон болсо коюлат.

**М и с а л ы:**

Алтын билим өнөрдүн  
Сүтүн *берген — мугалим.*  
Аябастан эмгекке

*Күчүн берген — мугалим.* (Ж. Б.)

4. Ээ менен баяндоочтуун бириин милдетин атооч жөндөмөдөгү зат атооч, экинчисиникин кыймыл атооч аткарса:

**М и с а л ы:** *Ата Мекенди коргоо — ыйык милдет. Ар бир атуулдун ыйык милдепти — Ата Мекенди коргоо.*

Эгерде атооч жөндөмөдөгү зат атоочтон же кыймыл атоочтон болгон баяндоочтуун алдына бул, ал, ошол деген сөздөр кошуулуп айтылса, сызыкча бул сөздөрдүн алды жагына коюлат.

**М и с а л ы:** *Ынтымактуулук — бул күч, ынтымактуулук — бул жашоо, ынтымактуулук — бул жеңеш. Элгө эркиндик, эгемендүлүк алып келген — ошол демократия.*

5. Ээ да, баяндооч да эсептик сан атоочтон болсо, же баяндоочтуун милдетин абстракттуу маанидеги сан атооч аткарса.

**М и с а л ы:** *Алты жерде алты — отуз алты. Эки элци — жүз. Сексендин жартысы — кырк.*

Зат атоочтон турган баяндоочко кызматчы сөздөр айкашып айтылса же аларга жак, суроо, уланды мүчөлөр уланып келсе, баш мүчөлөрдүн арасына сызыкча коюлбайт. Мындай учурда атоочтуук баяндооч толук баяндоочтуук белгиге ээ болуп, ээ менен тыгыз байланышып келет.

**М и с а л ы:** *Сен акылдуу кызың. Улан биздин мыкты жигитибиз эле. Мен демократмын. Айгүл студентти?*

Ээ зат атоочтон болуп, сан атоочтон турган баяндооч анын конкреттүү санын көрсөтсө, баш мүчөлөрдүн ортосуна сызыкча коюлбайт.

**М и с а л ы:** *Бизде айылга баруучулар кырк беш.*

**145.** Төмөнкү накыл көптерди жатка билип алгыла. Ээ менен баяндоочтуун ортосуна сызыкчанын коюлушуна көнүл бургула. Сызыкча кайсыл учурда коюла тургандыгын эстегиле.

## НАҚЫЛ КЕПТЕР

Дүйнө — улуу жол,  
Заман — соккон жел.

Алдыдагы толкун — агалар.  
Арттагы толкун — инилер.

Атаң өлсө — агаң ата,  
Энең өлсө — эжең апа.

Киреше — тоскон суудай,  
Чыгаша — аккан суудай.

Эли байдын — дили бай.

Жакшы келсе — кут,  
Жаман келсе — жут.

Бал — аарыдан,  
Мәэрим — аялдан.

Өз жериң — алтын бешик,  
Бөтөн жер — көндөй тешик.

Күрөштүн максаты — жениш.

Сөз — үрөн, иш — мөмө.

Бирдиктүү эл — кебелбес аскадай.  
Жаштык — шаттык, карылыш — сактык.

Бала тарбиясы — бешиктен.

**146.** Ээ менен бандоочтун ортосуна сыйыкча коюлган сүйлемдерду жыйнагыла. Аларды катыштырып, чакан текст түзгүлө. Ээ менен баяндоочтун ортосуна сыйыкчанын коюлушунун себебин аныктагыла.

**147.** Төмөнкү тексттин мазмунун күнт коюп окугула. Айдагы баш мүчөлөрдүн ортосуна сыйыкчанын коюлушуна көңүл бургула.

## ПЕРЗЕНТТИ ТАРБИЯЛОО

Уулум, эгер сен перзент көрсөң, перзентине жакшы, жарапашыктуу ысым койгун. Жакшы ысым коюу — перзенттин атадагы акысынын бири. Уул перзентиң бир аз торолгондон кийин күч-кудуретиңе карап, той-тамаша өткөрүп бергин. Чама-чаркыңа карабай чоң той қылуудан сактан, каражатыңа ылайык той қылгын. Тойго бары-жогуңду сарптаап, мұктаждыкка түшүп калуу, карызыга белчеден батуу — акылдуу жандардын иши эмес. Перзентиң бой тарта баштагандан тартып, өзүнүн жөндөмүнө карап ага өнөр үйрөт.

Зарыл учурда өзү гана аткара ала турган, башка киши анын ордуна өтүп аткара албай турган өнөрдү үйрөтүү керек. Ал өнөр — сууда сүзүү өнөрү эмеспи.

Перзентти тарбиялоо — бул жооптуу милдет. Өз перзенттериңе ар түрдүү илим-өнөрдү үйрөт. Ошону менен сен аталаңк ыйык милдетиңди аткарған болосуң.

Адамдын башына эмнелер келип-кетерин алдын-ала билип болбайт. Ар бир сапаттуу өнөр, албетте, бир күнү кереги тиет. Ошон үчүн перзенттериңдин илим-өнөр үйрөнүүсүнө кош көңүлдүк менен карабагын. («Ой гүлдөрүнөн».)

### § 50. СҮЙЛӨМДҮН БАШ МҰЧӨЛӨРҮНҮН ЭЭРЧИШҮҮСҮ: ТОЛУК ЭЭРЧИШҮҮ, ТОЛУК ЭМЕС ЭЭРЧИШҮҮ

Сүйлөмдердөгү сөздөр бири-бири менен төрт жол аркылуу байланышат: ыкташуу, башкаруу, таандык байланыш жана ээрчишүү. Булардын ичинен ээрчишүү менен ээ жана баяндооч байланышат.

#### Сүйлөмдүн баш мұчөлөрүнүн толук ээрчишүүсү

Сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык жактан зэгэ баш ийип, аны жак жана сан боюнча ээрчип байланышат.

✓1. Сүйлөмдүн ээси 1, 2-жактагы жактама ат атоочтордон болсо, баяндоочуна да ошол жактын мұчөлөрү жалганып, эзни дайыма жак боюнча толук ээрчийт.

*Мисалы: Биз келечекке карыздарбыз. Мен медицина тармагында иштейм. Силер бейпилчиликте жашайсыңар.*

2. Ээнин милдетин аягына I, II жакка таандык мүчөлөр жалганган өз, баары деген ат атоочтор жана жамдама сан атоочтор аткарышса да, баяндоочтору дайыма ээни жак боюнча толук ээрчиш, I же II жакта айтылат.

*Мисалы: Табышмактын жандырмагын өзүм табам. Баарыбыз студентпиз. Бешөөңөр шаарга барасыңар.*

3. Сүйлөмдүн ээси маани жагынан III жакта туруп, баяндоочу учур чакта же айқын келер чакта болсо, баяндооч ээни жак боюнча толук ээрчиш, III жакта айтылат. Мындай баяндоочтордун аягына үчүнчү жактын -т мүчесү жалганып келет.

*Мисалы: Ал дайыма туулган жерин мактайт. Жыгылган күрөшкө тойбойт. Ашыккан дайыма уятка жалат.*

4. Откөн чактагы этиштердин III жагынын жак мүчесү жок. Ошол себептүү сүйлөмдүн ээси III жакта, баяндоочу откөн чакта болсо, андай бандооч жак мүчесүз туруп эле ээни толук ээрчиш, III жактын маанисинде айтылат.

*Мисалы: Поезд түндө келген. Ал конокторго сөз берди. Айналар үй сатып алышыптыр.*

### **Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн толук эмес ээрчишүүсү**

1. Сүйлөмдүн баяндоочу ээ менен жак уландылары боюнча дайыма эле толук ээрчише бербейт. Айрым учурда баяндооч ээ менен жак мүчесү уланбай туруп эле мааниси боюнча ээрчишип байланышат.

Мындай мааниси боюнча ээрчишүү буйрук ыңгайдын II жагында турган баяндоочтор менен III жак маанисингеги атоочтук баяндоочторго мүнөздүү.

*Мисалы: Сен шаарга окууга тапшырганы бар. — Ой, жолоочу, сен токтой тур! Кыргызстан — эгемендүлүккө ээ болгон өлкө.*

Бул мисалдардагы биринчи, экинчи сүйлөмдердүн баяндоочунун милдетин бар, токтой тур деген буйрук

ыңгайдын II жагындагы этиштер аткарып турат. Алар сүйлөмдүн II жактагы *сен* деген ээси менен жак улан-дысы аркылуу байланышкан жок. Мааниси боюнча II жакка тиешелүү болуп айтылып, ээ менен маани жа-гынан ээрчишип байланышып турат.

Ошондой эле үчүнчү сүйлөмдүн **өлкө** деген атоочтук бандоочуна да жак мүчө уланган жок. Ал III жактагы ээни ээрчишп, ошол жактын маанисинде айтылып, ээ менен мааниси боюнча гана ээрчишип турат.

2. Ээнин милдетин аягына I, II жакка таандык мүчө уланган зат атоочтор аткарғанда, алар сырткы түрү жагынан, I, II жакка таандык формада турганы менен ички мааниси боюнча III жакты билдириет. Ошондуктан баяндооч да аны ээрчишп, үчүнчү жактын маанисинде айтылат.

*Мисалы: Менин сиңдим институтта иштейт. Биздин директорубуз эс алууга кеткен. Сенин кызың орто мектепти алтын медаль менен бүттүц.*

3. Сүйлөмдүн ээси III жакта туруп, баяндоочтун милдетин I, II жакка таандык формадагы зат атоочтор аткарса, алар ээ менен жак боюнча ээрчишпей, мааниси боюнча ээрчишип байланышат.

*Мисалы: Бул — менин балам. Ракыя — силердин тууганыңар.*

Бул сүйлөмдөрдүн ээлери үчүнчү жакта, ал эми баяндоочтору I, II жакта турат. Бирок ал баяндоочтор ички мааниси жагынан үчүнчү жакты билдиригендиктөн, сүйлөмдүн үчүнчү жактагы ээси менен мааниси боюнча байланышты.

4. Баяндоочтун милдетин жактама ат атоочтор аткарышса, же тутумдаш баяндоочтун курамында жактама ат атооч болсо, алар ээни жак боюнча ээрчибейт. Баяндоочу кайсы жактагы жактама ат атоочтон болсо, ага ошол жактын жак уландысы жалганат.

*Мисалы: Алсыздарга көмөк көрсөтө турган адамдар — силерсиңер. Мактоого ээ болгон алдыңкылар биз болобуз. Алардын эң кичүү уулу менмин.*

Бул сүйлөмдөрдүн ээлери үчүнчү жакта, баяндоочтору, I, II жакта турат. Баяндоочтун милдетин кайсы жактагы жактама ат атооч аткарса, ага ошол жактын жак уландысы жалганган.

**М и с а л ы: силерсиңер, биз болобуз, менмин.**

Баш мүчөлөрдүн сан боюнча ээрчишүүсү төмөнкүдөй жол менен ишке ашырылат:

1. Баяндоочтун ээни сан боюнча ээрчиши да жак мүчөлөр аркылуу болот. Демек, I, II жактын жекелик, көптүк маанидеги жак мүчөлөрү, ээ менен баяндоочтун ортосундагы жак байланышын билдирсе, экинчи жагынан, алардын сан жагынан болгон байланышын да билдирет.

**М и с а л ы: Биз алардын жоруктарын кийин билдик. Силер былтыр айылга келбей калгансыңар.**

2. Сүйлөмдүн ээси III жак, көптүк мааниде туруп, баяндоочу этиштен болсо, ал ээ менен сан жагынан көптүк -ыш мүчөсү аркылуу байланышат. Эгерде баяндоочу атооч сөздөрдөн болсо, -лар мүчөсү аркылуу байланышат.

**М и с а л ы: Цирктеги жаныбарларга балдар кызыга карашат. Келе жаткандар — тааныштар.**

3. Ээний милдетин жекелик сандагы сөздөр аткарышса, баяндоочу аны ээрчип, дайыма жекелик санда айтылат.

**М и с а л ы: Мен бала бакчага барып, бөбөгүмдүк алып келдим.**

4. Ээний милдетин көптүк маанидеги сөздөр аткарышса, баяндоочу аны сан боюнча ээрчип, көптүк түрдө айтылат.

**М и с а л ы: Биз билим менен алыска барабыз. Меймандар цү ээсин ээрчип цүгө кириши. Алар көп жылдан бери шаарда жашашат.**

## § 51. ЭЭГЕ КАРАТА БАЯНДООЧТУН САН ЖАГЫНАН ЭЭРЧИБЕГЕН УЧУРЛАРЫ

1. Сүйлөмдүн баяндоочу ээни дайыма эле сан жагынан ээрчий бербейт. Кээде ээ көптүк түрдө турса да, баяндоочу жекелик санда айтылып калат.

**М и с а л ы: Коноктор бириндер-сериндер келип жатты. Душмандар бат эле чек арага жакындаады.**

Бул сүйлөмдердөгү келип жатты, жакындаады деген баяндоочтор көптүк сандагы ээлеринин бир учурда чогуу болгон кыймыл-аракетин билдирип турат.

2. Ээниң милдетин жансыз заттарды билдирген көптүк түрдөгү зат атооч аткарса, сүйлөмдүн баяндоочу ээни сан боюнча ээрчибей, көбүнчө жекелик санда айтылат.

*Мисалы: Көптөн бері суу куюлбагандыктан гүлдөр солуду. Атасынын айткан ақылдары балага зор таасир берди. Кәэде конференциялар болуп калат.*

Эгерде кыймыл-аракет көптүк түрдөгү ээ бириктирип турган жансыз заттардын ар бирине тиешелүү экендигин баса көрсөтүү керек болсо, баяндоочу ээни сан боюнча ээрчип, көптүк санда айтылып калат.

*Мисалы: Студенттер сессиясын ийгиликтүү аякташты.*

3. Ээниң алдында сан атоочтон же сандык маанидеги башка сөздөрдөн аныктоочу болуп, ал өзүнөн кийинки ээгө көптүк маани берип турса, баяндоочу аны сан жагынан ээрчибей, көбүнчө жекелик санда айтылат.

*Мисалы: Дөбөдө бир топ киши сүйлөшүп отурат. Алардын астынан жоон топ адам чыга келди.*

Эгерде кыймыл-аракет көптүк маанидеги ээ билдириген заттардын ар бирине тиешелүү экендигин баса көрсөтүү керек болсо, баяндоочу ээни сан боюнча ээрчип, көптүк түрдө айтылып калат.

*Мисалы: Дөбөдө бир топ кишилер сүйлөшүп отурушат. Алардын астынан жоон топ адамдар чыга келиши.*

4. Баяндоочтун милдетин туюк мамиледеги этиш аткарса, ээси көптүк түрдө турса да, баяндоочу дайыма жекелик санда айтылат.

*Мисалы: Алар жеңүүчилөр деп аталды. Жаштар алыссы райондорго жумушка жиберилди.*

5. Сүйлөмдүн ээси III жак көптүк түрдө туруп, баяндоочу көптүк мүчө менен өзгөрбөй турган сөздөрдөн (сын атооч, сан атооч, тактоочтордон (бар, жок) жана жатыш жөндөмөдөгү сөздөрдөн) болсо, ээ көптүк санда турганы менен баяндоочу дайыма жекелик санда айтылат.

*Мисалы: Балдардын кабактары салыңкы. Топтун ичинде далайды көргөн карыялар да бар. Бул мектептин мугалимдери да жаш, тажрыйбасыз.*

149. Төмөнкү сатиралык аңгеме менен тааныштыла. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн толук ээрчишүүсүн белгилегиле. Баш мүчөлөрдүн жак, сан боюнча толук ээрчишкенин мисалдар менен далилдегиле.

### ҮЧ КЕРЕЗ

Эркебай агабыздын оорусу катуу экен деп уктук. Бул саам да жетип бардым. Ал адатынча курс-курс жетөлүп, чекесин тырыштырганда чын эле боорубуз ооруй тунжурай түштүк. Бир маалда шайы оогонсуган Эркебай көзүнөн жаш кылгыра четте турган аялына кайрылды.

— И, өлдүм, и, бүттүм! Кармагыла колдон! О, о, алыш калгыла! Айттор, үйдүн ичин үч көтөрүп балдарынын ыйлаганына, доктур чакырганыбызга карабай айлабызды кетиргендин үстүндө. Аңгыча азыраак тынчый түшүп, кол жаңсады.

— Бүттү баары, кашкарайганга жетпей үзүлөм. Чакыргыла балдарды. — Ары жакта ыйлас жаткан балдарды аяган биз: — Эке, эси чыгат. Балдарды эмнеге чакырдын?

— Балдарым жаш калды. Колуңардан келишинче көз сала жүргүлө. Анча болду үч керезим бар. Айтып калайын. — Бизде эмне айла, макул болдук. Ошондо Эркебайдын балдарына айткан үч керези булар:

— Ылайым Туйту менен дос болбогула, балдарым. Бакастан такыр карыз акча алба. Учунчүден, кокусунан, жайдын толук кезинде Сибирге барып калсан, токойго кирип заара кылба...

Ошо бойdon Эркебай тунжурады. Биз да ун каткан жокпуз. Эркебайдын үч керезинин маанисин уулдары тургай биз түшүнгөн жокпуз. Жөөлүп жатат деп ойлоодук. Биздин абалды түшүнгөн Жөжө аксакал бүшүркөдү.

— Эркебай, керезинди чечмелеп бер. Туйтуң, Бакасың ким? Эмнеликтен Сибирди айттың?

Эркебай таңгалып койду: — Туйтуң билбейсиңерби? Ал арам менин илгерки досум эмеспи. Атасынын оозун урайын, ал достошорун достошуп алыш эле үстүнөн арыз жаза берет. Бакас да мага дос чалыш ит, жогорку жарташтык. Ал чунак карыз берерин берип, кайра алгыча жаныңды сууруйт. Сибирге барып токойго заара кылсаң

үч күнгө чейин чиркейдин чакканынан такымыц шишип, кычышып, мазанды алат экен десе болобу. Муну уккан биз же күлөрүбүзү билбей, же ыйларыбызды билбей отуруп калдык. Ошентип, мындан жыйырма жыл мурда керез айткан Эркебай ушу кезде деле өлбөй-житпей куландан соо жүрөт. (A. C.)

150. Бул сатиравлык ангемени да окуп чыгып, анын мазмунун, башкы оюн жана идеясын түшүнгүлө. Энэ тилинде таза сүйлөп, ыймандуу болгула. Ээ менен баяндоочтун жак, сан боюнча толук ээрчишүүсүн тексттеги мисалдар менен далилдегиле.

## КАРА ИТ

Автобуста бараттык. Жол узак. Сапар тарткан жургүнчулөр да ар кыл жаштагы адамдар. Бир дагы бош орун жок. Эң алдыңкы орунда чурушкөн кара кемпир. Анын бет алдындагы орундука эки кыз катар отурушат. Тырмактары упузун жана кыпкызыл. Беттери кара тору, көздөрү капкара болсо да чачтарын күрөң-саргыл кылып бойтуп алышкан экен. Эки кызды жандап тикесиңен тик туруп келатышкан уч жигит тигилерге бирдеме айтымыш болуп кайра өздөрү каткыра күлүп калышат. Чачтары үрпөйгөн кер ооз жигиттерди жана тиги Айша менен Айнаны алдыртан жактыра бербеген кара кемпир кәэде өзүнчө кобуранып коёт. «Жаман өлүксүздөр десе. Эркеги менен кызынын айырмасы жок. Карасаң, чачтары желкесине түшүп, катын десең баары мурутчан. Буларың эркек дейин десең тырмактары узун, эмчектери саландай катын кейпин кийип турушат. Катын дейин десең албарстыга окшоп чачтары сапсары». «Ладно, ладно, не выступай, мастан». Жигиттер кемпирди зекиген болушат да, тамекини бурулдатышууда. Автобустун ичи ысык. Тигилерди тамеки тартпа деп айтууга эч ким даабай, жол азабын тартып келатышкан жургүнчулөр өзүнчө беймаза. Бир даары үргүлөп, бир даары өз ара акырын сүйлөшкөн болушат. Ушу кезде күйүк жыттанып, кыздар кыйкырып жиберишти:

— Энеке, горит, горит! Вставайте...

Жүргүнчулөр түйшөлө түштү. Көрсө, тамеки тарткан жигиттердин учкуну тийип, кара кемпирдин этеги тутаңып, күйө баштаган экен. Бирок кемпир түйшөлгөн элге

көңүл бурбай, кыздарды жек көрө карап, буркан-шаркан түштү:

— Өлүгүндү гана көрөйүн албарстылар. Баятан бери тим койсо ашынып баратышат. Энесиндей кишини шылдыңдап. Кусурум урсун, өлүгүндү көрөйүн албарстылар. Кара ит, кара ит деп коюшат. Мен кара ит болсом, силер сары итсицер. Мына эмесе,— деп этегин кагына бергенде колу тутанып келаткан жалынга тийип ордунан ыргып турду. (A. C.)

151. Төмөнкү тексттен баш мүчөлөрдүн толук эмес зэрчишүүсүн белгилегиле. Тексттин мазмунун толук үйрөнүп, башкы идеясын чечмелегиле. Ошондой эле баш мүчөлөрдүн толук зэрчишүүсүн да далилдегиле.

## ЭНЕ

Перзентке эненин мээр-махабаты атаникынан да кебүрөөк болот. Айрым перзенттер баарынан ыйык, ары мээрбан эненин кадыр-сыйын билишпейт. Бир жаш жигит энесинин сезүнө кулак салбады. Кыйкырып-өкүруп, анын дилине азар берди. Мээрбан эне уулунун қылыгынан көңүлү сууп, көзүнө жаш алды. Анан уулунун наристе кезинде жаткан бешигин анын алдына алыш келип коюп мындаи деди:

— Эй, жаштыгын, наристе чагын унуткан уят-сыйытсыз акмак! Мына бул бешикти көрдүңбү? Наристе кезинде сени ушул бешикке белөп, кечкисин таң атканча уктабай терметээр элем. Адеп ыйлай берсең бешиктен чечип алыш, боорума басып сооротоор элем. Өтө көптөгөн машакаттарды көрүп, сени тарбияладым. Сен деп күч-кубаттан тайдым. Сен деп көп кыйынчылыктарга моюн сундум. Мына эми эр жетип, күч-кубатка толдуң, бирок жаштыгынды жана наристелик доорунду унутуп, мээрбан энене баш ийбейсиц! Анын көңүлүн жарагалап, көз жашын тектүрөсүң. Андай кылбагын, уулум, эненин махабаты канчалык зор жана чексиз экендигин унутпагын. Мен дагы, атаң дагы сенин дайыма бактылуу болушуңду каалайбыз. Бизди ката кылбагын. Дилибизди оорутпагын. Айткандарыбызды кабыл тутуп, бизди ыраазы қылып, батабызды алгының.

Эненин ыйлап айткан сөздөрү жигиттин жүрөгүнө октой кадалды. Ал өзүнүн кылган кылмышына бушайман болду. Энесин бек кучактап алыш көзүнөн, бетинен өпкүлөдү, ыйлап кечирим сурады. Эне эмеспи, уулунун күнөөсүн кечирип жүзүнөн өөп, ага ак батасын берди. («Акыл тамчыларынан»)

152. Ээ менен баяндоочтуң толук эмес зэрчишүүсүн катыштырып, өзүңөр каалаган темада ой жүгүртүп чакан текст түзгүлө, ага тема тандагыла жана башкы оюн, идеясын аныктагыла.

153. Төмөнкү тексттен эзге карата бандоочтуң сан жагынан зэрчибegen учурларын аныктагыла. Тексттин мазмунун, башкы оюн жана идеясын жакшылап өздөштүргүлө.

... Эл тоюнуп, алардын ичинде эч кимге залалы жок биздин чакан үй-булө да бат эле ирденип кетти... Ошол кышта апам узакка ооруду. Бул кыш биз үчүн өтө оор мезгил болду...

«Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет» деген төгүн эмес турбайбы. Бардыгы өзгөрөт, жаңырат дегенге мен ошондо эле ынанып калдым. Өмүрлөр жомоктоту алтын булактай бир калыпта шылдырап агып жатты... Рысбек мединституттун үчүнчү курсунда получу. Апам кийин-черәэк көп ооруп тешеккө жатып калчу болду. Окубай эле коёюн десем өзү болбайт.

Эптең күн өтөр. Тууган-урук бар эмеспи. Тиги атаннын туугандары да жардам берип турар. Көп эле камтама боло бербе,— деп мени сооротот.

Көңүлүм тынчыбаган мен агама: — Апам катуу ооруп жатат — деп кат жазып жибердим. Эмне үчүн жаздым экен ошондо...

Демейде энсаак Рысбек Суусамыр ашып жөө келди. Ошол бойдон окуусун таштап койду. Бир чети жардамдашар булөсү болбогондуктан, кийим-кече, тамак-ашынан кыйналса керек, же... Апамын оорусун шылтоолоп эле таштап койду го окуусун.

Эмне кат жаздым экен. Ичимен кыжалат болом. Эмне, Рысбек чындал ажал жетсе апамы алыш калат беле. Бу арга түгөнгөндөгү оюм да, болбосо... Көп етпей бай-куш апам дагы оорусунан сакайып, Рысбекин үйлөнтүп коуюга жетишти. Апамдын бактысынанбы, келини жа-

ман чыккан жок. Колуна кол, бутуна бут болуп, апамдын айтканы менен. Апам да бир санаасынан тынчыгандай бизди түгөлдөп калат.

— Рысым да үйлөнүп калды. Кудайга ыйым жеткенби, тигинтип келиним жаман чыккан жок. Өзүмө күйүмдүү, байкушум. Тецирге шугур, экөө бири-бирине ынак жар болчудай. — Алар жокто апам ушинтип божурап калат. Мен тек, ичимен апамын оюн кубаттайм... (А. Т.)

154. Сүйлемдүн баш мүчөлөрүнүн толук жана толук эмес сәэрчишүүлерүн камтыган өзүңөр тандаган моралдык-этикалык же коомдук-саясий темада чакан текст түзгүле.

155. Эзге карата баяндоочтуун сан жагынан ээрчибеген учурларына ылайыктуу каалаган темацарда ой жүгүртүп, оозеки баяндама даярдагыла. Баяндаманын планын түзүп, темасын аныктагыла, башкы оюн жана идеясын тапкыла.

## § 52. ТЕЦ ЖАНА БАГЫНЫЦЫ ТАТААЛ СҮЙЛӨМДӨРДҮН ГРАММАТИКАЛЫК ТҮЗУЛУШТӨРҮ БОЮНЧА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

Тең байланыштагы татаал сүйлемдердин синтаксистик түгөйлөрү интонация жана байламталар аркылуу өз ара байланышат. Тең байланыштагы татаал сүйлемдер тутумундагы жөнекей сүйлемдердин өз ара байланышуу жолдору боюнча байламталуу жана байламтасыз татаал сүйлемдүн тутумундагы жөнекей сүйлемдердин бириnde негизги ой айтылса, экинчисинде ал ой улантылат, толукталат, чечмеленет.

Мисалы: *Адам бардык жактан татынакай болууга тийши: жузү жарык, ичи таза, ою тунук, сырты сымбат.*

Багыныцы байланыштагы татаал сүйлемдүн тутумунда синтаксистик эки түгөй болот да, анын бири багыныцы сүйлем, экинчиси баш сүйлем деп аталат.

Бул эки түгөй грамматикалык татаал бир бүтүндүн (татаал сүйлемдүн) өз ара ажырагыс бекем байланышкан жана маанилери боюнча бири экинчисине багынычтуу, кез каранды болгон бөлүктөрү болуп саналат. Баш сүйлем багыныцы сүйлемдүн маани жактан өзүнө багындыруу менен, татаал сүйлем аркылуу бериллип

жаткан ой-пикирди жыйынтыктап турат. Ошондуктан багыныңды сүйлөмгө караганда баш сүйлөм маани жактан үстөмдүк кылат. Ал эми багыныңды сүйлөм болсо баш сүйлөмдөгү ойдун турдүү кырдаалын, белгилерин, мүнөзүн баяндайт, түшүндүрет. Ошентип, алардын сүйлөмдүк касиети, белгилери, багыныңды байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда гана сакталат.

**М и с а л ы:** *Бардыгын билген гана ақылдуу болбостон, билгенин иш жүзүндө көрсөтө алган ақылдуу болот.* (Аристотель.)

Тең жана багыныңды байланыштагы татаал сүйлөмдердүн грамматикалык түзүлүштөрү бирдей болбайт.

Тең байланыштагы татаал сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн баяндоочтору өзүлөрүнүн грамматикалык түзүлүшү боюнча жеке турган жөнөкөй сүйлөмдерден эч айырмаланбайт. Ошол себептүү мынданай сүйлөмдер өз алдынча турганда да, жөнөкөй сүйлөмдер сыйктуу толук ой корутундусун билдириүүгө жөндөмдүү.

**М и с а л ы:** *Жакши уул элин багат, жаман уул элин уят кылат. Ақылдуу таап сүйлөйт, акмак каап сүйлөйт.* (Макалдар.)

Багыныңды байланыштагы татаал сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн багыныңды түгөйлөрүнүн баяндоочтору грамматикалык жактан өзгөчө түзүлүштө болот, т. а., алар синтаксистик чак жана жак формаларында келбайт. Ошондуктан, өз алдынча туруп, кандайдыр бир ой корутундусун да билдире албайт.

**М и с а л ы:** *Ниетиң таза болсо, ишиң алга жылат. Максат киргендө, кыздар күлүп калышты.*

Жогорудагыдай белгилери боюнча тең жана багыныңды байланыштагы татаал сүйлөмдер өздөрүнүн грамматикалык түзүлүштөрү боюнча айырмаланып турат.

**156.** Төмөнкү тексттерди окугула. Тең жана багыныңды татаал сүйлөмдердүй белгилегиле. Алардын грамматикалык түзүлүштөрүнөн болгон айырмачылыктарын чечмелегиле.

## ЧАЛДЫН КУСАЛЫГЫ

### I

... Турна да, Талип да издешпей табышкансып, ээсин айланчыктап анда-санда үн салып, оттоп жүрдү. Төкөр чал келдү мелтирий тиктеп, төрт уулунун аттарын атап дуба кылды.

Кийинчөрөк ал көлгө тынымсыз каттоочу болду. Чайын ичип-ичпей эле көлгө камынат төкөр чал. Колуна күш кондургансып, өзүндөй каркайган карт турнаны ээрдин кашына кондуруп, эки буту тепендей тынбайт. Жарым ай үзгүлтүктөн кийин асман түнөрүп, муздак сыйрым токтол, аба нымшып жылуу тартты. Мындай болгондо сөзсүз кар жаайт. Төкөр аны жакшы биле турган. Калдайган жалбырактарга шүүдүрүм түшүп, шөлпейүп жер менен жер болуп, айлана тымтырс. Асман түнөрүп тоолордун баштарын жаап, бара-бара көлдүн айланасына да алгачкы кар түшө баштады. Талип бу күнү үйүнө тез кайтты... Бу сапар чал көлүнө бара албай калды. Анткени кар боройлоп беттеп уйгу-туйгу жаап, шамал бет мандайдан уруп турган. Ал улам асманды карап, ушу кышты көргөнүнө ыраазы болсо да артта калган сексен жылы, бүгүнкү күнүнчө сезилбеди. Анткени Талип абдан эле шайдоот, тың эле.

Мындай көрүнүш көпкө созулган жок. Карыянын кабагы кар жаагандай бат эле түнөрүп, анын улам мезгил ёткөн сайын чычаладай кароолонуп өчүп бараткан өмүрү, эч кимге залалы жок ётсө да, турна менен болгондон берки күндөрүнчө көрүнбедү. Аны тапканы санаачыл болуп, шордуу турна чалдын көл тарапка качышына себепчи болгонсуду.

### II

... Экөө бирдей көл алдында калган жаштыктарын ойлогондой сүз тартышып, биригин оюн бири бат түшүнүшкөндөй, тиктешип калышат.

Кийинки күндөрү Талип көлгө көп каттабай санаачыл болуп кетти. Өзүнчө кысылып, жүдөдү. Анысы аз келгесисп күрт-күрт жетөлүп, төшөккө көпкө жатчу болду. Турнанын үнүн угуп кары чыйрала түштү. Төшөк-

төн турам деп тура албады. Коңкайгон түмшугу этсиз күпкүү терисине жабышып катып калгандай, таноолору кыпчылып бат-бат дем алат. Чекеси от менен жалын болуп, согушта курман болгон уулдарынын аттарын атап: Муса, Карып, Калый, Жакып деп кайталап, алар менен сүйлөшкөнсүп, күнүрттөнгөн добуш менен жөөлүй берди. Күйпөлөктөгөн кемпири чалынын жөөлүшүн жамандыкка жоруй, көзүнө жаш алыш тынчы кетип чебеленет.

Түшкө жакын врач келди, чалдын ден соолугун текшерип, ооруканага жатуусун талап кылды. Эки өпкөсүнө тен суук тийиптири, жатпаса болбойт. Врач ток этер жеrin айтты...

Эртеси чал доктурдун салган ийнесинен жаны жай алгандай шайдоот туруп, эшикке бет алды. Адатынча пейили бузулуп, тигинде турган эшегин токунуп, кайра үйгө кирип, турнаны үшүп калат дегениби, колтугуна кыса дагы көлүнө жөнөдү. Эшеги тушоордон жааган карды жиреп, жеткирчү жерине жеткирди да тык токтоду. Талип эшегинен түшүп, турнаны тигиндей үй чачкан са-манга кооп, мелтирип жаткан көлдү кубатсыз көздөрү менен көпкө ач көздөнө сугалактык менен карады. Көл тынч.

### III

Талип артында түяк калбаганына, жада калса тун баласы Мусадан болбогонуна кейиди. Ырас Муса аял алыш келиндүү кылды. Алар балалуу да болушкан. Со-гуш аяктаپ, ошондо катуу алсырап шалдая түштү го эл. Анысы аз келгенсип катуу жер титирөө да болуп берди. Башынан өзүнчө жашаган келинин уч баласы менен там басып опат болушту. Айтпай турган жорукпү.

Чал титиреп кетти. Ооба, төртөөнүн өлүгүн жанаша коюшпады беле. Эми минтип тынчтык заманда сөөктөрү көрүстөндүн кайсы жеринде экени билинбей, көл астында калбасын деп боолголоп көрүн ачып, тиги көрүнгөн жаңы бейитке жашырып, кой союп, куран окутуп, оюнда арбактарын ыраазы кылды.

Талип сакалын мыжыга көзүнө күч келтирди, бирок жаш чыкпады. Денеден кубат качып, эти от менен жалын болуп денени тер кысты. Акылын жоготкондой дендароо

басып келип, муздак суудан даарат алыш, намаз окуюн деди. Окуй албады. Ал эрксизден жантыгынан жантая кетти. Чүнүрэйгөн нурсуз көздөрү коюуланып, денеси чымырап улам оозу ачыла жанында турган турнага бир нерсе айткандай боло берди. Бирок анын үнү сыртка чыкпады. Жөн гана шыбырап жаткансыды. Текер кепке козголбоду. Анын денесинен жылуулук качыш, жүрөк кашының акырындап баратты.

Талип текер небак эле уулдарына, неберелерине барып кошулган эле. Кар күчөп, айланы бозоруп, арты каттуу борошого айланды. Денесин калчылдак баскан карт турна эссиң жоготкондой улам-улам куркулдайт. Алыстан атчан киши көрүндү. Тиги караан берилген сайын кусасынан арылбай кеткен эссиң жоктоп, шордуу карт турна куркулдай берди, куркулдай берди... (А. Т.)

157. Тец жана багыныңкы татаал сүйлөмдердүү катыштырып, моралдык-этикалык темада дилбаян жазгыла. Татаал сүйлөмдердүүн грамматикалык түзүлүштерүү боюнча айырмачылыктарын байкагыла.

158. Өзүңөрдүн оозеки жана жазуу кебиңерде тец жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүү стилдик максатта орундуу колдоно билгиле.

159. Адабий көркөм чыгармалардан тец жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдердүү жыйнап жазгыла. Алардын грамматикалык түзүлүштерүүн айырмалап ажыраткыла.

### § 53. ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТУТУМУНДАГЫ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДҮН АРАСЫНА КОЮЛУУЧУ ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕР

Татаал сүйлөмдүн түрлерүнө карата коюлуучу тыныш белгилери да бирдей болбайт. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдердөгү тыныш белгилердин коюлушу баш жана багыныңкы сүйлөмдердүн өз ара орун алуу багытына карай болсо, тец байланыштагы татаал сүйлөмдердө жөнөкөй сүйлөмдердүн өз ара маанилик катыш өзгөчөлүктөрүнө негизделет. Ал эми байламталуу тец байланыштагы татаал сүйлөмдердөгү тыныш белгилердин коюлушу андагы байламталардын

жөнөкөй сүйлөмдөрдүн кайсынысына тиешелүүлүгүнө карата болот.

Байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилери боюнча бири-бирине кескин түрдө каршы айтылса, алардын арасына сзыякча коюлат.

Мисалы: *Кызды төрөйт — кыялын кошо төрөбөйт.* (Макал.) *Буту жок — жүрөт, тили жок — сүйлөйт.* (Табышмак.)

Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн синтаксистик түгейлөрүн байланыштырган байланталардын айрымдары өзүнөн мурунку сүйлөмгө, айрымдары өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болот. Тыныш белгилери ошол орун тартибине карата коюлат. Мисалы: да, дагы байлантасы өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат, ошон учун үтүр андан кийин келет.

Мисалы: *Биринчи барып көр да, андан кийин ишен.*

Калган байланталардын бардыгы өзүнөн кийинки жөнөкөй сүйлөмгө таандык болгондуктан, үтүр алардан мурда коюлат: *Биз бардык, ал эми алар келишпеди.*

160. Төмөнкү татаал сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилеринин коюлушуна көңүл бургула. Накыл кептердин маанисин чечмелеп түшүнгүлө, жатка билгиле.

Жакшы адамдан — бак калат, жамандан — ойдо так калат. Жерге айтсаң саламды, жер алдабайт адамды. Көздүн көргөнүнөн, кулактын укканы көп. Акылдууга алкыш айтсаң — алкыш аласың, акылсызга акыл айтсаң — шылдыңга каласың. Байдын кулу болгончо, байкуштун уулу бол. Акылдуу жыйырма жашта — башмын дейт, акылсыз элүү жашта — жашмын дейт. Жүктүн оорун нар көтөрөр, сөздүн оорун эр көтөрөр. Эл агасыз болбайт, суу жакасыз болбайт. Эрке бала жаңы кийимге сүйүнөт, же тим бала тойгонуна сүйүнөт. Жакшыга жанашсаң — максатыңа жетесиң, жаманга жанашсаң — адашың кетесиң. Жалкоонун үйүндө отун жок, соргоктун үйүндө тамак жок. Жаман киши ичкен-жегенин айтат, жакшы киши уккан-көргөнүн айтат. Көл канча терең болсо да — түбү бар, тоо канча бийик болсо да — төбөсү бар. Ийинге кол салганда, жыланьдын уусун эсте, гүлдү үзгөн кезде, тикини келсин эске. Көп кыйкыргандан коркпо, унчукпай

тургандан корк. Акмак менен тойго барганча, акылдуу менен таш ташы. Чөгөлөп жашаганча, какайып журуп олгөн жакшы. Бир киши казган кудуктан, миң киши суу ичет. Сөз кылычтан өткүр, балдан таттуу. Жакшы адам ачык сүйлөйт, сөз тамырын казып сүйлөйт. Жаман адам сасык сүйлөйт, өзгөлөрдү басып сүйлөйт. Адептүү сылык сүйлөйт, амалкей былых сүйлөйт.

161. Төмөнкү тексттеги татаал сүйлөмдердүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдердүн тыныш белгилерин койгула. Акылман ойлорду уйрөнүп, турмушунарда колдонгула.

## АКЫЛМАН ОЙЛОР

Ар түрдүү мүнөздөгү адамдар менен таанышып алардын пейил-куюн жакшылап уйрөнгүн. Алардын ар бириң сынап көргүн. Ошону менен сан досту душмандан жакшыны-жамандан билимдүүнү түркейдөн чоңду-кичинеден айырмалай аласың. Эгерде ушундай кылсаң сен адамдардын тышкы көрүнүштөрүнөн алданбайсың. Алар менен жасаган мамиленден сенин максатың айкын болот. Тегерегидеги адамдар бактылуу болушса сен дагы ага окошош бактылуу болуу үчүн тырышкын.

Кимде-ким куру сөз таратуучу жана биреөдөн айып кемчилик издеөчу болсо ал эч кимдин дилине макул да төп да келбайт. Ал өзүнүн алтындай өмүрүн текке кетирет. Кимде-ким калайык-журтка кайрымдуу болбосо ал эл урматына эгедер болбайт мартабасы көтөрүлбайт. Кимде-ким өзүн ысырапкерчиликтен чектебесе, тиричилекке көңүлкөштүк менен ортозаар эки анжы жол тутса ал сөзсүз турдө муктаждык отунда куурулат. Кимде-ким ээмеликтен, жалган сүйлөөдөн тыйылбаса эч ким анын сөздөрүн этибар албайт.

162. Бул татаал сүйлөмдердүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдер кандайча байланышып турат. Кандай тыныш белгилери коюлган? Акылман кеңештерди жатка билгиле жана колдонгула.

Жолго кир сууну төгүүгө болбайт, же тебелендиге кирдин суусун чачпа. Жаман түшүндү сууга айт, суу менен кетсисин. Алыссы сапардан кайткан адамдын башынан уч жолу суу тегеретип, түкүртүп, идишин эшикке көм-

көрүп көт. Жаш баланын салмагын айтып, татынакай дебе. Карапыда шыпрыниба, душманынды көбейтесүн. Таң азандан турсаң, ырысқындан куру калбайсың. Балаңдын ыйманын жашынан тиле, чоцойгондо тилесец кеч болуп калат. Нанды тегеретип сыйндыrbай, тең бөлүп сыйндыр. Карапыда күзгү караба, чач тараба, жылдыз санаба. Алган чачынды тебелендиге таштаба, мөмөлүү дарактын түбүнө көөмп кой. Чыныны чертпейт, казанды калдыратпайт. Эки кишинин ортосунан өтпей жур, жыйылган жүккө жатпай жур. Чоң жолдо жаткан буюмду алыш, четке койсоң соопко каласың. Досундуң үйүнде тырмак алба, касындын үйүнөн чач алдырба. Беймаал убакта оорулууну сурап барбайт, бала көрбайт. Үйдө ышкырба, үй айланып чуркаба. Мурун кычышса — эт, кол кычышса — акча, бут кычышса — жол. Түшкө суу кирсе — өмүр, камчы — бийлик, бит, жылан — байлык, нан, тамак — дөөлөт, токчулук.

163. Жөнекей сүйлөмдердөн турган татаал сүйлөмдердүү катыштырып, «Эне тили — менин дилим» деген темада дилбаян жазгыла. Анда жөнекей сүйлөмдердүүн арасына коюлуучу тыныш белгилерди байкагыла.

#### § 54. ТИКЕ СӨЗДҮН ТҮРЛӨРҮ: ЦИТАТА, ДИАЛОГ. АЛАРДА КОЮЛУУЧУ ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕР

Бөтен сез эч өзгөрүүсүз берилсе, тике сез деп аталат. Мында башка биреөнүн сезү автор тарабынан сезме-сез берилип, анын мазмуну да, грамматикалык түзүлүшү да дал өзүндөй толук сакталат да тырмакчага алышын жазылат.

Цитата — (латынча — *кубөгө тартуу*) өзүнүн пикирин түшүндүрүү жана бекемдөй учун башка бир автордун чыгармасынан өтө чакан үзүндү же биреөнүн кыска сезүн пайдалануу. Цитатаны өз орду менен ыктуу пайдалануу зарыл.

Цитата — тике сезду пайдалануунун бир ыкмасы. Цитатанын тыныш белгилери тике сездөгүдөй, бирок төмөнкүдөй айырмачылыктар бар: Айрым учурда цитата түзүлүшү жагынан төл сез менен байланышып, анын

бир бөлүгү катары колдонулат. Анда ал тырмакчага алынып, андан мурун кош чекит коюлат, кичине тамга менен жазылат.

М и с а л ы: Элибизде мындаи макал көп кезигет: «Жигитке жетимиши өнөр аздык кылат».

Айрым учурда цитата толук колдонулбаса анда калтырылып кеткен сөздүн орду көп чекит менен белгиленет, кээде цитатанын баш жагы калтырылса же кыскартылса анда абзац көп чекит менен башталат.

Диалог (грекче — *сүйлөшүү*, *аңгемелешүү*) эки же андан ашык адамдардын өз ара оозеки сүйлөшүүсү, аңгемелешүүсү. Көркөм чыгармадагы диалог каармандын кебин мүнәздөөнүн эң кецири түрунөн болуп саналат. Диалог бардык жанрдагы чыгармаларда бар, өзгөчө ал драмада окуяны өнүктүрүүнүн каражаты катары колдонулат. Диалог бардык турмуштук кырдаалдарда көзигип, оозеки кепти өнүктүрүүнүн негизги каражаты катары саналат.

М и с а л ы:

— Айдай, сен бош убактыңды кандай өткөрөсүң?

— Китең окуйм, эс алам.

— Кандай китеңтерди окуйсүң?

— Ар кандай кызыктуу китеңтерди.

— А өзүң кандай өткөрөсүң?

— Менде бош убакыт деле болбойт.

— Китең окуйсүңбу?

— Окуйм, албетте, ара-чолодо убакыт табам.

Диалог жаңы саптан башталып жазылып, алдына сзыыкча коюлат. Айрым учурда бир нече кишилердин диалогу болушу мүмкүн.

164. Төмөнкү текстти окуп чыккыла, андагы диалогдун курулушуна карап, диалог кандай кырдаалда өтүп жатканына жана анын тыныш белгилерине байкоо жүргүзгүле.

Ат-Башы районунун Жаны-Күч айылында Айты аттуу санжырачы адам жашап өткөн. Ал жаш кезинде жолоочулап баратып чоочун аймактагы жалгыз үйгө туш болот. Учурашып, үйгө киргендөн кийин келин күйөөсүнө бир нерселерди шыбырайт да, алдыларына бир аяктан жарма коюп кетет.

— Ээ, Күлүмкан, акем келип калыптыр, казан ас,— деп кыйкырат күйөөсү.

— Азыр,— деп коюп, Күлүмкан өз ишин жасай берет.

— Күлүмкан, чый-пый кыла койсоң боло! — деп күйөесү дагы үн салат.

— Азыр,— дейт да Күлүмкан дагы эле өз ишимен алектене берет. Күйөесү андан кийин да бир нече жолу кыйкырат.

— Азыр, азыр,— дей берет Күлүмкан кебелбей. Акыры тажашканда Айты аттанмакчы болот.

— Кап, тамак иче кетсеңиз болбойт беле?! — деп үй ээси сыпайгерчилик кылат да, аттандырып коёт. Көрсө, алардын колунда чынында эле эч нерсе жок кембагалдар тұра. Күлүмканын акылы менен тамак ас деп опулдай бериптири күйөесү калп эле. Айты болсо айылга: — Күйө бала ченде жок даалдаган жоомарт жигит өндөнет. Кептін баары жанагы кесип алса кан чыкпаган өзүбүздүн карындашта экен,— деп келиптири. (Ы. К.)

165. Төмөнкү тексттеги диалогдун курулушуна жана анын тил каражаттарына көңүл бургула, диалогдун түзүлүш тартиби жана тыныш белгилери кандай, тексттин мазмунун күнт коюп түшүнгүле.

## КАРТӨШКӨ

... — Кана, балдар сюжет деген әмне? — адабият мугалими бирөөнү әркелетип жатқансып, жумшак сүйледү.

«Агай-агай, мен айтам! Мен айтам агай! Агай-агай... Мен-мен...» — деп, биринен бири озунуп шаша баштады балдар.

— Кана, сен айт.

Мурат капканга түшкөн калтардан бетер алдастай түштү да, соңынан чийкил иреци анардай кызырыш чыкты.

— Тиги... Сюжет болсо... Ал... — Акырында бирото-ло жооп бере албай шылкыйып туруп берди.

Муну көргөн балдар: «Мен айтам... Мен айтам...» — деп чуру-чуу түштү. А агай Мураттын куулугун кармаганына ууртунан жылмайды. Аナン баланы тамашалагысы келди: — Сюжет желеби, же желбейби? — деп сурап калды. Муну укканда Мураттын көздөрү кыбындаш, саал жандана калды: «Ал... ал... сүжет болсо...» — деди ке-

кечтенип. Эми тобокелге салып «желет», же «желбейт» деши керек эле. А балким, туура чыгып калар. Туура чыгып калса жакшы баа алыш калышы ажеп эмес. А жаңылып калса — «бая ала жүргөн эки» эч кайда кашпайт.

— Желет, — деди кыйды Мурат тобокелге салып. Анан агайын кантээр экен дегендей элейип карап калды.

— Ту-ура-а. — Агайы мостоюп туруп кадимки олуттуулугу менен баш ийкеди.

Балдар буга аң-таң калышты. Бирде Муратты, бирде агайды карашты.

— Туура, жейбиз! — деди агай тигинин жообун ого бетер ырастап. Муну көргөн Муратта «туура айткан экемин» деген сокур ишеним пайда боло калды.

— Аза-ма-ат, Мурат. Агай тигинин алиги жообуна ыраазы болгондой түр көрсөттү.

— Кана, эмнеге кошуп жейбиз?

Мурат бир аз ойлоно калып дагы тобокелге ооду:

— Картешкө...

Жанатан бери күлкүсүн зорго тыйып араң турган агай тарс жарылды. Иштин жайын түшүнгөн балдар боорун тытып күлүштү... Ошондон кийин жалкоо Мурат «картешке» атка конуп кетти. (О. А.)

**166.** Досуңар, класссташыңар, ини-карындаштарыңар менен ар кыл темада диалог куруп сүйлөшкүлө.

**167.** Көркөм адабий чыгармалардан диалог түрүндөгү тексттерди жыйнап чогултуп, диалог түрүндө сүйлөшүүгө: аң-гемелешүүгө, маек кебин кура билгенге машыгып, оозеки кебиндерди байыткыла.

**168.** Улуу ойчулдардын, акылман, даанышмандардын, окумуштуулардын айтып кеткен накыл, нуска, наасат ойлорунан цитаталарды жыйнагыла, аларды оозеки сүйлөшүүлөрдө жана жазуу жумуштарында орундуу пайдалана билгиле.

**169.** Ар кыл цитаталарды колдонуу менен тандаган темаңар боюнча дилбаян жазгыла. Цитатаны колдонууда андагы тыныш белгилерди орду менен туура коё билгиле.

**Эскертуу:** Сүйлөмдө бөтөн сездер эч өзгөрүүсүз ошол калыбында да, грамматикалык түзүлүшү боюнча өзгөрүп да колдонула берет. Мына ушул өзгөчөлүк-

төрүнө байланыштуу алар тике жана кыйыр сез болуп, экиге бөлүнөрүн эсицерге салгыла.

Мисалы: 1. «Кыялсыз адам — канатсыз күш», — дейт кыргыз элинде. 2. Илгертен кыргыздар кыялсыз адамды канатсыз күшкө салыштырып келишкен.

Биринчи мисалда бөтөн сез эч өзгөрүүсүз берилди, ошондуктан аны төл сездөн ажыраттуу учун тырмакча-га алышып, үтүрлүү сыйыкча коюлду. Ал эми экинчи сүйлөмдө бөтөн сез төл сез менен грамматикалык жактан биригип, жуурулушуп кеткен, ошол себептүү ал сүйлөмдө эч кандай тыныш белгиси аркылуу ажыратылбайт. Демек, тыныш белгилердин коюлушу анын биринчи учурна (тике сездө) гана тиешелүү болот да, экинчи учурда (кыйыр сездө) анын жазылышы кадыре-се сүйлөмдердөн эч айырмаланбайт.

Ал эми тике сез төл сездөн мурун да, кийин да жана анын ортосунда да, кээде эки жагында төц колдо-нула берет. Мына ушуга байланыштуу аларда коюлуучу тыныш белгилер да турдуучө болот.

Төмөнде бөтөн сез жана анын түрлерүнө, андагы тыныш белгилерди көрсөткөн схемаларга көнүл бургула.



### I. Цитатада коюлуучу тыныш белгилер:

1. А: «Т».
2. «Т», — а.
3. А: «Т», — а.
4. «Т, — а,
- Т».
5. А: «Т, — а, — Т».

### II. Диалогдо коюлуучу тыныш белгилер:

1. — Т.
2. — Т, — а.

Схемада берилген тыныш белгилерди мисалдар ар-кылуу төмөнкүдөй туюндурууга болот:

Г. 1. Кыргыздарда мындай макал бар: «Уят – өлүмдөн катуу». 2. «Уят – өлүмдөн катуу», — деген макал бар кыргыздарда. 3. Кыргыздарда: «Уят – өлүмдөн катуу», — деген макал бар. 4. «Китең, — деп айткан В. Белинский, — билим алуунун булагы». 5. В. Белинский: «Китең, — деп таамай айткан, — билим алуунун булагы».

II. 1. — Кайсы Каныбек?

— Биздинчи. Штанга көтөргөн.

— Аа. Осмоналиевби?

2. — Ооба, — деди жигит анча түшүнө бербей.

170. Схема боюнча буларды айтып бергиле: а) төл сез менен бөтөн сөздүн ез ара орун алуу багыты; б) ошого байланыштуу тыныш белгилердин коюлушу; в) тике сөздүн турлөрү боюнча андагы тыныш белгилердин коюлуш өзгөчөлүктөрү. Өзүңөр алгачкы төрт схеманын үстүндө сүйлөм түзгүлө. Бир эле сүйлөмдү пайдалансаңар болот.

171. Тексттеги тике сөздөрдү турлөргө (цитата, диалог) ажыратып, тиешелүү тыныш белгилерди койгула. Тике сөздүн ар бир түрүнө карата төл сөздүн колдонулуш өзгөчөлүгүн түшүндүргүлө. Тексттеги тике сездер стилдин кайсы түрүнө кирерин жана андагы мүнөздүү белгилерди айтып бергиле.

1. Көп сүйлөгендүн баары билимдүү эмес, төп сүйлөгөн билимдүү дейт элибиз. 2. Кам санабаңыз, аксакал, мен да кичине эмесмин, ардемени көрүп калбадыкпыш. 3. Аның дурус, эмесе, билип ал, аты Гүлсары, Гүлсары?

Ооба. Былтыр жайлоодо небере кызым кооп кеткен Гүлсары атын өчүрбө, балам деди Танабай. (Ч. А.)

4. Билимдин коомдогу маанисине чоң баа берип, М. Горький мындай дептир билимден кубаттуу күч жок. Элдик оозеки чыгармалар жөнүндөгү өзүнүн сөздөрүнүн бириnde Ч. Айтматов «Манас» эпосу — элдик оозеки мурастардын туу чокусу дегени бар. Тыянак чыгара турган максатты көздөгөн акын дейт Г. Гёте баарынан мыкты акын. Ал сезүнүн аягын мындайча бутурду Силер биздин келечегибизсиңер! Силерден, жаштар, элибиз, мекенибиз акын максаттуулукту, жигердуулукту жана сезимталдуулукту күтөт! А. С. Пушкин Ата Журттун өткөнүн сыйлабоо, кадырлабоо — анын артта калгандыгы жана адепсиз караңгылыгы деп эскерген.

172. Төмөнку улуу адамдардын айткандарын тике сөз катары пайдаланып, сүйлөм түзгүлө. Ал тике сөздөрдү төл сөздөн мурун да, кийин да, ортосунда да жайгаштыргыла жана тиешелүү тыныш белгилерин койгула.

1. Эмгек — ар кандай дарттын дабасы. Эмгектен өткөн ырыс жок. (Н. О.) 2. Китең — биздин доордун күзгүсү. (Б. Б.) 3. Талбас эмгек гана тоодой тоскоолдукту жеңе алат. (М. Л.) 4. Эне сүтүн актоо — өмүр бою күтүлгүс карыз. (Н. О.) 5. Турмушту ак ниеттиктен артык эч нерсе көркүнө чыгара албайт. (Л. Т.) 6. Абийиринді жашыңдан сакта. (Макал.)

#### Үлгү:

«Адал эмгек абийир таптырат», — деген макал бар кыргыз элинде. Кыргыздарда мындаи макал бар: «Адал эмгек абийир таптырат». Кыргыздар: «Адал эмгек абийир таптырат» — деп эң таамай айткан.

173. Текстти окуп, андагы айтылган ойго жана сүйлөмдөрдүн курулушуна маани бергиле, аны диалог түрүндө өзгөртүп түзгүлө. Андагы төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратып, тиешелүү тыныш белгилерин койгула. Мындаи текст стилдин кайсы түрүнэ кирет?

Тәэстетигици анын артында балбылдан турган жылдызы? Кайсы? Мобу топтошконучу дейм. Атам колун серепчилем минтет тигил Жетиғен Үч Аркар дейт мобу кырка оңкосунан турганды Үркөр деген мобу топ жылдыз. Тәэтиги жактан карачы. Бұлбұлдәп турабы ошондо бир жылдыз? Кана? Көргөнум жок деп чыркырайм. Мына, мындаи кара. Мен кол сунганса жакты деп сөеме-йүн серейтет. Кайда ушундайбы? Ооба колумдун башын кара. И-и ошент көрдүңбү? И-и көрдүм көрдүм тигинде турат дейм кубанып. Ошол Алтын казык. Анын казыгы кана? Казыгы жок. Жөн эле ошентип атап коюшкан дейт атам. Ким ошентип атап койгон? Илгери бабаларбызы? Бабаларбызы? Ооба. (Н. Б.)

174. Окугула, андан төл жана бөтөн сөздөрдү ажыратыла. Тиешелүү тыныш белгилерин койгула жана алардын коюлуш эрежелерин айтып бергиле.

5, 6, 7, 8, 11-сүйлөмдөрдөгү төл жана бөтөн сөздөрдүн өз ара орун алуу багытын, андагы коюлуучу тыныш белгилерди схема аркылуу бергиле.

1. Иштегеницизге көп болдубу деди ал чочугандай.
2. Шопур туулгандан бери деди күлүп. 3. Машина эле айдал келатасызы? 4. Ооба деди шопур. Жыйырма жылга жакындан калды. 5. Көптөн кийин ал кайсы жерге каттайсыз деди. 6. Ар кандай. Чеги Тогуз-Торо деди шопур. 7. Жакшы деди ал кайдыгер. (Б. У.) 8. Адеп башы — тил. Ачуу да тил, таттуу да тил деген бабаларбыз. 9. Элибиз ок ётпөгөн кара ташты тил кыйратат деп айтышкан. 10. Белгилүү жазуучу Т. Сыдыкбеков ар бир элдин эң башкы маданияты да анын колунда курч куралы да эне тили деп ага чоң маани берет. 11. Ал энесинин иши оцолбос бакыт конбос киши болбайт, бирок аны күтебилүү керек. Баарынан да көпкөндүктөн текеберчиликтен сактангыла деген сезүн эсинен чыгарбады. (К. К.) 12. Ислан адаттагыдай тишин кашкайта күлүп э-эй, ар бир күнүбүз — күрөш ар бир кыймылыбыз — эмгек. Ансыз жашоонун кызыкчылыгы не деп калар эле. (Ш. С.)

## **10-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН МАТЕРИАЛДАРДЫ БЕКЕМДӨӨ ЖАНА БЫШЫКТОО**

---

### **§ 55. ҮНДҮҮ ТЫБЫШТАРДЫН БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ЖАНА ЭКИ СӨЗ АРАЛЫГЫНДА ТЫБЫШТАРДЫН ӨЗ АРА ТААСИРИ АРКЫЛУУ АЛГА КАРАЙ ЭЭРЧИП АЙТЫЛЫШЫ ЖАНА ЖАЗЫЛЫШЫН БЫШЫКТОО ҮЧҮН КӨНҮГҮҮ ИШТЕРИ**

**Кайталоо үчүн суроолор:**

1. Үндүү тыбыштар кандай учурда бир сөз ичинде тыбыштардын өз ара таасири аркылуу алга карай ээрчишип айтылат?
2. Үндүүлөрдүн алга карай ээрчиип айтылышы уңгу сөздө учурайбы же туунду сөздөргө тиешелүүбү?
3. Үндүүлөрдүн алга карай ээрчиши тыбыштардын айтылышындагы жаактын ачылышына же эрин күүсүнө байланышы барбы? Алардын үндөштүк законуна тиешеси кандай?

**175. Төмөнкү текстти окуп чыгып, андагы кара тамга менен басылган сөздөрдү терип жазып алып, бир сөз ичинде үндүүлөрдүн алга карай ээрчигендигин жана алар кандай таасирден улам өзгөрүүгө учурагандыгын айтып бергиле.**

**СЕН ДА ТАЛАНТ БОЛУП ЖУРБӨ?**

Чын эле адамдар өздөрүнүн дээри, жөндөмү, акыл мүмкүнчүлүгү боюнча асман менен жердей айырмаланып турушабы? Жаратылышынан тубаса түрдөгү акылсыз, акылдуу, жөндөмсүз, жөндөмдүү, жетик жана жетесиз адамдар болобу? Ойлонуп көрсөк, илим менен турмуштун тажрыйбасы буга бөлөкчө жооп берет. Илиний изилдөөлөр жогорудагыдай ажыратып бөлүүлөрдүн туура эмес, тескери көз караш экендигин ашкерелейт.

Эстеп көрчү, атактуу гений Ломоносов жөнөкөй эле балыкчынын уулу эмеспи. Атагы таш жарган жазуучу Достоевский болсо жарыбаган дарыгердин баласы болгон. Ал эми жергебизге келсек мынабу кыргыздын көрүнкүтүү акын-жазуучуларынын бардыгы тең кечээки эле бут алдында тепселип келген чор таман кедейлердин балдары эмеспи. Мынданай мисалдарды жүздөп, миңдеп келтирсе болот.

Ырас, элдин баары А. Эйнштейн, П. Колмогоров, Ю. Лермонтов же Саякбай болуп төрөлбөйт. Бирок таптакыр эч нерсеге жөндөмү жок болуп да эч ким төрөлбөстүгүн илим далилдеп жатат. Адамдардын бардыгы тең теренде уюп жаткан эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр өсүп-өнүгүүгө, өркүндөөгө, «канат күүлөп учууга» чоң жөндөм менен төрөлөт. Ошондуктан биздин ар бирибиз төрөлгөнүбүздөн, кичинеден генийбиз деген сөз бекеринен айтылбайт. Эски убакта жазылган бир китептин автору «бардык адамдар — генийлер», себеби ар бир адам бирөөдөн бир нерсеси менен артыкчылык кылат деп түз айтат. Адамдардын бардыгы, албетте, бирдей эмес. Биз өзүбүздүн шык-жөндөмүбүз, кулк-мүнөзүбүз, дененин чындыгы боюнча бири-бирибизден айырмаланабыз. Бирок биздин ар бирибиздин алга арыш керип көкөлөп өсүүгө, жаратууга, түзүүгө, ачылыштарды жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар.

Ошентип, иним, менин ишенимимде сен бул дүйнөгө таланттуу жааралган өзүнчө жаткан түгөнгүс кенчсиц. Канча адамдар өзүнүн чөгүп жаткан кенч экенин билбей өзү менен кошо зор мүмкүнчүлүкту кошо көтөрүп жургенүн байкабай бул дүйнөдөн «дың» бойdon өтүшөт. Ойлоп алып кейийсиц, кечээки илим-билимсиз мүнкүрөгөн турмуштун колу-бутту тушап, канатты кайрыган коомдун айынан канча ала-тоолук таланттын оргуган күч-кубаты алмадай баш менен жер алдына кошо кетти. Канча саякбайлар, сагымбайлар, канча токтогулдар, карамолдор караңгы турмуштун катмарында дайынсыз калды. Эгерде мындан мурда жер устундө жашап өткөн адамдардын көбү жогоруда айтылгандай өз мүмкүнчүлүгүнүн жок дегенде жарымын эле толук пайдаланууга үлгүруп өткөн болсо, анда адамзат цивилизациясы азыркы деңгээлинен алда канча алдыда турмак. (С. Байг.)

Үндүүлөрдүн алга карай ээрчишип өзгөрүүсү көбүнчө унгуга жалганган мүчөлөрдө, тактап айтканда, жөндөмө таандык, көптүк идеяны билдируүчү зат атоочтун мүчөлөрүндө жана сын атооч, этиш, сан атооч сездөрдүн мүчөлөрү жалганганда ишке ашат. Мындай алга карай ээрчишп өзгөрүү бир гана жактама ат атоочту жөндөгөнүбүздө, ал барыш жөндөмөдө алга карай ээрчибестен, артка карай өзгөрүп айтылганын жана жазылганын көрөбүз.

Арийне, ар бир тилдин атайын иштелип чыккан орфографиясы, орфоэпиясы ошол тилдин өзүнө мүнөздүү болгон ички мыйзамченемдүүлүктөрүнө баш иет эмеспи. Алсак, кыргыз тилиндеги унгу же негиз сезгө сөз мүчөлөрү уланганда, алар чогуу жазылып, (айтылып) сездүн акыркы муунундагы үндүү тыбыштын таасири менен уланган мүчөнүн үндүү тыбышы да өзгөрүүгө учурдай. Мындай көрүнүштүү үндүүлөрдүн бир сезгө ичинде алга карай ээрчишп айтылышы дейбиз.

Мисалы: -чи мүчөсү сезгө уланганда: мал + чы = малчи, окуу + чы = окуучу, өтүк + чы = өтүкчү.

Үндүүлөрдүн мындай өзгөрүүсү жөндөмө таандык, көптүк жана этиштин формаларын билдируүчү мүчөлөр сезгө уланганда көрөбүз. Адатта, аларды орфографиянын фонетикалык принцибине таянып, өзгөрүп айтылышы боюнча жазып жүрөбүз.

176. Барыш (-га), чыгыш (-дан) көптүк маанини билдируүчү (-лар) мүчөлөрү канча вариантика ээ. Аларды ар бир вариантына ылайык келүүчү сездөрдү келтирип сүйлемдөрдү түзгүлө.

Мисалы: Алымга, Болотко, Айгеримге, Айгүлгө жакши окугандыктары үчүн Ардак грамоталар тапшырылды.

177. Ырды окуп, анда кайсы сездөрдө үндүүлөрдүн алга карай ээрчишип, өзгөрүп кеткендигин жана ал үндүүнүн алгачкы варианты кандай болгонун айтып бергиле.

## ӨМҮРДҮ ОЙЛОО

Жетелек өмүрүмдүн тецине  
Качан келдим коркунчуттуу жээгине.  
Окшоп кетет тиши сынган аскалар  
Жүрөгүмдүн жарагланган жерине.

Муктаж болуп өмүрүмдүн мунуна  
Качан келдим учугу жок учун?  
Тургунбайлап ажал сайрап жаткансыйт,  
Келип алар тереземдин тушуна.

Жаш өмүрүм шамал менен жарышкан,  
Жаны тынбай жагалмайдай жаңы учкан.  
Сакташ үчүн өрттө калган жашоосун,  
Өлбөстүктүн ырын улам угузган.

Мени ойносо өлүм деген кумарчы  
Сок жүргөм, өмүргө — өмүр улачы.  
Саналбаган сан жылдыздан жымыңдап,  
Көздөрүмө жансын жашоо кубанчы.

Кайрат ырын окуп берип алсызга,  
Кайгырбадым катуу өткөн турмушка.  
Мага алмашпайт өмүрүн да өлүмүн  
Жүк көтөруп жолдо жүргөн кумурска. (Т. Э.)

178. Орфографиялык сездүкту пайдалануу менен төмөнкү сездердүн кайсынысы туура, кайсылары туура эмес жазылган-  
дыгин тактагыла.

Көрүмдүк, эсирицки, ыргычта, ыргышта, эштеке,  
этченке, айкара, айкала, жаңыз, карлыгач, кардыгач,  
кыйбат, кымбат, мылтык, мынтык, сөөлжан, жеөлжан,  
теңшерүү, текшерүү, улуксат, уруксат, айыгышуу, ай-  
ышуу, нокто, окто, насыбай, асмай, чайыттай, чайттай,  
айза, найза, ноопаз, опаз, ыгыр, ныгыр, айтор, айтоор,  
былтыр, былтыры, бүкүл бойдон, бүкүлү бойдон, барык-  
туу, барктуу, жаңылмач, жаңылтмач, парда, барда, пей-  
ил, бейил, балчык, балкыч, мобу, мынабу, обон, обен.

179. Берилген сүйлөмдөрдөн ташымалдан жазууга болбой  
турган сездерду таап, аларды төмөнкүчө бөлүштүруп жазыла:

1) бир муундан турган сездер; 2) эки муундан турган  
сездер; 3) бир мууну йоттошкон тамгалар менен берилип, бирок  
ташымалдан жазууга болбой турган сездер. Бул сездерду эмне  
үчүн ташымалдоого болбой тургандыгын айтып бергиле.

1. — Ооба, байчечекей жайнаган көктөмдө жаңыдан  
гана кош чыгарган мезгил эмес беле. Күн тийбеген кемер-  
лерде күрткүлөр али да жондонуп бугуп жаткан. Анткен

менен төмөнтөн сары жел жүрүп, топурак тоборсуп, чөп кылтыыйп, жаз иши улам илгерилей берген. (Ч. А.)

2. Суунун астында бөгөлгөн баягы казандай таштар эми сыртка чыгып, алардын үстүнө жапжашыл, сапсары тукаба өндүү эңгилчектер оюу жургүзгөн. (Ч. А.)

3. Эгерде уят болбосо, көчө менен жүгүрүп да кетер эле.

4. «Бербейм, тезекти мектепке алыш барам! Коё бер мени, коё бер!» — деп чаңырып жаттым.

5. Өрүштөгү жылкыны айдап келиш учун бая эле кишилер кетишкен, аксакал! — деди Самтыр.

6. Азыр асман тунук, аба суюк, көз жеткен жер даана.

7. Эки жүзгө жакын кою, үч ую, алты аты, бир төөсү бар эле.

8. Сыя менен жазыңыз.

9. Балдардын көздөрүн кызартып, капиталдагы кызыл чие мөлтүрөйт.

10. Бизден улуу адам экен, эч болбосо таап берейин деген кепке келсе болобу?

11. Күү чертилип бүткөндөн кийин, кичине дем алууга тараشتы. Атай менин жаныма комузун кармай келип отурду.

12. Биздин айылга ушундай үйдөн дагы экөө-үчөө салынып кеткен экен.

13. Мектеп жаңы окуу жылына толук даяр. (К. Б.)

## § 56. ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАРДЫН БИР СӨЗ ИЧИНДЕ ЖАНА ЭКИ СӨЗ АРАЛЫГЫНДА ТЫБЫШТАРДЫН ӨЗ АРА ТААСИРИ АРКЫЛУУ АЛГА ЖЕ АРТКА КАРАЙ ЭЭРЧИП АЙТЫЛЫШЫН, ЖАЗЫЛЫШЫН БЫШЫКТОО ЖАНА АГА КӨНҮГҮҮ ИШТЕРИ

Үнсүз тыбыштар бир сөз ичинде да, эки сөз аралыгында да башка тыбыштардын таасири менен алга карай да, артка карай да ээрчип, өзгөрүп айтыла берерин төмөнкүдөй фактылар аркылуу эске салгыла:

1. Үцгү сөздүн (негиздин) аягы и тыбышы менен аяктап, ага к, г, б, м тыбыштары менен башталган

мучөлөр уланса, и тыбышы кайсы тыбышка өтүп, кандачча айтылат жана кандай жазылат? Мисалдарды келтиргиле:

2. Эгерде сөздүн аягы ч, з тыбыштары менен аяктап, ага уланган мучөлөр с, ч, т тыбыштары менен башталса, ал сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы кандай болот? Мисалдарды келтиргиле.

3. Жанаша айтылган сөздөрдүн бириңчиси к, п үнсүздөрү менен аяктап, кийинки сөз үндүү менен башталса, алгачкы сөздүн аягындагы к, п тыбыштары кандайчча айтылат да, жазууда кандайчча болот? Мисалдар келтиргиле.

4. Удаа айтылган эки сөздүн мурункусу н, з, л, м, р, й тыбыштары менен аяктап, кийинки сөз к тыбышы менен башталса, ал сөздөрдүн кайсы жеринде өзгөрүү болот же каткалац ц тыбышы жумшарып айтылат. Жазууда алардын кайсы абалы сакталат? Мисалдар келтиргиле.

180. Темендө келтирилген текстти окуп чыгып, андагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын ээрчишип, өзгөрүп айтылышына көңүл бургула. Ал сөздөрдү терип жазып алып, орфоэпиялык жана орфографиялык талдоо жүргүзгүлө.

## КУРМАНЖАН ДАТКА

1832-жылы 21 жаштагы Курманжанга барғы уруусунун бийи катары жана Кокон бийликтөрүнен кызмат кылышып, датка деген наам алган, әлге билгилүү менен маалым Алымбек датка кокусунан жолугуп сөз салат, андан көп узабай экөөнүн тагдыры кошулгандыгы тууралуу кеп угулат.

Ошол кундөн баштап, Курманжан өз чөлкемүндө гана эмес, күчтүү мамлекет болуп эсептелген Кокон бийликтөрүнин иш-аракеттерине күйөөсү Алымбек датка менен катар аралаша баштайт. Курманжан күйөөсү Алымбек датка Кокондо мамлекеттик бийлик кызмат аткарып жүргөндө анын ордунда билгилүү менен элин башкарған. Ал эми Алымбектин мамлекеттик иштеринде ақылман кеңешчи катары тынбай өз ойлорун ортого салып турган.

Алымбек менен Курманжан 29 жыл бирге өмүр сурушуп, ошол кездеги аз сандуу жоокери болгон кай-

раты мол кыргыз элинин бир канатына кам көрүп отурушту. 1861-жылы Алымбекти кас душмандары Кокондо өлтүрүп кетишкенде, тагдырдын соккусуна мүнкүрөп отуруп калган эмес. Тескерисинче, күйөсөнүн бийлигин улантып, өзүнүн көсөмдүгү жана дипломатиялык жендөмдүлүгү менен Алайдын гана кыргыздарына эмес, Фергана өрөөнүне даңктуу башкаруучу катары таанылган.

1862-жылы Кудаярды экинчи жолу такка отургузуу маалында, ага таяныч табуу ишенимде Ошко Бухара эмири Музаффар келет. Ал ошол мүдөөсүн ишке ашыруу менен бирге Алымбек датканын ордуна биреөнү дайындал, ага «датка» деген наамды ыйгарып кетүү вазипасын да аткарып кетүү керек эле. Бул орунга Музаффар Алымбек датканын улуу уулу Жаркынбайды сунуштайт. Бул дарражаны алуудан Жаркынбай карманча баш тартып, өз туугандары учсуз ойлордун түйүнүн тынбай чечүүгө аракет жасап отурушуп, бул орунга Курманжан гана ыла-йыктуу экендигин сез салышып, Музаффар улукка кеп айтышат. Музаффар эмир бирде Курманжанга ишенген элге, бирде анын иш билгилигине таң калып, кийинки сунушту макул көрүп, муну Кудаяр ханга билдирет. Кудаяр хан Курманжанга «датка» деген наамды ыйгарууга аргасыз болот. Буга чейин Орто Азия жана түрк элдеринде датка даражасын алышп жүргөн аял тарыхта болгон эмес экен. Ал кабар элге тез таркайт.

Курманжан датка ошол учурдагы орус төбөлдөрунө да коомдук жана мамлекеттик ишмер, акылман жана билгилиттүү башкаруучу, элине камкор эне катары кадыр-баркка ээ экендиги менен да белгилүү болгон. Бекеринен аны Кауфман баш болгон орус генералдары «Алай ханышасы» деп атаган эмес. Курманжан датка өз мэзгилинде Россия падышачылыгынын Фергана өрөөнүндөгү ишенимдүү акимдери Скобелев, Ионов, Черняев, Фон Кауфман, Духовский сыйктуу генералдар, атугүл согуш министри А. Н. Куропаткиндердин урмат-сыйына арзыган. Анын акылман саясаты, билгичтиги, орус-кыргыз элдеринин ортосундагы куралдуу кагылышууларды токтотуп, тынчтыкта жашоого жол ачкан. (Т. К.)

181. Төмөндөгү ырды окуп чыгып, анда и тыбышынын и, м тыбышына өтүп айтЫлган учурларын тапкыла.

## КЫРГЫЗ КӨЛҮ

Ысык-Көл — кыргыз көлү кылкылдаган,  
Кыз-келин кылаасында шыңқылдаган.  
Кылымдар колдон түшкөн маржан болуп,  
Көрүнбөй терецинде жылтылдаган.

Ысык-Көл — кыргыз көлү шарпылдаган,  
Көркүнө көктөн башка тартынбаган.  
Замандар кербенчидей чубап өтүп,  
Чарчаса саясында салкындаган.

Ысык-Көл — күрдөөлдүү көл күрпүлдөгөн,  
Көркүнө көктөн башка сүртүнбөгөн.  
Көк түсү, таалай көркү, ырыс көркү,  
Толкуса толкундары түркүмдөнгөн. (A. O.)

### § 57. ӨТМӨ МААНИЛУУ СӨЗДӨРДҮН ТҮРЛӨРҮ (МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ, СИНЕКДОХА)

182. Төмөнкү текстти окуп, ичиндеги өтмө маанилүү сөздөр боюнча талдоо жүргүзгүле.

#### ТЕРЕЗЕСИ ЧАЧЫП ТУРАТ ЖАРЫКТЫ

Черлеринде оймо-чийме сзыктын...  
Сырларына кичинемден кызыктым.  
Көмкөрүлгөн асман бетин карасаң,  
Кезү тиктейт  
сансыз сары мышыктын.

Издей берем бүт сырларын тапканча  
Колум менен дарбазасын какканча  
Билем жылдыз

күн нуруна жылыбайт  
Адам жетип очок отун жакканча.

Бул турмушта билгени бар күлгөндүн.  
Табышмагын издейм

кектө күйгөндүн.

Тээ капкайда жанып-өчкөн жылдыздар  
Терезеси сыйктанат сүйгендүн.

Кызыгуунун аңыраят кулкуну...  
Канат кылат ошол ойлор тулкуну.  
Жымындаған үмүт жанат туш-туштан  
Жылдыз сары ага болбайт кулпулуу.

Ал да күтөт, мен да күтөм жалдырап,  
Көз караштар каректерди талдырат.  
Аз жылдарда ааламдардын ачкычы  
Чөнтөктөрдө жүргөн болот шалдырап... (Т. К.)

## § 58. ЭТИШТИН ТАТААЛ ФОРМАЛАРЫНЫН ЖАСАЛЫШЫ, ЭТИШТЕРДИН ӨЗ АРА АЙКАШУУСУ

183. Төмөнкү тексттерден этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилерин жана татаал формалар кандайча жолдор менен жасала тургандыгын аныктагыла. Мурда өтүлгөн этиштин татаал формалары боюнча материалдарды эсинерге түшүруп кайталагыла.

### БАТАСЫН АЛУУ

Бата алуу эл ичинде кадыр-барктуу, отуруп-турганды нарктуу, айткандары эм, улуу-кичуулөргө дем, урмат-сыйы бирдей, жекече касиет жылоологон карыя-байбичелерге атайын жолдук менен баруу. Бата алуу — бала-луу болууга, алыс сапарга аттанууда, сапардан аман-эсен кайтууда, ойлогонюна, тилеген тилегине, максатына жетүүгө кылган далаат.

Улууларды каастарлап, чүйлүү тамактар менен даам сыйзыруу бул — бата алуу болуп саналат. Бата даам таткандан кийин ыраазычылык менен берилет.

Бата тилеген келин-кесектер абалы жүгүнүп, улууларга баш ийип, таазим кылышат. Бата алаарда туруп эки колдорун бооруна алышат. «Оомийин, алдыңды бала, артыңды мал бассын. Алганың менен төң кары. Кудай менин жашымды берсин. Пайгамбар-сабаалар колдосун!»

— деп бата беришет. Кийин «Анын батасы тийген», «Тегин кишиден бата албаган», «Батадан жараган бала»... ондүү сөздөр бара-бара уламышка айланат. Ушундан-улам кан Кошойдун, кан Бакайдын жайган алакандары, алкаган сөздөрү тегин чыккан эмес деп айта алабыз. (А. А.)

### АКИМДИН АМАЛЫ

Бир бийик тоону мекендерген жол тосуучу уурулар too аралап өткөн жолдон өтүүчү кербендерге жана башка жолоочуларга кол салып, алардын мал-мүлкүн талап алыш, кайра тоого чыгып кетишүүчү. Калайык-журт бил уурулардын дартынан көп азап чегүүчү. Аким ал ууруларды арга менен амал колдонуп жоготууга чечим чыгарды. Бир нече идишти өтө курч уу кошулган халва менен башка дагы таттуу тамактарга толтуруп, бир эшекке жүктөштү. Бир кызматчысын чакырып алыш:

— Бул эшекке артылган жүк аялымдын палан досумдун аялышна жөнөтүп жаткан белеги. Сен аялымдын досуна энтеп жеткирип бер,— деди дагы аны кербенге кошуп жөнөттү. Жолдо уурулар кербенди тоношту. Эшекти дагы жүгү менен кошо ала кетишти. Жүктү түшүруп, идишти алышты. Курсактары өтө ачка эле. Ууланган халва менен дагы башка тамактарды талашып-тартышып жешти. Ошол замат эле катып калышты. Мына ушундай жол менен аким ууруларды бир жаңсыл кылыш, элин тонолуудан сактап калган. («Акыл ойлорунан»)

184. Төмөнкү тексттен этиштин өзгөчө формаларын (атоочтуу, чакчыл, кыймыл атооч) тапкыла жана алардагы этиштик белгилерди аныктагыла.

### МУЧӨЛ

Кыргыз эли жылдан чоң убакытты эсептөө бирдигин мүчөл дешкен. Мүчөл жылдардын кандайча жараганы жөнүндө Махмуд Кашигари мындай болмушту келтирет. Түрк кагандарынын бири өзүнөн бир нече жыл мурда болгон согушту изилдемекчи болот. Бирок анын датасын тактоодо аябай кыйналат. «Биз кыйналгандай болуп биз-

ден кийинки муундар да кыйналбасын, андыктан он эки ай менен асмандагы он эки зодиактын атын негиз кылыш он эки жылга ат коюшубуз керек. Кийин жыл эсеби ошол жылдардын айланышы боюнча жургүзүлсүн жана бул нерсе жакшы салт болуп калсын», — деп сунуш кылат. «Сиздин айтканыңыздай болсун», — дешип увазирлери да жактырат.

Хан ууга чыгып, жапайы айбандарды Иле дарыясына карай айдоого буюрат. Дарыяга келип такалыш калган соң айласы түгөнгөндө жанын ала качып айбандар суудан сүзүп өтө баштайт. Кимиси биринчи сүзүп өткөнүнө жараша он эки жаныбардын аты жылдын аты болуп калат. Ошондо жаныбарлар мындайча тартилте суудан сүзүп өткөн имиш: 1. Чычкан. 2. Уй. 3. Барс. 4. Коён. 5. Улуу. 6. Жылан. 7. Жылкы. 8. Кой. 9. Мечин. 10. Тоок. 11. Ит. 12. Донуз.

Махмуд Кашгаринин әмгегинде байыркы түрктөр он эки айдын атын билдириген сездер асмандагы он эки зодиак жылдыздын атынан келип чыгары жана он эки айды билдириген сез он эки жылды туюнтуу үчүн кабыл алынганы таасын айтылган. Чычкан, уй, барс, коён, улуу, жылан, жылкы, кой, мечин, тоок, ит, донуз деген сездер алгач асмандагы он эки зодиак жылдыздын аты гана болгон. Кийин ар бир айда ай менен тогошкон жылдыздын аты он эки айдын атын билдирип калган. Ушундай кылыш улам кеңеитип колдоно берүүдөн улам он эки айдын атын билдириген сез кийин он эки жылдын, он эки күндүк жуманын, он эки saatтын атын билдириген сезгө айланган. (К. С.)

185. Көркем чыгармалардан этиштин өзгөчө формалары (атоочтук, чакчыл, кыймыл атооч) катышкан сүйлөмдердүн ар бирине ондон отуз сүйлөм жыйнап жазгыла. Алардагы этиштин өзгөчө белгилерин жана оозеки, жазуу кептеги коммуникативдик кызматын чечмелегиле.

186. Этиштик татаал формалардын мунөздүү белгилери, жасалыш жолдору жана түрлөрү тууралуу эрежелерди эсинерге түшүргүлө. Кыймыл-аракеттин башталышын, өнүгүүсүн жана аякталышын билдириген этиштик татаал формаларды катыштырып, чакан текст түзгүлө.

-187. Кыймыл-аракеттин максатка багытталгандыгын, ишке ашууга даяр экендигин жана аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдируүчүү этиштик татаал формаларды жыйнап, алардын негизинде өзүңөр кубө болгон бир окуя тууралуу аңгеме жазгыла.

188. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун, тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн, жасалма мүнездө экендигин туюндурган этиштик татаал формаларды көркөм адабий чыгармалардан чогултуп жазып, алардын жасалыш жолдорун аныктагыла.

189. Этиш менен экин, эле, бейм, бекен деген жардамчы сездер аркылуу жасалган этиштик татаал формаларды пайдалануу менен өз алдыңарча ой жүгүртүп, кызыктуу окуяларды баяндаган жомок жазып келгиле. Ага тема тандап, башкы оюн жана идеясын чечмелегиле.

190. Этиштик татаал формаларды, этиштин өзгөчө формаларын терең өздөштурүү менен аларды тил каражаты катары оозеки, жазуу кебиңерде орундуу колдоно билгенге көнүккүлө.

Куб. Ж. — К. Жусубалиев

## ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

- «Ас.» — «Асаба»  
А. Ж. — А. Жутакеев  
А. Р. — А. Рысколов  
А. Т. — А. Токомбаев  
А. Тоクト. — А. Токтогулов  
А. У. — А. Убukeев  
А. Фр. — А. Франс  
Б. — Барпы  
Б. У. — Б. Усубалиев  
В. Б. — В. Белинский  
В. П. — В. Плоских  
В. Ш. — В. Шекспир  
В. Шилл. — В. Шиллер  
Ж. — Жеңижек  
«Жом.» — Жомок  
Ж. Мук. — Ж. Мукамбаев  
Ж. М. — Ж. Медералиев  
Ж. С. — Ж. Саатов  
З. ой — Залкар ойлор  
З. С. — Зуура Сооронбаева  
И. М. — И. Мансуров  
К. А. — К. Асаналиев  
К. Б. — К. Баялинов  
К. Бект. — К. Бектенов  
К. Ж. — К. Жантөшев  
«КМ» — «Кыргыз маданияты»  
К. К. — К. Кулув  
Сан. — Санат  
С. Ө. — С. Өмүрбаев  
С. Р. — С. Раев  
С. С. — С. Сасыкбаев  
Таб. — Табышмак  
Т. — Токтогул  
Т. А. — Т. Абдумумунов
- Т. К. — Т. Касымбеков  
Т. Кож. — Т. Кожомбердиев  
Т. М. — Тоголок Молдо  
Т. Мук. — Т. Муканов  
Т. С. — Т. Сыдыкбеков  
К. М. — К. Мусаев  
К. Жус. — К. Жусупов  
К. К. — К. Каимов  
К. О. — К. Османалиев  
К. С. — К. Сейдакматов  
К. Т. — К. Тыныстанов  
«КТ» — «Кыргыз Туусу»  
К. Э. — К. Эсенкожоев  
Л. Т. — Л. Толстой  
Л. У. — Л. Укубаева  
«М.» — «Манаас»  
М. А. — М. Абдукаrimov  
М. Ал. — М. Алыбаев  
Мух. А. — М. Ауэзов  
«Мур.» — «Мурас» журнальы  
М. Б. — М. Борбугулов  
М. Г. — М. Горький  
М. Л. — М. Ломоносов  
М. М. — М. Мичурин  
Н. Б. — Н. Байтемиров  
Н. Г. — Н. Гоголь  
Н. О. — Н. Островский  
О. Соор. — О. Сооронов  
О. А. — О. Айтymbетов  
Т. У. — Т. Уметалиев  
Т. Ш. — Т. Шабданбаев  
У. А. — У. Абдукаимов  
Ф. — Фалес

Ф. В. — Ф. Вольтер  
Ф. А. А. — фамилиясы,  
аты, атасынын аты  
Ч. А. — Ч. Айтматов  
Ч. Н. — Ч. Нусупов  
Ш. А. — Ш. Абдыраманов  
Ш. Б. — Ш. Бейшеналиев  
Ш. Д. — Ш. Дүйшөев

Ш. С. — Ш. Садыбакасов  
«Эр. Т.» — «Эр Табылды»  
Э. М. — Э. Медербеков  
«ЭТ» — «Эркин Тоо»  
Ы. К. — Ы. Кадыров

## **ОКУУЧУЛАР УЧУН ТЕСТ**

**1. Тексттин мүнөздүү белгилери кайсылар?**

- A) жөнөкөй жана татаал план
- B) тематикалык, маанилик, стилдик, грамматикалык бүтүндүгү
- B) маанилик жана стилдик бүтүндүгү

**2. Тексттин белүктөрүнө эмнелер кирет?**

- A) ойдун башталышы, өнүгүшү, аякталышы
- B) тексттеги ойдун аякталышы
- B) тема, орундуу жана орунсуз кайталоо

**3. Стиль жалпысынан кандай бөлүнөт?**

- A) оозеки жана жазуу стили
- B) оозеки- сүйлөшүү стили
- B) ачык жана жабык стиль

**4. Кептин жазуу стилдери канчага бөлүнөт?**

- A) бешке
- B) төртке
- B) он бешке

**5. Кептин стилдеринин кандай түрлөрү бар?**

- A) көркөм стиль, оозеки-сүйлөшүү стили
- B) көркөм, илимий, публицистикалык жана иш кагаздарынын стили
- B) стиль жана стилистика

**6. Көркөм стилге эмнелер кирет?**

- A) Устав, Программа
- B) интервью, аңгеме, ыр
- B) жомок, ыр, аңгеме, эссе, дилбаян ж.б.

**7. Көркөм стиль кептин кайсыл түрлөрү менен қарым-катнашта?**

- А) ой жүгүртүү, баяндоо, текст
- Б) баяндоо, сүрөттөө
- В) текст, микротема, абзац

**8. Кептин түрлөрү қандай бөлүнөт?**

- А) баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү
- Б) айланыч-чөйрө, ал-абал, жаратылыш көрүнүшү
- В) баяндоо, сүрөттөө, кайталоо

**9. Сүрөттөөнүн объектилери кайсылар?**

- А) жандуу, жансыз заттар, айланыч-чөйрө, орун, ал-абал
- Б) айланыч-чөйрө, ал-абал
- В) баяндоо, сүрөттөө

**10. Расмий иш кагаздары кайсылар?**

- А) арыз, өмүр баян, чакыруу билети
- Б) мыйзам, программа, Устав
- В) Устав, отчет, иш план, токтом

**11. Илимий стилдеги практикалык иштерге эмнелер кирет?**

- А) мүнөздөмө, аннотация, рапорт
- Б) кулактандыруу (жарыя), реферат, цитата
- В) реферат, конспект, цитата

**12. Публицистикалык стилдеги практикалык иштерге кайсылар кирет?**

- А) репортаж, интервью, макала, кабарлар
- Б) интервью, баяндама, портреттик очерк
- В) жат жазуу, жаңылыктар, реферат, конспект

**13. Үнсүз тыбыштар жасалуу ордуна карай қандай бөлүнөт?**

- А) жөнөкөй, татаал жана кошмо
- Б) уччулдар, орточулдар, түпчүлдөр, кош-эринчилдер, эрин-тишчилдер
- В) орточулдар, түпчүлдөр, тишчилдер

**14. Үнсүз тыбыштар жасалуу ыгына карай кандай белүнөт?**

- A) жарылмалар, жылчыкчылдар, мурунчул, капталчыл, дирилдеме
- B) капиталчыл, дирилдеме, мурунчул
- B) ачык, жабык жана тутумдаш

**15. Үндөштүк мыйзамынын кандай түрлөрүн билесиң?**

- A) үндүүлөрдүн эринчил жана эринчил эмес болуп үндөшүүсү
- B) үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата жана эриндин күүсүнө карата өзгөрүшү
- B) үндүүлөрдүн тилдин күүсүнө карата алга, артка карай үндөшүүсү

**16. Кыргыз орфографиясынын негизги принциптери кайсылар?**

- A) фонетикалык жана синтаксистик
- B) оозеки, жазуу жана диалектилик
- B) морфологиялык жана фонетикалык

**17. Кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелерине эмнелер кирет?**

- A) сөздөрдү бирге жана бөлөк жазуу, баш тамгаларды жазуу, сөздүн уңгусун жана мүчөсүн жазуу, сөздөрдү ташымалдан жазуу
- B) сөздөрдү ташымалдан жазуу, баш тамгаларды жазуу
- B) кыргыз алфавитиндеги тамгалардын жайгашуусу

**18. Омонимдердин пайда болуу жолдорун жана түрлөрүн сана?**

- A) фонетикалык, морфологиялык, семантикалык, омограф, омофон
- B) семантикалык, омограф, табу жана эвфемизмдер
- B) лексикалык жана синтаксистик жолдор

**19. Синонимдердин жана антонимдердин түрлөрүн билесицбى?**

- А) толук эмес, көп манилуу жана окшош
- Б) толук, толук эмес жана контексттик
- В) орундуу, орунсуз жана логикалуу

**20. Этиштин өзгөчө формалары кайсылар?**

- А) чакчылдар, негизги жана жардамчы этиштер
- Б) метафора, метонимия, синекдоха
- В) атоочтуктар, чакчылдар, кыймыл атоочтор

## МАЗМУНУ

Баш сөз .....	3
§ 1. Тилдин чыгышы жана өнүгүшү .....	5

## БАЙЛАНЫШТУУ КЕП

§ 2. Кептин стилдери боюнча билимдерин системалаштыруу жана жалпылаштыруу .....	8
§ 3. Көркөм стилдин кептин түрлөрү менен карым-катнашы .....	9
§ 4. Расмий иш кагаздары .....	17
§ 5. Илимий стилдеги практикалык иштер .....	20
§ 6. Публицистикалык стилдеги практикалык иштер .....	31
§ 7. Кептин ой жүгүртүү түрүндө дилбаян жазууга үйрөнүү жана машыгуу .....	40

## ФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ, ОРФОЭПИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

Фонема жөнүндө түшүнүк .....	42
§ 8. Үнсүз тыбыштардын жасалуу ордуна карай бөлүнүшү .....	42
§ 9. Үнсүз тыбыштардын жасалуу ыгына карай бөлүнүшү .....	45
§ 10. Үндөштүк (сингармонизм) мыйзамы .....	48
§ 11. Үндөштүк мыйзамынын түрлерү .....	51
§ 12. Үндүүлөрдүн эрин күүсүнө каран, үндөшүп өзгөрүүсү (окшошуусу) .....	53
§ 13. Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн алга карай зэрчип үндешүүлөрү .....	55
§ 14. Эки сөздүн аралыгында үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышы, алардын жазылышы .....	57
§ 15. Бир сөз ичинде үнсүздөрдүн алга карай окшошуп өзгөрүүсү .....	58
§ 16. Бир сөз ичинде үнсүздөрдүн (Н, З, Ч) артка карай өзгөрүлүп айтылышы жана жазылышы .....	64

§ 17. К, П тыбыштарынын бир сөз ичинде үндүүлөрдүн таасири менен г, б тыбыштарына өтүшү.....	69
§ 18. Эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын алга же артка окшошуп өзгөрүүсү жана алардын жазылышы .....	70
§ 19. Эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын алга карай ээрчишип (окшошуп) өзгөрүүсү.....	72
§ 20. Эки сөз аралыгындагы үнсүз тыбыштардын артка карай ээрчишип (окшошуп) өзгөрүүсү (ээрчишүүсү).....	74

## ОРФОГРАФИЯ ЖАНА ОРФОЭПИЯ

§ 21. Кыргыз орфографиясынын негизги принциптери .....	80
§ 22. Кыргыз орфографиясынын жалпы эрежелер системасы.....	81
§ 23. Орфоэпиянын негизги зрежелери .....	84
§ 24. Орфоэпиялык жана орфографиялык талдоо.....	86

## ЛЕКСИКА ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 25. Сөздүн көп маанилүүлүгү (полисемия).....	94
§ 26. Омонимдер жана алардын түрлөрү .....	99
§ 27. Синоним, анын түрлөрү, пайда болуу жолдору .....	106
§ 28. Антоним, анын түрлөрү жана пайда болуу жолдору.....	113
§ 29. Кыргыз лексикасындагы активдүү жана пассивдүү сөз катмарлары .....	118
§ 30. Неологизмдер .....	123
§ 31. Кыргыз адабий тили жана алардын жергилиткүү диалектилер менен карым-катышы.....	125
§ 32. Кыргыз ономастикасы жана анын колдонулушу.....	128

## МОРФОЛОГИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 33. Этиштин татаал формалары .....	134
§ 34. Жардамчы этиштердин түрлөрү .....	139
§ 35. Этиштин татаал формаларынын жасалышы .....	142
§ 36. Этиштик татаал формалардын түрлөрү .....	147
§ 37. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдириүүчү этиштик татаал формалар.....	148

§ 38. Кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдируучу этиштик татаал формалар .....	148
§ 39. Кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдируучу этиштик татаал формалар .....	149
§ 40. Кыймыл-аракеттин максатка багытталгандыгын билдируучу этиштик татаал формалар .....	149
§ 41. Кыймыл-аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдируучу этиштик татаал формалар .....	150
§ 42. Кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдируучу этиштик татаал формалар .....	150
§ 43. Кыймыл-аракеттин буткөнүн, толук ишке ашканын билдируучу этиштик татаал формалар .....	150
§ 44. Этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган татаал формалар жана алардын түрлөрү .....	159
§ 45. Кыймыл-аракеттин башталышын, өнүгүүсүн жана аякталышын билдируучу этиштик татаал формалар, алардын жасалышы .....	162
§ 46. Атооч сөздөр менен этиштердин айкашуусу аркылуу жасалган этиштик татаал формалар .....	165
§ 47. Этиш менен экен, эле, бейм, бекен деген сыйктуу жардамчы сөздөр аркылуу жасалган этиштик татаал формалар .....	169
§ 48. Этиштин өзгөчө формалары .....	175

### СИНТАКСИС ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ

§ 49. Баш мүчөлөрдүн (ээ менен баяндоочтун) ортосуна сыйыкчанын коюлуушу .....	182
§ 50. Сүйлемдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчишүүсү: толук зэрчишүү, толук эмес зэрчишүү .....	185
§ 51. Эзге карата баяндоочтун сан жагынан ээршибеген учурлары .....	188
§ 52. Тең жана багының татаал сүйлемдердүн грамматикалык түзүлүштерү боюнча айырмачылыктары .....	194
§ 53. Татаал сүйлемдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлемдүн арасына коюлуучу тыныш белгилер .....	198
§ 54. Тике сөздүн түрлөрү: цитата, диалог. Аларда коюлуучу тыныш белгилер .....	201

## 10-КЛАССТА ӨТҮЛГӨН МАТЕРИАЛДАРДЫ БЕКЕМДӨӨ ЖАНА БЫШЫКТОО

§ 55. Үндүү тыбыштардын бир сез ичинде жана эки сез аралыгында тыбыштардын өз ара таасири аркылуу алга карай ээрчип айтылышы жана жазылышын бышыктоо үчүн көнүгүү иштери.....	209
§ 56. Үнсүз тыбыштардын бир сез ичинде жана эки сез аралыгында тыбыштардын өз ара таасири аркылуу алга же артка карай ээрчип айтылышын, жазылышын бышыктоо жана ага көнүгүү иштери .....	213
§ 57. Өтмө маанилүү сездердүн түрлөрү (метафора, метонимия, синекдоха).....	216
§ 58. Этиштин татаал формаларынын жасалышы, этиштердин өз ара айкашуусу .....	217
Шарттуу кыскартуулар .....	221
Окуучулар үчүн тест .....	223

*Окуу китеби*

**Өмүралиева С., Сапарбаев А., Эгембердиев Р.,  
Мусаева В.**

## **КЫРГЫЗ ТИЛИ**

**10-клас**

*Оңдолуп, толукталып 6-басылышы*

*Окутуу кыргыз тилинде жиругүзүлгөн жалпы билим  
берүүчү орто мектептер жана  
гимназиялар үчүн окуу китеби*

Редактору *Ж. Төңирбергенова*  
Тех. редактору *К. Төрөкулов*  
Дизайнери *А. Османалиев*  
Компьютердик калыптоочу *М. Кадыров*

Терүүгө 20.12.2012-ж. берилди.  
Басууга 27.03.2013-ж. кол кюолду.  
Офсеттик кағаз № 1. «Мектеп» ариби.  
Форматы 84x108  $\frac{1}{32}$  Көлөмү 14,5 б. т.  
Заказ № 64. Нускасы 50300.

